



Ө. Ж. ОСМОНОВ
А. С. МЫРЗАКМАТОВА

КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ:

УРУНДУУ ЧУРЛАР

(XIX к. ортосунан
азыркы мезгилге чейин)



11

УДК 373.196.1
ББК 63.3 (2 Ки) я721
О 94

Биринчи басылышы 2000-ж. чыккан.

Осмонов О., Мырзакматова А.

О 94 Кыргызстан тарыхы: уруптуу учурлар (XIX к. ортосунан азыркы мезгилге чейин): Орто мектептин 11-кл. үчүн окуу китеби. – Тол., онд., 2-бас.– Б.: Билим–компьютер, 2008. – 288 б.

ISBN 978-9967-426-41-2

О 4306020600 – 07

УДК 373.167.1
ББК 63.3 (2Ки) я721

ISBN 978-9967-426-41-2

© Осмонов О., Мырзакматова А., 2008
© КР Билим берүү жана илим
министрлиги, 2008
© «Билим-компьютер», 2008

ОКУУЧУЛАРГА

Окуу китеби Кыргызстандын бир жарым кылымдан ашыун -XIX к. ортосунан азыркы мезгилге чейинки тарыхынын урунтуу учурларына арналды. Кыргызстандын бул мезгилдеги тарыхын силер 8- жана 9-класстардын окуу китептеринен окугансыңар. Эми мурдагы алган билимчиерди кайталоо менен Кыргызстандын ушул мезгилдеги тарыхынын урунтуу учурларын терецирээк окуп, талдоо жүргүзүүгө отосуңор. Силер окуй турган мезгилдин биринчи жарымы Кыргызстан падышалык Россия империясынын, ал эми экинчи жарымы СССРдин (Советтик Социалисттик Республикалар Союзунун) курамында турган мезгилге туура келет. Кыргызстандын эгемендүүлүккө жетиши, ушуга байланыштуу олкөбүздүн комдук, саясий, экономикалык жана руханий турмушундагы өзгөрүүлөрдү чагылдырууга атайын болум арналды.

Окуу китебинин ушул басылышында тарыхый окуялар адаттагыдаи хронологиялык тартипте горизанталдуу баяндады. Кыргызстандын уч башкача доордогу (Россиянын курамындагы, СССРдин түзүмүндөгү жана эгемендик алган мезгил) тарыхын салыштырып окуп-үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул силерге ар бир урунтуу маселелер боюнча XIX к. ортосунан бүгүнкү күндөргө чейин бирдиктүү билим алууга мүмкүндүк берет.

Окуу китеби орто мектептин жогорку классына арналгандыктан, айрым талаш-тартыш маселелер боюнча автордук тексттин ичинде ар кайсы доордо жашаган, түрдүү көзкараштагы тарыхчылардын эмгектеринен узундулор берилди. Китептен силер тарыхый инсандар-

дын айрымдарынын кыскача вмур баяны менен да тааныша аласыңар. Буга чейин окуу китептеринде көнциири чагылдырылган маселелерге азыраак, ал эми комускөөв калып келген окуяларга көбүрөөк орун берилди. Документтүү материалдарды тексттин ичине, тарыхый окуяга байланыштырып бердик. Окуу китебинин мындай түзүлүшү силерди өз алдынча ой жүгүртүүгө, тыянак чыгарууга уйротот деген ойдобуз.

Авторлор

КЫРГЫЗСТАН РОССИЯ ИМПЕРИЯСЫНЫН ЖАНА СССРДИН КУРАМЫНДА

§ 1. КЫРГЫЗСТАНДЫН РОССИЯГА КАРАТЫЛЫШЫ

Түркстан Россиянын колониялык объектиси (XIX к. ортосу)

Түркстанга ээ болууга биринчи кезекте саясий себептерге байланыштуу аракеттенген. Анткени Чыгыштын коншу мамлекеттери менен Британия империясы Туркстанны, анын ичинде Кыргызстанды, басып алууга аракеттene баштаган. Түркстаннын саясий стратегиялык маанисин түшүнгөн Россия айрым мамлекеттердин, өзгөчө Британиянын мындай аракетин чектөө үчүн билдирген. Ошол кезде Россия үчүн Түркстан менен соода жүргүзүү анчалык деле пайдалуу эмес болчу. Анткени XIX к. аягына чейин эле Түркстанга товар алыш келүүгө караганда, Россияга товар сатуу басымдуулук кылыш турган. Демек, орус падышачылыгы Түркстанга, адегенде саясий өнүттөн умтулган. Түркстан Россиянын товарларды сатып алуучу жана өнөр жайына керектүү чийки заттарды берүүчү чөлкөм катары экинчи кезекте кызыктырган.

Россиянын орто кылымдарда эле башталган чет-жакаларга жылуусу улам каратылып алынган чөлкөмдөргө чептерди куруу менен акырындап бекемдөле берген. Чыгышка жылуунун натыйжасында XVIII к. аягында Оренбург жана Сибирь тилкелири калыптанган. Казак талааларында оруска тишелүү тилкелер пайдаланылған, чептер курула баштаган.

Россия бийлиги XIX к. 30-жж. Сырдария менен Чүй дарыяларынын ортосун ээлөө үчүн Жетисууну каратуунун алгачкы пландарын иштеп чыккан. Планда Жетисууну каратып алуунун саясий, экономикалык мааниси айтылып, эгер мындай ара-

Россиянын Борбордук Азияга умтулушунун экономикалык жана саясий себептери болгон. XIX к. 30-60-жж. эл аралык кырдаал боюнча Россия Түркстанга ээ болууга биринчи кезекте саясий себептерге байланыштуу аракеттенген. Анткени Чыгыштын коншу мамлекеттери менен Британия империясы Туркстанны, анын ичинде Кыргызстанды, басып алууга аракеттene баштаган. Түркстаннын саясий стратегиялык маанисин түшүнгөн Россия айрым мамлекеттердин, өзгөчө Британиянын мындай аракетин чектөө үчүн билдирген. Ошол кезде Россия үчүн Түркстан менен соода жүргүзүү анчалык деле пайдалуу эмес болчу. Анткени XIX к. аягына чейин эле Түркстанга товар алыш келүүгө караганда, Россияга товар сатуу басымдуулук кылыш турган. Демек, орус падышачылыгы Түркстанга, адегенде саясий өнүттөн умтулган. Түркстан Россиянын товарларды сатып алуучу жана өнөр жайына керектүү чийки заттарды берүүчү чөлкөм катары экинчи кезекте кызыктырган.

кет ишке ашса, Россия Индияга чейин ийгиликтуу жүрүш жасай алат деген идеялар бар эле. Орус өкмөтү Борбордук Азияга жылуу саясатына өтө кылдат мамиле кылууга аракеттенген. Анткени Евразия континентиндеги «чыгыш маселеси» деп аталган эларалык татаал маселеде Англия менен Россиянын кызыкчылыктары тиредип турган. Россиянын Сибирь, Казакстандын талаалары аркылуу улам төмөндөп түшүп келе жатышы Англияны өтө тынчсыздандырган. Ал Афганстанга жана Борбордук Азияга карата колониялык экспансиясын активдештируү максатында, озунун агенттерин жиберип, ошол эле учурда Түштүк Кавказ аркылуу өз товарларын Туркстанга жөнөтө баштайт. Тез арада эле соода конкуренциясында Англиянын ийгилиги айкин көрүнүп, Россия чыгышын биринен сала бириң жогото баштаган.

Орус соодасы англис соодасы менен атаандаштыкта ийгиликке жетиши үчүн эки жол бар эле. Бириңчиден, империянын чек араларын кенейтүү; экинчиден, Борбордук Азиянын хандары менен саясий мамилелерди өнүктүрүү керек болчу. Ушул максатта орус өкмөтү Борбордук Азиядагы мамлекеттерге дембө-дем элчилерин жөнөтүп турган. Муну байкаган Англия «Россиянын Индияга жүрүш жасоо коркунучу туулду» деген сөздөрдү таратуу менен эларалык коомчулуктун башын айландырып, «өз кызыкчылыгын коргоо» зарылдыгын бетке кармап, 1839-ж. жаз айларында Афганстанга басып кирген Бирок, колониячыларга каршы кетөрүлүш англичандарды ал жактан 1840-ж. күзүндө кууп чыгуу менен аяктаган. Англиянын Афганстанга басып кириши Россияны да активдештирген. Николай Iinin макулдугу менен Оренбург губернатору В. А. Перовский өзү баштаган 5 мин солдаты менен 1839-ж. кышында Хивага жүрүш жасаган. Бирок шашылыш да ярдалган экспедиция кышкы суукта аскеринин жарымын жоготуп, Хивага жетпей эле кайтууга мажбур болгон.

Борбордук Азияга болгон согуштук аракеттери ийгиликсиз аяктаган Англия эми соода аркылуу бул чөлкөмгө таасирин бекемдөө аракетин күчтөкөн.

1846-ж. Россия казактардын Улуу Жүзүн өз букаралыгына каратып алууга жетишет. 1847-ж. Сырдарянын төмөнкү агымында орустардын үч чеби, Жетисууда Копал чеби (азыркы Талдыкоргон шаары) тургузулган. Бул орус-кокон мамилесин курчуткан. Кокон хандыгынын ошол кездеги минбашысы Мусулманкул казак урууларына кысым жасоону күчтүүгө буйрук кылып, Россия менен мамилесин таптакыр үзгөн.

Эми орус бийлиги акырындап Россия менен Кашкардын ортосундагы соода жолун тосуп турган Түндүк Кыргызстан

челкемүн көздөй жылууну көздөгөн. Орус тәбәлдерүнүн Коконго каршы аракетинин натыйжасында 1853-ж. Сырдарыянын төмөнкү ағымындагы кокон чеби – Акмечит каратылган. 1854-ж. болсо Алматы суусунун жээгинде Верный чындоосу (азыркы Алматы шаары) курулган. Ал жерде аскер гарнizonу жайгашып, Улуу Жүзгө көзөмөлдүк кылуучу пристав турган. Бул чеп Кокондун Казакстанга кетүүчү жолун тосуп калган. 1853–1856-жж. Крым согушунун учурunda жана бул согушта женилип калгандан кийин Россия тышкы саясатта, айрыкча Европада, активдуулугүн жоготкон эле. Бирок Англиянын Борбордук Азиядагы тынымсыз экспансиялык аракеттери жана Россия империясынын өнүгүп келе жаткан капиталисттик экономикасына тышкы рынок издеөнүн зарылчылыгы Түркстанга болгон кызыгууну улам күчтө берген. 1850-жж. экинчи жарымынан тарта Россия өкмөтү Түркстанга согуштук чабуул жасоонун ордуна, аны саясий-экономикалык жактан изилдеөнү күчтүүгө өткөн.

Мына ушул максатты ишке ашыруу жана Англиянын Борбордук Азиядагы таасирин басандаттуунун жолдорун издеө үчүн Россия 1858-ж. Борбордук Азияга үч миссия жөнөткөн: Н. В. Ханыковдун Герат менен Чыгыш Иранга болгон илимий экспедициясы; Н. П. Игнатьевдин Хива жана Бухарага жүргүзгөн дипломатиялык миссиясы; Ч. Ч. Валихановдун Кашкарга болгон чалгыны. Бул экспедициялар орус өкмөтү үчүн Борбордук Азия мамлекеттеринин эли, алардын тарыхы, каада-салты, маданияты жөнүндө кенири материалдарды топтолп, орус колониялаштыруусунун кийинки жылдардагы жүрүштөрүне табылгыс маалымат болуп берген. Ошону менен катар Англиянын Түркстанды басып алуу боюнча кенири пландары бар әкендиги да аныкталган.

Бул миссиялардан кийин Борбордук Азия хандыктары менен мамиле бир аз жакшырган. Бухарага орус көпестөрү барап, алар Оренбургга, Нижегород ярмаркасына келишип, өзара соода жанданган. Бирок орус-кокон мамилелери мурдагыдай эле кала берген.

1860-жж. башынан баштап согуш ишмерлеринин, айрым соода жана өноржай ишкер адамдарынын Борбордук Азияда Россиянын активдуү саясатка өтүшү керек деген пикирлери күчтөйт. 1863-ж. декабрда падыша Александр II Россиянын Түркстанда активдуү акцияларга өтүшүнө макулдук берет. Ошентип 1864-ж. баштап Россиянын Түркстанды каратууда пас-сивдүүлүктөн активдуү согуштук аракеттерге өтүшү башталган. Орус өкмөтүнүн 1863–1864-жж. Түркстанга карата тактикасын өзгөртүп, активдуү жүрүшкө өтүү себептеринин саясий-стратегиялык жана экономикалык эки тобун белгилөөгө болот. Бул се-

бептердин бирин экинчисине карама-кашы койбостон, теске-ррисинче, диалектикалык биримдикте кароо зарыл. Борбордук Азияда үстөмдүк кылуу үчүн Англия менен курешүүгө байланышкан саясий-стратегиялык мотивдер артыкчылык кылган. Анткени, Россияда крепостнойлук укук юридикалык мааниде 1861-ж. эле жоюлса да, өлкө иш жүзүндө капиталисттик мамилелерге 1890-жж. аран өткөн. Ошондуктан 1860-жж. соода жана экономикалык кызыкчылыктардын анча мааниси болгон эмес. Бирок саясий-стратегиялык себептердин болушу Россиянын Түркстанга кирүүсүндөгү экономикалык себептеринин маанисин кемитпейт. Бул себептер Россиянын ички райондорунда капиталисттик түзүлүш орногон мезгилден баштап жана анын Борбордук Азияны каратышынын аякташы менен (1880-жж.) гана алдынкы орунга чыккандыгын кийинки өнүгүү көрсөткон. Экономикалык факторлордун ролу Россияда капиталисттик мамилелердин өнүгүү темпине жана буржуазиянын кызыкчылыгынын деңгээлине жараша аныкталган.

Жыйынтыктап айтканда, Түркстан саясий мотивдер үстөмдүк кылган саясий-экономикалык кызыкчылыктардын жыйындысы менен орус колониялаштыруу объектиси болгон. Орус-англис колониялык тентайлашуусунда бул себептер өөрчүй берген. Борбордук Азияны басып алуу Россия империясынын түпкү максаты болгону менен, аны ишке ашыруунун көп жылдарды камтыгын конкреттүү планы болгон эмес. Ар бир учурдагы жагдайда жана анын мүнөзүнө карата кабыл алынган чечимдер менен коштолуп, кандайдыр бир логикасы жоктой көрүнгөн аракеттер ушуну менен түшүндүрүлөт.

Түркстандын орус колониализминин объективиси катары каратышында Россиядагы крепостнойлук укуктун жоюлушунан улам пайда болгон себептер да маанилүү роль ойногон. Анткени, 1861-ж. реформа боюнча жерсиз калган дыйкандардын нааразычылыктары кескин түрдө жогоруладай баштаган. Дыйкандарды Россиянын борбордук губернияларынан көчүрүү, Түркстанда падышачылыктын таянычы болгон орус дыйкандарынын байкатмарларын түзүү керек эле.

Кыргызстандагы саясий абал жана кыргыз-орус мамилелери (XVIII к. экинчи жарымы – XIX к. ортосу)

Түркстандын Россияга каратылышы менен Казакстан жана Кыргызстан аркылуу Индия, Кытай, Афганистан менен соода байланыштарын жүргүзүү үчүн орустарга жол ачылмак.

Ошентип, Түркстан орус колониализминин объективиси катары бир катар саясий мотивдер үстөмдүк кылган саясий-экономикалык себептердин түйүнү катары XIX к. 30–60-жж. даярдалган.

Кыргызстанды Россия каратып алар алдында кыргыздарда патриархалдык-феодалдык коом үстөмдүк кылып турган. Тарыхый маалыматтарга таянып, XVIII к. аягынан XIX к. ортосуна чейинки мезгилди Россиянын Кыргызстанды каратып алуу ёбөлгөлөрүнүн бышып жетилүү баскычы деп карасак болот.

XVIII к. экинчи жарымында кыргыз коомчулугу татаал процесстерди башынан кечирип жаткан. Орто кылымдардан бери келе жаткан жоокерчилик замандын кесепетинен болгон ичара кагылышуулар элди бөлүп жарган тышкы саясий окуяларга байланыштуу кыргыз эли бирдиктүү мамлекеттик түзүлүшкө жетише алган эмес. Бул мезгилде кыргыз уруулары географиялык шартка ылайык бир нече саясий бирикмелердин таасиринде жашап турган. Түштүк кыргыз уруулары (ичкилик адыгине тобу, мундуз, басыз, күшчу, саруу, багыш, жедигер, саяк ж. б.). Фергана өрөөнүндө илгертен бери алар менен ирегелеш жашап келген өзбек, кыпчак, тажик ж. б. элдер менен бирдикте Кокон мамлекетин негиздөөгө (1709-ж.) жана аны башкарууга багытталган саясий окуяларга активдүү катышып келишкен (Акбото бий, Кубат бий, Ажы бий ж. б.). XVIII кылымдын акыркы чейрегинде Фергана чөлкөмүндө, Памир, Тоолуу Бадахшан, Оротөбө, Жызак, Кожент чөлкөмдөрү Кокон мамлекетине биротоло бириктирилгендигине байланыштуу анда жашаган кыргыздар хандыктын туруктуу калкына айланып калган.

Кыргызстандын түндүк бөлүгү бул мезгилде ар бири өз алдынча бийлик жүргүзүшкөн уруу башчыларынын – чон маңтардын кол алдында эле. 1775–1776-жж. Талас, Чүй жана Ысыккөл кыргыздарына карши Аблай хандын чабуулунан кийин түндүк кыргыз уруулары 1781-ж. чейин (Аблай хан ёлгөнгө чейин) казак султанынын бийлигине ыкрап кылып, бирок 1780–1830-жж. көзкарандысыз феодалдык ээликтөр катары жашашкан. XIX к. азыркы Чүй областынын аймагында сарыбагыш, солто; Ысыккөлдө – бугу, саяк, сарыбагыш; Нарында – монолдор, черик, басыз, сарыбагыш, чекир саяк, азык; Таласта – күшчу, саруу, кытай, жетиген; Жалалабатта – багыш, мундуз, саяк; Ошто – адыгине, мунгуш, найман, тейит; Баткенде – төөлөс, оргу, жоокесек, бостон, ават, кесек, канды, тейит, найман ж. б. жашаган. Ичкилик уруу бирикмөсийн кирген кыргыз уруулары Өзбекстандын, Тажикстандын, Афганстанга кирген Памирдин Кыргызстанга чектеш аймактарында жашашкан. Чыгыш Түркстанда басыз, саяк, чон багыш, төөлөс, солто, сарт, тейит, найман кыпчак, бугу, черик, нойгут, т. а. ичкилик, он, сол кыргыз урууларынын азаздан өкулдөрү жашаган.



Атаке баатыр.

Кыргыздардын түндүк чөлкөмдөрүндө сарыбагыштан – Тынай, Атаке, Эсенгүл, Ормон, бугудан – Карга, Бийназар, Менмурат, Боромбай, солтодон – Түлөберди, Жайыл, Канай, Жангарач, саяктан – Садыр хан, Жанболот, Качыке, Тайлак, саруудан – Бердике, Туума бий, күшчудан – Жетим бий, мундуздан – Тыныбек ж. б. оз алдынча бийлик жүргүзүп турушкан. Кыргызстандын түндүк чөлкөмдөрү саясий жактан өз алдынча болгону менен географиялык шарттарга ылайык кандайдыр бир деңгээлде таластыктар Ташкен менен Сырда-

рыянын төмөнкү ағымындагы бектердин, чүйлүктөр Орто Жүз казактарынын, Ысыккөл, Нарын Чыгыш Түркстандын бийликтөринин таасиринде туруп, андагы саясий окуяларга катышып келишкен.

Ошол эле учурда түндүк, түштүк кыргыз уруулары да бири-бирине тартылып, этносаясий, салт-санаа, руханий жактардан тыгыз байланышта болуп турган.

Саясий бытырандылыкта жашаган кыргыз уруулары XVIII к. аягында тышкы саясатта бирдиктүү багыт менен аракеттенүүгө мүмкүнчүлүгү жок эле. Түндүк кыргыз урууларынын өзара келишпес мамилелеринен улам аларга тышкы душмандар такай коркунуч туудуруп турган. Алсак, 1758–1760-жж. Цинь империясы ойроттордун мамлекетин талкалагандан кийин келгөп кытай баскынчыларынын кыргыз урууларына үстөмдүгүн орнотууга багытталган аракеттери, казак султандарынын түндүк кыргыз урууларына болгон чабуулдары (1760-ж.), Аблай ханын жортуулу (1775–1776-жж.) ж. б. окуялар буга далил. XVIII к. аягынан баштап Түндүк кыргыздарга Кокон хандыгы да кысым көрсөтө баштаган.

Мындай кырдаал кээ бир кыргыз бийлерин Россия империясына кайрылууга түрткөн. Алар Россия менен мамиле түзүп, анын колдоосуна ээ болуу менен гана өздөрүнүн бийликтөрин, саясий өз алдынчалыктарын сактап калууга болот деп түшүнүшкөн.

Россия менен саясий байланыш түзүү аракетин адегенде Чүй боорунда жашаган сарыбагыш уруусунун бийи Атаке баатыр жасаган. Атаке баатыр көптү билген, етө кыраакы, акылмандыгы менен эл ичинде чоң кадыр-баркка жеткен өз заманынын мыкты адамдарынан болгон. Россия империясына кайрылып ымала кылуу гана элинин өз алдынчалыгын сактаарына ишенген Атаке баатыр өзүнө караштуу кыргыздардын атынан Рос-

сиянын борбору Санкт-Петербургга элчи жиберүү жөнүндө ойго келген. Бул оюн ортого салуу үчүн Атаке баатыр кыргыз элинин он канатынын курултайын чакырган. Курултайга өзүнүн кенешчилеринин жана жигиттеринин коштоосунда саяк уруусунан Кадай бий, күшчу уруусунан Ивада бий, бозтумак уруусунан Ташыбек бий, желден кесектер (бугу) уруусунан Шапак бий, солто уруусунан Бирназар бий, кытай уруусунан Муса бий, саруу уруусунан Сары баатыр ж. б. келишкен. Бийлерден башка курултайга элкадырлаган аксакалдар катышкан. Атаке баатырга ал учурда Чүй өрөөнүндө, Ысыккөлдө, Кочкордо, Жумгалда, Нарында, Атбашыда, Тогузтородо, Кетментебедө ж. б. жерлерде жашаган калктардын баары баш ийген.

Курултайдын бардык катышуучулары кыргыз элчилирин Россиянын борбору Санкт-Петербургга жиберүү жөнүндөгү Атаке баатырдын чечимин бир добуштан жактырышкан.

Россияга бара турган бириңчи элчиликке Абдрахман Кучаков жана Шергазы тандалган. Абдрахман чыныгы так аты Карыганбай болуп, аксылык кыргыз Алкучак Буйнаковдун ўй-булосундө 1739-ж. туулган. XVIII к. бириңчи жарымында Намангандын чөлкөмүндө жашаган кыргыздардан чыккан, алардын 200дөй кишиден турган тобу 1756–1758-жж. Цинь империясы Жунгарияны талкалаганда качкан ойроттор менен кошо Сибирге келип, орус букаралыгын кабыл алган. Кийинчөрөз алар Астрахань губерниясында жашап турган. А. Кучаков 1770-жж. өзүнө караштуу кыргыздар менен мурунку мекени Аксыга кайтып келип, анан 1880-жж. сарыбагыш бийи Атаке баатырга кызмат кылышпап, Чүйдө, Кеминде жашап калган.

Ошондуктан Атаке баатырдан бириңчи кыргыз элчилигинин башына Россиянда жашап, тил билген, бир топ жерди кыдышып, ошол элдин жана жердин шартын жакшы түшүнгөн Абдрахманды коюусу бекеринен эмес эле. Элчиликке барган экинчи киши Шергазыны элчиликке бий өз кишиси катары кошкон деген маалымат бар.

1785-жылдын 23-августунда Омсиге келип жеткен кыргыз элчилири Сибирь генерал-губернаторуна Атаке баатырдан кат жана эки аргымак, Екатерина IIгэ атайын расмий кат, бир кул, үч илбирстин жана беш сүлөөсүндүн терисин тартуулашкан.



Абдрахман Кучаков.

Ысыккөл кыргыздарынын 1813–1825-жж. Россия менен болгон алакаларынын натыйжасында кыргыздар орус администрациясынын алдында төмөнкү милдеттөмөлөрдө алышкан:

1. Орус соодагерлеринин Ысыккөл өреөнүндө эркин жана бажы акысыз соода кылышын камсыз кылуу.

2. Аларды Орто Жүз жана Улуу Жүз казактары менен Чыгыш Түркстандын шаарларынын ортосундагы аралыкта коштол жүрүү.

3. Бөтөн уруулардын карактоолорунан коргоп, соодагерлерге кол салган урууларды Батыш Сибирь администрациясына билдирип турдуу.

Ошентип, Ысыккөл кыргыздарынын ири уруу төбөлдерүүн Россия мамлекетинин курамына кириүүгө умтулушунун натыйжасында булардын ортосунда алгачкы дипломатиялык байланыштар жөнгө салынгандар.

СУРООЛОР:

1. Түркстандын Россияга каратылышынын себептери жөнүндө айтып бергиле.

2. Эмне үчүн Түркстан Россия менен Англиянын кызыкчылыктары тирешкен чөлөм болгон?

3. Россия Түркстанды кандай максат менен жана кандайча каратып алган?

4. Россия каратып алганга чейинки Кыргызстандын саясий абалы кандай эле?

5. Кыргыздар Россияга кошулууда кандай максатты көздөген?

6. Россия менен саясий байланыш түзүү аракети ким тарабынан жана кандайча башталган?

7. Алгачкы элчилер жөнүндө эмнени билесинер?

§ 2. ТҮНДҮК КЫРГЫЗСТАНДЫН РОССИЯГА КАРАТЫЛЫШЫ

1840–1850-жж. саясий
кырдаал жана ысыккөлдүк
кыргыздардын Россиянын
букаралыгын таапуусу

тан биригүүго, кээ бирлери уруулук-уруктук денгээлдеги өз алдынчалыкты камсыз кылууга аракет кылгандыгы байкалат.

Түндүк Кыргызстандын чегиндеги саясий биримдикти орнотууга багытталган сарыбагыш манабы Ормон Ниязбек уулушун аракеттери айрым уруу төбөлдерүүнүн сепараттык маанидагы мудеөлөрү менен коштолгон. Алсак Ысыккөл кыргыздары Ормондун хан жарыяланышына жооп кылышып, манап Бором-

XIX к. 40-жж. Түндүк Кыргызстанда саясий кырдаал белгилүү олчөмдө аныкталган. Анткени, бул жакта айрым уруулар саясий жак-

бай Менмурат уулун бугу уруусунун башчылыгына көтөрүшкөн.

Сарыбагыш жана бугу урууларынын бий-манаптарынын өзара тирешүүсү алардын тышкы саясатына да терен таасириң тийгизген. Ормон хандын мамлекеттик биримдик түзүп, орустар менен мамиленни так аныктоо боюнча мүдөөлөрүн бугу манаптары колдогон эмес. Анын натыйжасында орус администрациясы бугу кыргыздары менен тыгызыраак алака күтүү саясатын жүргүзүп, бугуларды алгачкылардан кылыш Россиянын курамына кабыл алган.

Сарыбагыш жана бугу урууларынын бий-манаптарынын бир нече жылга созулган ичара тирешүүсү XIX к. 50-жж. жанжалга – бугу-сарыбагыш чабышына алып келген. Ормон хан бугуларга каршы согуштук аракеттерди жүргүзүү менен Ысыккөл кыргыздарын өзү курууга ниеттенген хандыкка толук моюн сундурууга умтулган. Экинчиден, Ысыккөл кыргыздарынын бейжооп Россия менен жакындашышы Ормон ханга жаккан эмес.

Бул жанжалдагы чабыштардын бириnde, 1854-ж. Ормон хан колго түшүп, өлтүрүлөт. Ормондун кунун кууган сарыбагыштар, Ормондун колбашчысы Терогелдинин жана Ормон уулу Уметаалынын жетекчилиги менен кайра-кайра жортуулуюштуруп, бутулардын тынчын алган. Боромбай баш болгон бугунун бир топ айылы Каркыра менен Текеске чегинет.

Мына ушундай коогаландуу шартта бугунун баш манабы Боромбай кыргындан куттулуунун бирден-бир ылаажысы – Россиянын букаралыгына өтүү деген бүтүмгө келет. Ушундай максат менен манап Качыбек Шералин баштаган бугунун элчилиги 1854-ж. 26-сентябрда Батыш Сибирь генерал-губернаторлугунун борбору Омск шаарына барышкан. 1855-ж. 17-январында Омскидеги аксарайда өз элинин ишенимдүү жана ыйгарым укуктуу өкүлү катары Качыбек Шералин Россиянын кармагына откөндүгү жонундо куран кармап ант берген. Ысыккөл кыргыздарынын Россияга расмий түрдө кошулуушу кыргыздардын тарыхында маанилүү окуя катары бааланат. Ушул окуядан кийин 50-жж. орто ченинде башталган бугу менен сарыбагыш



Ормон хан.



Боромбай.

урууларынын ортосундагы жанжал басандаган. Бирок, эки уруунун ортосундагы чыр-чатак Түндүк Кыргызстан Россиянын карамагына толук киргизилгенге чейин (1868-ж.) тыйылган эмес.

XIX к. 60-жж. Кокон хандыгы менен Россиянын тирешүүсү күч алышп, Жетисуу аймагы, анын ичинде Чүй өрөөнү, бул кара-ма-каршылыктар даана байкалган аймакка айланган. Түштүк кыргыздарынан айырмаланып, түндүк кыргыздары Кокон хандыгынын саясий турмушунун пассивдүү байкоочулары болушкан. 1860–1862-жж. сарыбагыш уруусунун тынай уругунун манаптары хандыктын саясий турмушуна жандуу аралашууга далалат жасап көрүштөт. Бирок хандыктагы саясий окуялардын өнүгүү өнүтүн ачык баамдай алышпагандыктан улам, так ээлери менен мамилелерин үзүүгө мажбур болушкан.

Чүйлүк жана талас-
тык кыргыздардын
орус букаралыгын
кабыл алышы

Чүй боорундагы кыргыз урууларын
Россиянын курамына киргизүү маселеси-
не 60-жж. башында падыша өкмөтү чеч-
киндүү киришкен. Ал үчүн орус аскерле-

ри Чүй өрөөнүндөгү кокон чептерин ээлеши керек эле. Муну сезген Кокон ханы да ак падышанын колу менен беттешүүгө камынып, Чүйгө сарбаздарын топтогон. Россия менен кокондуктар тирешип турган мезгилде чүйлүк кыргыздар бейтарап абалда болушуп, көпчүлүгү тоо аралай жайлээлорго көчүп ке-тишкен. Падыша аскери Циммермандин кол башчылыгы астында 1860-ж. 23-августта Верныйдан чыгып, 26-августта Токмок чебин басып алышп, аны 28-августта толук кыйраткан. Чептеги 100 сарбаз колго түшүрүлгөн. Ошол күнү ага қазак-орус кошууну менен А. Г. Колпаковский кошулган. Эртеси алар Бишкекти көздөй бет алышат да, 31-августта бул чепти ээлешкен. Коргондун кыйла бөлүгү кыйрап, акыры Атабек датка, Алишер датка баштаган 627 сарбаз багынып берген.

Орус аскерлерине менен Кокон хандыгынын кошуундарынын ортосундагы беттешүү 1861-ж. 20-октябрда Узунагач бекети жайгашкан Каракастек өнүрүндө еткөн. Алымбек датка өз кошууну менен согушка кирбей койгон. Бул салгылашта орус аскерлерине Кокондун кошуундарын бир топ жоготууларга учуратып, артка чегинүүгө мажбур кылган. Бул кармашта Шабдан Жантай уулу кыргыз жигиттерин баштап, орус аскерлерине каршы эрдик менен согушкан.

Узунагачтагы салгылашуудан көп өтпей 1862-ж. сарыбагыштын тынай уругунун чоң манабы Жантай Карабек уулу Вернийга барып, Чүй өрөөнүндөгү кеминдик кыргыздар Россиянын карамагына өтөрүн билдириет. Ушундан кийин Жантай жана

анын уулу Шабдан орус бийлигине кызмат кылууга өтүшкөн. Ормон хан өлгөн соң Жантай сарыбагыш манаптарынын кадырглуу башчысы болуп калган. Орус өкмөтү ага 1867-ж. полковник чинин ыйгарган жана алтын медаль менен сыйлаган.

1862-ж. жайында Чүй өрөөнүн Бишкектен Таласка чейинки жеринде жайгашкан солто уруусунун чон манабы Байтик Канай уулу кокондук аким Рахматуллага карши күрөш баштаган. Байтик баатыр Рахматулланы айла менен тойго чакырып, келген сон аны өлтүргөн. Кокондуктардын Чүй өрөөнүндөгү бегин жайлаган сон, кыргыздар бир нече күн Бишкек чебин камалап турган. Сепилди ала албасына көзү жеткен Байтик баатыр иниси Сатылганды Верныйга жөнөтүп, А. Г. Колпаковскийден жардам сураган. Түндүк Кыргыстанды Россияга биротоло каратууга даярданган орус аскер башчысы 1200 солдаты менен жардамга дароо аттанып, 13-октябрда Бишкек чебине келген. Орус аскерлери менен Байтик баштаган кыргыздардын биргелешкен аракетинин натыйжасында 24-октябрда чеп орустардын колуна өтүп, эки күнде кыйратылган.

Байтик баатыр кийинчөрээк өзүнүн 200 жигити менен орус аскерлерине кошуулуп, Мерке, Олюяата, Чымкент ж. б. бир топ кокон чептерин алууга түзөн-түз катышкан.

Байтик баатыр баштаган кетөрүлүш солто уруусунун бир канатынын гана нааразылыгынан келип чыккандыгын, солтольордо Коконго карши маанай жалпы көрүнүш болбогондугун белгилей кетишибиз керек. Алсак, ошол кезде манаптар Жангарач, Маймыл жана Тынаалы бийлеген солто уруусунун бир бөлүгү орус бийлигине баш ийүүнү каалабай, Таластын баш жагына көчүп кетишикен. А түгүл алар орус аскерлерине каршылык көрсөтүшүчүн кол курашкан. Жангарач манап өлгөн сон 1864-ж. анын уулдары жана Кекүм манап орус төбөлдөрү менен ыналага өтүшкөн.

Таласка кечө качкан кыргыздар өздөрүнүн жолбашчыларынан ажырагандан кийин, 1865-ж. гана Россияга баш ийген. Алар менен бирге Талаастагы негизги уруулар – саруулар менен күшчулар орустардын бийлигин тааныган. Демек, чүйлүк жана



Шабдан баатыр.



Байтик баатыр.

таластык кыргыздарды Россиянын курамына киргизүүде ыктыяр-дуулук менен катар куралдуу зомбулук да колдонулган.

Тениртоолук кыргыздардын Россиянын бийлигини кабыл алыши

гы цин-манчжур бийлигинин таасиринде турган Кытай менен чектешкен. Кыргызстандын бул аймагын каратууга орус бийлиги чон маани берген. Анткени буга чейин орус көпестөрү Кашкар менен соода-сатыкты көбүнчө Кокон хандыгы аркылуу жана Верный тараптан Кулжа аркылуу ишке ашырып келген. Тениртоону каратуу орустарга Чыгыш Туркстан, Кашкар менен түз соода кылууга мүмкүндүк бермек.

1863-ж. жайында Борбордук Тениртоого генштабдын капитаны Проценко башчылык кылган Кашкар отряды деп аталган кошуун аттанган. 3-майда бул отряд Жумгал өрөөнүнө келет. Бул жердеги кокондук 56 сарбаз өздөрү турган коргонду таштай качышкан. Андан соң бул кошуун Сонкөл жайлосу аркылуу Куртка чебине өткөн. Кокондуктар бул жерден да күн мурдатан эле чегинил кеткен. Тениртоолук кыргыздардын Россияга кошулушу Түндүк Кыргызстандын башка аймактарындагыдай эле карама-каршылыктуу, татаал социалдык-саясий шарттарда жүзөгө ашырылган. Айрым манаптар орус бийлигине өздөрү өтүнүч менен кайрылышса, кээ бирлери күте турууну чечишти, дагы бирлери падыша аскерлери менен куралдуу кагылышууга чейин барышкан. Мисалы, 1863-ж. июляда манап Осмон Тайлак уулу орус аскерлерине каршы ачык согушка чыккан. Ал жигиттери менен Токмок уездинин начальники майор Г. Загряжскийдин чакан аскерин камалоого алган. Ага ошо кезде капитан чини бар Шабдан Жантай уулу жардам берип, өлүмдөн сактап калган. Осмон өзү чыгыш Туркстанга баш калкалаган. Бул жактан 1867-ж. гана кайтып келип, 3 мин тутүн эли менен Россияга баш ийген.

Сарыбагыш уруусунун чон манабы Уматаалы Ормон уулу да орус бийлигине каршы ачык күрөшкөн. Ал орус аскерлерин бириндөтүп талкалап, Атажурттан сүрүп салуу максатында 1863-ж. 19-июнда Куртканын Экичат деген жеринде подпоручик Зубаревдин 40 солдаттан турган кошуунуна кол салат. Эки күн камоодо



Уматаалы Ормон уулу.

калган орус аскерлерине жардам келбенде Үмөтаалынын жигиттери талкала-
мак эле. Актааадагы бул кагылышуудан кийин Үмөтаалы Кашкар букаралы-
гын алуу ниетинде Чыгыш Түркстанга барган. Ал жакта жаңы мамлекет түзгөн
Жакып бек Үмөтаалынын өтүнүчүнөн баш тарткан.

Тениртоодогу черик уруусунун Россия-
нын бийлигине киришинин мааниси чон.
Анткени алар Нарын дарыясынан түштүк-
те Күйко-Турпан тоосуна чейин Какшаал
суусунун жээктөринге, Атбашы, Арпа,
Аксай өрөөндөрүнөн Кашкарга чейинки
кенири мейкиндикти ээлөп турушкан. Чериктер Кокон ханды-
гына, цин-манчжур төрөлорунө, кийин Кашкардын улугу Жа-
кып бекке салык төлөп, кош кабат эзүүгө туш болушкан. Че-
риктин манаптары Россияга кошулуу менен татаал абалдан
чыгуу максатын көздөшкөн. 1863-ж. жазында 6 мин түтүн че-
рик уруусунун чон манабы Турдумамбет Тоймат уулу баш бол-
гон бийлер Алатоо округунун улугу Колпаковский аркылуу ак
падышага кат жөнөтүшкөн. Чериктерди букаралыкка кабыл алуу
үчүн император макулдугун билдирген.

1863-ж. 13-октябрда чериктердин элчилери Омсиге келип
орус бийлигине өткөндүгү тууралуу ант беришкен. 1868-ж. Нарын чеби негизделген кезде чериктердин көбү Алатоо округуна
карап, калганы Кашкардын улугу Жакып бектин карамагында
турган. Кийин 1877-ж. Жакып бектин мамлекети жоюлганда
алар Кытай императорунун бийлигине өтүп кеткен. Черик уруу-
сунун көпчүлүгүнүн орус бийлигине өтүшү менен алар ээлөп
жүргөн кен мейкиндик Кыргызстандын жери болуп калган.



Турдумамбет бий.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЛ

Батыш Сибирь генерал-губернатору Дюгамендин вице-канцлерге жазған каты (1863-ж. 23-апрели):

«Россия букаралыгына черик уруусун кабыл алуу... биз үчүн өтө
пайдалуу, анткени аларга бىздин таасирибизди жайылтуу аркылуу
Россия бийлигиндеги кыргыз уруусу бугулардын бейкапар бейпил-
диги үчүн дагы, Кашкарға ошол кыргыздар (чериектер) мекендереген
аймактарды аралап өтүүчү соода жолдорун камсыз кылуу үчүн дагы
эн эле онтойлуу натыйжаларды күтүүгө болот. Россия букаралыгына
чериектердин өтүшү болек кыргыз уруулары дагы, айрыкча сарыба-
ыштар, алардын жолун жолдошу үчүн үлгү болушу мүмкүн, арий-
не, анда Россиянын чечкиндүү таасири Кашкар чегине чейинки уруу-

ларга биротоло таркалаары анык. Эгерде чөрөктөрдүн Россия букара-лыгына қабыл алуу жөнүндө маселе он чечилсө, анда бугулар менен чөрөктөрдүн башкаруу үчүн көлерки жылы Ысыккөлдө чөп куруу көрек».

1864–1865-жж. Нарындын башын мекендеген бугу, тыным-сейит уруусу, Кочкор, Жумгал, Кетментөбөнү жердеген саяк уруулары Россиянын курамына киргизилет. Ал эми Үметаалы бийлеген сарыбагыштар орус бийлигине 1867-ж. чейин каршылык көрсөткөн. Мындан ары күрөштөн пайда чыкпасына көзү жеткен Үметаалы орустарга багынып бергөн.

1868-ж. Нарын жана Караколдо орус чөптөри курулуп, аларда туруктуу аскер кошуундары тургандан баштап, Кыргызстандын түндүгүне Россиянын бийлиги иш жүзүндө орногон.

1867-ж. 11-июлда Сырдаря жана Жетисуу областарынан турган Түркстан генерал-губернаторлугу түзүлгөн. Анын стратегиялык мааниси эске алышып, согуш министрлигинин кармагына беришкен. Ошентип, Кыргызстанда болочокто согуштук жана жараптык башкарууга негизделген колониялык аппараттын башшаты негизделген. Администрациялык башкарууну уюштуруу менен катар эле орус өкмөтү жаны ээликтөрдө падышалыкка согуштук-саясий жана социалдык таяныч түзүү үчүн келгин орустарды отурукташтыруу саясатын да ишке ашыра баштаган. 1867-ж. Ысыккөлдүн Караколунда, Чүйдүн Токмогунда структуралуу пункктары даярдалып, кийинки жылы орустар келе баштаган.

Ошентип, 1863–1868-жж. 1855–1863-жж. айырмаланып, Түндүк Кыргызстанда иш жүзүндө орус бийлиги орногон. Демек, түндүк кыргыздарынын Россияга караташыши 1863–1868-жж. ичинде Россия бийлигинин үстөмдүгүн биротоло орнотулушу менен толук ишке ашырылган.

Жыйынтыктап айтканда:

– Россия Кыргызстанга колониялануучу объект катары XIX к. биринчи чейрегинен баштап көнүл буруп, аны иш жүзүнө ашыруу 60–70-жж. туура келген. 1853–1855-жж. мамилелер соода жана оозеки түрдө, 1855-ж. 17-январь, 1863-ж. 13-октябрьндагы ант берүү аркылуу документалдуу түрдө аныкталган. 1860–1863-жж. Чүй, Тениртоо чөлкөмдерүү согуштук-саясий ыкма менен Россияга караташылган. Түндүк Кыргызстанды Россия империясына караттуу 1868-ж. чейин ишке ашырылган;

– эларалык кырдаалдын, кыргыз урууларынын саясий абалынын татаалдыгы кай бир кыргыз манаптарын айласыздан орустарга жүз бурууга түрткөн. Россияга карата мамилеси боюнча түндүк кыргыз манаптарын үч түргө бөлүүгө болот: а) орус бийлигине жан тарткандар; б) сез жүзүндө орус багытын кармага-

ны менен иш жүзүндө олку-солку болгондор; в) иш жүзүндө орустарга карши болгондор.

Демек, түндүк кыргыздары Россияга негизинен келишим, бүтүм жана куралдуу басып алуу аркылуу каратылган.

СУРООЛОР:

1. Түндүк Кыргызстандын Россияга биригиши тынчтык жолу менен жүргүзүлгөнбү же күч колдонулганбы?
2. Уруу башчылары эмне үчүн бирде Кокон хандыгын, бирде орус падышалыгын колдоп турушкан?
3. Чөрөк уруусунун Россияга өтүшүнө падыша оқмоту эмне үчүн езгөчө баа берген?
4. Айрым кыргыз урууларынын орус аскерлерине карши куралдуу кармаштарын кандай баалайсына?
5. Кыргыздын уруу башчылары – чон манаптар элдин мүдоосун көздөгөнбү?

§ 3. 1873–1876-жж. КӨТӨРҮЛҮШ. ТҮШТҮК КЫРГЫЗСТАНДЫ РОССИЯНЫН БАСЫП АЛЫШЫ

XIX к. 60–70-жж. Кокон хандыгынын жана Түштүк Кыргызстандын коомдук саясий абалы

XIX к. 50-жж. башында Кокон хандыгынын саясий абалы өтө начарлап кеткен. Буга ордодогу ичара чыр-чатактар, кайра-кайра кайталанган козголондор, ордо төнкөрүштөрүнүн натыйжасында хандардын тез-тез алмашуусу себеп болгон. Мындай жагдай Россиянын Фергана өрөөнүн, Түштүк Кыргызстанды басып алышын женилдеткен.

Бул жылдары кыргыз эли жана анын билермандары Кокон хандыгынын саясий турмушуна мурдагыдай эле активдүү аралашып турган. Такты үчүн күрөшкөн ханзаадалар да кыргыз, кыпчак феодалдарына колдоо сурап кайрылып турган. Алсак, ханзаада Малла бек Кудаяр хандан бийлики тартып алуу үчүн алайлык кыргыздардын билерманы Алымбек даткага (1799–1862-жж.) кайрылган. Натыйжада Малла бек Кудаяр хандын аскерлери менен айкашта женишке жетишип, бийлики өз колуна алган (1858–1862-жж.). Малла бек өзүнө комөк көрсөткөндүгү үчүн Алымбек датканы Анжияндын акими кылыш даындалган.

Алымбек Мадали хандын тушунда эле Кокон хандыгынын саясий турмушуна аралашып, 1831-ж. хандан алайлык кыргыздардын улугу – датка мансабын алган. Адыгине уруусунун барғы уругунан чыккан кадимки Ажы бийдин чөбөрөсү Алым-



Алымбек датка.

бек датка өзүнүн ақылмандығы, әрдиги, калыстығы жана намысқойлұғу менен злине барктуу болгон. Ал кокондукттардың эзүсүнө каршы әлдик бир нече кыймылдарды жетектеген. Өзүнүн көрөгөчтүгү менен Алымбек датка түндүк кыргыздары менен алакасын үзбей, чон манаптар Ормон хан, Жантай, Жангарач, Үметаалы, Осмон менен карым-каташта турган. Орустар Бишкек, Токмок чептерин алган соң, аларды кайра калыбына келтириүү үчүн келген Канаат-шаанын аскеринин курамында өз кошууну менен Алымбек датка да болгон.

1861-ж. ушакка ишенген хан Алымбек датканы өлүм жазасына буюрганда ал Алайга качып барып, Кокон хандығына каршы көтөрүлүш уюштурган. Бирок көтөрүлүш женилип калып, Алымбек датка Тениртоого ооп келип туруп калат. Аны жазалоого келген Кокон кошуунун бул жактагы кыргыздар талкалаган.

1862-ж. башында хан сарайында кайрадан козголоң уюштурулуп, Малла хан өлтүрүлөт. Анын ордуна Шералы хандын небереси Шах-Мурат хан көтөрүлгөн. Бул жолу төнкөрүшке активдүү катышкан Алымбек даткага вазир мансабы ыйгарылган. Бирок көп өтпөй бул бийликті анын атаандашы, кыпчак элини билерманы Алымкул алган.

Көп өтпөй учурунда Бухараға кире качкан Кудаяр хан Канаат-шаанын жана Бухара эмири Музафардын жардамы менен 1862-ж. марта кайрадан бийликтө келет. Бирок ал бийликті Бухара эмирдигинин жардамы менен гана кармал турган. 1863-ж. бийликті мындан ары кармал турарына көзү жетпеген Кудаяр хан кайра Бухараға кетүүгө аргасыз болгон. Ушундан кийин Кокон хандығындагы бийлик кыргыз, кыпчак тебөлдөрүнүн колуна өткөн. Алар Малла хандын 12 жаштагы өспүрүм уулун хан көтөрүшүп (1863–1865-ж.), ага саясий ишмер хандын башкы кенешчиси **Алымкулду** аталаык мансабына дайындашкан.

1865-ж. Кокон хандығынын стратегиялык маанидеги эн ири шаары Ташкенди орустардын басып алыши үчүн ынгайллуу кырдаал түзүлгөн. Буга 1865-ж. Бухара эмирлиги менен Кокон хандығынын ортосунда башталған согуш себеп болгон. Мүмкүнчүлүктүү текке кетирбеш үчүн май айында генерал М. Г. Черняев озүнүн көп сандуу аскерлери менен Ташкенге аттанган. Ташкен үчүн салғылашта кокон аскеринин башында турган Алымкул аталаык окко учкан. Үч күнгө созулган айыгышкан

салгылашуудан кийин 17-майда Ташкен орустардын колуна өткөн.

Ушундан кийин Кокон хандыгынын бийлиги Фергана өрөөнү жана Памир, Алайдагы кыргыз конуштары менен гана чектелип калат. Ташкенди орустарга тарттырып жиберүү – Кокон хандыгынын женилишине тете жоготуу болгон. Ошондой болсо да орус төбөлдорүү жортуулду андан ары улантууга, Кокон хандыгын толук каратууга батына алган эмес.

1865-ж. Алымкулдун олумунөн кийин Бекмамат менен Атабектин башчылыгында кыргыз, кыпчак төбөлдорүү 16 жашар Кудайкул бекти (буга чейин ал кур сатып жүргөндүктөн, аны Белбакчы хан деп коюшкан) хан көтөрүшкөн. Көп узабай эле Кудаярды ордуна коюуга аракеттеген Бухара эмири Музраф 15-июнда Коконго кирип, Кудаяр хан үчүнчү жолу такты ээлеген.

Ташкенди ээлегендөн эки жылдан кийин – 1867-ж. жында Түркстан обласы Түркстан генерал-губернаторлугу болуп кайра түзүлүп, Ташкен анын борбору болуп калган. Ак падыша Александр II Түркстандын алгачкы генерал-губернатору кылыш К. П. фон Кауфманды дайындалган. Падыша өкмөтү ага Орто Азия хандары менен өз алдынча дипломатиялык мамилелерди жүргүзүү, согуш жарыялап же тынчтык келишимин түзүү өндүү кенири укуктарды берген. 1865-ж. окуялардан кийин кыргыз, кыпчактар Кудаяр хандын эзүүсүнө каршы тынымсыз күрөш башташат. 1867–1870-жж. Алайдагы, 1871-ж. Сохтогу көтөрүлүштөр буга мисал.

Кийинки жылдары да майда көтөрүлүштөр жана толкундоолор Фергананын ар кайсы жерлеринде чыгып турган. Алардын ичинде Алай чөлкөмү толкундоолордун негизги очогу бойдон кала берген.

Элдик
көтөрүлүш-
түн жүрүшү

Буга чейинки чар-жайыт толкундоолордон айырмалантган нукура элдик көтөрүлүш 1873-ж. жазында башталган. Ал кыймыл үч жылга со зулуп, Кокон хандыгынын жоюлушуна алыш келген.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЛ

1873-ж. башталган көтөрүлүш жөнүндө Түркстан крайынын аскердик-администрациясынын начальнигинин Аскер министри-не жазган рапортунан:

«Толкундоолор Кокон хандыгы күлчүлүкка айлантыкан түштүктө, тоолордо башталды. Хан кыргыздардан етүп жаткан жыл үчүн зекет чогултууга өзүнүн зекетчилерин жөнөтөт. Зекеттин олчому адаттагыдан бир кыйла жогору (ар бир түтүндөн мурдагы бир койдун орду-



на үчтөн) болгон... Зекетти чогултуу учурунда элдин нааразылыгы күчөген... Алар зекет төлөөден такыр баш тартышкан. Зекет чогултканы келгендерди токмоктошуп (айрымдарын өлтүрүшуп), алардын чогултууга улгүргөн мал-мүлкүү талап алышкан. Бул хандын кыжырын кайнатып, моюн сунбагандарды токтоосуз жазалоого буйрук кылган. Жаны куугунтуктоо жана жазалоо башталган. Ушундан кийин 20 миндей түтүн кыргыз, 10 миндей түтүн кыпчак бийик тоолорго кечүп кетишкен, акырындык менен ханга нааразы болгондор дагы кошуулушкан».

Полот хан.

бул зор кыймылы тарыхта элдик кыймыл, Кокон көтөрүлүшү, Полот хандын көтөрүлүшү деген аттар менен белгилүү. Бул элдик көтөрүлүштү Полот хан деген ат менен Искак Асан уулу жетектеген.

1873–1876-жж. элдик көтөрүлүштү эки чон мезгилге болууга болот. 1873–1874-жж. камтыган биринчи мезгил, чаржайыт чыгуулар менен коштолсо да, томөндөн жогору ёнүккөн, Кудаяр хандын бийлигине карши антифеодалдык кыймыл болгон. Бул мезгилде элдик кыймыл негизинен төрт чөлкөмдө жүргөн.

1. Алайдагы көтөрүлүш. Бул жердеги кыргыз айылдарында башталган көтөрүлүштүн негизги шылтоосу хандын салык саясаты болгон. Кудаяр хан көтөрүлүштү басууга ири жазалоочу отрядын жиберген. Бирок кыргыздар аларды талкалап салышкан. Толкундоолор басандабагандыктан, хан 1873-ж. май айында Абырахман абтабачы баштагал 100 сарбаздан турган экинчи жазалоочу отрядын жиберет. Абырахман көтөрүлүшчүлөрдүн таламынын «түшүнгөндүгүн» билдириимиш болуп, Шер датка баштаган кыргыз, кыпчак урууларынын 40 бийин хан менен сүйлөшүү үчүн ордого чакырган. Бирок, келген элчилер хан тара拜нан жырткычтык менен өлтүрүлгөн. Буга кыжырданган миндеген кыргыз, кыпчак көтөрүлүшчүлөрү 1873-ж. июль айында Фергана өрөөнүн басып кирген. Сох чеби талкаланып, көтөрүлүштү басыш үчүн жиберилген Маргалан беги Султан Мурат качып кутулган. Ош, Өзгөн, Араван, Учкоргон, Анжиян, Булакбашы ээлленген. Көтөрүлүшчүлөр 1873-ж. күзүндө акырындан тоо таяна чегинип кетүүгө аргасыз болушкан.

2. Аксыдагы көтөрүлүш. Бул чөлкөмдө көтөрүлүштүн баштальшы Искак Асан уулунун ысымы менен байланыштуу. 1873-ж. жаз алды менен 200дей кыргыз жигиттерин ээрчтип, Шер датка, Мусулманкул, Мусабек, Сулайман удайчы жана Абымомуун аталаыктын коштоосунда Искак Аксыга келет. Аксылык-

тар Исактын туусу астында Кудаяр ханга каршы күрөшкө чыгууга макул болушкан. 1873-ж. жайында 29 жаштагы Исак «Полот хан» деген ат менен Аксынын Сафидбулан деген жеринде, миндерген адамдардын катышуусунда ак кийизге салынып хан көтөрүлгөн.

Аксылых көтөрүлүшчүлөр Кудаярдын аскер башчысы Абдырахман абтабачынын аракетинин натыйжасында Алабукага чегинишип, андан ары Чаткалга отүп кетишкен. Бирок, июль айында Шер датка баштаган 40 бийдин Кокондо өлтүрүлгөнүн угуп, алар кайрадан Алабукага басып киришкен. Исактын колу жазалоочу отряддын кысымына чыдабай кайрадан тоо арасына чегинген, кийинки жылга чейин Аксыда салыштырмалуу тынчтык орногон.

3. Экисуу аралыгындагы көтөрүлүш. 1873-ж. жазында Нарын дарыясынын сол жээгиндеги Экисуу аралыгы деп аталчу өрөөндө башталат. Анын башында сол канат кыргыздарынын мундуз уруусунун жөнекей үй-бүлөсүнөн чыккан Мамыр Мерген уулу турган. Көтөрүлүшчүлөр адегендө Көгарт өрөөнүн капитап, Жалалабад, Ханабад кыштактарын эзлеген. Июлда Өзген шаары алынган. Бул көтөрүлүш күзүндө чоң күч менен зорго басылган.



Мамыр Мерген уулу

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЛ

Мамыр Мерген уулу жетектеген көтөрүлүшчүлөрдүн Түркстан генерал-губернаторунун жакын адамы Жоробекке жазган катынан:

«... Сиз билгендей Коконго караган кыргыздардын баары Кудаяр ханга баш иет. Кысымга алуу, куугунтуктоо, казыка отургузуу өндүү етө коркунчутуу жазалоонун күчөшү биэди хандан болунүүгө, ага каршы күрөшүүгө түрттү. Кыргыздардын мундуз, күтчү, отуз уул, геолос, найман, кызылаяк, нойгут, кыргыз-кыпчак, адигине, бөрү жана баргы... бардыгы 200 мин тутүнчө (адам саны болсо керек – Айт.). Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, Сизге кыйынчылыкка турбаса, жогоруда айткандарбыз жөнүндө генерал-губернаторго билдирсениз. Ал улуу урматтуу макул болсо биз, кокондун бактысыз күнкорлору, Кудаяр хандын тирандыгынан кутулуп, тынч жашоо табар элек».

4. Лейлектеги көтөрүлүш – 1873-ж. көтөрүлүштүн дагы бир чөлкөмү. Түштүк-батыштагы бол кыймылга Мамыrbай жетекчилик кылган. Аларга каршы Чаткалдан кайткан Абдырахман

абтабачы жөнөтүлгөн. Көтөрүлүш аёосуздук менен басылып, 400дей киши туткундалып, Кокондо даргага асылган. Көтөрүлүш күзгө жуук басандаган.

1873-1874-жж. бир жарым жылга созулган кыймылга катышпаган кыргыз, кыпчак уруулары болгон эмес. Тарыхый булактар көтөрүлүшкө 132 миңден ашуун түтүнү бар 42 уруунун өкүлдерү катышкандыгын баяндайт. Бул мезгилдеги көтөрүлүш хандын эзүүсүнө каршы багытталып, ага негизинен таптык өзгөчөлүктөрүнө карабастан көчмөн кыргыздар менен кыпчактар катышкан. Тилектештигин билдиргени менен отурукташкан сарт, өзбек, тажик калкы бул кыймылга адегенде массалык түрдө катышкан эмес.

1875-ж. жазында башталган кыймыл менен көтөрүлүштүн 1875-1876-жж. камтыган экинчи этабы башталат. Кудаяр хандын элге үч эселенген оор салык салышы көтөрүлүштүн кайра жанданышына түрткү болгон. Элдик көтөрүлүштүн экинчи мезгили биринчи мезгилиниң өзүнүн максаты, мүнөзү, масштабы жана улуттук курамы менен бир топ айырмаланган.

1875-ж. Полот хан Чаткалдан Лейлекке келет. Көтөрүлүшкө ушул жерден жетекчилик кыла баштаган Полот хан Өзгөнгө келгенде, июнь айында күрөш кыпчак, өзбек, түрк, тажик элдери катышкан чыныгы элдик көтөрүлүшкө айланып калган. Бул кырдаалда Абдырахман абтабачы Кокон хандыгындагы өз бийлигин чындоо үчүн Полот хан тарапка өтүп, анын макулдугу менен Кудаярдын уулу Насирдин бекти хан көтермөк болгон. Абдырахман абтабачы баш болгон феодалдар камакка алышкан. Кийин-черээк ал камактан качып чыгып, Чаткалга кеткен.

1875-ж. 24-июлда Коконго жакын Сарыталап кыштагында Насирдин бек хан көтөрүлген. Ал эми Полот ханды Абдырахман абтабачы баш болгон феодалдар камакка алышкан. Кийин-черээк ал камактан качып чыгып, Чаткалга кеткен.

Насирдинди хан көтөргөн соң Абдырахман абтабачы хандыктын толук көзкарандысыздыгын камсыз кылуу үчүн көтөрүлүшчүлөрдүн жүзүн орустарга каршы буруп, «Газават» ураанын жарыялаган. Көтөрүлүшчүлөр орус ээликтегине кирген бир катар жерлерди басып алышкан. Бул кырдаалда К. П. Кауфман мыкты куралданган 5000 аскери менен көтөрүлүшчүлөрдө Кокондун алдында сокку урган. 26-августта Насирдин хан Кауфмандын алдынан тосуп чыгып, орустар тануулаган келишимге кол коюуга аргасыз болгон. 23-сентябрда түзүлгөн бул келишим боюнча Наманган, Касан, Аксы, Алабука чөлкөмдөрүн камтыган Россиянын жаны ээлиги - «Наманган бөлүмү» түзүлгөн. Ага жаны эле генерал чинин алган М. Д. Скобелев башчы бо-

луп дайындалган. Буга шыктанган генерал көтөрүлүшчүлөрдү канга бөлөө үчүн белсенип киришкен. Ушундай кырдаалда Абдырахман абтабачы менен Полот хан Жалалабад чөлкөмүндө кайрадан жолугушуп, орус баскынчыларына каршы биргелешип күрөшүүнү чечишкен. 1875-ж. 27-сентябрда Искак Полот хан аты менен экинчи жолу хан көтөрүлгөн. Эми көтөрүлүштүн мизи Насирдин ханга жана орус баскынчыларына каршы багытталган. Полот хан 9-октябрда Коконду ээлеген. Насирдин хан Кожентке качкан. Полот хандын колу октябрь-ноябрь айларында орус аскерлери менен салтылашууга откөн. Кандуу кармаш Экисуу чөлкөмүндө 1875-ж. 25-декабрынан 1876-ж. 5-январына чейин созулган. К. П. Кауфман жана М. Д. Скобелев демилгечи болгон бул согушта орус аскерлери бөтөнчө мыкаачылыкты көрсөтүшкөн. Муну генерал Скобелевдин: «... Азиядагы бейкүтчүлүк ал жерде кырылган элдин жана кесилген баштын санына түздөн-түз байланыштуу», – деп жазганы далилдеп турат.

Орус аскерлери 8-10-январда Анжиянды ээлеген. Бул кармашта 20 миндей адам өлгөн. Орус аскери 18-январда Асаке кыштагын ээлеген сон, көтөрүлүшчүлөрдүн мизи майтарылган. Орус куралына туруштук бере албасына козу жеткен Абдырахман абтабачы да М. Д. Скобелевке 24-январда багынып берген. Полот хан Чон Алайга качууга аргасыз болгон.

Кокон мамлекетин женип алуучу катары тарыхта калуу үчүн караэзгей М. Д. Скобелев Коконду баарынан мурун эзлөөгө ашыккан. Натыйжада Кокон ордосу 1876-жылдын 8-февралында М. Д. Скобелев тарабынан биротоло эзленген. Хандыктын жоюлушу жөнүндөгү указга падыша Александр II 19-февралда кол койгон. Ушул күнү туткунга түшкөн Искак Полот хан К. П. Кауфмандын буйругу менен Маргаландын чон базарында 1-март күнү даргага асылган. Кокон хандыгы ээлигинин аймагында Фергана обласы уюштурулган. Анын башчылыгына «сицирген эмгеги» үчүн генерал М. Д. Скобелев дайындалган.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЛ

Түркстан генерал-губернатору К. П. Кауфмандын жазганинан:

«Кокондогу согуш биздин катарыбыздан томонку наамдагы офицерлерди 1873-ж. Хива экспедициясына салыштырганда алда канча көп чыгарды. 1875-ж. согуш хандар менен эмирлерге каршы болбостон, элдик кыймылга каршы жүргүзүлдү. Орто Азияда орустар мындай узакка созулган жана айыгышкан күрөштү эч качан баштарынан откөргөн эмес. Биз мындай күжүрмөн жоокерлер менен биринчи жолу беттешип отурабыз жана калайык-калк менен күрөшүү жергиликтүү хандыктар менен күрөшкөнгө караганда алда канча сор экенин билдик».

Кокон хандыгы жоюлган кезде Түштүк Кыргызстандын тоолуу аймактары, Алай ж. б. өрөөндөрү орус мамлекетине каратаила элек болчу. Фергана областынын жаны аскер губернатору М. Д. Скобелев кандуу колун кургатпай, көтөрүлүштүн саркындыларын жок кылууну, баскынчылык саясатын улантууну көздөген.

М. Д. Скобелев моюн сунбаган кыргыздарды талкалоо үчүн атайын «Алай илимий-согуштук экспедициясын» уюштурган.

Экспедициянын курамына аскердик күчтөрдөн тышкary бир топ окумуштуулар кошуулган. Алар барометриялык байкоолорду жүргүзүп, зоогеографиялык, статистикалык материалдарды жыйи-нашып, топографиялык чиймелерди даярдашмак. Чындыгында бул экспедиция алайлык кыргыздарды биротоло каратууга ба-гытталган кадимки эле согуштук басып алуу экспедициясы болгон. Бул экспедицияга М. Д. Скобелев командачылык кылган. Эркиндикти сүйгөн алай кыргыздардын күрөшүнө Алымбек датка менен Курманжан датканын уулдары Абылдабек, Батыrbек, Мамытбек жана Асанбек жетекчилик кылышкан.

Алайлык кыргыздарды Россияга каратуу

Алай тоолорундагы кармаштар орус аскерлери үчүн ынгайсыз жана татаал шарттарда жүргөндүктөн, өзүнүн оордугу жана саясий-стратегиялык мааниси жагынан Фергананын түзүктөрүндө 1875–1876-жж. жүргүзүлгөн согуштарга тете болгон. Бул кармашта көтөрүлүшчүлөр баскынчыларга карши жан аябай катуу каршылык көрсөтүшкөн. Жазалоочулар эч кимди аяган эмес. Балдар, аялдар, кары-картандар кыргынга учуралган. Бул экспедицияга Шабдан баатыр Жантай уулу нөкөрү Баяке, иниси Байбосун баштаган 40тан ашуун жигиттери менен катышкан. Ал орустар менен алайлык кыргыздардын ортосунда ортомчу болуп, экспедициянын тынчтык жолу менен жүрүшүнө аракет кылган. Анын аракети менен далай жерде кан төгүлбөй калган.

Россияга баш ийүүнү каалабаган Курманжан датка 1876-ж. июндин башында эле өз айылы менен Кашкар тарапка көчүп кеткен. Ал жактан Алайга «Алай экспедициясы» кызуу жүрүп жаткан учурда кайтып келген. Курманжан датканы орус аскерлери 29-июлда Чон Алайда өргүп жаткан М. Д. Скобелевдин лагерине алып келишкен. Анын Алайдагы кадыр-баркын жакшы түшүнүү менен, Фергананын биринчи аскер губернатору, генерал М. Скобелев сый-урмат менен тосуп алган. Курманжан датка орус башкаруучулары менен мамиле түзүүдө ақыл-эстүүлүктүү жана кыраакылыкты көрсөткөн. Сүлөшүүлөрдүн жүрүшүндө генерал Курманжан датканын ақылына, кыраакылыгына тан берип, ага «Алай ханышасы» деп баа берген. Бул жолу-

гушууда Курманжан орус бийликтегине багынгандыгын билдирип, балдарына да орус букаралыгын алуусуна көмектөшүүгө мажбур болгон.

«Алай илимий-согуштук экспедициясы» 1875–1876-жж. Фергана ордоунун Россияга каратуу компаниясында олуттуу саясий согуштук мааниси бар этап болгон. Мунун натыйжасында 17,4 мин түтүн алайлыктар орус букаралыгына киргизилди. Алайда жаны болуштуктары түзүлүп, Ош уездинин курамына кирген. Курманжан датканын уулдары жаны түзүлгөн болуштуктарга болуш болуп калышкан. Ошентип, Түштүк Кыргызстанды Россияга каратуу аяктаган.



Курманжан датка.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЛДАР

1. М. Д. Скобелевдин 1876-ж. 23-октябрда Алайга жасаган «Илимий-согуштук экспедициясынын» жыйынтыгы жөнүндө билдириүүлөн:

«... Анын отурукташкан эли, ошондой эле көчмөндерүнүн (кышчактар) бир белгү орус куралынын алдында өздөрүнүн алсыздыгына көз жетип, биздин бийликтөө биротоло баш иишти. Мурдагы хандыктагы көптөгөн кара кыргыз калкын тынчтандыруу маселеси саясий жана тарыхый жагдайлардан улам чечилбей калды.

Алай жүрүшүнде темөнкүдөй жыйынтыктарга жетишти:

1) Тоо тилкесин мекендеген, кара кыргыздар баш ийдерилип, алардын ортосуна орус башкармасы дайындалды, аларга зекет чегерилип, Гүлчө-Алай жолун куруу милдеттендирилди. Эч кимдин бийлигин тоотпогон бу көчмөндер эми орустардын букарасы...

2) Биздин Кашкардагы чек арабаиздын абалы такталды...

4) Мурда Европа таптакыр билбegen олкөлөр ачылды, болгондо да картага 25 мин чарчы чакырымга жакын жер түшүрүлдү...

3) Табигый-тарыхый изилдеөлөр жүргүзүлүп, жаныбарлар жана осумдуктер дүйнөсүнөн үлгүлөр чогултулду...

2. Курманжан датканын Ферганада аскер губернатору М. Ионовго жазган катынан:

«... Ферганадагы мусулман мамлекети (Кокон хандыгы – Авт.) Россияга баш ийбей турган кезде мен Сиздер менен күрөшүп жана талашып-тартышып жүрдүм. Ошол кезде бир генерал (М. Д. Скобелев – Авт.) Алайга келди. Генерал мени жылуу кабыл алып, сыйлык мамиле жасады. Мен ыраазы болуп калдым...

Мына эми азыркы тынч мэзгилде мындай деп айткым келет: Менин бүт элим, өзүм да жана туугандарым да эч качан Силерге кар-

шы чыкпайбыз. Биз тараптан эч кандай жамандык кылышбайт. Эгерде менинг элим жаман иш кыла турган болсо жана чыккынчылык кылса, анда мен күнөөлүүнү барып турган оор жаза менен жазалаймын, ал эми өзүм болсом өмүрүм өткөнчө азап тартып жүрүп өтөмүн.

Маматбай кызы Курманжан датка».

Жыйынтыктап айтканда, Россиянын Фергана орөөнүн басып алыши, ички (Кокон хандыгындагы эзүү) жана тышкы себептер (1868–1873-жж. орус-кытай, орус-кашкар келишимдери) менен шартталган; Россиянын Түштүк Кыргызстанды каратуусу өзүнүн кандуулугу менен айырмаланып, 1873–1876-жж. кучагына алган элдик кыймыл менен тыгыз байланышта өткөн; 1873–1876-жылдардагы элдик кыймыл адегенде (1873–1874-жж.) Кокон хандыгына каршы багытталып, экинчи баскычында анын социалдык курамы кенейип, прогрессивдүү элдик-боштондук мүнөзгө есүп чыккан. Бул кыймылда Искак Асан уулу Полот хан элдик баатыр жана мамлекеттик ишмер катары таанылган; Россиянын Кыргызстандын түштүгүн каратуусу тикеден-тике басып алуучулук мүнөздө өткөн. 1873–1876-жж. элдик кыймылдардын аякталышы жана Алай кыргыздарынын 1876-ж. аягында орус букаралыгын таануусу менен Түштүк Кыргызстан Россияга биротоло караган.

Кыргызстандын Россияга каратылышынын тарыхый мааниси чон:

- Кыргызстанды Англиянын же артта калган чыгыш мамлекеттеринин биригинин басып алуу коркунучу жоюлган;
- россиялык администрациялык-саясий башкаруунун киргизилиши менен, уруу башчыларынын укумдан-тукумга өткөн катаал бийлиги өз таасирин жогото баштаган. Уруулар арасындағы кандуу кармаштар токтогон;
- тоолуу аймактын экономикасынын өнүгүшүнө, капиталистик мамилелердин калыптанышына, калктын санынын өсүшүнө жана социалдык жиктелишине өбелгө түзүлгөн;
- калктын отурукташуусу тездеген, айыл-кыштактар, шаарлар пайда болуп, натуралдык чарбалар рыноктук мамилелерге ылайыкташа баштаган.

СУРООЛОР:

1. Түштүк Кыргызстандын коомдук саясий абалы Түндүк Кыргызстандыкынан эмнеси менен айырмаланган?
2. Элдик кыймылдын чыгышына жана күчөшүнө эмне себеп болгон?
3. Искак Асан уулу Полот хан жөнүндө айтып бергиле?
4. 1873–1876-жж. котөрүлүшкө муназзәмә бергиле.

5. Алайлык кыргыздарды каратууда кандай өзгөчөлүктөр болгон?
6. Курманжан датка жөнүндө әмне билесинер?
7. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүнүн Россияга каратылышында кандай айырмачылыштар болгон?
8. Кыргызстандын Россияга каратылышынын тарыхый мааниси кандай?

§ 4. ПАДЫШАЧЫЛЫКТЫН КОЛОНИЯЛЫК САЯСАТЫ

Башкаруу системасы

Жаны каратылган жерлерге Россиянын саясий башкаруу системасы киргизилген. Падыша өкметүнүн башкаруу системасы Түндүк Кыргызстандын каратылышы менен, т. а. XIX к. 60-жж. эле киргизиле баштаган. Россия дөөлөтүн алгачки тааныган кыргыз уруулары Батыш Сибирь генерал-губернаторлугуна караштуу Семей областынын Алатоо округуна киришкен. 1865-ж. февральда Арас денизинен Ысыккелгө чейинки зор аймакты камтыган Түркстан обласы түзүлгөн. Ага Ысыккөл, Чүй, Талас, Кетментөбө өрөөндөрү, кийинчөрээк Борбордук Тениртоо карап калган. Түркстан областынын алгачки аскер губернаторлугуна генерал М. Г. Черниев дайындалып, ал аскердик жана жарандык бийликтөр жүргүзгөн.

1867-ж. область Түркстан генерал-губернаторлугуна айланат да, анын чегинде Сырдария (борбору – Ташкен) жана Жетисуу (борбору – Верный) облассттары түзүлөт. Жетисуу областынын аскер губернатору болуп Г. А. Колпаковский дайындалган. Областтар уездерге болүнгөн. Өз кезегинде уезддер болуштуктарга бөлүнүп, аларга айылдар караган. Болуштуктар эки, үч мин түтүндөн, айылдар жүз-эки жүз түтүндөн турган. Болуштуктардын башкаруучулары – болуштар болуштуктун съездинде, ал эми айыл башчылары – старчындар айылдык чогулушта шайланышкан. Кокон хандыгы жоюлган сон анын аймагында Түркстан генерал-губернаторлугуна караштуу Фергана обласы түзүлүп, анын башына генерал М. Д. Скобелев дайындалгандыгын билебиз. 1886-ж. тартып «Түркстан чөлкөмүн башкаруу жөнүндө жобо» күчүне кирет да, Түркстан генерал-губернаторлугу Түркстан крайы аталаип, анын карамагына Самаркан, Сырдария жана Фергана областтары кирген. Жетисуу обласы болсо 1882-ж. Талаа генерал-губернаторлугуна кошуулган. 1899-ж. ал кайрадан Түркстан крайына караган.

Падыша өкметүнүн аймактык-администрациалык болуштүрүү саясатынын натыйжалысында кыргыз жери Токмок, Ысыккөл, Олуюата, Ош, Анжиян, Наманган, Маргалан (Скобелев), Кокон,

Кожент өндүү ар кайсы уезддердин карамагында туруп, бул уезддер өз кезегинде Сырдаряя, Жетисуу, Самаркан, Фергана областарына караган.

Кыргызстандын калкы 73 болуштукка бөлүнүп, аларды 3 жылдык мөөнөткө шайланган болуштар менен старчындар башкарган. Кыргызстанда башкаруу жарым-жартылай аскердик мүнөздө болгон. Областтар менен уезддердин башында падыша офицерлери, участкалык приставдар турган. Алардын көзөмөлү менен жергиликтүү манаптар, байлар болуштукка же старчындыкка шайланган. Кийинчөрээк аскер губернатору кааласа шайлоо өткөрбей эле болуш, старчындарды дайындоо укугуна ээ болгон. Болуштар падышалык чиновниктердин буйруктарынын аткарылышина, алык-салыктардын өз убагында жыйналышына көзөмөлдүк кылган. Старчындар болсо болуштарга баш иип, алардын көрсөтмөлөрүн аткарған. Жергиликтүү бийлиktи жүргүзүүге булардан тышкary айыл аксакалдары, бийлер жана казылар катышышкан.

Орчуундуу кылмыш иштери уезддик жана аскер соттору тарбынан каралып, чечим чыгарылган. Майда кылмыш иштерин бийлер, казылар карап, адатка жана шарыятка таяп, бүтүм чыгарышкан.

Кыргызстандагы администрациялык-аймактык бөлүштүрүү падышачылыктын колониялык бийлигин чындоого багытталганы менен, кыргыз элинин турмушуна бир катар жанылыктарды киргизген. Алсак, кыргыз элинин кылымдардан бери келе жаткан уруулук байланыштары ақырындык менен бузулуп, элдин уруу башчыларына көзкарандылыгы жоюла баштаган. Башкарууда шайлоо тартибинин киргизилиши менен байманаптык бийликтин укумдан-тукумга мурас катары өтүшү токтолтулган. Башкарууда россиялык мыйзамдарга ылайык жогорку жана жергиликтүү бийликтеги башаламандыкка, өзүм билемдикке чек коюла баштаган.

Падыша өкмөтүнүн жер саясаты

Россиянын Борборук Азияга, анын ичинде Кыргызстанга, көз артышынын негизги себептеринин бири Россиянын борбордук бөлүктөрүне батпай калган дыйкандарды бул жакка көчүрүү болгон. Кыргызстан Россияга караташыруу бөюнча атайын башкармалыктар түзүлүп, изилдеө иштери жүргүзүлгөн. Падыша бийлиги ооп келген оруус, украиндерге дыйканчылыкка өтө ынгайлуу, өзөн-суусу

Падыша өкмөтүнүн колониячыл саясаты Кыргызстандагы жер маселесин чечүүдөгү аракетинен өзгөче байкалган.

мол орөөндөрдү, ойдундарды, негизги жолго жакын жерлерди жергилиттүү калктаң тартып бере баштаган.

Келгин дыйкандарга жерди кесип берүүдө кыргыздардын кызычылыктары такыр эске алынган эмес. Алсак, 1868–1883-жж. Жетисуу областында уюшулган 36 орус-украин кыштактарын-дагы 2,5 мин түтүн негизинен Сары өзөн Чүйдө, Ысыкколдун айланасына жайгашкан. Падыша өкмөтү бул аймакта өз бийлигин келечекте бекем колдой турган дыйкандардын бай катмарларын кобойтүүгө аракеттенген. Ушул максатта, адегенде ар бир дыйканга 30 десятинадан (1 десятина – 1,2 га) жер болуп берип, аларды 15 жылдык мөөнөткө салыктан жана аскер кызматынан куткарған. Мындан тышкары аларга ақчалай жардам берилген. 1890-жж. орус дыйкандарынын көчүп келүүсү өзгөчө күчөп кеткен. Буга 1892–1898-жж. Борбордук Россияядагы ачарчылык да түрткү болгон.

1896-ж. Пишпек жана Пржевальск уезддеринде эле 26 орус кыштагы пайда болуп, 80-жылдарга салыштырмалуу келгидердин саны эки эсеге кобойген.

XIX к. аягында орус дыйкандары Түштүк Кыргызстанга келе баштаган. Бул жакта алгачкы орус кыштактары 1893-ж. Покровка жана Ош уезддеринде негизделген.

Орус дыйкандары менен катар эле кытай феодалдарынын эзүүсүнөн качкан дунгандар менен уйгурлар 1877–1884-жж. Кыргызстанга келишкен. Аларды да Фергананын, Ысыкколдун, Чүй орөөнүн дыйканчылыкка ынгайлдуу жерлерине отурукташи-тырууга туура келген. 1882-ж. ортосундагы Кытай менен Россиянын ортосундагы жаны чек ара Капкак (Текес) ороону ар-кылуу такталгандан кийин сарт калмактар эски журтунда эки жыл жашашып, 1884-ж. Жогорку Иле өлкөмүндө жашаган сарт калмактардын (алар өздөрүн өлөттөр дешкен) 200 түтүндөн турган айылы кытайлыктарга баш ийүүдөн баш тартышып, Ысыкколдун башына көчүп келишиб, Бөрүбаш, Челпек, Ташкыя кыштактарын негиздешкен.

Дыйканчылыкка жарактуу сугат жерлери жетишпегендик-тен жана кыргыздардын нааразычылыгынын күчөшүнөн чочулаган падыша өкмөтү 1896–1906-жж. орус дыйкандарынын Түркстанга көчүп келүүсүне тыюу салган. Ошого карабастан XX к. башында борбордук губерниядан дыйкандардын өз бетинче көчүп келүүсү күчогон. Алар кобунчо Жетисууга, т. а. Түндүк Кыргызстанга ооп келе башташкан. Алсак, 1902-ж. эле бул областка 2,7 мин үй-бүлө келген эле. Алардын 1,2 мин түтүнү Пишпек уездине отурукташкан. 1905–1907-жж. биринчи орус революциясы башталганда падышалык өкмөт борбордук губерниядагы дыйкандарды тап күрөшүнөн оолактатуу максатында алардын

Түркстанга көчүүсүнө кайрадан уруксат берген. Аларды жайгаштыруу үчүн атайын Жетисуу жана Сырдарыя келгиндер району түзүлгөн. 1906-ж. карата Жетисууда 40 мин, Сырдарыя обласында 27 мин, Ферганада 4 мин келгин дыйкан топтолгон.

Кыргыздардын жерин тартып алуу айрыкча Столыпиндин агрардык реформасынын кийин езгөчө күч алган. 1906-ж. Түркстан аймагында 77 мин келгин дыйкандар болсо, анын 40 мини Жетисууга, 27 миндейи Фергана областына байыр алган. Алардын 83 проценти кыргыз-казактардын жерине отурукташкан. Мисалы, 1907-ж. Жетисуу областында 289 мин теше жер келгин дыйкандарга бөлүштүрүлгөн. 1914-ж. карата бул областын жергиликтүү калкы 4 млн тешеден ашык жеринен кол жууган. Ал эми Фергана областында 762 мин теше жерди кыргыздардан тартып алуу белгиленген.

Жергиликтүү калктан тартылып алынган жерлерди мыйзамдаштыруу үчүн падыша өкмөтү 1891-ж. атайын «Талаа жобосун» иштеп чыккан. Ал боюнча кыргыздар көчүп-конуп жүргөн жерлердин баары мамлекеттик делип эсептелген. Бул «жобо» боюнча кыргыздардын айдоо жерлери, ал тургай жайыттары да каалаган учурда тартылып алынмак. Мындан жалпы эл, дыйканчылык менен кесип кылган карапайым калк езгөчө жапа чеккен. Кыргыз дыйкандарынын эптеп күн көргөн айдоо жерлери, анча-мынча там-ташы, кыштоолору короо жайлары менен кошо тартылып алынып, өздөрү айдоого жараксыз жерлерге сүрүлгөн.

Россияга каратылгандан кийин Кыргызстандын калкынын саны бир кыйла көбөйгөндүгү байкалат. 1897-ж. Бүткүл Россиялык эл каттоо боюнча Кыргызстандын жаны администрациялык чегинде 663 мин адам жашаган. Бул 1865-ж. салыштырганда 116 мин адамга көптүк кылган, ёсуш 21,2 процентти



Бай орустун
турак жайы.
XX к. башы.
Чүй өрөөнү.

түзгөн. Кыргызстандын калкы бириңчи кезекте жергиликтүү калктын табигый өсүшүнүн, ошондой эле Россиянын европалык бөлүгүндөгү губерниялардан жана Батыш Сибирден келген дыйкандардын эсебинен көбайгөн. Мындан тышкaryы Кытайга караштуу Чыгыш Түркстандагы дунган, уйгур көтөрүлүшчүлөрүнүн бир болугү ал жактагы бийликтин жазалоосунан коркуп, Кыргызстанга көчүп келишкен. Көчүп келген дунгандардын саны сөзиз миндей болгон. 1913-ж. Кыргызстандын калкынын саны 864 минге жеткен. Бул 1897-ж. салыштырганда 30 процентке көптүк кылган.

Экономикалык абал. Мал чарбасы

Кыргызстан Россияга каратаылғандан кийин деле экономиканын негизин мал чарбачылыгы түзгөн. Алсак, Пишпек уездинин жергиликтүү калкынын 84,9 проценти, Каракол уездинин 80,7 проценти көчмөн мал чарбачылыгы менен кесиптешнишкен. Ал эми Кыргызстандын түштүгүндө мындаи корсоңтүү бир аз темөнүреок болгон. Мисалы, Ош жана Кокон уезддеринде кыргыздардын 65 процентинин негизги кесиби көчмөн жана жарым көчмөн мал чарбачылык болгон.

Кыргыздар негизинен кой-әчки, жылкы, уй, топоз, төө кармашкан. Нечен миндеген төрт түлүк малы бар байлар калктын болжол менен 5-10 процентин түзгөн. Ошол кезде мал чарбачылыгы мурдагыдай эле экстенсивдүү мүнөздө өнүккөн. Өндүрүгүч күчтер жана эмгек куралдары жупуну болгондуктан, мал үчүн кышка тоют камдалган эмес. Кар калын түшүп, кыш узакка созулган жылдары жут болуп, малдын көбү қырылыш калчу.

Падышачылыктын колониялык саясаты Кыргызстанды акырнадап Борбордук Россиянын онөр жай товарларын сатып откөрүү рыногуна жана анын онөр жайы үчүн арзан чийки зат берүүчү булагына айландыра баштаган. Кыргыздардын мал чарбачылыгы да соода мамилелерине тартыла баштаган. Мисалы, 1906-ж. Пишпек жана Пржевальск уезддеринде сатылған бардык малдын 91,6 проценти кыргыздардын чарбасына тиешелүү болгон. Бул эки уезд боюнча жалпы алганды малдын товардык болугү 54,8 процентти түзгөн. Эгерде XIX к. экинчи жарымында Кыргызстандын тундүгүндөгү товардык рыноктордо тириү малды сатуу негизги орунда турса, XX к. башында сатууга тери, жүн көп түшө баштаган.

XIX к. аягы – XX к. башында кыргыздардын мал чарбасында жылкынын саны мурдагыдай басымдуулук кылbastan, бириңчи орунга кой жана әчки чыккан. Булардан кийин жылкы, уй, төө, топоз ж. б. турган. Малдын басымдуу көпчүлүгү феодалдарга тийиштүү болгон. 1916-ж. башында Кыргызстанда

519 мин ири мүйүздүү мал, 2,5 млн кой жана эчки, 708 мин жылкы жана 27 мин чочко болгон. Бул малдын көбү феодалдарга тиешелүү болгон. Алсак, Пишпек жана Пржевальск уезддеринде 1913-ж. кедейлерге малдын 11, орто чарбаларга – 55,5, ал эми бай-манаптарга – 33,5 проценти туура келген. Келгин дыйкандар менен байланышуунун натыйжасында малды короолордо багуу, алар үчүн тоот даярдоо, ветеринариялык жол менен дарылоо, малдын породаларын жакшыртуу иштери жүргүзүлө баштаган. 1913-ж. Кыргызстанда 8 ветеринардык участок иштеп, 6 фельдшер жана 6 санитар эмгектенген.

Падышачылыктын
салык саясаты

Кыргыздар орус мамлекетине каратылгандан кийин адегенде Кокон хандыгына төлөгөн салыктар сыйктуу салыктарды төлөп турган. Кийинчөрөк салык алуу жергиликтүү шарттарга жарааша кайрадан иштелип чыккан. Бул боюнча көчмөн мал чарбачылыгы менен кесип кылган кыргыздар түтүн башына 2 сом 75 тыйындан салык төлөөгө милдеттенидирилген. Жер мамлекеттики деп эсептелгендиктен, жайылган койдун туягынан 3 тыйын, жылкыдан – 30, тоөдөн – 50 тыйын салык алынган. 1882-ж. салыктын көлемү есүп туруп, дүйнелүк биринчи согуштун учурunda 15 сомго чейин көбөйгөн.

Отурукташкан калк салыктын эки түрүн төлөгөн. Эгин аянтарынан хараж салыгы алынып, бак-дарак, мөмө-жемиш тигилген, жашылча өстүрүлгөн жерлерге танаптык (танап – аянтын өлчөөнүн бирдиги) салык салынып турган. Хараж түшүмдүн 10 пайзызына барабар болуп, натурайт төлөнгөн. 1886-ж. танаптык салык салуу тартибине өзгөртүүлөр киргизилет. Бул боюнча танаптык салык оброк салыгы делип атала, жердин иштетилген же иштетилбегенине карабастан, айдоо аянтарынын бардыгынан салык алынган. Мындан падыша өкметү кийла көп пайда таба баштаган. Падыша өкмөтүнүн алых-салык саясаты калктын турмушун оорлотуп, жакырланусун ого бетер күчтөктөн.

Падышалык өкмөттүн салыгынан тышкары жергиликтүү бай-манаптар патриархалдык-феодалдык салтка ылайыктап карапайым букарадан мал жайгандыгы үчүн – чөл ооз, манаптарды сыйлоо үчүн – чыгым, мал жана эгин түрүндө – журтчулук, феодалдын тамак-ашы үчүн – союш, байдын жеринен мал айдал өткөндүгү үчүн – түялк пул, бай-манаптардын аш-тойлорун өткөрүш үчүн – кошумча ж. б. салыктын түрлөрүн чогултушкан. Жергиликтүү чиновниктердин элден пара алышы адаттагы көрүнүш болуп калган.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЛ

Фергана обласынын аскер-губернаторуна Маргалац уездинин Ичкилик болуштугунун Кожоарык кыштагынын тургундарынын арызынаң (1889-ж.)

«Откон жылдын июль айында биздин болуш болуп эски маргандык Молдо Тане дайындалган. Ал бийликтөө келери менен эле бизден бирден кой, 100 боодон беде, жем үчүн арпа жана 5 сомдон акча талап кылган. Бир аз отпей эле ал бизден Миндебөө жиберем деп буудай, 40 сом акча чогултууну буюрду. Көп отпой жогорку жактагы начальниктин буйругу деп ар бирибизден 16 пуддан эгин алды... Ал езүнө эки боз үй тикти, бул үчүн бизден 60 сомдон жыйнап алды. Жайында мал жайганыбыз үчүн бизден 40 сомдон дагы алды.

Бизде аскердик пост турған кезде ал үчүн 20 пуд арпа, 200 боо чеп, 3 пуд шак, 5 сомго отун жеткирдик. Бул продуктулар үчүн акчаны болуш езу алды. Анын эки жигитине жылына 40 сом төлөйбүз».

Жергилитүү карапайым калктын падышачылыктын колонизатордук саясатынан көргөн кордугу, жергилитүү байлардын жана манаптардын эзүүсүнүн аларга кошумча болушу – эзилген элдин нааразычылыгынын өсүшүнө түрткү болгон.

Дыйканчылык Кыргызстанга көчүп келген орус, украин, уйгур, дунган ж. б. элдердин дыйканчылык боюнча бай тажрыйбаларынын таасири менен кыргыздардын дыйканчылыгына айрым өзгөрүштөр кире баштайт. Кыргыздарда көбүнчө кедей-кембагалдар дыйканчылык менен күн көрүүгө өтө баштаган. Дыйканчылыкта буудай, арпа, сулу, тарруу ж. б. дан эгиндери, өсүмдүктөр эгилген. Кыргызстандын түштүгүндө болсо пахта, тамеки, күрүч жана жашылча-жемиштин түрлөрү өстүрүлгөн.

Капиталисттик рынок мамилелеринин киргизилиши менен Кыргызстандын айрым райондорунда кыргыз дыйкандары өз муктаждыктары үчүн гана эмес, базарга сатуу үчүн да дан эгиндерин, жашылча-жемиштерди, мөмө дарактарды өстүрүп, бал аарыларын бага башташкан. Бирок соода дыйканчылыгынын бул түрлөрү, орус, украин, өзбек, дунган калктында көбүрөөк өнүккөн. Кыргызстандын түштүгүндө дыйканчылыктын маанилүү тармагы пахтачылык болуп, пахта товар катары өндүрүлө баштаган. Түштүк Кыргызстандагы Нойгут-Кылчак, Найман, Багыш, Баястан, Акбуура жана Ноокат болуштуктарында эгин сатуу үчүн атайын өстүрүлө баштаган.

XIX к. экинчи жарымынан тарта өзгөчө Фергана обласында кыргыздар толук же жарым-жартылай отурукташа башта-

ган. 1917-ж. карата Фергана обласындагы 362 мин кыргыздын, 206 мини отурукташкан же жарым отурукташкан турмушка отүшкөн. Кыргызстандын тұндұғұнде болсо XX к. башында 70тей гана кыргыз кыштагы болгон. Орус менен украиндердин кыштактары 100ден ашкан. Булардан тышкary 5 немис, 3 дунган кыштактары болгон. Түштүк Кыргызстандын кыргыз кыштактарында негизинен 500ден, айрым чон кыштактарда 1-2 миндей адам жашаган. Ал эми Тұндук Кыргызстандагы кыргыздар жашаган кыштардагы адамдардын саны 100-200ден ашкан эмес.

Көчүп келген дайкандар жергиликтүү элден сугат жерлерин өздөштурүүнү, каналдарды жана арыктарды казууну, жайытты пайдаланууну үрөнүшкөн. Байлардын жана кулактардын чарбаларында темир соколор, тырмоолор, чалгылар ж. б. пайда боло баштаган. 1913-ж. Кыргызстанда 23,9 мин ат соко, 172,2 мин буурусун, 89,7 мин темир жана жыгач тиштүү тырмоолор, 16 сеялка, 189 чөп чапкыч жана 4479 эгин бастыруучу молотилка болгон. Темир техникалар пайда болгон менен жер негизинен кол эмгеги менен иштетилген. Айдоо аянттарына жер семирткичтер колдонулган эмес. Жер үстүртөден гана айдалгандыктан, талааларды отто чөптөр басып эгиндин өсүшүнө тоскоолдук кылган. Жерди каторуштуруп айдоо болбогондуктан, айдоо аянттары арыктаган.

Өнержайдын абалы

XIX к. аягы – XX к. башында Кыргызстанда өнержайдын аз-аздан калыпташып өнүгө баштагандыгы байкалган. Кыргыздарда мал чарбасынын жана дайкандылыктын продукцияларын үй шартында иштетүү иши күч алган. Эгерде мурда андагы даярдалган буюмдар өзүлөрүнүн керектөөлөрү менен гана чектелип келсе, эми алар сатуу үчүн даярдана баштайт.

XIX к. аягында майда товардык коленөрчүлүк менен катар майда шаарчаларда чакан жеке капиталисттик кайра иштетүү ишканалары пайда болгон. Аларга негизинен орус, украин, езбек көпестерүү ээлик кылышкан. Айрым тегирмендерге, май чыгаруучу чакан ишканаларга кыргыздар да ээ боло баштаган.

XIX к. 90-ж. башынан баштап Кыргызстандын түштүгүнде көмүр жана нефть көндерин изилдөө жана иштетүү жанданып, 1898-ж. Кыргызстандын тоо-кен өнөр жайынын баштасы болгон Кызылкыя көмүр кени казыла баштаган. Көмүр, нефть көндери болек чолкөмдердө да ачылып, аз-аздан ишке киргизилген. Бирок өндүргүч күчтөрдүн жоктугу, алардагы эмгек шарттарынын татаалдыгы, төлөнгөн акынын аздыгы бул тармакты өнүктүрүүгө мүмкүндүк берген эмес.

1913-ж. Кыргызстандын азыркы аймагында фабрика- завод тибиндеги 30дан ашык ишканалар иштеген. Окумуштуулардын пикири боюнча 30 жылдын ичинде (1883–1913-жж.) экиден, үчтөн жалданма жумушчулары бар майда ишканаларды кошкондо алардын саны 165тен 569га көбөйгөн. Бирок Кыргызстандын өнөржайы өтө начар өнүккөн. Өнөржай продукциялары коомдук жалпы продукциялардын 5 процентке жакынын түзүп, анда калктын 0,3 процента гана эмгектенген. Өнөржайдын өнүгүшү колониялык мүнездө болуп, негизинен айыл чарба продуктуларын кайра иштетип, чийки зат өндүрүү, пайдалуу кендерди казуу менен гана чектелген.

Мурдагы Кокон хандыгынын чептеринин урандыларына жакын жерлерде негизделген аскердик-администрациялык борборлор кийинчөрээк Токмок, Пишпек, Каракол сыйктуу кадимкідей шаарларга айланган. Бул шаарлар өздөрү турган чөлкөмдүн саясий, маданий, өнөржай жана соода борборлору катары жылдан-жылга осо берген. Түштүк Кыргызстанда болсо Ош, Өзгөн жана Жалалабат шаарлары тез темп менен өнүгө баштаган. Чүйдөгү эн ири шаар Пишпекте XIX к. аягында 6,6 мин адам жашаган.

Ошентип, XIX к. аягында Россияда капитализмдин тездик менен өнүгүшүне байланыштуу Кыргызстан дыйкандарды көчүре турган чөлкөмге, орустун жаңы буржуазиясы үчүн арзан чийки заттарды алуунун булагына, өнөржай товарларын сатуучу рынокко айланган. Жаңы түзүлгөн өндүрүштүк мамилелерге ылайык кыргыздар товардык-акча мамилелерине акырындап көнө баштаган. Бул кыргыз элинде кылымдап калыптанган натурадык чарбанын бузулушуна өбөлгө түзгөн. Бирок ошол мезгилде өнөр жайдагы жаңы өзгөрүүлөргө, товардык-акча мамилелерине кыргыздардын көпчүлүгү тартыла эле.

Калктын социал-
дык түзүлүшү

да өзгөрүүлөрдү киргизген. Коомдогу эзлекен орду, өндүрүш каражаттарына карата мамилелери боюнча калк *феодалдар* – байлар, манаптар жана *букара* – эмгекчи эл болуп эки чон социалдык топторго болунгөн.

Ири байлар, манаптар колониялык бийликтин таянычы катары орус администрациясына тартылып, алар болуш, старчын, бий кызматтарына ээ болушкан. Падышачылыкка эмгек си-нирген чон манаптарга өкмөт аскердик чиндерди, ар кандай сыйлыктарды ыйгарып турган. Бийлер, аткаминерлер жана молдолор да эзүүчү таптын катарына киришкен.

Кыргызстан Россияга каратылғандан кийин экономикадагы өзгөрүштөр Кыргызстандын калкынын социалдык түзүлүшүнө

Экономиканын өнүгүшүнө почта, телефон, телеграф өнүгүшү да түрткү болгон. Транспорттун түрлөрүнүн көбөйшүү жол курулушунун пайда болушу Кыргызстандын бөлөк чөлкөмдөр менен карым-катнашынын жакшырышына, сооданын есүшүнө өбөлгө болгон. XX к. башында соода алмашуу, жарманке жана такай иштөөчү болуп үч түрдө өнүккөн. Натыйжада келгин жана жергиликтуү калктын ичинен соода буржуазиясы түзүлө баштаган. Дүйнөлүк биринчи согуштун алдында Пишпек жана Пржевальск уезддеринде 2118 соодагердин (келип-кеткендөрди кошпогондо) 36,3 процентин кыргыздар түзгөн.

Кыргызстанда өнөржайдын өнүгүшү менен аз санда болсодагы жумушчу табы пайда болгон. Алардын катарын келгин жана жергиликтуү элдердин колөнөрчүлөрүнүн жакырланган болугу түзгөн. Жумушчулардын жогорку квалификациялуу бөлүгү Россиянын борбордук бөлүгүнөн келген жумушчулар болгон. Ишканалар кустардык жана жарым кустардык мунездө болгондуктан, жумушчулар чачыранды болушкан. Бирден бешке чейин жумушчулар эмгектенген ишканалар көп эле. Ири делип эсептелген ишканаларда 16дан 40ка чейин жумушчулар иштеген. 1913-ж. кустардык өнөржайда 12,6 мин, ал эми фабрика- завод тибиндеги ишканаларда 1,9 мин жумушчу болгон. 1913-ж. Кыргызстандын өнөржай ишканаларында 2545 жалданма жумушчу иштеген. Кийинки жылдары ири ишканаларда иштеген жумушчулардын саны кыйла көбөйгөн. Алсак, 1917-ж. Кызылкыя кенинде 1,2 мин, Сүлүктүде – 1070, ал эми Чүй сугат системасында 200 адис жумушчулар эмгектенген. Жалпы алганда өнөржайында эмгектенген жумушчулардын саны 10 мингэ жеткен. Мындан тышкарь айыл чарбасында жалданып иштеген жумушчу-батрактардын саны 20 миндей болгон. Алар кулактардын, бай-манаптардын чарбаларында иштешкен. Алардын көпчүлүгү жергиликтуү калктын жакырданган болугу эле.



Кыргызстандагы алгачкы почта жолунда.
Боом капчыгайы.

Ошентип, 1917-ж. Кыргызстанда 30 миндей адам жалданып иштеген жумушчу табынын өкүлдерү болушкан.

Карапайым эмгекчи калктын негизин кара букара түзгөн. Алардын бирин-эки майда жандыгы, ую, аты болгон. Кедей кембагалдар жакырлар, жалчылар, жатакчылар, малайлар, чайрыкерлер, мандикерлер сыйктуу социалдык катмарларга белүнүшкөн. Кыргызстандын түштүгүндө, дыйканчылык өнүккөн аймактарда жери аз же жок дыйкандар чайрыкерлик кылышкан. Алар байлардан жер, үрон, оғуз ат жана айыл чарба шаймандарын алышып, ал учун күзүндө түшүмдүн көбүрөөк белүгүн берүүгө милдеттүү болушкан. Мандикерлер болсо айыл чарба жумуштары кызыган маалда жалданып иштешкен.

Дыйкан малчылар болсо малдуулар, орто малдуулар, аз малдуулар болуп болунүп, улуттук дыйкандар табынын чордонун түзгөн. 1917-ж. Кыргызстандагы дыйкан чарбалардын 65 проценти кедей, 26 проценти орто, ал эми 9 проценти бай чарбалар болгон.

Ошентип, падышачылыктын саясатынын натыйжасында Кыргызстанда аскердик-феодалдык, капиталисттик мамилелер калыптана баштаган. Кыргызстандын калкынын социалдык жактан жиктелиши терендеген. Тоолуу региондун социалдык-экономикалык турмушунда колониялык режимдин кыйынчылыктары менен катар, жаны, прогрессивдүү мүнөздөгү өзгөрүүлөр да пайда болуп өнүгө баштаган.

СУРООЛОР:

1. Кыргызстан кандай администрациялык болуктордун карамагында тургай?
2. Падышалыктын бийлиги кандайча жүзөгө ашырылган?
3. Жер саясаты кандайча жүргүзүлген?
4. Кыргызстандын экономикасында кандай өзгөрүүлөр байкалган?
5. Өнөржайдагы өзгөрүүлөр жөнүндө айтып бергиле.
6. Калктын социалдык түзүлүшү жана турмушу жөнүндө эмнени айта аласына?

§ 5. КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УЛУТТУК-БОШТОНДУК КҮРӨШ

Анжиян котөрүлүшү

Бул көтөрүлүш XIX к. аягындагы Орто

Азиядагы эн ири котөрүлүш катары тарых-ка кирген. Котөрүлүштүн негизги себеби падышачылыктын колониялык саясаты, орус администрациясынын эзүүсүнүн, улуттук жана социалдык тенсиздиктин күчөшү болгон.

Көтөрүлүшке кыргыз, өзбек, тажик улутунун өкүлдөрү, калктын ар түрдүү социалдык катмарлары катышышкан. Кыймылга дин кызматкеринин жетекчилик кылышы, диний ураан, ча-кыркытарынын болушу мыйзамченемдүү көрүнүш болгон. Анткени бул чөлкөмдүн негизги калкы көп кылымдардан бери эле ислам динин тутуп, бул дин калктын калың катмарынын ансезимине терен синген. Көтөрүлүшке катышкандардын бардыгы өздөрүн мусулманмын деп эсептешкен. Бул үчүн көтөрүлүштү реакциячыл кыймыл катары кароого эч негиз жок. Көтөрүлүш копчулук элдин мұдәәсүн, кызықчылыктарын коргогон. Улуттук эзүүгө, теңсиздикке каршы багытталып, элдик, улуттук боштондук мүнәзде болгон.

Анжиян көтөрүлүшү 1898-ж. май айында башталған. 17-май күнү кечке маал Тажик (Миндебе) кыштагына 200дей өзбектер, кыргыздар чогулган. Бул көтөрүлүшчүлөргө ушул кыштактын эшени Мадали Дүкчи (иийкчи) эшен жана Зиядин Максым уулу (Зияддин Магзуми) жолбашчылык кылышкан.

Көтөрүлүшчүлөр эки топко белүнүп, Анжиянга бет алышып, калааны бөлөк аймактар менен байланыштырган телеграф зымдарын кыркып салышкан. Жолдон аларга Кутчу, Каракоргон кыштактарынын калкы да кошулат. Аз убакыттын ичинде көтөрүлүшке чыккандардын саны 2000ге жеткен. Көтөрүлүшчүлөрдүн биринчи тобуна Мадали эшен, әкинчисине 80 жаштаты молдо Зиядин жетекчилик кылышкан. Түнкү saat үчкө жақын көтөрүлүшчүлөр Анжиянга келишип, 20-Түркстан линиялык батальонунун эки ротасы турган лагерге кол салышкан. Бирок күчтер төн эмес эле. Курал-жарагы начар көтөрүлүшчүлөр мыкты даярдыгы бар, жакиши куралданган орус аскерлеринен женилип, чегинүүгө мажбур болушкан. Айыгышкан кармашта 20дан ашуун падыша солдаттары жана офицерлери өлтүрүлгөн.




Анжиян көтөрүлүшүне катышкандар.
Бурчтагысы Мадали Дүкчи-эшен.

Көтөрүлүшчүлөр да көп жоготууларга учурал, Карадарыядан өтүп, Хакимабадга чегинишишен. 20-майда Анжияндан 90 чакырым алыстыктагы Чарбак кыштагында көтөрүлүштүн жолбашчысы Мадали колго түшүрүлүп, 12-июнда даргага асылган.

Көтөрүлүш токтобостон, Фергана өрөөнүң жайылган. Ага Анжиян, Маргалан, Ош жана Наманган уезддеринин калкы активдүү катышкан. Миндөбөлүктөр толкундай баштаган күнү Ноокат аймагындагы Актерек деген жерге Ош уездине караштуу Караколсай, Тамчыбулак, Жапалак айылдарынан 300дөй киши жыйналган. Бир дагы мылтыгы жок, жалаң союл, таяк, бычак менен куралданган алар Оштогу аскер гарнизонуна кол салмак болушкан. Буларга Оморбек Алым уулу жетекчилик кылмак. Бирок мурдагы болуш Карабек Ош уездинин начальнигине бул жөнүндө кабарлап койгон. Көп убакыт отпей Оморбек Алимов жана анын жардамчысы Сатыбай Ракымбаев кармалган. Бардыгы болуп 53 адам камакка алынган.

Зиядин Максым уулу.



Суусамыр болушундагы Кетментөбөдө да падышалык бийлиkke каршы күрөштү баштоо учун әл чогула баштаган. Алардын башында Шадыбек Шергазы уулу турган. Алар Анжиян тарапта башталган көтөрүлүшкө кошулууга камынышкан. Буларга каршы жүздөн ашуун куралдуу отряд жиберилип, алар Шадыбек баштаган 50 ашык адамды кармап, Намангандын айдал келишкен. Шадыбек Шергазы уулу адегенде өлүм жазасына тартылмай болуп, кийин өмүр бою сүргүнгө айдалган. Анын жардамчылары Үметалы Багышбек уулу жана Төлебай Бешкемпир уулу жыйырма жылдык мөөнөткө сүргүнгө кесилет. Булардан тышкary дагы 54 адам жети жылга Сибирге айдалган. Алардын ичинде касташкан душмандарынын жалаасы менен кармалган атактуу акын Токтогул Сатылганов да болгон.

Ошентип, көрүнүктүү жетекчиси жана биримдиги жок көтөрүлүш майды топторго бөлүнүп, кенири кулач жая албай, тез эле басылып калган.

Көтөрүлүштү басуу учун Түркстандын аскер күчтөрүнүн атайдын отряддары арбын жөнөтүлген. Бардыгы болуп 777 киши камалып, 415и сот жообуна тартылган. 18 киши дарга асылып, 362 адам өлүм жазасынын ордуна узак убакытка сүргүнгө айдалган. Сүргүнгө айдалгандардын 106сы кыргыздар болгон.

Женилип калганина карабастан, бул көтөрүлүш падышачылыктын Түркстандагы колониялык, улутчул саясатына каршы багытталган алгачкы күрөш болгон. Көтөрүлгөн әл көзкарандысыздык учун күрөшкөн. Женилгенине карабастан элдин эркиндикке болгон умтулуусу күчөгөн.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЛ

Түркстани аскердик-округтук сотуунун аскер прокуроруунун Анижиян көтөрүлүшү жөнүндөгү билдириүүсүнөн. 1898-ж.

«... Жергилиткүү башкаруучулар өзүлөрүнүн болуштарын, старчындарын, элүүбашыларын жана элдик сотторун (бийлерин) эркин шайлоо учун шайлоо укутун берген орус өкмөтүнүн ишенимин акташпады... 18-майга караган кесепеттүү түндөгү кайгылуу окуялар кимдин ким экендигин көрсөттү. Улув Россиянын алдында парзын сөзгөн жергилиткүү уч гана киши табылды... Алар - Оштун оёз башчысына атайы кол салганы жатканын айтып берген Карабек Асан уулу, жашырын козголончулар жөнүндө Маргалан оёз башчысына билдириген Абды Кадыр, мингтобелүк эшен Мукамбетаалы баштагасы жаткан балекет жөнүндө асакелик приставга билдириген Низметдин Максут. Кийинкиси гана болуш болучу...»

Жергилиткүүлөргө карата шайлоону киргизүү зыяндуу деп эсептейм...

Көтөрүлүштүн себеби ... тиги же бу орус башкаруучусунун аракеттеринин кесепетинен эмес, тиги же бул башкаруу чаラларын көрүүде өзгөчө мамилени талаап кылган биердеги бүт аймакка карата мамлекеттик саясаттын жалпы багытында тамырлап жатат... ».

1916-жылдагы
көтөрүлүш

Түркстанды орусташтыруу – колониялык-улутчул саясаттын негизи катары XX к. башында мурдагыдан да күч алган. Буга 1911-ж. 31-октябрьндагы чөлкөмдүн генерал-губернаторунун областтык аскер губернаторуна: «Жергилиткүү эл бизди келечектеги орус дыйкандарынын ишин жасай турган материал катары кызыктырат, ошондуктан аларга бүт орустарды сыйлоону канына синдириүү керек, эгерде кимде-ким баш ийгиси келбесе жеринен ажырап, жакырчылыктан өлөт же Россия алар менен кош айтышат», – деген көрсөтмөсү күбө.

Көтөрүлүштүн негизги себептеринин бири орус дыйканда-рынын көп санда көчүп келүсү жана аларды отуруктاشтырууда кыргыздарга карата зомбулуктун күчөшү болгон. Орус дыйкандарын борбордук белүктөн көчүрүү иштерине 1896–1916-жж. эле 237 млн 310 мин 236 рубль жумшалган. 1916-ж. Түркстандагы жалпы калктын 6 процентин түзгөн орустарга айдоо учун жарамдуу жердин 57,7 процента берилген. Ал эми калктын 94 процентин түзгөн жергилиткүү эл айдоого жарамдуу жердин 42,4 процентине гана ээ болгон. Келгин дыйкандар кыргыздарды адам катары көрбөй, суунун башын ээлеп алышып, кыргыздарга суу бербей, аларды жерлерин таштап кетүүгө аргасыз кылышкан. Соода-сатык мамилелеринде да орустар кыргыздардын жакырчылыгынан пайдаланып, алардан күзүндөгү козуну 80 тыйынга, торпокту 1–1,5 сомго сатып алышкан. Жергилиткүү

калктын малын ар кандай шылтоолор менен тартып алышкан учурлар көбейгөн.

Падышалык бийлик жергиликтүү элдин каршылыгынын алдын алып, Түркстандагы куралдуу күчтөрдөн тышкары келгин дыйкандарды да куралданыра баштаган. 1891-ж. 29-ноябрда эле падыша өкмөтү келгин дыйкандарды куралданыруу жөнүндөгү документти бекиткен. Келгин дыйкандарга таратып берүү үчүн Сырдария областы 1500 мылтык алган. Орус дыйкандарын куралданыруу Анжиян көтөрүлүшүнөн кийин күчөгөн. Ошол 1898-ж. Жетисуу обласында келгиндерге 300 мылтык ок-дарысы менен таратылган. 1901-ж. маалымат боюнча Түркстанда келгин дыйкандардын колунда 18,7 мин мылтык ок-дарысы менен болгон. 1916-ж. көтөрүлүштүн алдында Жетисуу обласынdagы келгин дыйкандардын 43 проценти куралданган. Демек, кары-картан, бала-чакадан башка курал алып жүрүүгө жараган келгиндер толук куралданган эле. Өз жери үчүн күрөшкөн кыргыздарды атып салуу адаттагы көрүнүш болуп калган.

1914-ж. башталган дүйнөлүк биринчи согуш, согушка Россиянын катышуусу ансыз деле ээзилип, кыйналып турган колониялык элдин башына түшкөн мүшкүл болгон. Кыргыздар да жалпы элге түшкөн кыйынчылыктan четте калbastan, согушка акча, кийим-кече, атчан аскерлер үчүн кыргыз жылкыларын жөнөтүп турган. 1916-ж. 25-июнундагы падышанын Түркстандын элдеринен аскердик курактагы (19дан 43кө чейинки) эр-



«1916-жыл», С.Чуйковдун картинасынан.

кектерди согуштук коргонуу жумуштарына алуу жөнүндөгү указы, ансыз да падышачылыктын эзүүсүнө, кемситтүүлөрүнө, жеринен ажырагандыгына аран чыдаган элди биротоло дүрбеткөн.

Падышанын жогорудагы буйругу боюнча Түркстандын Сырдария обласы – 60 мин, Самаркан обласы – 32,5, Фергана обласы – 51,3, Жетисуу обласы – 43 мин кишини жөнотүүгө милдеттендирилген.

Мурдатан эле колонияллык эзүүнүн запкысы жанына баткан эл эми колго курал алыш, ачыктан-ачык боштондук күрөшкө көтерүлүүгө аргасыз болгон.

Көтөрүлүш 1916-ж. 4-июлда Самаркан обласынын Кожентшаарында башталып, тез арада Сырдария, Фергана областтарына тараган. Фергана обласындагы июль айындагы көтөрүлүшкө кыргыздар активдүү катышкан. Анжиян уездинин калкы чечкиндүү аракеттер менен падышанын указын аткаруудан ачык эле баш тартышып, атайын түзүлгөн тизмелерди жок кылышкан. Бийлик өкүлдөрүнө, падыша чиновниктерине кол салышкан. Көтөрүлүшкө Кокон, Намангандеги тоолук кыргыздар да активдүү катышышкан. Намангандеги көтөрүлүшкө Таласбай Алыбаев жетекчилик кылган.

Боштондук кыймылы Кетментебөгө, Чаткалга, Тогузторо ореөндөрүнө тараган. Ош уездинdegи көтөрүлүш Сулайман тоосунун этегиндеги 10 миндей адам катышкан жыйын менен июлдүн башында башталган. Өзгөндөгү көтөрүлүш да курч мүнөздө откон. Август айына карата Кыргызстандын түштүгүнүн көпчүлүк бөлүгү көтөрүлүшкө тартылган.

Кыргызстандын түндүгүндөгү көтөрүлүш Түркстандын башка чөлкөмдөрүндөгү толкундоолордон айырмаланып, өтө курч мүнөздө болгон. Бул жакта элдик кыймыл мыкты куралданган падыша аскерлери менен куралдуу кагылышшуу денгээлинде откон. Көтөрүлүшкө кыргыз эли менен катар бул аймакта жашаган башка элдердин көпчүлүгү – казактар, уйгурлар, дунгандар ж. б. катышкан.

Жетисуу обласынын ар кыл элинин өкүлдөрү катышкан алгачкы жыйын 10-июлда Каркыра жарманкесине жакын Каманкарагай деген жерде отет. Кенешмеде аскерге киши бербөө, керек болсо колго курал алыш, падыша бийлигине каршы күрөшүү жөнүндө чечим кабыл алынган.

Көтөрүлүш июль айында башталып, августта күч алган. Түндүк Кыргызстанда алгачкылардан болуп куралдуу көтөрүлүшкө кеминдик кыргыздар чыгышкан. Бул көтөрүлүштүн жетекчиси катары манап Мөкүш Шабдан уулу хан көтөрүлгөн. Жергиликтүү элдин өз жеринdegи феодалдык төбөлдөрдү хан көтөрүп, өздөрүнө жетекчи кылышы элдин ан-сезимине синген

салты менен байланыштуу болгон. Колониялык саясаттын азабын тарткан кыргыз элиниң көпчүлүк төбөлдөрү кыйын кезенде эл менен биргэ болушкан.

8-августта Токмокко жанаша жашаган айылдардын калкы көтөрүлгөн. 9-августта **Ыбраим Төлө** уулу жетектеген көтөрүлүшчүлөрдүн чакан тобу Ысыккөлгө бара жаткан аскерлердин жолун тороп, 178 мылтык жана 30 минден ашуун окдары жүктөлгөн арабаны колго түшүрүп алган.

Ошол эле учурда Сарыбагыш жана Атаке болуштуктарында чыккан көтөрүлүшчүлөр Кеминдеги Новороссийское кыштагын, казак-орустардын Самсоновка станциясын курчап турган. Август айынын орто ченинде көтөрүлүш Пишпек уездинин 12 болуштугун кучагына алат. Ысыккөлдө, Талааста да көтөрүлүшчүлөр күч алат.

Көтөрүлүшкө Тениртоодогу кыргыздар да активдүү катышкан. Кочкор өрөөнү бул жактагы көтөрүлүштүн чордонуна айланат. Көтөрүлүшчүлөр болуш **Канат Убуке уулун** (Канат Абукин) хан көтөрүп, ездерүнүн башчысы кылып шайлашкан жана ага баш ийүүгө ант беришкен. Ал 30-40тай барданке, бинтон, кош ооз түтөтмө мылтык, негизинен шыргыйдан жасалган найза, айбалта менен куралданган 2-3 миндей аскери менен август айынын башында Кочкордон Шамшынын бели аркылуу Чүйгө аттанган.

Канат хандын стратегиялык урушту так билген, саясий жетекчилик кыла турган билимдүү адамы болгон эмес. Ага кешчи улутчул манаптар, каапырды өлтүрсөн бейишке чыгасын деген молдодор болгон. Канаттын аскерлери Чүйгө түшүп түш келген орус кыштактарына кыргыз салган. Анын аскерлери адегенде эски Токмокту каратып, чоң Токмок шаарын 13-22-августта он күндөй камоого алган.

Канат хан жетекчилик кылган көтөрүлүшчүлөр Алматы менен Ташкенден келген 1,6 мин падыша аскерлери менен бетешкен. Өтө начар куралданган кыргыз көтөрүшчүлөрү замбираек, мылтык менен куралданган регулярдуу аскер белүктөрү менен жан аябай салгылашып эрдиктердин үлгүлөрүн корсөтүшкөн, алардын көпчүлүгү эркиндик үчүн баатырларча курман болушкан. Алсак, Чүйдөгү Онбиржылга айылынан чыккан Норузбай уулу **Үкү** балбан башында турган көтөрүлүшчүлөрдүн тобу падыша аскерлерине капысынан сокку уруп, бир нече ирет бүлгүн



Канат хан.

салган. Чечүүчү салгылаш болгон күнү Үкү балбан тынымсыз ок атып жаткан пулемётчуну качырып кирип, аны өлтүрө сайган. Бул айкашта Үкү балбандын чекесине ок жаңылып курман болгон. Анын сөөгүн аты өз кошуунуна алыш келген. Көрсө өз өмүрүнөн эркиндикти жогору туткан намыской балбан бул айкаштан аман чыкпасын сезип, «Өлсөм сөөгүм орустардын колуна тийип кор болбосун», – деп аттанаары менен эки бутун минген күлүгүнүн үзөнгүсүне бекем байлатып алган экен.

Үкүнүн салмагы жарым тоннадан ашык таштарды көтөргөндүгүн, улак ордуна торпок тарткан күчүн, күрөште далысы жерге тийбеген балбандыгын, ар-намыс үчүн өлүмгө баш байланган эрдигин эл бүгүнкү күнгө чейин айтып келет.

Көл кылаасындагы көтөрүлүш да өтө курч мүнөздө өткөндүгү менен айырмаланган. Бул жактагы көтөрүлүш 5-августта башталып, 10-августта бүткүл Ысыккөл кылаасын, Каркыраны кулагына алат. Каркырадагы көтөрүлүштө кыргыздар, казактар, уйгурлар жана дунгандар ал жактагы 500ден ашуун дүкөнчөлөрдү талкалашкан. 11-августта кыргыздар менен дунгандар биргелешип, Караколго чабуул коюшкан. 13–14-августта көтөрүлүшкө Челпек, Бөрүбаш айылдарындагы сарт-калмактар да активдүү катышышкан.

Көтөрүлүштүн басылышы жана тарыхый мааниси

Көтөрүлүш башталаары менен эле анын Түркстанга тарашиынан корккон падыша өкмөтү согушуп жаткан армиядан генерал А. Н. Куропаткинди чакыртып, аны Түркстандын генерал-губернаторлугуна дайындалган. 1916-ж. 17-июлунда Түркстанда согуштук абал жарыяланып, согуш министринин буйругу менен Түркстанга 11 батальон, 3,3 мин казак-орус жөнөтүлгөн. Алар 42 замбирек, 69 пулемет менен курагданган.

Падыша өкмөтү Сырдаряя, Самарканда, Фергана областтадындары көтөрүлүштөрдү июль айынын аягында басып коюуга жетишкен. Жетисуу обласы жогорку областтардан келгин дыйкандардын көптүгү, ошого жараша жергиликтүү элдин келгиндер тарабынан көбүрөөк кордук көрүп, жер-суу маселесинин өтө курчуп кеткендиги менен өзгөчөлөнүп турган. Жетисууда көтөрүлүш башка областтардагы козголондор басылышп калганда башталгандыктан, орус төбөлдөрү Түркстандагы курагдуу күчтөрдүн баарын аталган областтагы көтөрүлүштү басууга жумшаган. Жалпысынан алганда, Жетисуудагы көтөрүлүштү басуу үчүн Түркстан генерал-губернаторлугунун аймагынан күчтүү курагданган 6530 аскер келген, алардын 1105 атчан аскерлер болгон. Кийинчөрөк согуш министринин буйругу

менен дүйнөлүк биринчи согушта согушуп жаткан аскерлерден 2 орус-казак полку, 240 атчан чалгынчылар, 16 замбирек жана 47 пулемёт кошумча жөнөтүлгөн. Мындан тышкary келгин дыйкандардын 43 процента буга чейин эле куралданырылганын айтканбыз. 1916-ж. 15-августунда Жетисуу областынын аскер-губернатору М. А. Фильбаум орус дыйкандарынан көтөрүлүшчүлөрдү басуу үчүн атчан жана жөө кошуундарды түзүү жөнүндө көрсөтмө берген. Түркстандын генерал-губернатору А. Н. Куропаткин көтөрүлүшчүлөрдү жазалоону же-нилдетүү үчүн 1916-ж. 12-августунда убактылуу аскер талаа сотторун түзүүгө буйрук берген.

Айры, чалгы, наиза, кылыш, союл, барданке, барап, бир аз мылтык менен куралданып, чаржайт көтөрүлгөн элди басып коюш падыша аскерлери үчүн анчалык кыйынчылыкка турган эмес. Кыргызстандын ар кайсы чөлкөмүндө чыккан көтөрүлүштөрдү мыкты куралданып, согуш тактикасына үйрөнгөн казак-орустар өтө канкордук менен жазалап, кыйратып турган. Августтун аягында Пржевальскиден анча алыс эмес жерде көтөрүлүшчүлөр менен жазалоочулардын ортосунда ақыркы ири салылашуу болгон. 21-августта бул жерде 4 миндей көтөрүлүшчү он, сол канат болуп душманга бир нече ирет чабуул коюшкан. Ал эми 28-августта Түптөгү салгылашууга 7 минден ашуун көтөрүлүшчүлөр катышкан. Сентябрь айында падыша аскерлери менен майда кагылышуулар гана болбосо, көтөрүлүш негизинен женилген.

Падыша өкмөтү көтөрүлүшчүлөрдү аёсуз басууга, жергиликтүү элди кырып-жооп, мал-мүлкүн тоноп, айылдарын өрттөөгө көрсөтмө берген. Келгин дыйкандарга көтөрүлүштүн натыйжалындары чыгымдарын көтөрүлүшчүлөрдүн мал-мүлкү аркылуу толуктан алууга уруксат берген. Ал эми аскер-талаа соттору көтөрүлүшкө катышкандарды атууга өкүм чыгарышып, ошо замат екүмдү аткарып турган.

Жазалоочу отряд жана аларга жардам берген келгин дыйкандар көтөрүлүшчүлөрдү гана эмес, көтөрүлүшкө катышпаган тынч элди, кары-картан, жаш балдарды, аялдарды кыргынга учураткан. Мисалы, Беловодскидеги 500дөн ашуун кыргыздарды көтөрүлүшкө катыштынар деп, сарайга камашып, эртеси баарын мыкаачылык менен өлтүрүшкөн. Ушундай эле окуя Ысык-көлдүн башындары Теплоключенка айылында болуп, 500дөй киши өлтүрүлүп, 100дөн ашык адамдын өлүгү Аксуу суусуна ыргытылган. Пржевальск шаарындары жергиликтүү 700 дунгандан 6 гана киши тириү калган.

Тукум курут болуп кырылып калуудан чочулаган кыргыздар сентябрдын аягынан баштап, өз жерин таштап, баш паана издең Кытайды көздөй уркүшкөн. Жан далбаса кылыш колуна



Сооронбай
уулу Дүр.



Кыдыр аке.

тийген буюмдарын, талануудан калган малын айдап, азып-тозуп качкан кыргыздарды жазалоочу отряд менен келгин дыйкандардын кошуундары артынан сая түшүп кууп, жеткен жерден кырып, малмүлкүн талап жүрүп отурушкан. Үркүн кыш мезгилине туура келип, далай адамдар ак кар, көк муз баскан ашуу, белдерден ётө албай кыргынга учураган.

Жазалоочу отрядтардан Чүй жана Ысыккөл өрөөнүнүн элдери өзгөчө көп жапа чеккен. Ушул кыйын кезенде элин кыргындан сактап калуу үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрдү жасаган элдик азаматтар болгон. Алсак, Чүй өрөөнүнөн чыккан болуш Дүр Сооронбай уулу, Ысыккөлдүк белгилүү инсан Кыдыр аке, Суусамыр өрөөнүнөн Түркмөн болуш падыша бийлигинин өкүлдөрү менен сүйлөшүүлердү жүргүзүп, өздөрүнө караштуу 400–500 түтүн элдерин Кытайга качыrbай кармашып, жазалоодон, азап-тозоктон куткарып калышкан.

Бирок кыргыз элинин көпчүлүгү жазалоочу аскерлеринин кыргынынан куттула алган эмес. Өлгөндөн аман калгандар Кытай жергесине баш калкалаган. Кытай маалыматтары боюнча Жетисуу обlastынан Кытайга 332 мин адам качып барган. 1916-ж. көтөрүлүштө 200 минге жакын кыргыздар өлүп, Түндүк Кыргызстандын калкы 41,4 процентке азайган.

Ошентип, кыргыздардын улуттук-боштондук күрөшү женилүүгэ учурал, жырткычтык менен басылган. Бирок женилүү менен аяктагандыгына карабастан, көтөрүлүштүн тарыхый мааниси чон. Түркстандагы колониячыл саясаты үчүн падыша өкмөтү жергилиткүү элден сокку жеди. Ар түрдүү улуттагы элдер биргелешип, улуттук эзүүгэ каршы күрөшкө чыгууга болорун түшүнүштү.

Жыйынтыктап айтканда, падышашылыктын улутчул-колониялык саясаты, ар түркүн алык-салыктардын күчөшү эл ичинде падышшалык бийликтөр каршы нааразычылыкты күчтөп, улуттук-боштондук күрөшкө алып келген. XIX к. аягындағы Түркстан элдеринин күрөшүнүн алгачкысы жана эң ириси Анжиян көтөрүлүшү эле. Бул көтөрүлүш мүнөзү жагынан элдик, улуттук боштондук кыймыл болгон. Женилип калгандына кара-

бастаң көтөрүлүш улуттук ан-сезимдин өнүгүшүнө, жаңы кубаттуу боштондук күрөшүнүн бышып жетилишине түрткү болгон.

СУРООЛОР:

1. Аңжия көтерүлүшү жонунде эмнелерди айта власына?
2. 1916-ж. көтерүлүштүн себептери кайсылар?
3. Надышачылыктын колониячыл саясатынын күчөшү эмнеден корунген?
4. Көтерүлүш качан башталып, кандайча жүргөн?
5. Түндүк Кыргызстандагы көтерүлүштүн өзгөчөлүктөрү кайсылар?
6. Көтерүлүш эмис үчүн женилген? Көтерүлүшчүлөрдү кандайча жазалашкан?
7. Көтерүлүштүн тарыхый маанисин айтып бергиле.

§ 6. НАДЫШАЛЫК БИЙЛИК МЕЗГИЛИНДЕГИ КЫРГЫЗСТАНДЫН МАДАНИЯТЫ

Кыргыз элиниң
салттуу маданияты

Көчмөн жана жарым көчмөн турмуш,
патриархалдык-феодалдык түзүлүш кыргыз
элиниң маданиятына терең из калтырган.
Материалдык маданияттын негизги көрсөткүчтөрү болгон эл-
дин турак жайы, кийим-кечеси, тамак-ашы, үй буюмдары жана
унаалары, б. а. материалдык маданияты мурдагыдай эле көчмөн
турмушка, чарба жүргүзүүнүн сезондук мүнөзүнө ылайык улан-
тылган.

Турак жайы

Кыргыздардын турак жайы көчүрүлмө
жана туруктуу болуп экиге бөлүнгөн. Көчмөн
kyргыздар негизинен боз үйлөрдө жашаган.

Боз үйдүн сырткы жана ички жасалгалары анын ээсинин социалдык абалын көрсөтүп турган. Байлардын үйлөрү чондугу жана жасалгасы менен айырмаланган. Алардын ичи кийиз, шырдак, килем, чырмалган чий-чыгдандар менен жабдылган. Алардын үй эмеректери да кымбат баалуулугу менен өзгөчөлөнгөн. Байлар бир нече үй тигишип, бириnde өздөрү жашап, экинчиси-не меймандарды тосушуп, дагы бирине тамак-аш даярдашкан.

XIX к. Кыргызстанга келген саякатчылар жана окумуштуулар көчмөндөрдүн көпчүлүгүн түзгөн карапайым эл негизинен тамтыгы кетип жыртылган, ыш баскан эски боз үйлөрдө жашаарын, алардын жашоо абалынын ёто начар экендигин белгилешкен. Байлардын малын баккан жардылар учтары бириктирилип буулуп, түбү жерге сайылган ууктардын үстүнө эски кийиз жабылып жасалган кара алачыктарда жашашкан.

Туруктуу типтеги турак жайлар Кыргызстандын түштүгүндө мурдатан эле болгон. Түндүк Кыргызстанда мындаи турак жайлар негизинен XIX к. гана курула баштаган. Кыргыздар турак үйлөрдү курууну адегенде өзбек, тажик, уйгурлардан үйрөнүшкөн.

Жергиликтүү шартка, курулуш материалдарына жараша түштүктө үйдүн дубалын ылайдан томолоктолгон кесек менен көтерүшкөн. Түндүктө болсо дубалды топурактан согушкан же куюлган кыш менен көтөргөн. Ысыккөлдө жыгачтан салынган үйлөр болгон. Алгачкы салынган үйлөр бир же эки бөлмөлүү, таманы жер, дубалдары одоно шыбалып, фундаментсиз болгон. Алардын үстү ылай менен жалпак (балык жон) жабылган жана бир жеринен тутун чыгыш үчүн тешик калтырылган, ал тешик жарык кириүүчү терезенин да милдетин аткарган.

Феодалдык төбелдөр, байлар атайын усталарды жалдашып, короо-жайлары менен зангыраган чоң үйлөрдү салдырышкан. Алардын тегерегинде байлардын кызматын кылган кедейлердин жалпак тамдары башаламан жайгашкан.

Чүй өрөөнүндө, Ысыккөл кылаасында пайда болгон орус, украин кыштактары үй-жайынын курулушу, көчөлөрдүн көркөтөндүрүлүшү менен кыргыз кыштактарынан кескин түрдө айырмаланып турган. Орус кыштактарынын таасири менен Кыргызстанда турак жай курулушунда көп өзгөрүүлөр башталган. Кыргыздар да дубалдары бийик, терезелери көчөнү караган, тепкичтүү, үстү чатырланган үйлөрдү, анын айланасына короосарайларды курганды үйрөнгөн. Алсак, Чүйдөгү кыргыздардын алгачкы Ташдөбө, Ысыккөлдөгү Дархан кыштактарында үйлөр көче бойлото салынып, көче бойлоруна бак-дарактар тигилген.

Кийим-кечеси XVIII к. экинчи жарымынан кийин отуркташкан кыргыздардын байыркы салттык кийимдери өзгөрүүгө учурагандыгы байкалган. Алардын кийим-кечесине өзбектердин, тажиктердин, татарлардын, орус, украиндердин таасири болгон. Көчмөн жана жарым көчмөн мал чарбачылыгы басымдуулук кылган жерлерде кийим-кече кол менен даярдалган малдын же жапайы айбандардын терилиринен, жука кийизден, жүндөн токулган таарлардан тигилген. Кийимдер Борбордук Азиялык жана кытайлык кустардык өндүрүштүн кездемелеринен, кийинчөрээк Россиянын фабрикаларында токулган кездемелерден да тигиле баштаган. Бирок кездеме товарлар өтө кымбатка турган. Мисалы, кымкап чапан бир төөгө, жибек аралаш кездемеден тигилген чапан эки койго алмашылган. Ошондуктан баалуу кийимдерди байлар тана кийишип, кедейлер негизинен чыт сыйктуу арзан кездемелерди алышкан.

XIX к. дан өсүмдүктөрүнүн тамак-аштагы көлемү көбөйгөн. Кыргыздардын идиш-аяктары да көчмөн турмушка ылайыкталып жыгачтан жана териден жасалып, женилдиги менен айырмаланган. Кыргызстандын калк отурукташкан чөлкөмдерүндө, өзгөчө түштүктө карапа идиштер кенири колдонулган. Россияга каратылғандан кийин кыргыздардын материалдык маданияты, колдонмо өнерү анчалык өзгөргөн эмес.

Каада-салттары Кыргыздардын ар бир салтанаты эр са-
йыш, жамбы атыш, ат чабыш, улак тартыш,
оодарыш, күрөш, аркан тартыш, тыйын эниш, ордо, кыз куу-
май, ак чөлмөк, жоолук таштамай, жашынмак, думпүлдек, то-
гуз коргоол ж. у. с. элдик оюндар менен коштолгон. Чикит,
ала күчүк же мышык-чычкан өндүү балдардын оюндары болгон.

Кыргыздардын байыртадан келе жаткан карыларды жана улууларды урматтоо, өлгөндөрдүн арбагын сыйлап куран окутуу, ашар ыкмасы менен өзара жардамдашуу, мейманостук өндүү каада-салттары элибиздин материалдык жана руханий турмушунун дөнгөэлине жаразша сакталып, өнүгүп келген.

Элдик каада-салттар бала төрөлгөндө, жаштар үйлөнгөндө, элдик жана диний майрамдарда кенири көрүнгөн. Жентек той, сүннөт той, тушоо кесүү, коншуну өрүлүктөө, кызга калын төлөө, сеп камдоо, кийит кийизүү, шерине берүү өндүү каада-салттарды элдин бардык социалдык катмарлары өздөрүнүн дараметине, мүмкүнчүлүгүнө жаразша кармоого аракет жасашкан.

Жаны жыл майрамы Оруздаманы кыргыздар өзгөчө шааншөкөт менен өткөрүшкөн. 22-мартка туура келген бул майрамда адамдар бири-бирине эн жакшы каалоо-тилектерин айтышкан. Бул күнү касташкандар, урушкандар бирин-бири кечирип жаразышкан. Эл чогулуп арпадан же буудайдан чон көжө же сүмөлөк кайнатышкан. Бул күнгө сактаган сүрлөрүн бышырып, сыйлуу конкоторун тосушкан.

Мусулман динин туткан бөлөк элдер сыйктуу эле кыргыздар Орозо айт жана Курман айт майрамдарын бардык жөрөлгөлөрү менен тосушкан.

Кыргыздар дүйнөдөн өткөн адамды акыркы сапарга узатууга байланыштуу каада-салттарды өзгөчө каттуу сакташкан. Маркумдун кара ашын өткөрүү, жаназа окутуу, доорон берүү, жыртыш тараттуу, топурак салууга келген адамдарды тамактандыруу үчүн бodo мал союу салты сакталган. Өлгөн адамдын байлыгына, коомдогу эзлөгөн ордуна, кадыр-баркына жаразша ондогон, айрым учурларда жүздөгөн мал союлган. Маркумдун тириүү кезинде жашоосун, эмгегин даназалаган кошок кошуу өнерү өнүгүп, өтө мазмундуулугу жана эмоциялуулугу менен айырмаланган.

КИТЕПТЕН УЗУНДУ

Белек Солтоноевдин «Кызыл кыргыз тарыхы», 2-китеп. – Б., 1993. – 208–209-66.

Шабдан баатырдын аши. Шабдан Жантаев 1839-ж. Боом капчыгайынын батышындагы Көкжар деген жерде туулган. 17 жашынан баштап саясий иштерге аралашкан. Кокон хандыгынан кол үзүп, 1862-ж. баштап падышшалык бийликтке кызмат кылып, аскер старшинасы (подполковник) чинин алган. 1912-ж. 6-апрелде Чонкеминде өлгөн. 9 аялышын 5 эркек баласы болгон. Шабданын соөгүн 11-апрелде коюуда Чүйдөн, Караколдон, Нарындан, Алматаидан 7 минден ашуун киши катышкан.

Шабдан баатырдын аши 1912-ж. 7–15-октябрда Кичикеминде өткөн. Ага 50 мин адам катышкан. Аларды коноктоо үчүн 1500 боз үй, ашкана үчүн 1000 боз үй тигилген. Ашта 10 мин кой, 2 минден ашык жылкы союлган.

Бул аштагы ат чабышта кыргыз жылкысынын өзгөчөлүктөрү да ачык көрүнгөн. Ат чабышка 172 күлүк катышкан, 38 км аралыкты Борончу Утөгөн уулунун құлғу 1,5 saatta, т. а. 1 км аралыкты 1 мүнөт 35 секундда жүгүрүп өткөн. Мындан кийин келген тогуз жылкы да кыргыз породасындагы құлуктар болгон, ат чабыш алдында бириңчи келет деген англия породасындагы Альметов деген чиновниктин Жакерия деген күлгү марага онунчы болуп келген.

Элдик оозеки чыгармачылыктын онүтүшү

Каада-салттар лирикалык, эмгек жана турмуштук ырлар менен коштолгон. Сармерден айтышуу, ыр кесе өндүү көнүлдүү кечелер өткөрүлүп, анда элдик таланттар өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүшкөн. Ырчылык жана комузчулук өнөрү муундан-муунга етүп өркүндөй берген.

Орус окумуштуусу В. В. Радловдун пикири боюнча XIX к. кыргыз эли чыныгы эпикалык доорун башынан кыйгас өткөрүп турган. Натыйжада «Манас» айтуу өркүндөп, апогейине жеткен. Бул өнөрдүн эң көрүнүктүү өкүлдөрү Балык, Келдибек, Назар, Чонбаш, Телтай, Калмырза, Суранчы, Чоодан, Жандаке ж. б. чоң манасчы аталышып, эл ичинде абдан зор кадыр-баркка ээ болушкан. Булар өздөрүне чейинки жашап өткөн чыгаан манасчылардын көнөрбес мурасын өркүндөтүшкөн. Ошону менен бирге алардын ар бири өз учурунун улуу манасчылары катары көптөгөн таланттарга таасирлерин тийгизген. Мисалы, Жапый уулу Тыныбек (1846–1902-ж.) манасчыдан Сагымбай, Калыгул, Тоголок Молдо, Байбагыш, Донузбай ж. б. улуу-кичүү манасчылар таалим алышкан. Бир жолу кыргыздын Шабдан, Байтик, Сооронбайдын багы деген жерге чогулуп, Тыныбекти 30 күнү катары менен «Манас» айттырышкан экен.

Чоң манасчылар «Манасты» айткан учурда, ездерүн эпикалык каармандардын арасында жүргөндөй, түрдүү окуяларды элестетерин айтышкан. Бул алардын чыгармачылык шыктануусунун күчүн, поэтикалык дүйнөлөрүнүн кенирилигинен кабар берген. Ушундай манасчылардын бири Сагымбай Орозбак уулу (1867–1930-жж.) болгон. Ал Ысыккөл броөнүндөгү Кабырга айлында туулган. Өз заманындағы манасчылардан таалим алган. Анын айтуусунда жазылып алынган «Манас» эпосунун варианты мазмуну, идеясы, көркемдүгү жагынан жогорку денгээлде иштеген, композициясы боюнча толук бүткөн монументтүү элдик көркөм чыгарманын бийик үлгүсү катары кыргыздын руханий деөлөтүнө кирген. Сагымбайдын айтуусундағы эпостогу окуялар толук жана жогорку көркемдүктө баяндалат. Бул Сагымбайдын өзүнөн мурунку чоң манасчылардын айткандарын угуп, алардын бай тажрыйбаларын чыгармачылык менен үйрөнгөнүн айгинелейт.

XVIII–XIX кк. кенже эпостор да толукталып, көркемдүк бийик денгээлге жеткен. Кайберен менен күч сынашкан көзгө атар мерген жөнүндөгү «Кожожаш» дастаны кыргыздардын экологиялык тен салмактуулукту сактоо, табиятка аяр мамиле жасоо идеяларын чагылдырган.

Кыргыздардын эң байыркы доордогу дүйнөнүн, жердин түзүлүшү жөнүндөгү түшүнүгүн көрсөткөн «Эр Төштүк» дастаны да элдин байланыш, жол катнаш, жакшылык менен жамандык жөнүндөгү ой-тилектерин айгинелеп, коомдук ан-сезимдин өнүгүшүнө кызмат етегөн.

XVII–XVIII кк. Борбордук Азиядагы саясий кырдаалды, кыргыз элинин ойрот баскынчылыгына каршы күрөшүн чагылдырган «Жаныш-Байыш», «Курманбек», «Эр Табылды» сыйктуу баатырдык кенже эпостор пайда болуп, калк арасында кенири тараган. «Жаныл Мырза» дастаны жоокерчилик замандағы баатыр аялдардын эркиндик, тенчиллик үчүн күрөшүн даназалаган.

Кыргыз элинин улуу талантын айгинелеген акындык өнөр да өнүккөн. Кыргыздын төкмө акындары айтыш өнөрү аркылуу өз чеберчиликтерин көрсөтүшкөн. Булардын ичинен Женижок (Өтө Кеке уулу – 1860–1918-жж.) философиясы терең мазмундуу чыгармалары менен калктын кадырлоосуна ээ болгон.

Кыргыз элинин улуу акыны Токтогул Сатылганов (1864–1933-жж.) өз доорунун социалдык, таптык мамилелерин чебер талдоого алыш, эркиндик, тенчиллик идеясын жогору койгон ырлары менен элдин калын катмарына белгилүү болгон.

Чүйдүн Онбиржылга айылынан чыккан, ырды жамгырдай төккөн, укукулуктуу бийик арген үндүү Калмырза Сарпек уулун



(1866–1910-жж.) казактын улуу акыны Жамбыл жогору баалаган. Калмырза жөнүндө белгилүү Барпы акын мындай деген:

«Кара жаак акын Калмырза,
Тилинде калы бар мырза.
Какшап ырдан отурса,
Кадыр түнгө дал мырза».

Төкмө акын Барпы Алыкулов (1884–1949-жж.) азыркы Сузак районундагы Ачы кыштагында туулган. Анын санат-насыят ырлары дидактикалык философиялык төрөн ойлорго байлыгы менен өзгөчөлөнгөн.

Төкмө акын Эшмамбет Байсейт уулу (1867–1926-жж.) Токтогулдан таалим алган. Анын ырлары да философиялык ой толгоолору менен айырмаланып турган. Ал Женижок, Жаныбай, Куран, Найманбай, Барпы, Калык ж. б. белгилүү акындар менен айтышта өзүн бул өнөрдүн чон устарты катары көргөзгөн.

Акындык менен кошо кыргыздын музыкалык өнөрү жана шаша ескөн. Элдик музыканнтар комузда, кыякта, темиркомузда, чоордо, керней-сүрнайда, сыйбызгыда ж. б. аспаптарда ойношуп, терен мазмундагы музыкаларды жаратышкан. Аларга Күрөнкөй Белек уулу (1826–1960-жж.), Ныязаалы Борош уулу (1860–1949-жж.), Карамолдо Ороз уулу (1863–1960-жж.), Боогачы Жакыпбек уулу (1866–1935-жж.), Ыбрай Туман уулу (1885–1967-жж.) ж. б. кирет. Алар ар түрдүү жанрдагы, шандуу, кайгулуу, адамдын сезимдерине терен таасир берген, философиясы бай чыгармаларды жаратуу менен элибиздин руханий маданиятына көөнөргүс салым кошушкан.



Калмырза Сарпек уулу.

Булардын айрым чыгармалары кийинчөрээк нотага түшүрүлүп, элибиздин алтын казынасына түбөлүккө киргизилген.

Элибиздин оозеки чыгармачылыгы совет доорунда ирети менен чогултулуп, кагаз бетине түшүрүлсө да, мурастарыбыз элге жеткириүүде бир топ кысымга алынып, көпчүлүгү пантуркчүл, панисламдык жана диндик көз карашка сугарылган деген шылтоо менен элге жетпей келди. Азыркы мезгилде элибиздин бай казынасын «Эл адабияты» деген серияда 40 том кылышп чыгаруу иши колго алынды. Бүгүнкү күндө алардын ичинен «Кожо-

жаш», «Эр Тәштүк», «Жоодарбешим» өндүү кенже эпостор жана Кошоктор, Табышмактар, Балдар фольклору ж. б. чыгармалардын 21 тому жарыкка чыгып, окурумандардын колуна тииди. Бул иш улантылууда.

Кыргыздардын философиялык ой толгоолору жеке гана эпостордо макал-ылакаптарда, дастандарда, текмө акындардын ырларында гана камтылбастан, чеченник өнөрдө, алдын көре билген акылман олужалардын сездерүнде да чагылдырылган.

XIX к. кыргыз философиясына, чеченник өнөрүнө терен из калтырган Калыгул Бай уулу (1785–1855-жж.) болгон. Сөздөрүнүн өтө олуттуулугу, курчтугу, турмуштуулугу, келечекти таамай чагылдыргандыгы үчүн эл аны Калыгул олужа деп каттуу кадырлаган. Керкем сөз өнөрүндө Калыгулга чейин Асан-кайынын, Санчы сыңчынын, Толубай сыңчынын, Жээренче чечендин ж. б. аттары аталганы менен алардын чыгармалары бири-бирине оошуп, реалдуулуктан көрө легендага жакыныраак болуп калган. Атактуу манасчы Сагымбай Калыгул жөнүндө: «Калыгул акын кыргыз акындарынын атасы эсептөт. Андан мурда эл-журтка маалым ырлары сакталган биринчи кыргыз акыннын уга албадык», – деген. Анын «Калыгулдун сезү», «Акыр заман», «Терме, санат ырлары», «Ысыккел жөнүндө айткандары» ж. б. чыгармалары бүткүл чыгыш поэзиясында байыртадан эле орун алыш келген дидактикалык мүнөздө болуп, акылдуу ойлорго, насыятка жык толгон.

Чыгыш поэзиясынын бул түрүн өркүндөткөн кыргыз ойчулдарынын дагы бири Арстанбек Буйлаш (Бойлош) уулу (1824–1878-жж.) болгон. Ал комуздагы күүлерү, обондуу ырлары менен да эл ичинде атагы чыккан. Анын «Тар заман» аттуу негизги чыгармасында коомдук, саясий, турмуш-тиричилик, кыскасы адам менен коом жөнүндөгү тарыхый конкреттүү шарттарга байланыштуу ар түрдүү мазмундагы поэтикалык жыйынтыктар берилген. Өзү жашаган кыргыз коомундагы саясий турмушка кайрылып Арстанбек Кыргызстандын Россия букарагына өтүшүн анчейин жактырган эмес. Андан көрө Чыгыш Туркстанда түзүлгөн Жакып бектин Жетишаар мамлекетине ко-



Барпы Алыкулов.



Калыгул Бай уулу.

шулсак деген пикирде болгон. Ақындын бул ою ошол кездеги қыргыз коомчулугундагы коомдук пикирлердин көп түрдүлүгүн айгинелейт.

Калыгул менен Арстанбектин поэзияларында заттардын мазмуну так жана таамай айтылып, өтө қыска элестүү образ менен берилген. Алардын ырларынын ар бир сабы дәэрлик өзүнчө ой толгоонун жемиши катары залкар ойлорду камтып, көркөм сез менен айтылган. Ошондуктан бул ойчулдардын айткандары эл ичинде макал-ылакап катары жашап калган.

Жыйынтыктап айтканда, қыргыз элиниң қылымдар бою калыптанып, өнүгүп келе жаткан салттуу маданияты жана баскычка көтөрүлгөн. Элибиздин материалдык маданиятынын негизин түзгөн турак жайы – боз үйлөр ақырындык менен ар түрдүү курулуш материалдарынан курулган там үйлөргө алмаштырыла баштаган. Келгин орус дыйкандарынын таасири менен Қыргызстанда қыштактар, шаарлар негизделген. Аларды көркөндүрүү иши башталган.

Қыргыз элиниң салттуу кийимдери да өзгөрүүгө дуушар болуп, отурукташуунун, эмгектин жана түрлөрүнүн шартына ылайыкталып европалык үлгүлөрдүн негизинде өзгергөн. Қыргыз эли тамак-ашында мал чарбачылыгынын продуктуларын, ошондой эле дан азыктарын кенири пайдаланган.

XIX к. қыргыз элиниң руханий маданиятынын ескендүгү, анда жана көрүнүштөрдүн пайда болгону менен айырмаланат. Бул мезгилде қыргыз эли чыныгы эпикалык доорун башынан откерүп турган. Элдик таланттар – манасчылардын чыгармачыл изденүүлөрүнүн натыйжасында «Манас» эпосу жана кенже эпостор толукталып, өнүгүп өзүнүн апогейине жеткирилгөн. Қыргыз элиниң философиялык ой-толгоолору, турмушка болгон көзкарашы ойчулдардын, ақындардын чыгармаларынан айкын көрүнгөн.

СУРООЛОР:

1. Қыргыз элиниң салттуу маданияты кандайча өнүккөн?
2. Турак жайда, кийим-кечеде жана тамак-ашта кандай өзгөрүүлөр болгон?
3. В. Радловдун «XIX қылымда қыргыз эли чыныгы эпикалык доорун башынан кыйгас откерүп турган» дегенин кандай түшүнүсүнер?
4. Ақындык енөр кандайча өнүккөн?
5. Қыргыз элиниң коомдук ой-пикиринин өнүгүшү жөнүндө айтып бергиле.
6. Қыргыз элиниң ақылман ойчулдарынын кандай чыгармаларын окудунар эле?

§7. МАДАНИЙ ТУРМУШТАГЫ ЖАҢЫЛЫКТАР

Жазуу маданиятынын өнүгүшү XVIII к. кыргыздарда өтө сейрек болсо да жазуу колдонула баштагандыгын уруу башчылары Атаке бийдин, Боромбай баатырдын Россия төбелдөрүнө жазган каттарынан билебиз. Ал кезде кыргыздар араб арибиндеги чагатай жазуусун пайдаланган.

Нукура кыргыз тилинде алгачкы жолу ыр жазган акындардын көрүнкүтүсү Молдо Нияз (1823–1896-жж.) болгон. Ал Оштун азыркы Кадамжай районундагы Кызыл, улак айылында туулган. Жергиликтүү жана Кашкар шаарындагы медреселерден билим алган. Түндүк кыргыздар да анын чыгармаларын өз оозунаң угуп, жогору баалаган. Молдо Нияз өмүр, өлүм, аалам, жакшылык, жамандык темаларын философиялык сопучул (су-физм) мазмундагы ырларында чагылдырыган. Анын чыгармаларынын ушул мазмунда болушу чыгыш поэзиясын жакшы өздөштүргөндүгү менен түшүндүрүлөт. Молдо Нияздын поэзиясында этикалык нормалардын, моралдын, элдеги ар кандай социалдык катмарлардын дүйнөгө болгон көзкарапаштары чагылдырылган. Анын «Санат ырларынын» жети китепчеден турган кол жазмаларынын төртөө белгисиз калса да, калган үчөө кыргыздын алгачкы жазуу мурасы катары баалуу.

Жазгыч акын Молдо Нияздын салтын Кыргызстан Россияга каратылгандан кийинки месгилде бир катар чыгармачыл адамдар улантышкан. Алардын бири Байымбет Абыракманов (Тоголок Молдо; 1860–1942-жж.) Нарындагы Куртка деген жерде туулган. Аталаш чоң авасы Музооке ырчыдан тарбия алган. Молдодон кат тааныган. Анын чыгармачылыгы элдик оозеки чыгармачылыктын еркүндөп есүп, гүлдөп турган дооруна туура келген. Залкар манасчы Тыныбекти ээрчип жүрүп, андан «Манас» эпосун үйрөнөт. Ага Тоголок Молдо деген ылакап атты да Тыныбек коюп, анын чыгармачылыгын жактырып, есүшүне шык берген. Ал ар түрдүү жанрдагы ырларды жаратып, элдик арман, кошок, болумуштарды иштеп чыгууга, санжыра жазууга көп чыгармачыл дараметин жумшаган. Тоголок Молдо «Манастын» бир катар эпизоддорун өз колу менен жазып калтырган.

Кыргыз элинин белгилүү жазгыч акындарынын бири Молдо Кылыш Шамыркан уулу (1868–1917-жж.) болгон. Адегенде молдолордон билим алып, кийин өз алдынча билимин өркүндөткөн. Чыгыштын поэзиясын, чыгармачылы-



Тоголок Молдо.

гын, философиясын өздөштүрүүгө аракет жасаган. 1911-ж. Ка-
занды «Зилзала» («Жер Титире») аттуу казалдар жыйнагы
жарыяланган. Бул кыргыздын басмадан чыккан эң алгачкы
поэтикалык чыгармасы болгон. Молдо Кылыш ошо кездеги
элибиздин башка ойчулдары сыйктуу эле кыргыздардын ко-
омдук турмушун чагылдырган. Феодалдык-патриархалдык
турмуш, социалдык тенсиздик, коомдогу үстөмдүк кылган
идеология, анын философиялык көзкарапын аныктаган. Кыр-
гызстан Кокон хандыгына киргендөн кийин кыргыздардын
ислам динине кириши күчөгөн. Ушуга байланыштуу Молдо
Кылыштын чыгармачылыгында диндин таасири күчтүүрөөк
болгон. Албетте, бул үчүн анын чыгармачылыгын реакция-
чыл деп кароого эч негиз жок.

Анткени диний идеология үстөмдүк кылган доордо руха-
ний маданияттын бардык тармактары диндин чегинде өнүгүшү
мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ошондуктан Молдо Кылыш элди
исламдын эрежелерин толук сактоого чакырган. «Жакшылык»
«жамандык» деген философиялык түшүнүктөрдү да Молдо Кы-
лыш ислам дини аркылуу чечмелөөгө аракеттенген. Ал адам-
дын бактысы материалдык байлыкта эмес, чыныгы бакыт адам-
дын руханий дүйнөсүнө, пейилине жараша болот, зыкым, жал-
коо, пейили тар, бирөөгө жамандык жазаган адам эч убакта
бактылуу боло албайт деп баса белгилеген. Молдо Кылыш адам-
дарды жакшылыкка, напсими чектөөгө, жөнөкөйлүккө, акыл
менен аракет жасоого чакырып, мансапка, байлыкка чиренүү-
дон, бузукулуктан алыс болууга чакырган. Жакшылык жана
бакыт жөнүндө айтып келип, анын негизин ўй-булөлүк турмуш
түзөрүн өзгөчө белгилеген. Ал: «Жакшы аял – бакыт, турмуш-
тагы чоң жөлөк, жаман аял – сени ар дайым коштогон жаман-
дык, ал абийиринди төгөт», – деген.



Алымбек-датканын медресеси.
XIX к. Ош ш.

Ошентип, Молдо Кылыштын чыгармачылыгынын негизин адамдын, коомго болгон көзкарашын көнөйтүү, адамдарды биринчи кезекте руханий, моралдык жактан тарбиялоо түзгөн.

Алгачкы
тарыхчылар жана
агартуучулар

Кыргыздандын Россияга каратылы-
шынын натыйжасында мурунтан эле ал
жакта жашаган мусулман, түрк элдери ме-
нен кыргыздардын байланышы күчөгөн.

Өзгөчө татарлар менен башкырлар кыргыздарга боор тартып
элибиздин маданиятынын онутгушуне, илим изилдөө иштерине
түрткү беришип, кыргыздан чыккан чыгармачыл адамдарды кол-
дошуп, эмгектерин басмадан чыгарууга жардамдашышкан.

Алардын бири кыргыздын тунгуч жаз-
гыч тарыхчысы Осмонаалы Сыдык уулу эле.

Кыргыздын дагы бир ири тарыхчысы
Белек Солтонкелди уулу Солтоноев болгон.
Б. Солтоноевдин кол жазма түрүндө сак-
талган «Кыргыз-казак тарыхы» («Кызыл
Кыргыз тарыхы») эмгеги Кыргыздандын
тарыхын изилдөөде маанилүү булак катары
эсептелет. Өз заманы үчүн Б. Солтоноев
ете билимдүү адамдардан болгон. Бир катар
ырларды да жазган. Орустун алдынкы
адамдары менен чыгармачыл байланышта
болуп, орустун жана дүйнөлүк маданият-
тын көрүнүктүү ишмерлери жараткан та-
рыхый, философиялык жана этнография-
лык эмгектер менен таанышкан.

Б. Солтоноев кыргыздардын тарыхын
таптык көзкарашта жазууга аракеттенген.
Анын коомду социалдык топторго бөлүп
таптар, тап күрөшү жөнүндөгү жазгандары
марксизм-ленинизм жөнүндө тушунугү бол-
гондугун маалымдайт.

Ал өзүнүн китебинде «Манас» эпосу
жана манасчылар, орто кылымдардагы
түрк-мусулман маданиятынын көрүнүктүү
өкүлү Махмуд Кашкари, кыргыз элинең
чыккан легендарлуу ойчулдар Толубай
сынчы, Асанкайты, ойчул ақындар Калы-
гүл, Арстанбек, Молдо Кылыш жөнүндө маалымат берген.

Анын эмгегинде кыргыздардын байыртадан берки дүйнөгө
болгон көзкарашынын эволюциясын көрсөтүүгө өзүнчө орун бе-



Осмонаалы Сыдык уулу.



Белек Солтоноев.



И. Арабаев.

рилип, кыргыздардын астрономиялык, математикалык, коомдук жана жаратылыш жөнүндөгү элдик билимдеринин денгээли чагылдырылган.

Кыргызстан Россиянын курамына кирген соң кыргыздардын арасында агартуучулук кыймыл жанданган. Ошол мезгилдеги агартуучулардын көрүнүктүү өкулдерүнүн бири **Ишенаалы Арабаев** болгон.

Кыргыз элин агартууда, маданиятын көтөрүүде **Умет Молдонун, Ыбырайым Абдырахмановдун** да ж. б. эмгектери зор.

Билим берүү, саламаттыкты сактоо

Кыргызстан Россиянын курамына кирген соң билим берүү тармагында да бурулуш башталган. Кыргызстанда мектептер сан жагынан өсүп, аларда билим берүүнүн сапаты жакшыра баштаган. Кыргыздар балдарын, башка мусулман дининдеги элдер сыйкитуу диний мектептерде, медреселерде окуткан. Ошону менен катар орус бийликтери 1886-ж. баштап «орус-жергиликтүү» мектептерин уюштура баштаган. Аларда диний билимден тышкарлы орус тили, орус адабияты жана маданияты уйретүлгөн. 1883-ж. Ош уездинде 41 мектеп болуп, анда 391 окуучу билим алса, 1914-ж. 229 мектеп иштеп, анда 3,2 мин окуучу (анын ичинде – 33 кыз) окуган. Пишпек уездинде 1,3 мин окуучусу бар 59 мектеп, Каракол уездинде 2,3 мин окуучу окуган 128 мектеп иштеген. Мектептерде билим берүү диний сабактар менен гана чектелбестен, эсеп, география, тарых, табияттаануу ж. б. сабактарды окутуу күчөгөн. XX к. башынан тартып «жаны усул» (жадиттик) мектептери арбыш, окуучуларга билим берүүдө жаңы усулдук ықмалар киргизилген.

1917-ж. чайин Кыргызстанда Европа тибинде 107 мектеп болуп, аларда 7 мин окуучу (алардын 574 кыргыздар) окуган. Бул мектептерде 216 мугалим эмгектенген. Жаны тииттеги мектептер балдардын 4 процентин гана камтыган.

Ушул мезгилде мусулмандык жогорку окуу жайы – медресе кескин көбейгөн. Алсак, 1892-ж. Түштүк Кыргызстанда 7 медресе болсо, 1914-ж. Ош уездинде эле 88 медресе иштеген. Андан билим алгандар муфтий, казы, окутуучу, мектеп мугалими ж. б. кызматтарда иштешкен.

Байлардын жана манаптардын демилгеси менен Түндүк Кыргызстанда да жаны ыкмада окуткан кыргыз медреселери ачылган. Жетиөгүздө Кодонтайдын (1905-ж.), Кеминде Шабдандын

(1909-ж.), Нарында Касымалынын (1910-ж.),
Кочкордо Канаттын (1912-ж.) медреселери
ачылып, балдарга билим берген.

Атайын кесиптик билим берүүчү алгачкы окуу жайлары катары Пишпекте жана Караколдо айыл чарба мектептери ачылган. Мында окууган кыргыз жаштары чарбачылыктын жаны түрлөрү менен бирге орус тили, эсеп, тарых, физика, ботаника, зоология ж. б. сабактардын негиздери менен таанышкан.

1870-ж. баштап көлгүн орустардын балдары үчүн секулярдык (гражданый) жана чиркөөлүк баштапкы окуу жайлары ачыла баштаган. 1897-ж. Бишкекте алгачкы прогимназия, 1910-ж. эркек балдар үчүн гимназия ачылган. 1911-ж. Караколдо кыздар үчүн прогимназия иштей баштаган. Бул окуу жайларында аз санда болсо да кыргыздын уул-кыздары окуп билим алышкан.

Колониялык мезгилде маданий-агартуу маселелери, китеңканалар, гезит, китең окуй турган жайлар уюштурулуп, аларга орусча, татарча, казакча, өзбекче чыккан китеңтер, журналдар, гезиттер келип турган. 1911-ж. баштап таш басмадан чыккан Молдо Кылыштын, И. Арабаевдин, Османаалы Сыдык уулунун ж. б. эмгектери кыргыз эли тарабынан етө кызыгуу менен жылуу кабыл алынган. 1914-ж. Бишкекте эң алгачкы «Эдисон» кинотеатры иштей баштаган.

Бул мезгилде калктын саламаттыгын сактоо тармагында да жаңылыктар башталган. Адегенде орус аскерлери үчүн лазареттер, кийинчөрээк – жөнөкөй адамдар үчүн фельдшердик жайлар



Ы. Абдырахманов.



Шабдан баатырдын
мечити.
Чонкемин өрөөнү.

лар иштеген. 1900-ж. Ошто биринчи шаардык оорукана ачылған. 1913-ж. Кыргызстанда 4 шаардык, 2 айылдык оорукана иштеген. Анда ооруулуларга илимге негизделген медициналык жардамдар көрсөтүлгөн. Бул тармакта европалык салттын жанданышы менен кыргыздарды чечек, келте ооруларына каршы әмдөө иштери жүргүзүлө баштаган. Айрым кыргыздар да саламаттык сактоо ишине тартылып, медицина илиминин айрым негиздерин үйрөнө башташкан.

Кыргызстанды илимий жактан изилдөөнүн башталышы

XIX к. экинчи жарымы – XX к. башы Кыргызстан үчүн илимий жаңы ачылыштардын доору болгон. Россия империясы менен Улуу Британиянын Кыргызстан үчүн атаандашуусунун натыйжасында орус әкмөтү бул аймакты изилдөө үчүн каражатты кебүрөөк бөлгөн. Натыйжада Россияның бир катар илимий мекемелер өздөрүнүн окумуштууларын – этнографтарды, тарыхчыларды, географтарды, тоо инженерлерин ж. б. адистерди атайын аскердик экспедициялар менен жөнөтүп турган.

Бул экспедициялар биринчи кезекте аскердик чалғын иштерин жүзөгө ашырышкан. Алардын катарындагы окумуштуулар өздөрү изилдеген тармактары боюнча маалыматтарды топтошуп, илим изилдөө иштерин жүргүзүшкөн.

Борбордук Азияны изилдөөде илимге көөнөргүс салымын кошкондордун бири Чокан Чынгызович Валиханов болгон. Анын илимий маалыматтары Кыргызстандын географиясын, фольклорун, кыргыз элинин тарыхын, эпосторун изилдөөдө чөн мааниге ээ болгон.

Тениртоону, анын ичинде Ысыккөл өрөөнүн изилдөөгө чөн салым кошкон П. П. Семенов-Тянь-Шанский (1827–1914-жж.) эле. Ал 1856–1857-жж. бул аймактын орографиялык схемасын түзгөн. Өзүнүн илимий саякатынын натыйжасында ал европалык окумуштуулардын Ысыккөлден дарыя ағып чыгат жана

Тениртоо вулкандардан жарагалган деген жаңылыстыктарын ондоп, илимий так маалыматтарды берген. Анын маалыматтары Тениртоо системасын изилдөөдө олуттуу роль ойногон. Бул крайды изилдөө үчүн ал кийинчөрөк да бир нече илимий экспедицияларды уюштурууга демилгечи болгон.

Николай Михайлович Пржевальский (1839–1888-жж.) Борбордук Азияны 1870–1888-жж. комплекттү иликтөөгө чөн салым кошкон. Бул аймакты изилдөөнүн бешин-



Чокан Валиханов.

чи сапарында келте оорусунан өлген. Соогү Каракол шаарынын жанына, Ысыккөлдүн жээгине коюлуп, эстелик тургузулган. Каракол шаары 1889–1920, 1939–1991-жж. анын ысмы менен аталаып келген.

Бул мезгилде окумуштуулар кыргыз элиниң «Манас» эпосун изилдөөгө да өзгөчө көнүл бурушкан. Алсак, белгилүү орус окумуштуусу Б. В. Радлов, казак ориенталисти Ч. Ч. Валиханов кыргыз эпосу жөнүндөгү илимди негиздешкен. Алар өздөрүнүн алгачкы чыгармаларында «Манасты» жана анын тексттерин илимий талдоонун натыйжасында кыргыз фольклористикасынын бириңчи барактарын ачышкан. 1856-ж. Ч. Валиханов тарабынан жазылып алған «Көкөтөйдүн ашы» 1901-ж. «Жунгария очерктери» деген эмгегинде бириңчи жолу орус тилинде басылып чыккан. «Манастын» эпизодун Б. В. Радлов 1862-ж. буугу уруусунан чыккан манасчыдан, андан кийин 1864–1869-жж. сарыбагыш уруусундагы манасчыдан «Манастын» үч болумүн тен жазылып алган. Ал тарабынан жазылып алғынган жалпы көлөмү 14 мин саптан турган «Манастын» үзүндүлөрү орус транскрипциясы менен кыргыз тилинде Санкт-Петербургда, немец тилинде Лейпцигде 1885-ж. чыккан. Бул кыргыз маданиятынын тарыхындагы чоң окуя зле.

Кыргыздар жөнүндөгү этнографиялык маалыматтар, «Манас» жөнүндөгү билдириүүлөр орус жана Европа басмаларында 1861–1917-жж. басылып чыккан. Алар академик В. В. Бартольдин, венгр изилдөөчүсү Г. Алмашинин, орус саякатчысы П. П. Семенов-Тянь-Шанскийдин эмгектери болгон. Орус окумуштуусу П. М. Мелиоранский эпостун тарыхый катмарларына көнүл бурган. Ф. Е. Корш болсо чыгарманын поэтикасы жана анын жанрдык өзгөчөлүктөрү жөнүндө өзүнүн көзкарашын айткан. 1903-ж. Орус географиялык коому тарабынан уюштурулган илимий комплекстүү экспедиция менен кыргыз жергесине сүрөтчү Б. В. Смирнов келген. Ал Чүй боорундагы кыякчы жана жомокчу Кенжекараага жолугат. Анын айтуусунда «Семетейден» үзүндү жазылып, аны 1914-ж. кара сез түрүндө орусча которуп, «Түркстандын талааларында» аттуу китебине чыгарат. Смирнов Кенжекаранын үнүн фоножазууга да жазылып алган. Кыргыз элиниң турмушун чагылдырган сүрөттөрдү тарткан.



П. П. Семенов-Тянь-Шанский.



В. В. Бартольд.

Кыргыз тарыхын иликтөөдө В. В. Бартольд, Н. А. Аристов, С. Е. Малов ж. б. көөнөргүс салымдарды кошушкан. Россиялык Н. А. Северцов, А. В. Каульбарс, А. П. Федченко, И. В. Мушкетов, немецтер М. Фридрихсен, М. Мерцбахер, француз Г. Капю, американлык В. Дэвис, Э. Хантингтон ж. б. изилдоочулор Кыргызстандын илимий иликтенишине өз салымдарын кошушкан. Демек, Россиянын курамына кирген соң Кыргызстанды ар тараптан илимий негизде изилдөө иштери башталган.

Ошентип, Россиянын курамына киргендөн кийин кыргыз эли орус эли жана Россияда жашаган башка элдер аркылуу европалык маданияттын алдынкы жетишкендиктери менен таанышууга мүмкүндүк алган. Кыргызстанда улуттук жазуу жаңы деңгээлде еркүндөй башталган. Колониячыл бийликтердин бир катар шовинисттик саясатына карабастан, кыргыз элинин агартуу ишине көнүл бурулган. Диний жана илимий негиздеги мектептер, маданий-агартуу мекемелери иштей башталган. Кыргыз тилинде алгачкы әмгектер, окуу китептери басылып чыккан.

Кыргызстандын коомун, табиятын, кен байлыктарын, тарыхын, маданияттын илимий негизде ар тараптуу изилдөө иши да XIX к. экинчи жарымы – XX к. башында башталган. Россиялык илимий мекемелердин экспедицияларынын натыйжасында көптөгөн орус окумуштуулары Кыргызстандын географиясын, тарыхын, этнографиясын, фольклорун ж. б. комплекстүү изилдөө иштерине көөнөргүс салым кошушкан. Бул Кыргызстандын Россияга каратылышынын прогрессивдүү жагы эле.

СУРООЛОР:

1. Улуттук жазуу маданияттын кимдер еркүндөткөн?
2. Кыргыздын алгачкы тарыхчылары жана агартуучулары жонундө эмнелерди билесинер?
3. Билим берүү жана саламаттыкты сактоо багытындагы жанылыштар кайсылар?
4. Кыргызстанды изилдеген окумуштуулар жонундө айтып бергиле.

§ 8. ПАДЫШАЛЫК БИЙЛИКТИН КУЛАШЫ

Февраль революциясы Кыргызстанда

Россиядагы 1917-ж. буржуазиялык демократиялык февраль революциясы

Россияда жашаган бардык элдердин тарыхындагы эң маанилүү окуя болгон. Анткени бул революция

падышалык бийликті жоюп, элдерге саясий эркиндікти берген. Саясий партиялар подпольеден чыгып, басмасөз эркиндик алған. Башка саясий камактагылар менен катар кыргыз элиниң чыккан бириңчи профессионал революционер-большевик Табалды Жүкеев (А. Пудовкин) да түрмөден бошотулган. Революцияның демократиялық республиканы орнотуу, жерди мамлекеттештируү, сегиз сааттык жумуш күнүн киргизүү жөнүндөгү идеялары Кыргызстандың элиниң да мүдөөсүнө толук туура келген.



Т. Жүкеев.

Февраль революциясының женгендиги тууралуу кабар Кыргызстанга март айының башында гана жеткен. Пишпек, Ош саяктуу уезддик борборлордо, көмүр көндөринде, Чүй сугат тармагында ж. б. жумушчулар топтолгон жерлерде массалык митингдер, демонстрациялар болуп, аларда падыша бийликтөрин жоюу, сегиз сааттык жумуш күнүн киргизүү, согуштуу токтотуу, саясий камактагыларды бошотуу жөнүндөгү талаптар коюлган.

11-марта Пишпекте түрмөнүн алдында откөн митингден кийин 130 саясий камактагылар, Караколдо 34 адам, 10-марта Ош шаарында болгон митингден кийин 300 адам бошотулган. Алардың ичинде 1916-ж. улуттук-боштондук кыймылга катышты деген күнөө менен камалган адамдар да болгон.

1917-ж. 6-марта Кызылкыя кениндеги шахтерлор Жумушчу депутаттарының советин түзүшкөн. 16-марта Сүлүктүдөгү шахтерлор өздөрүнүн Советин шайлашкан. Жумушчулардын Советтери менен катар Кыргызстандың шаарларында жана аскердик белүктөрде солдат депутаттарының советтери түзүлүп, алар жумушчу депутаттарының советтери менен биригে баштаган. 6-7-марта Пишпекте, 14-марта Ошто Солдат депутаттарының советтери түзүлгөн, кийинчөрээк Советтер Токмокто, Нарында, Пржевальскиде пайда болгон.

Убактылуу өкмөттү колдогон буржуазия менен феодалдар Советтер менен катар Аткаруучу комитеттери, Коомдук коопсуздук комитеттери деп аталган өздөрүнүн бийлик органдарын түзө башташкан. Алар эми Убактылуу өкмөттүн атынан бийлик жүргүзө баштап, мурдагы падышалык администрациянын саясатын улантышкан.

7-марта Пишпекте Аткаруучу комитет түзүлүп, андагы көпчүлүк орундарды буржуазияның өкүлдөрү, падыша чиновниктери эзлешкен. Ага меньшевиктер менен эсерлер кирген. Ушул өндүү комитеттер Фергана обласында, Ошто, кийинчөрээк болуштуктар менен айыл-кыштактарда түзүлө баштап, ага мур-

дагы падыша чиновниктери, бай-манаптар, кулактар мүчө болушкан.

Февраль революциясы саясий эркиндикти берүү Россиянын тарыхында маанилүү роль ойногону менен, жумушчулар менен дыйкандар энсеген жер жана тынчтык, сегиз сааттык жумуш күнү жонундөгү негизги маселелерди чече алган эмес.

Улуттук башка региондор сыйктуу эле Орто Азияда, анын ичинен Кыргызстанда падышачылыктын улуттук-колониялык эзүүсү жоюлган эмес. Ал тургай Убактылуу өкмөттүн башчысы Керенский Түркстанга колония катары гана мамиле жасаш керек деп кошумча көрсөтмө берген.

Түркстан крайында бийликтө мурдагы эле генерал-губернатор Куропаткин калып, Убактылуу өкмөттүн комиссарынын милдетин аткарған. Областтар менен уезддерде мурдагы аскердик губернаторлор жана уезддин начальниктери өздөрүнүн башкаруу аппараттары менен бийлик жүргүзүп кала берген.

Түндүк Кыргызстанды камтыган Жетисуу областынын комиссарлыгына Пржевальск уездинин келгиндерди жайгаштыруу башкармасынын мурдагы начальники Шеболин дайындалған. 1916-ж. көтөрүлшүтү басууда өзгөчөлөнгөн поручик Занемовский Пишпекке, Дряхлов Ошко, Ходосов Пржевальскиге уезддик комиссарлар болуп дайындалышкан. Алар эл арасында улуу дөөлөттүк шовинисттик, улутчулук саясатты улантышкан. Элдерди бири-бирине тукурууга аракеттенишкен.

Жергиликтүү калктын өкүлдөрү колониячыл эзүүнү жоюу жана улуттук тенчилики орнотуу үчүн улуттук-боштондук мүнөздөгү күчтөрдү бириктирген уюмдарга бириге баштаган. Мисалы, 1917-ж. апрель айында Пишпекте Кыргыз коомдук комитети түзүлгөн. Мындаи комитеттер Түндүк Кыргызстандын башка шаарларында да пайда болуп, алардын башында мурда падышачылыкка кызмат кылган манаптар менен байлар турушкан. Августта Ошто Мусулман жумушчулары менен чайрыкерлер депутаттарынын совети түзүлгөн. Бирок улуттук мүнөздөгү комитеттер өзүнүн уюшкандыгы жагынан алсыз болуп, олку-солу абалда турушкан. Ошентип, Кыргызстанда Борбордук Россиядан айырмаланып, жумушчулар менен солдаттар депутаттарынын советтеринен, Убактылуу өкмөттүн комитеттеринен жана улуттук мүнөздөгү Кыргыз коомдук комитеттеринен турган уч бийлик түзүлгөн. Булардын биргелешип башкарууга өзара байланыштарды бекемдөөгө кылган аракеттери жакшы натыйжа берген эмес. Чындыгында реалдуу бийлик Убактылуу өкмөттүн колунда болгон.

Россияда буржуазиялык-демократиялык революция жеңиштүү аяктаганы менен өлкөдөгү социалдык-экономикалык

маселелер чечилген эмес. Эмгекчилер чыныгы эркиндикке жетишкен жок. Улантылып жаткан дүйнөлүк биринчи согуш, Убактылуу өкмөттүн элге каршы багытталган саясаты элдин абалын начарлаткан. Февраль революциясы Кыргызстан үчүн маанилүү болгон улуттук жана агрардык маселени чечкен жок.

1916-ж. көтөрүлүштүн натыйжасында Кыргызстандын чарбасынын бүлгүнгө учурашы, жергиликтүү элдин мал-мүлкүнөн ажырашы чарбалык жана азык-түлүк кризисин күчтөткөн. Бул мезгилде өнөржай өндүрүшүнүн коломүнүн кыскарыши жумушчулардын абалын да кескин темендөткөн. Натыйжада Убактылуу өкмөттүн жүргүзүп жаткан саясатына каршы нааразычылыктар күчөп, калкты тыл жумуштарына мобилизациялоодон баш тартууга үндогон чакырыктар менен чыгышкан.

Ушул толкундоолордун натыйжасында Москвадагы «Продводник» жана «Тушно» фабрикаларынан 490 оштук кыргыздар, Минск губерниясында токой кыйып иштеп жүрүшкөн жумушчулардын чоң тобу, Туркстан жана Сибирдеги ишканаларда иштеп жүрүшкөн тыл жумушчулары Убактылуу өкмөттүн уруксатысыз эле мекенине кайта башташкан. 1917-ж. күз айларына чейин 30 мин адам кайтып келген. Чүй сугат системасында иштеген жумушчулар да өз беттеринче иши таштоо менен тарап кетишкен. Ал жакка кайра 1000 жумушчу жөнөтүү жөнүндөгү буйрук да аткарылбай, жиберилген 300 кишиден 120 жумушчу гана курулушка жөнөтүлгөн. Ал гана эмес ачкачылыкка кабылган кыргыздар жумушчулардын тамак-аш менен камсыз болуп турушуна да карабай курулушта иштөөден баш тартышкан. Тыл жумушчулары Убактылуу өкмөттүн саясатына каршы уюшканык менен күрөш жүргүзүү максатын көздөп, 1917-ж. 2-июнда Ташкенде 800 адам катышкан чоң жыйын откөрүү менен уюштуруу бюросун түзүштөт. Жетисуу областынын аскер губернатору 1917-ж. июнь айындагы докладында күрөштүн жаңы толкунунун жакындан келе жатканыгын моюнга алган.

Россиядагы падыша бийлигинин кулагандыгын уккан качын кыргыздар Кытайдан өз мекенине кайта баштаган. Ал жактан да адам чыдагыс азаптарды көргөн кыргыздардын бир бөлүгү өзүнүн жерине кайтып келатып жолдо кырылган. 1917-ж. маиына карата 64 миндей адам өз мекенине кайтып келген. Алар жаңы өкмөт мурдагы жерлеризиди кайтарып берет, укуктарыбызды коргойт деген үмүттө болушкан. Кайтып келген кыргыздардын таламдарын Жумушчу жана солдат депутаттарынын советтери гана жактаган.

Ал эми Убактылуу өкмөттүн Туркстан комитети качын элдин Атамекенине кайтып келүүсүнө тыюу салган атайын ток-

том кабыл алган. Мунун натыйжасында орус кулактары кайтып келе жаткан ач-жыланач, алсыз, куралсыз кыргыздарды ар кайсы жерлерден тосуп алып топ-тобу менен кырып салган учурлары болгон. Тириү калгандарын өз чарбаларында бекер иштелишип, акырындык менен «козголончу» деген жалаа менен жок кылыш турган. Убактылуу өкмөт кыргыздарга улуттук боштондук бермек тургай, падышачылыктын колониялык саясатын уланткан, 1916-ж. котөрүлүштүн катышуучуларын жазалоону жана куугунтуктоону күчтөктөн.

**Кыргызстанда
саясий уюмдардын
түзүлүшү**

1917-ж. жайында жана жайында Кыргызстандын калкынын бардык катмарлары саясий турмушка активдүү тартыла баштаган. Март айында Сүлүктүдө, апрель-июнь айларында Пишикте, Ошто жана Кызылкыяда социал-демократиялык топтор түзүлгөн. Бул топторго киргендөр өздөрүнүн жетекчилеринин саясий көзкарапштарын анык ажыратса алган змес. Булардын башында көбүнчө меньшевиктер менен эсерлер турган. Бул Кыргызстандын социалдык-экономикалык онүгүшүнүн төмөндүгү, калктын саясий көзкарапшынын жетилбекендиги, большевиктердин санынын аздыгы, алардын таасиригинин етө эле начарлыгы менен түшүндүрүлгөн.

1917-ж. жайында Пишикте Абдыкерим Сыдыковдун жетекчилиги астында «Алаш» улуттук партиясынын жергилиткүү болуму түзүлгөн. Бул партия 1917-ж. майда Казакстанда (Оренбург шаарында) түзүлүп, анын башында Алихан Букейханов менен Ахмет Байтурсынов өндүү буржуазиялык-демократиялык багыттагы казак интеллигенциясынын окулдерү турган. Буга казак-кыргыз интеллигенциясынын өкүлдерү, демократиялык маанайдагы майда буржуазия, байлар, жумушчулар менен дыйкандардын бир болтугү, дин кызматкерлери киргөн. *Улуттук «Алаш» партиясынын негизги максаты казак жана кыргыз элинин өз алдынча мамлекетин түзүү болгон.* Бул партиянын жергилиткүү уюмдарын түзүүгө кыргыз интеллигенттеринен Ишенаалы Арабаев, Касым Тыныстанов, Н. Тулин, Д. Сооронбаев, С. Чукин ж. б. активдүү катышышкан. «Алаш» партиясынын уюмдары негизинен Түндүк Кыргызстанда түзүлгөн. Бул партия 1918-ж. жоюлуп, анын прогрессивдүү окулдерү Совет бийлигине кызмат кылган.

Кыргызстандын түштүгүндө болсо өзбек жана кыргыз байларынын жана мусулман дин кызматчыларынын, интеллигенциянын өкүлдерүн бириктиргөн «Шуро-и-Ислам» (Ислам кенеси) партиясынын жергилиткүү уюму түзүлүп, бир кийла таасирге ээ болгон. Партия март айында Ташкенде түзүлүп, буржуазиялык

Россиянын курамында Түркстандын улуттук-мусулмандык автономиясын түзүү максатын көздөгөн. Партиянын Кыргызстандагы жергиликтүү уюмун Таш Кудайбергенов жетектеген. Бул уюм Кокон автономиясы талкалангандан кийин (1918-ж.) жоюлган.

Кыргызстандын аймагында Социал-Турар партиясынын жергиликтүү уюмдарын түзүү аракети башталган. Ага соода буржуазиясы, мугалимдер жана окуучулар, котормочулар мүчө болушуп, партиянын *өз алдынча бирдиктүү түрк мамлекетин түзүү максатын колдошкон*. Партияга толук уюштурула элек кезинде эле контреволюциячыл уюм катары тыюу салынган.



К. Сарыкулаков.

Кыргызстандын айыл-кыштактарындагы келгин орус дыйкандарынын жана кыргыздардын арасында солчул эсерлер партиясынын таасири да чон болгон. Анткени алар жерди тенденеп белүштүрүү идеясы менен чыгышып, эгерде бийликтүү келсе, ар бир дыйканга 30 гектардан жер берүүгө убада берген. Ушуга байланыштуу жер-жерлерде бул партиянын уюмдары иштеген.

Аталган партиялардын бардыгы калктын түрдүү социалдык катмарларын өз тарабына кенири тартууга аракеттенишип, саясий бийлик үчүн күрөшүшкон. Буларды негизинен калктын бай, улутчул, диний катмарлары колдогон. Айрым адамдар бир эле мезгилде бир нече партиянын мүчөлөрү болушкан.

Ушул эле мезгилде карапайым калктын, эмгекчилердин түпкү кызыкчылыгын көздөгөн союздар да түзүлө баштаган. Алсак, 1917-ж. май айында Пишпек уездиндеги кедей жана орто дыйкандарды бириктирген демократиялык уюм «Букара» соозу түзүлгөн. Анын төрагасы болуп Кожомурат Сарыкулаков шайланган.

Булардан тышкary Кыргызстанда ар түрдүү адистиктеги жумушчуларды бириктирген союздар түзүлгөн. 1917-ж. жазында Пишпекте Чүй сугат тармагынын жумушчуларын, курулушта иштегендөрди, кийим тигүүчүлөрдү бириктирген Жумушчулар жана колонөрчүлөр соозу, Кызылкыя менен Сүлүктүде Жумушчулар менен чайрыкерлердин соозу түзүлгөн.

Бул саясий уюмдардын жетекчилиги менен демонстрацияларга, митингдерге чыккан эл эзилген улуттарга эркиндик берүү, империалисттик согуштуу токтолотуу, дыйкандарга жер

берүү, чарбанын бүлүнүүсүнө, ачарчылыкка каршы чараптарды көрүү, 8 сааттык жумуш күнүн белгилөө жана башка талаптарды коюшкан.

Убактылуу өкмөт бул маселелердин бириң дагы чечкен эмес. Натыйжада шаарларда, айыл-кыштактарда элдин наара-зычылыгы күчеген. Революциялык толкундоолорго келгин орус дайкандары, кыргыз кедей-кембагалдары активдүү тартыла баштаган.

1917-ж. февраль-октябрь айларында Кыргызстанда түзүлгөн татаал саясий кырдаалда негизги демилгени большевиктер колго алышкан.

Күз айларынан баштап Петроградда боло турган Советтердин Бүткүл Россиялык II съездине карата даярдыктар көрүлүп, Сүлүктүү Советинин төрагасы Д. Деканов жумушчулардын, А. Фролов солдаттардын атынан Советтердин Самарканд областтык конференциясында съездге делегат болуп шайланышкан. Алар шайлоочулардан бардык бийлиkti пролетариаттын колуна бериши, помещиктик жана жеке менчик жерлерди конфискациялоо, өндүрүштүн үстүнөн жумушчу контролун түзүү жана коомдук-саясий турмушту демократташтыруу жөнүндө наказдарды алышат.

Жыйынтыктап айтканда, Россиядагы буржуазиялык-демократиялык революция анда жашаган бардык элдердин тарыхындагы маанилүү окуя болгон. Бул революция падышалык жеке бийлиkti жоюп, республикалык түзүлүшкө жол ачкан. Бирок бир катар объективдүү жана субъективдүү шарттарга байланыштуу революция өзүнүн негизги максатына жеткен эмес. Тынчтык, жер жана улут маселелери чечилбей, Россиянын борборунда кош бийлик, ал эми Кыргызстанда училтик бийлик орногон. Көп етпей, жергиликтүү калктын саясий жактан баёлугунун, большевиктердин таасириинин начарлыгынын натыйжасында бул жакта түзүлгөн Советтер жана кыргыз улуттук комитеттери бийлиkti Убактылуу өкмөткө откоруп беришкен.

Убактылуу өкмөттүн элге каршы саясаты, дүйнөлүк согуштуу күчөшү өлкөдөгү кризистик абалды терендетип, коомдун таптык жана саясий жиктелүүсүн, массанын активдүүлүгүн күчтөкөн. Натыйжада Кыргызстанда да калктын бардык катмарларынын саясатка тартылыши күч алган, Кыргызстанда буржуазиялык, социал-демократиялык, улуттук-патриоттук жана улутчул мунөздөгү саясий партиялар, уюмдар түзүлүп, калктын революциялык кыймылдарына жетекчилик жүргүзө баштапкан. Массанын ичинде большевиктер партиясынын таасири күч алган.

СУРООЛОР:

1. Буржуазиялык-демократиялык Февраль революциясы Кыргызстанда кандайча өнүккөн?
2. Революциядан кийин эмне үчүн Кыргызстанда үч бийлик орногон?
3. Алгачкы Советтер эмне үчүн Кыргызстандын түштүгүндө түзүлген?
4. Эмне үчүн реалдуу бийлик Убактылуу өкмөттүн комитеттеринин колунда болгон?
5. Убактылуу өкмөттүн улут саясатына мүнөздөмө бергиле.
6. Февраль революциясынан кийин Кыргызстанда түзүлген саясий партияларды жана уюмдарды талдагыла.

§ 9. СОВЕТ БИЙЛИГИНИН ОРНОШУ ЖАНА ПРОЛЕТАРИАТ ДИКТАТУРАСЫНЫН ЧЫҢДАЛЫПЫ

Кыргызстанда Совет бийлигин орнотуу

1917-ж. күзгө жакын Россияда большевиктер партиясынын ролу жогорулай баштайды. Алардын таасириинин ескендүгү езгөчө Советтердин ишинде байкалган. Өлкөдо аскердик бийлики орнотууга аракет кылган корниловчулардын талкаланышы большевиктердин беделин көтөрүп, контрреволюциячыл күчтөрдү начарлаткан. Ушундай кырдаалда В. И. Ленин июль окуяларынан кийин убактылуу алынып салынган «*Бардык бийлик Советтерге!*» деген ураанды кайрадан койгон. Эми бул ураан эл массасын куралдуу көтөрүлүшкө, Убактылуу өкмөттү кулатууга, пролетариат диктатурасын орнотууга чакырган.

1917-ж. 24-октябрьда (6-ноябрь) Петроградда куралдуу көтөрүлүш башталып, эртеси көтөрүлүшкө чыккан жумушчулар, солдаттар жана матростор борбордун маанилүү объектилерин ээлеп алышкан. 25-октябрьда (7-ноябрь) эртен менен Аскердик-революциячыл комитет Убактылуу өкмөттүн кулагандыгы жөнүндө жарыялаган.

Советтердин Бүткүл россиялык II съезди В. И. Ленин башында турган жумушчу-дыйкандардын биринчи өкмөтү – Эл Комиссарлар Советин шайлаган. Ушул мезгилден тарта большевиктер партиясы башкаруучу партияга айланган. Бул съездде тынчтык жана жер жөнүндөгү маселелер каралып, эки маселе боюнча Совет мамлекетинин алгачкы декреттери (закондору) кабыл алынган. Тынчтык жөнүндөгү декрет боюнча жалпы демократиялык тынчтык келишимин түзүү программысы иштеп чыккан.

Жер жөнүндөгү декрет боюнча Россияда жашаган көп миллиондорон элдин мүдөөсүнө ылайык жерге болгон помешктердин менчиги жоюлуп, аны мамлекеттин байлыгы катары дыйкандарга пайдалануу учун бекер берүү чечилген.

Кыргызстанда Совет бийлигин орнотуу етө кыйын жана өзгөчө шарттарда жүргүзүлгөн. Өндүргүч күчтердүн начарлыгы, өнор жай пролетариатынын аз санда болушу, большевиктер партиясынын таасириinin аздыгы, колониялых саясаттын натыйжасындагы кыргыздар менен орустардын ортосундагы кастьк мамиле жаны бийликтин орношуна тескери таасирин тийгизген.

Кыргызстанга жакын Ташкенде 1917-ж. 31-октябрда (13-ноябрь) Совет бийлигинин орношу Орто Азияда, анын ичинде Кыргызстанда, Совет бийлигинин орнотулушун төзөткөн. Жумушчу, солдат жана дыйкан депутаттарынын крайлык III съезди 28-ноябрда Туркстандагы мамлекеттик бийликтин Эл комиссарлар Советине откөндүгүн таанып, жер-жерлердеги бийлик жумушчу, солдат жана дыйкан депутаттарынын колуна откөндүгү жөнүндө чечим кабыл алган.

Бул мезгилде Кыргызстандагы бийлик Убактылуу өкмөттүн колунда болгон. Ал эми Жумушчу, солдат жана дыйкан депутаттарынын советтеринде көпчүлүк орун меньшевиктер менен эсерлерге тишелүү эле.

Кыргызстандын аймагында биринчи болуп Сүлүктүү менен Кызылкыяда Совет бийлиги жарыяланган. Кыргызстандын түштүгүндө Совет бийлигинин орношун төзөтүгө Советтердин Фергана областык VI съезди чон таасир тийгизген. Съезд 1917-ж. 6-7-декабрда болуп өтүп, анда большевиктер басымдуулук кылган жана алардын резолюциясы кабыл алынган. Съездде Фергана областында бийлики Советтердин колуна алуу маселеси чечилген. Ушундан кийин Фергана ерөөнүн бардык аймактарында Советтердин бийлиги орной баштаган. 1917-ж. декабрда Жалалабадда, 1918-ж. январда Ошто Совет бийлиги орногон. Айыл-кыштактарда да Советтер уюшулуп бийлиktи өз колдоруна ала баштаган.

Кыргызстандын түндүгүндө Совет бийлиги адегенде Таласта 1917-ж. декабрдын башында орногон. Бул жерде Совет бийлигин орнотууга Ташкен-Олуюата темиржолунун жумушчулары жана Олуюата шаарындагы аскер гарнизону жардам көрсөтүшкөн.

Пишпек шаары Кыргызстандын түндүгүндө Совет бийлигин орнотууда чон роль ойногон. 1917-ж. октябрь айында Пишпектеги большевиктер бирдиктүү уюмга бириге элек болчу. Алар дагы эле солчул эсерлер менен бирдикте иштеп жатышкан. Жумушчулардын, колөнөрчүлөр менен солдаттардын, 1916-ж.

көтөрүлүштөн жабыр тарткан кыргыз кедейлердин нааразычылыктарынын өсүшүнүн натыйжасында ноябрь-декабрь айларында Пишипекте революциячыл кыймылдар күч алыш, аларда большевиктердин таасири күчеген. Күзүндө Пишипек уездинде большевиктердин жашырын топтору: башында жумушчу А. И. Иваницын турган Чүй сугат тармагынын курулушундагы топ, механик И. С. Меркун башында турган Пишипектеги жумушчулар тобу, Г. И. Швец-Базарный жетектеген солдаттар тобу түзүлгөн. Ошол эле мезгилде Пишипекте Кыргызстандагы алгачкы большевиктик улуттук топ түзүлүп, аны Х. Хасанов жетектеген. Бул уюмдун алгачкы мүчөлөрү К. Сарыкулаков, И. Худайбергенов, Р. Солтонбеков, Ш. Бобеков, Ж. Бапанов ж. б. болгон. Уезддеги бардык болуштуктардын дыйкандарынын арасында зор таасири бар «Букара» союзу большевиктердин негизги таянычын түзгөн.

Пишипек уездинде Совет бийлигин орнотуу контреволюциячыл күчтөрдүн каршылыгына дуушар болуп курч мүнөздө откон. 1917-ж. 31-декабрындагы Пишипектин Дубовый паркында 1000ден ашык киши катышкан митинг уезддеги революциялык окуялардын жүрүшүндө бурулуш учур болгон. Митинг большевиктер башында турган бардык революциячыл күчтөрдү чечкиндүү аракетке оттүү үчүн баш коштуруп, Кызыл Гвардия отряддарын түзүү жөнүндө чечим кабыл алган. 1918-ж. 1-январда Пишипектин большевиктери жаңы женишке ээ болуп, Пишипек Советинин аскердик жетекчилиги большевиктер менен алмаштырылган. Анын төрагалыгына большевик Г. И. Швец-Базарный шайланган. 1918-ж. 5-январында Пишипек уездинин Советтеринин съезди болуп, бул аймакта Совет бийлиги орногондугун жарыялаган. Февралда Токмок шаарында бийлик Советтердин колуна оттүп, 300 адамдан турган Кызыл Гвардия түзүлгөн. Пишипек уездинде Совет бийлигинин орношу Жетисуу областынын борбору Верный (азыркы Алматы) шаарында буржуазиянын бийлигин кулатууну бир кыйла женилдеткен. 3-марта Вернийда Совет бийлигинин жениши областтын калган аймагында, анын ичинен Пржевальск уездинде Совет бийлигин орнотууда чечүүчү мааниге ээ болгон.



А. И. Иваницындын бюсту.
Бишкек ш.

Пржевальск жана Нарын аймагында Совет бийлигин орнотуу курч кырдаалда откөн. Бул жактагы эмгекчилер Совет бийлигинин женишин кубаттап, Совет бийлигин орнотууга жардам берүүлөрүн сурап, Жетисуу областтык жана Пишпек уездик Советтерге кайрылышкан. Нарын кыргыздарынын чакыруусу боюнча Токмоктон Ф. Дубовицкий командирлик кылган кызыл гвардиячылар келишип, мындагы контрреволюциячыл күчтөрдү, Кокон автономиялуу өкмөтүнүн куралдуу отрядынын калдыктарын талкалаган. Нарын аймагынын Советтеринин съезди 1918-ж. 8-апрелде ачылып, аймакта Совет бийлиги орногондугун билдириген.

Ысыккөл өрөөнүнде, өзгөчө Пржевальскиде, Түп, Теплоключенка сыйактуу айрым кыштактарда бай орус дыйкандары, казак орустар көп болгондуктан, алар Совет бийлигин орнотууга айыгышкан каршылык көрсөтүшкөн. Бул жерде контрреволюциячыл күчтөрдү басуу 1918-ж. жайына чейин созулган. 1918-ж. июнь айынын аягында Верныйдан келген кызыл гвардиячылардын отряды Пржевальскидеги Убактылуу өкмөтүн бийлигин жооп, 26-июнда Советтердин уездик съездин чакырууга көмектешкөн. Съезд Советтердин эски курамын таратып, жаны курамды шайлаган. Советтердин жаны курамы Пржевальскидеги бийлики колуна алган.

Ошентип, 1918-ж. орто ченинде Совет бийлиги Кыргызстандын бардык жерлеринде орнотулган.

Гражданых согуш

Борбордо жана жер-жерлерде Совет бийлигинин орношу бийликтен кулатылган таптардын куралдуу каршылыгын туудурган. Гражданых согуш бийлик үчүн күрөштүн уландысы болгон. Ошондуктан революция менен гражданых согуштун ортосуна так чек коюуга мүмкүн эмес. Бирок 1918-ж. биринчи жарымына чейин куралдуу күрөш чектелген мүнәзде болгон.

Келишпес мүнәзгө ээ болгон айыгышкан согуш 1918-ж. экинчи жарымынан башталып, 1920-ж. аягына чейин созулган. Бул согуш Туркстан аймагында, анын ичинде Кыргызстанда, эн эле катаал формада жүргүзүлүп, айрым бир өзгөчөлүктөр менен откөн.

1918-ж. жайында империалисттик мамлекеттердин аракеттеринин натыйжасында гражданых согуш күч алат. Ак гвардиячылар менен бириккен Англиянын, Франциянын, АКШ-нын жана Япониянын куралдуу күчтөрү Совет бийлигин кулатуу үчүн согуш аракеттерин ачык башташкан. Алардын негизги сокку уруучу күчүн революцияга чейин эле чехтер менен словактардан түзүлгөн Чехословакия корпусу түзгөн. Андагы

солдаттардын саны 40 минге жеткен. Атаман Дутовдун 1918-ж. 3-июлда Оренбург шаарын басып алышы менен Түркстан Борбордук Россияядан болунуп калган.

Түркстандагы контрреволюцияның күчтөрдү басуу үчүн 1918-ж. июлда Актөбө, Закаспий, Жетисуу фронттору түзүлгөн. Согуштук аракеттерге жетекчилик кылуу үчүн Түркстанда коргонуу штабы, фронтторду башкаруу үчүн Түркстан Республикасынын Революциялык аскердик совети түзүлгөн. Анын башында башкы командачы турган. Кызыл Армиянын жаны бөлүктөрүн түзүүгө өзгөчө көнүл бурулган.

Кыргызстандын түштүгүндө граждандык согуш басмачыларга каршы багытталган. Алгачы мезгилде басмачылардын аракети жергиликтүү калктын улуттук-боштондук күрөшү катары башталып, бара-бара реакцияның кыймылга айланып кеткен.

Кыргызстандын түштүгүндө отурукташкан калк жыш жайгашкан. Өндүргүч күчтөрдүн өнүгүшүне ылайык алар бир нече социалдык топторго болунген. Бийликтөрдөн күрөшүн көрүп, байлар, жаш буржуазия, өзгөчө мусулман дининин төбелдөрү басмачылардын негизги кыймылдаткыч күчтөрүн түзгөн. Большевиктер партиясынын динге каршы жанылыш саясаты, дин кызматкерлерин куугунтукташы ээл массасынын бир бөлүгүнүн кыжырдануусун туудурган. Карапайым калктын улуттук эркиндик, өзүнүн диний ишенимдерин коргоо үчүн күрөшүн контрреволюцияның күчтөр билгичтик менен пайдаланган. Басмачылардын куралдуу күчтөрүн алданган же жазалоодон корккон дыйкандар түзгөн. Басмачылыкты идеялык жактан колдогон дин кызматкерлери динди беттерине кармашып контрреволюцияның үгүт иштерин активдүү жүргүзүшүп, карапайым калктын айланышкан. Совет бийлиги тарабынан киргизилген «Аскердик коммунизм» саясаты боюнча дыйкандардын ашыкча маалын, эгинин тартып алуу эрежеси да айрым дыйкандардын басмачылар тарабына өтүшүнө түрткү болгон.

Басмачылыкты жергиликтүү феодалдар менен буржуазия жетектеген улутчул кыймыл болгон деп бир беткей баалоого болбайт. Анткени аларды империалисттик мамлекеттер, бириңчи кезекте Англия колдоп, жетекчилик кылган. Түштүк Кыргызстанга кенири жайылган басмачылардын кыймылын Калкожо, Мадаминбек, Мойдунбек, Эргеш, Раҳманкул, Шермухаммед, Аман палван, Жаныбек-казы ж. б. корбашылар жетектеген. Алар чындыгында ак гвардиянын офицерлерине, чет элдик интервенттерге баш ийген.

Басмачылыктын демөөрчүлөрү бул кыймылга саясий түс бериш үчүн панисламизм жана пантүркизм идеяларын пайдаланышкан. Чет элдик империалисттер бул аркылуу өздөрүнүн кы-

зыкчылыктарын көздөшкөн. Басмачылардын эмгекчи элге каршы жасаган иштери, талап-тоноо, күнөөсүз миндеген адамдардын канын төгүшү, айрым айыл-кыштактарды кыйратып жок кылышы, ишканаларды талкалап, жумушчуларды атыши, аны улуттук боштондук курөш катары баалоого эч негиз бербейт. Тескерисинче, басмачылык мурдагы падышачылыктын колонизаторлору жана чет элдик империалисттер активдүү колдогон жергиликтүү контролреволюциячыл күчтөрдүн Совет бийлигине каршы жүргүзгөн тап күрөшүнүн өзгөчө формасы болгон. Бул кыймыл Кыргызстандын түштүндөгү айрым жерлерде 1924-ж. чейин уланган. Бирок, бул кезде алар элдин колдоосунан ажырап калган.

Совет бийлигин коргоо

Түркстанда, анын ичинде Кыргызстанда Совет бийлигин коргоо үчүн Түркстан АССРинин Борбордук аткаруу комитети 1918-ж. 10-июлда атайын кенири чечим кабыл алыш, Түркстанды коргоо үчүн штаб түзгөн. Коргоо ишине жергиликтүү калкты тартууга озгочо конүл бурулган. Натыйжада жергиликтүү калктын өкүлдору Кызыл Армияга ыктыярдуу түрдө өтө баштаган. Кыргызстанда алгачкылардан болуп Ю. Абдрахманов, К. Баялинов, С. Карадаев, Ж. Саадаев, И. Токбаев өндүү кыргыз жигиттери Кызыл Армияга кызмат кылган. Граждандык согуштун жүрүшүндө Я. Н. Логвиненко, А. Осмонбеков, Ж. Саадаев, С. Кучуков, М. Масанчин сыйктуу мыкты командирлер чыккан.

Кыргызстандык кызыл аскерлердин ички контролреволюциячылар менен алгачкы куралдуу кагылышусу 1918-ж. жазында Верныйда болгон. Ал жакка жардамга жөнөтүлгөн кызыл аскерлердин отряды бай казак орустардын козголонун басууда чеккиндүүлүктүү көрсөтүшкөн.

1918-ж. жайында Кызыл аскерлер Синьцзяндан Пржевальск уездин көздөй келе жаткан ак казактарга сокку урган. Чет элдик интервенцияга жана ак гвардиячыларга таянган кулактар да Совет бийлигин жоюу үчүн активдүү күрөшүшкөн. Бай кулактардын козголону август айында Олуюата уездинин Дмитровка кыштагында чыккан. Ага Талас өрөөнүн алданган дыйкандары кошулган. Көтөрүлүшкө чыккандар Мерке, Чалдывар тараптагы дыйкандарды да озүнэ тартып, куралдуу отряддарды түзүүгө аракет жасаган. Козголончуларды Чымкенттен келген Кызыл Армиянын отряды талкалаган.

1918-ж. сентябринде Пишпекте 250 адамдан турган отряд түзүлүп, Жетисуу фронтуна жөнөтүлгөн. Бул отряд кийин Кызыл Армиянын Пишпектеги советтик биринчи полку болуп кайра түзүлгөн. Ага большевик Я. Н. Логвиненко командирлик

кылган. Кызыл аскерлердин күчтүү отряддары Токмокто, Пржевальске, Нарында, Ошто, Жалалабадда, Кызылкыяда ж. б. түзүлгөн.

Конкреттүү чаralарга карабастан Кыргызстандын түштүгүндө басмачылар күч алыш тынч жаткан кыштактарды талаптоноп, бир нече орус кыштактарын ерттөп жок кылышкан. Басмачыларга каршы күрөшүү үчүн Аижиян менен Ош уездиндеи дыйкандардан Дыйкандар армиясы түзүлгөн. Бирок ага кирип алышкан ак гвардиянын офицери К. Монстров, мурдагы падыша генералы А. Муханов аскерлердин ичинде үгүт иштерди жүргүзүшүп, 1919-ж. жайында бул армияны Совет бийлигине каршы бурууга жетишишкен.

1918-ж. 7-декабрда солчул эсерлердин жетекчилиги менен Беловодск кыштагында козголон башталып, ал жердеги Совет бийлигин жоюп, анын өкүлдөрүн асып өлтүрүшкөн. 14-декабрда алар Пишпекке чабуул коюшуп, анын батыш болугун ээлеп алышат. Аларга Сокулук, Карабалта, Садовое, Александровка ж. б. кыштактардан келгин дыйкандар кошулган. Аны басуу үчүн Түндүк Кыргызстандын бардык райондорунан Кызыл аскерлер чогулган. Түндүк Жетисуу фронтунда атагы чыккан 1-Пишпек полку жардамга жиберилген. Алар 600 км жолду 9 суткада басып отүп 22-декабрда Пишпекке келген. Кызыл аскерлердин бириккен күчтерү 23-декабрда козголончуларга кыйраткы сокку урган. Кызыл Армиянын бөлүктөрү 2-декабрда Беловодск кыштагын ээлеп, 29-декабрда уезд контролреволюционерлерден тазаланган. Бул согушта каза болгон Кызыл аскерлердин сөөгү Пишпектеги паркка коюлган.

1919-ж. июль айында ак гвардиячылардын отряды Пржевальск уездине кирип келишип, Түп кыштагын ээлеп алган. Аларды Николаевка, Покровка, Михайловка, Се-



Я. Н. Логвиненко.



Кызыл гвардияларга коюлган обелиск. Бишкек ш.



М. В. Фрунзе.



А. Осмонбеков.

меновка кыштактарындагы келгин бай дыйкандар колдогон. 20-июлда бай дыйкандар колдогон ак гвардиячылар Пржевальскиге чабуул койгон. Шаардын эли Токмоктон, Верныйдан кызыл аскерлер жардамга келгиче бир жума бою шаарды коргогон. 26–27-июлда кызыл аскерлердин биргелешкен күчтерү козголончуларга чечүүчү сокку урган. Козголондун активдүү уюштуруучулары Кытайга кирек чаккан.

Түркстанда Совет бийлигин чындоо үчүн 1919-ж. 14-августта Совет өкмөтү Түркстан фронтун уюштурган. Анын башкы командачылыгына жердешибиз М. В. Фрунзе дайындалган. Түркстан Республикасындагы бардык аскердик күчтөр анын карамагына өткөн. Ак гвардиячылар менен болгон айыгышкан согуштан кийин Кызыл Армия сентябрда Түркстандын аскерлери менен кошуулган. Ташкен менен Россиянын ортосундагы байланыш калыбына келтирилген.

1920-ж. февралда М. В. Фрунзенин буйругу боюнча Жетисуудагы кыргыз-казактардан Өзгөчө кыргыз атчандар бригадасы түзүлгөн. Буга чейин 1919-ж. декабрда Токмок уездинде М. Масанчи командалык кылган дунгандар атчандар полку уюштурулган. Наманган уездинде А. Осмонбеков кыргыздардан турган отряд түзгөн. Улуттук аскердик бөлүктөрдүн түзүлүшү граждандык согуштун жүрүшүндө өзгөчө роль ойноп, жергиликтуу калктын Совет бийлигине болгон ишеничин бекемдеген.

1920-ж. сентябрда Дыйкандар армиясынын командири К. Монстров Мадаминбек корбашы менен союз түзүп, «автономдуу өкмөт» түзүү үчүн күрөшмөк болушат. Алардын бириккен күчтөрү 8-сентябрда Ош шаарын зэлеген. 17-сентябрда болсо Анжиянды курчоого алышкан. Бул шаарларга жардамга келишкен кызыл аскерлердин отряддары К. Монстров менен Мадаминбектин куралдуу күчтөрүн сентябрдын аягында талкалалган. Алардын аскерлеринин калдыктары Гүлчөгө чогулушуп, Фергананын убактылуу өкмөтүн түзүшкөн. 1919-ж. октябрда Мадаминбек Айым кыштагына корбашчыларды кенешке чогул-

туп, анда ал хан делип жарыяланган. Бир нече куралдуу кармаштардан кийин К. Монстров 1920-ж. 17-январда колго түшкөн. Женилерине көзү жеткен Мадаминбек 6-марта багынып, Совет бийлигин тааныган.

1920-ж. башында Антанта Совет бийлигине каршы дагы бир жүрүш уюштурган. Май айында Польша Врангель менен биргелешип Украинаага кол салган. Түркстанга жаны жүрүш даярдала баштаган.

Коопсуздукут сактоо үчүн Түркстан аскерлеринин командачысы М. Фрунзе 1920-ж. 7-майда Кызыл Армияга жергиликтүү калктаң 19-35 жаштагы 30 мин адамды мобилизациялоо жөнүндө буйрук чыгарган. Бул Борбордук Азия элиниң тарыхындагы бириңчи мобилизация болуп, иш жүзүнө ийгиликтүү ашырылган.

Ички жана тышкы контрреволюциячыл күчтөр талкалантаган сон анын калдыктары чет жактагы райондордо барышып, ал жактарда ақыркы аракеттерди жасап көрүшкөн. Ошондой козголондордун бири 1920-ж. ноябрда Атбашыда башталган. Анын башында мурдагы офицер Д. Кирьянов, соодагер К. Бондарев турган. Алар жергиликтүү бай-манаптардын жардамына таянып, Нарын шаарында контрреволюциячыл төнкөрүш жасаган жана андагы 23-полктун командалык курамын туткундаган. Шаардагы Совет бийлигинин жетекчилери өлтүрүлүп, 47 партиялык, советтик кызметкер камакка алынган. Падышалык бийлик орнотулган. Козголончулар Жетисуудагы бийлики колго алыш үчүн Токмокко жана Пишпекке аттанышкан.

Кызыл аскерлердин отряддары аларды Кочкордон тоскон. 16-ноябрдагы катуу салгылашууда төнкөрүшчүлөр талкаланып, башчысы Д. Кирьянов колго түшкөн. Калдыктары Кытайга качкан. Ноябрдын аягында Нарын уезди козголончулардан толук тазаланып, Совет бийлиги калыбына келтирилген. Ошентип, 1920-жылдын аягында Кыргызстанда граждандык согуш аяктаган.

СУРООЛОР:

1. Кыргызстанда Совет бийлигин орнотуунун өзгөчөлүктөрү кайсылар?
2. Граждандык согуштун чыгышына эмне себеп болгон?
3. Басмачылык кыймылын кандайча баалоого болот?
4. Контрреволюциячыл күчтөргө эмне үчүн империалисттик мамлекеттер жардам берген?

**§§ 10–11. СОВЕТ БИЙЛИГИНИН АЛГАЧКЫ МЕЗГИЛИНДЕГИ
СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК КУРУЛУШ
(1917–1940-жж.)**

Советтик агрардык
саясаттын башаты

Пролетариат диктатурасы орногондон кийин В. И. Ленин башында турган коммунисттер биринчи кезекте агрардык маселени чечүүтө аракет жасашкан. Россиянын калкынын негизин түзгөн дыйкандардын басымдуу көпчүлүгүнүн талабына ылайык жерди мамлекеттин карамагына алуу саясаты жургүзүлгөн. Совет бийлигинин Жер жөнүндөгү декрети кабыл алышып, ага ыла-йык бардык жерлер мамлекеттин менчиги делип жарыяланган.

Бул декрет боюнча Совет бийлигинин агрардык саясаттын төмөндөгүдөй негизги багыттары:

- жерге болгон жеке менчикти жоюу, ири жер ээлеринин жерлерин конфискациялоо;
- «жер аны иштеткендердики» деген эреже боюнча жерди чарбаларга төндел бөлүп берүү;
- чарбаларды жерге жайгаштыруу;
- натуралай жана акчалай төлөнүүчү салыктарды, ижара ақыларын, жана дыйкандардын кредиттик мекемелерге болгон бардык карыздарын жоюу;
- дыйкандарга өз чарбасын түзүү үчүн материалдык-техни-калык, акчалай жардам берүү;
- айыл чарбасын тейлеө үчүн кооперативдердин жөнөкөй түрлөрүн уюштуруу ж. б. аныкталган.

Агрардык саясаттын бул багыттары Россиянын четжакала-рында жергилиттүү өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен жүзеге ашырыла баштаган. Совет бийлигинин алгачкы күндөрүнде эле Кыргызстанда агрардык мамилелер түп-тамырынан бери өзгөре баштаган. Кедей жана орто дыйкандар натуралай жана акчалай төлөнүүчү салыктардан бошотулган. Алардын кредиттик уюмдарга, сүткор-банкирлерге болгон карыздары жоюлган.

Жеке менчикте турбаган бардык жерлер мамлекеттин менчиги делип жарыяланып, жергилиттүү бийлик органдарынын көзөмөлүнө еткөн. Натыйжада Кыргызстанда 326 мин теше жер, мамлекеттин жери катары аныкталган. Бул жерлерде кийин совхоздор, колективдүү чарбалар уюштурулган, бир бөлүгү жерсиз дыйкандарга бөлүнүп берилген. Дыйкандар токой байлыктарын да өздөрүнүн керектөөсү үчүн пайдалана баштаган. Аларга үй, короо-жай курулушу үчүн курулуш материалдары бекер же арзан баада берилген.

Совет бийлиги дыйкандарга ирригация тармагын калыбына келтирүү үчүн өзгөчө жардам берген. 1918-ж. 17-майда

В. И. Лениндин демилгеси менен «Түркстанда сугат иштерин ўюштуруу боюнча» Декрет кабыл алышып, ал боюнча Чүй сугат тармагында 94 мин теше жерди өздөштүрүү белгиленген. Түркстанда сугат тармагын өздөштүрүүгө мамлекеттик казнадан 50 млн сом бөлүнүп, анын 3 млн сому Пишпек уездиндеги Чүй суусунун орөөнүн өздөштүрүүгө чегерилген. Чүй сугат тармагындагы бардык куруулуштар, жабдыктар, техникалар мамлекеттик менчикке откон.

Алгачкы агрардык куруулушту жүргүзүүдө Совет бийлигинин жергиликтүү органдары, жер-сүү комитеттери, кедейлер комитеттери маанилүү роль ойношкон. Алар биргелешип үгүтнаасаат иштерин жүргүзүшкон, жерлерди бөлүштүрүшкөн, талааш маселелерди чечишикен.

Пржевальск уездинде ири кулактардын 100 мин теше жери конфискацияланып, ал жерлерге 200 минден ашуун Кытайдан кайткан кыргыздар жайгаштырылган. Калганы жерсиз дыйкандарга берилген. Ушул сыйактуу иштер Токмок уездинде да активдүү жүргүзүлгөн. Совет бийлигинин алгачкы жылдарындагы иштердин натыйжасында кыргыз жана орус дыйкандарынын ортосунда жерди тендер болууга өзгөчө көңүл бурулган. Бул орустар менен кыргыздардын ортосундагы кастык мамиленин жоюлушуна, акырындык менен ишеничин, доступ мамилелердин пайда болушуна өбөлгө болгон. Орус кыштактарынын дыйкандары жерсиз кыргыздарды өздөрүнүн коомдоруна ыктыярдуу кабыл алышып, аларга жер бөлүп бере башташкан.

Жыйырманчы жылдарга чейинки жер боюнча кайра куруулар ири жер ээлөөчү кулактардын, байларды жана манаптардын бир аз бөлүгүн гана камтыган. Жерлердин копчулугу ошолордун колунда кала берген.

Кыргызстандагы жер маселесинин татаалдыгы, падыша-чылыктын колониялык саясатынын калдыгынын күчтүүлүгү бил маселенин чечилишин татаалдаткан. 1917–1920-жж. ара-лыгында кулактар, байлар жана манаптар тарабынан дыйкандардын жерлерин өз бетинче тартып алуу күч алат. Бул дыйкандардын, өзгөчө кыргыздардын жакырдануусуна алыш келген.

1921-ж. январда откон Туркстан АССРинин казак жана кыргыз кедейлеринин крайлык 1-съезди келгин дыйкандар ээлеп алган кыргыздардын жерлерин кайтарып бермейинче кыргыз элинин абалын ондоого болбой турғандыгын баса белгилейт. 1921-ж. 4-февралда Жетисуу областык революциячыл комитети бил максатты ишке ашыруу үчүн жер-сүү реформасын жүргүзүү жөнүндө буйрукка кол койгон.

Жер-сүү реформалары 20-жж. башындагы жер-сүү реформасы жер-сүү маселеси боюнча орус жана кыргыз дыйкандарынын ортосундагы колониялых мезгилден калган тенсиздикти жоуюга багытталған. Ал үчүн орус дыйкандарынан ашыкча жерлерди алуу, мал өтүүчү жерлерге жана суунун башына жайгашып алган орус кыштактарын жана хутторорун жоую керек эле. Мындан тышкары жергиликтүү байлардын жерлери алышып, бошогон жерлер кедей дыйкандарга берилмек. Көчмөн калкка жайыттан тышкары айдоо жерлери да белүнүп, аларга мамлекет тарабынан акчалай жардам, айыл чарба шаймандарын, үрон ж. б. берүү милдети турган.

Жер-сүү реформасынын биринчи этапы 1921-1922-жж. жүргүзүлгөн. Реформа мурун падышалык-помещиктик колония күчтүү орногон Жетисүү областынын Верный, Бишкек, Каракол уезддерин; Сырдарыя областынын Олукката (Талас өөрөөнү), Чымкент, Ташкен уезддерин; Фергана областынын Жалалабад жана Мархамат райондорун камтыган.

1920-ж. ноябрдан баштап партиянын тапшырмасы менен реформаны жүргүзүү үчүн тажрыйбалуу коммунисттер айыл жерлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн жөнөтүлгөн. Жер жана сугат иштери боюнча адистерди даярдоочу курстар ачылган.

Жер-сүү реформасын жүргүзүү айыгышкан тап күрөшүнүн формасында өткөн. Байлар менен кулактар бул реформа аркылуу Совет бийлиги кыргыз айыл-кыштактарын 1916-жылдагыдай талкалайт экен же орус кыштактарын жооп, аларды Кыргызстандан кубалайт экен деген сөздөрдү таркатышкан. Жергиликтүү улутчулдар болсо бардык орустарды колониячылар деп айыптаап, аларды Россияга көчүрүүнү, ал эми шовинисттик маанидагы орус дыйкандары мурун алган жерлеризиди бербейбиз, мурдагыдай боюнча калсын деген талаптарды коюшкан.

Реформаны ишке ашыруу үчүн Кыргызстанда үч адамдан турган «үчтүктөр» органы жана 285 болуштук жана айылдык жер боюнча комиссиялар түзүлүп, аларга бардык коомдук уюмдардын өкүлдөрү кирген. Алар жерлердин, айыл чарба шаймандарынын, үрөндүн ж.б. эсебин алыш кедей дыйкандарга жер белүштүрүүдө зор иштерди аткарышкан. 1922-ж. жазгы талаа жумуштарына чейин реформанын биринчи этапы аяктаган.

1921-22-жж. жүргүзүлгөн реформанын натыйжасында, ез алдынча уюшулган, мал айдал өтүүчү жолдорго, арыктардын башына жайгашкан кыштактар жоюлган. Кулактарга, байларга тиешелүү жерлер, келгин дыйкандар ашыкча ээлеп алган жерлер тартылып алынган. Бардыгы болуп 197 мин тешеден ашуун жер бошотулуп, ал жерлерде 6 мингө жакын дыйкан чарбалары уюштурулган.

Реформанын жүрүшүндө саясий жетишкендиктер менен катар экономикалық ийгиликтер да камсыз болгон. Биринчиден, мында Совет бийлигинин Жер жонундөгү декретинин принциптери жүзөгө ашырылган, экинчиден, дыйкандарга жер берүү алардын колективдүү чарбаларга биригишин тездеткен. Үчүнчүдөн, реформа жер маселесин кандайдыр бир денгээлде чечип, жерди негизги өндүргүч күч – дыйкандар менен бириктирген. Натыйжада айыл чарбасынын өндүргүч күчтөрүнүн өнүгүшү үчүн ынгайлдуу шарттар түзүлгөн.

Бирок реформанын жүрүшүндө одоно катачылыктар да кетирилди. Реформа шашылыш жүргүзүлгөндүктөн, жердин эсеби толук такталган эмес. Мындан тышкary жерсиз, жери аз дыйкандардын эсеби да такталбаган. Өз бет алдынча түзүлгөн орус кыштактары толугу менен жоюлуп, алардын ордуна кыргыз айылдары жайгаштырылган учурлар көп болгон. Бул учурда айрым дыйкандардын кызыкчылыктары эске алынган эмес. Бир катар орто чарбалар бай жана кулак чарбасы катары жоюлуп кеткен.

1921–1922-жж. жер-суу реформасынын жана социалисттик жерге жайгаштыруу саясатынын натыйжасында кыргыз жана орус дыйкандарынын жерлеринин олчому тенделген. Жерге жайгашкан кыргыз дыйкандарынын саны ескон. Натыйжада айдоо жерлер көбөйүп, жерди иштетүү жакшырган.

Реформаны жүзөгө ашырууда бай-манаптарга жана кулактарга каршы чеккиндүү күрөш жүргүзүлгөн.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЛ

Кыргыз АССРинин Советтеринин 1-уюштуруу съездинин чөчминен (1927-ж. марта):

«Бай-манап элементтери Кыргызстандын калкынын карангылыгынан жана өздөрүнүн экономикалық жактан бай жашагандыгынан пайдаланып, эмгекчилерди эзүүнү улантууда. Алар Кыргызстандын элинин Совет бийлигине болгов ишенимий үзгүлтүкө учуратып, Совет бийлигинин органдарынын нормалдуу иштешиие тоскоолдук кылууда. Муну съезддеги делегаттардын сүйлегөн сөздөрү, жер-жерлерден келген арыздар айгинелеп турат. Кыргызстандын эмгекчи калкын бай-манап элементтердин эзүсүнөн куткаруу жана жергилиттүү советтик органдардын тынч иштешии камсыз кылуу үчүн Советтердин 1-уюштуруу съезди токтом кылат:

Кыргыз АССРинин Борбордук Аткаруу Комитетине эмгекчилерди бай-манап элементтердин эзүсүнөн куткаруунун чараларын иштеп чыгуу, чектен чыккав социалдык зияндуду байларды, манаптарды жана кулактарды четтетүүдө администрациялык бардык чараларды колдонуу иши тапшырылсын».

1923-ж. жазынан реформанын экинчи этабы башталып, Жетису областынын калкын жапырт жерге жайгаштыруу иши жүргүзүлгөн. 1923-1926-жж. реформа толук социалистик мунөздө болуп, дыйкандарды жерди жеке пайдалануудан колективдүү пайдаланууга откөрүү максатын көздөгөн. Жерди иштетүүнүн социалисттик формасына етүү учун Кыргызстанда адегенде көчмөн жана жарым көчмөн чарбаларды *отурукташтыруу* керек эле. Совет өкметүүнүн чечими боюнча ар бир дыйкан жерди жекекче же биргелешип иштетүүнүн формаларын тандап алууга, жалданма жумуш күчүн пайдаланууга укуктуу болгон. Отурукташууга откөн дыйкандарга он жылдык мөөнөт менен айыл чарба шаймандары, унаа, үрөн бөлүштүрүлүп, мындан тышкары үй, короо-жай курулушу учун материалдар бекер берилген. Отурукташкан дыйкандар мамлекеттик жана жергилитүү салыктан беш жылга бошотулган. Аларга агротехникалык ж. б. жардам көрсөтүү караган.

1923-1924-жж. Кыргызстандагы жерге жайгаштыруу иштерине Түркстан АССРинин жер иштетүү боюнча эл комиссары жетекчилик кылган. Орто Азия улуттук-мамлекеттүүлүктөрө бөлүнгөндөн кийин Кыргыз автономиялуу обласы менен Казак АССРинде жерге жайгаштыруу ишин бир жетекчилик аркылуу чечүү зарылчылыгы пайда болгон. Ошого байланыштуу 1924-ж. октябрда РСФСРдин Бүткүл Россиялык Аткаруу Комитетинин алдында Кыргыз АССРинин көчмөн жана жарым көчмөн чарбаларын жерге жайгаштыруу боюнча өзгөчө Комиссиясы түзүлгөн. Комиссия 1926-ж. октябрьна чейин иштеп, бул багытта чон иштерди аткарған. Совет бийлигинин жерге жайгаштыруу саясаты дыйкандардын көпчүлүгүнө жаккан. Мурун жакшы жерлерге ээ болуп көнгөн бай-манаптар, кулактар каттуу каршылык көрсөтүшкөн. 1923-1926-жж. Кыргызстанда 91,9 мин чарба жерге жайгаштырылып, алар 590 жер иштетүүчү коомдорго биригишкен.

Агрардык реформанын жүрүшүндө помещиктердин 494, эзүүчүлөрдүн 3447 чарбалары жоюлган. Бул ишти жүзөгө ашырууда көптөгөн аша чабууларга да жол берилип, айрым орто чарбалар куугунтукталган.

1927-ж. 12-ноябрда Кыргыз АССРинин Борбордук Аткаруу Комитети жана Эл Комиссалар Совети *Кыргызстандын түштүгүндө жер суу реформасын жүргүзүү жөнүндө декрет* кабыл алган. Бул жакта жүргүзүлгөн реформанын жүрүшүндө жер фондуусу 46 мин га сугат жана 2,3 млн га кайрак жерди түзгөн. 18,6 мин дыйкан жерге жайгаштырылган. Бардык чайрыкерлер, кедей дыйкандардын 75 процента жер, айыл чарба шаймандарын альшкан, аларга салык боюнча женилдиктер

берилген. Реформанын натыйжасында феодалдык-помещиктик чарбалар жоюлган, патриархалдык-феодалдык мамилелер кыйраган. Айыл-кыштактын калкын негизинен орто дыйкандар түзүп калган. Реформанын жүрүшүндө 65 колхоз түзүлген.

Жерге жайгаштыруунун натыйжасында көчмөндөр отурукташа баштаган. Айыл чарбасын туташ коллективдештирүүгө чейин эле кыргыздардын 40 мин көчмөн мал чарбасы отурукташкан эле. Натыйжада натуралдык мал чарбасы товар өндүрүүчү дыйкан чарбага көбүрөөк өтө баштаган.

Кооперациялар жана колективдүү чарбалар

Агрардык реформалардан кийин кооперация күчтүү темп менен өсөн. Революцияга чейин буржуазиялык кооперациянын мектебинен отпөген кыргыз дыйкандары социалисттик кооперациянын ар түрдүү формаларына бириге башташкан. Кооперациянын жөнөкөй формалары Борбордук Азияда граждандык согуштун мезгилинде эле пайда болгон. Кыргызстанда болсо көчмөн мал чарбасына ылайыкташтырылган малчылардын «Чолпон» (1924-ж.) жана «Аксай» (1925-ж.) шериктештиктери түзүлгөн. Кыргыз автономиялык обласы түзүлгөн соң кооперациялар көбөйгөн. 1925-ж. октябрьна карата Кыргызстанда 232 айыл чарба кооперативдери түзүлүп, аларга 21,8 мин адам мүчө болгон. 1926-ж. баштап Кыргызстандагы кооперацияларды Кыргыз АССРинин кооперациялык Совети жетектеп, бул кыймылдын өсүшүнө, алардын мамлекеттик органдар менен мамилесин жөнгө салууда, жеке капиталга каршы күрөшүүдө маанилүү роль ойногон.

Ошол кезде көчмөн калктын кооперациялары жонундө түрдүү пикирлер болгон. Айрымдар кооперацияларды «ургуулук» же «уруктук» негизде түзүүнү сунуш кылышса, экинчилери аларды таптык принцип боюнча уюштурууш керек дешкен. Кыргызстандын калк отурукташкан аймактарында кооперациялар СССРдин борбордук райондорундагыдай формаларда уюштурулган.

1929-ж. Кыргызстанда кооперациянын адистешкен формаларын түзүү жөнүндө чечим кабыл алынып, ага ылайык, «Кыргыз пахта союзу», «Кыргыз мал чарба союзу», «Кыргыз колхоз союзу» ж. б. түзүлгөн. Булар өнөр жай менен дыйкандардын ортосундагы байланыштыруучу органдар болуп калган. Бул кооперативдик союздар дыйкандарды өндүрүштүк кооперациянын башкы формалары жерди биргелешип иштетүү шериктештигиге (ТОЗ) жана айыл чарба артелдерине биригишине даярдоодо чон роль ойношкон. Бул иште Совет бийлигинин алгачкы мезгилинде эле байлардын, кулактардын жерлерин, малын кон-

фискациялоо учурунда түзүлүп, чындалып калган колхоздор да түрткү болгон.

1925-ж. Кыргызстанда 64 колхоз жана 6 совхоз болгон. Совет өкмөтү аларды ар тараптан колдоого алган. 1924-ж. Чүй орөөнүндө «Аламудун», Каракол уездинде «Токтоян» чарбалары уюштурулуп, алар экономикалык жактан мыкты көрсөткүчтергө жетише баштаган. Аларда уйлардын асыл тукум породалары өстүрүлүп, мал үчүн сарайлар курулуп, сүттовар фермалары, сыр жасоочу цехтери иштеп, башкаларга үлгү болгон. 1928-ж. аягында Кыргыз АССРинде 5 коммуна, 102 ТОЗ, 180 айыл чарба артели иштеген. Алар республиканын 5,7 минден ашуун дыйкан чарбаларын, т. а. республиканын дыйкан чарбаларынын 1,7 процентин гана бириктирген. Мунун ичинен колхоздорго бириккендөр 2,9 процентти гана түзген.

Колхоз кыймылынын өсүшүнө Түндүк Кыргызстандын колхозчуларынын 1928-ж. январда Фрунзе ш. откөн уюштуруу съездиде түрткү болгон. Ага республиканын 34 айыл чарба коллективдеринен 36 делегат катышкан. Съезд крайдагы колхоз кыймылынын абалын талкуулап, аны чындоонун иш чарагарын аныктаган.

Кыргызстанда айыл чарбасынын материалдык-техникалык базасын чындоо, дыйкандарды техникага тартуу, алардын билүүн көтөрүү иштерине өзгөчө көнүл бурулган.

Кыргыз жерине биринчи жолу 1924-ж. уч трактор келген. Ал эми 1927-1928-жж. Чүй орөөнүн талааларында – 48, Таласта – 8, Ысыккөл ойдуунунда – 4, Кыргызстандын түштүгүндө – 40 трактор болгон. Алар 5,7 мин гектар жерди иштетишкен. Албетте, Кыргызстандын айыл-кыштактарына бул техника же-тишсиз эле. Колдо бар айыл чарба техникаларын, тракторлорду биргелешип пайдалануу үчүн дыйкандар кооперацияларга биригиши зарыл эле.

Кыргызстанда жүргүзүлгөн жер-суу реформасы, жерге жайгаштыруу саясаты, кооперациялык-колхоздук курулуш республиканын айыл чарбасынын өсүшүнө ыңгайлуу шарттарды түзгөн. Натыйжада Кыргызстандын айыл чарбасы калыбына келтириле баштаган. 1925-ж. республиканын айдоо жерлери 325 мин теше же согушка чейин айдалган жердин 58,3 процентин түзгөн. 1925-1926-жж. Кыргызстандын дыйканчылыгынан түшкөн продукциянын жалпы көлөмү 1914-ж. ондурулгендүн 50,3 процентин түзгөн. Дыйканчылык техникалык өсүмдүктөрдү көбүрөөк себүүнүн эсебинен, ал эми мал чарбачылыгы кой чарбасын өстүрүүгө байланыштуу жогорулаган.

1924-1925-жж. Кыргызстанда 2794 мин баш мал болгон. Бул 1914-ж. малдын 58,7 процентин түзгөн. 1925-1926-жж. рес-

публикациялардын саны 4201,4 минге жетип, 1914-ж. малдын санынын 90,3 процентин түзүп калган.

Ошентип, 1928-ж. айыл чарбасынын негизги эки тармагы тен согушка чейинки деңгээлге жакындаған. Агрардык чөйрөдөгү реформалардын натыйжасында республикадагы эзүүчү таптын оқулдору 12,7 проценттен 3,5 процентке чейин азайган. Бирок негизинен алганда Кыргызстандын айыл чарба өндүрүшү артта калган. Бул тармакты көтерүү үчүн дагы көптөгөн аракеттер керек эле.

Жаңы экономикалык саясаттын таасири менен дыйкан чарбаларынын түзүлүшүндө орто дыйкандардын саны көбайып, кедей дыйкандардын саны азая баштаган. Бирок, ошол кездеги айыл-кыштактарда жумушсуздук отө көп болгон. Жер алганы менен көпчүлүк дыйкандар аны иштете албай бош калтырышкан. Дыйкандардын көбүндө айыл чарба шаймандары, үрөн жетишсиз болгон.

Жаңы экономикалык саясаттын шартындағы өнержай

Совет бийлиги орногон мезгилде Кыргызстан өлкөнүн башка райондорунан агрардык-мал чарба региону катары айырмаланып турган. Индустриялаштыруу саясаты башталганда Кыргызстанда негизинен пахта тазалоочу, женил жана тамак-аш тармактары бөюнча гана аз сандагы ишканалар иштеген.

1925-ж. апрелде Чехословакиянын коммунист жумушчуларынын демилгеси менен Бишкек шаарында «Интергельпо» («Өз ара жардам») интернационалдык кооперациялык шериктештиги түзүлгөн. Кыргызстандын Өкмөтү ага Пишик станциясынын жанынан 43 га жер болуп берген. Алар кыска мөөнөттө эле айна 4 мин терини иштетүүчү завод, сукно фабрикасын, кыш, тактай заводдорун, электр станциясын, бир нече мастерскойлорду курушкан. 14 улуттун өкүлдерүүн турган бул колектив республиканын өнержайынын өнүгүшүнө, жумушчу адистерди даярдоодо колдорунан келген жардамдарын берген.

Жаңы экономикалык саясат кустардык ишканаларга продукция өндүрүүгө жана аны сатууга эркиндик берген. Натыйжада кустардык өнержай осе баштаган. Эгерде 1922-1923-жж. Кыргызстанда 1964 кустардык ишканалар болсо, 1925-1926-жж. алардын саны 4525ке жеткен. Аларга женилдиктердин отө көп берилиши, республикада мамлекеттик ишканалардын дээрлик жокко эзе болушу кустардык өнержайдын өнүгүшүнө ынгайлуу шарт түзгөн. Жай болсо дагы аларды кооперациялаштыруу иши жүргөн. 1925-ж. кустарлардын 11 процентин баш коштурган 30 өнержай артелдери пайда болгон. 1920-1924-жж. аралыгын-

да майда өнөржай ишканаларынын дүн продукциясы республика боюнча 41 процентке есекен. 1925-ж. алар 1914-ж. чейин өндүргөн продукциянын 55 процентин өндүргөн.

Жалпысынан алганда, Кыргызстан агрардык өлкө бойdon кала берген. 1926-ж. республиканын эл чарбасынын дүн продукциясында өнөржайдын 2,3 процент гана үлүшү болгон. Демек, калган 97,7 процентин дыйканчылык менен мал чарбачылыгы өндүргөн. Жаны социалисттик курулушка өтүү үчүн ири машиналык өнөржайга өтүү зарыл эле.

СССРдин өнөр жай өндүрушү атайын каралбаса да, ВКП(б)нин XIV съезди (1925-ж., декабрь) өлкөнү индустриялаштыруу курсун аныктаган. Союздук пландарга ылайык Кыргызстанда да индустриялаштыруу иштери башталып, аны агрардык-индустриялык республикага айланыруу милдети коюлган. Өнөржайынын өсүү темпи жалпы союздук денгээлден жогору белгиленген. Республиkanын техникалык-экономикалык жактан артта калышын жоюу, жергиликтүү улуттардан жумушчу кадрларды жана инженердик-техникалык интеллигентияны даярдоо караталган.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЛ

РКП(б)нин Кыргыз областык биринчи парктонференциясынын өнөржайы боюнча кабыл алган чечиминен (1925-ж. марта):

*1. Пролетардык базанын аздыгы, өзгөчө улуттук пролетариаттын жоктугу, улуттук өнөржайды өнүктүрүүнүн, бул жактагы чийки заттарды жана табигый байлыктарды пайдалануунун маанисин жогорулатат.

2. Областта улуттук өнөржайды түзүүдө биринчи кезекте: тамак-аш өнөр жайын (кант, консерва заводун), Ош жана Жалалабад округдарында пахта заводдорун, жангакты иштетүүчү ишканна куруу керек.

3. Чүй гидроэлектростанциясын курууга каражат табуу зарыл. Анын курулушу элдин маданий жактан өнүгүшүнө, өнөржайды көтөрүүгө жакшы түрткү болов эле.

4. Чарба органдарынын алдына областтын суу боюнча мүмкүнчүлүктөрүн кенири пайдалануу милдетин коюу керек. Биринчи кезекте Ош электростанциясынын мүмкүнчүлүгү кенири пайдаланылсын.

6. Кызылкыя кенине жергиликтүү калктаң жумушчуларды кенири тартуу зарыл.♦

Жалпы союздук пландын негизинде иштелип чыккан республиканын биринчи беш жылдык планын 1929-ж. 10-декабрында откон Кыргыз АССРинин экинчи сессиясы кабыл алган. Аны декабрда РСФСР Эл Комиссарлар Совети, 1930-ж. февралда СССР Эл Комиссарлар Совети бекиткен. Бул план жаны экономикалык саясаттын принциптерине негизделип түзүлгөн.

Бирок мурда капитализмди басып отпеген Кыргызстандын шартында индустриялаштырууну жүзөгө ашыруу өзгөчө оор болгон. Кыргыз калкынын көчмөн турмушта жашашы, патриархалдык мамилелердин үстөмдүк кылышы, социалисттик укладын начарлыгы, калктын туташ сабатсыздыгы, тап душмандаинын каршылыгы бул саясатты турмушка ашырууда залакасын тийгизген. Индустриялаштыруунун башталышында Кыргызстанда негизинен айыл чарбасынын продукцияларын иштетүүчү, т. а. пахта, тери иштетүүчү, женил жана тамак-аш өнөр жайы өнүккөн.

1926-ж. Кыргызстанда мамлекеттик 20 ишканан иштеген. Мындан тышкary шаарларда жана айыл-кыштактарда көптөгөн майда жеке менчик ишканалары жана кустардык мекемелер болгон.

Совет окуметү 1926–1927-жж. Кыргызстандын өнөржайы үчүн 3 млн рубль болуп, андан тышкary Мамлекеттик банк тара拜нан көп жылга кредиттер берилген. Натыйжада 1926-ж. сок чыгаруучу завод, 1927-ж. тери заводу, «Интергельпонун» сукно фабрикасы, 1928-ж. Карасууда пахта тазалоочу завод, Оштогу жибек заводу, Бишкекте типография, эки тактай заводу ишке киришкен. 1927–1928-жж. республикада 33 ишканан иштеген, алардын ичинде 14 ири завод, фабрикалар бар эле. 1930-ж. Түркстан-Сибирь жолунун бүтүшү Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшүндө маанилүү роль ойногон. Ал Орто Азия менен Казакстанды Сибирь жана Урал менен байланыштырган.

Эмгекчилердин тынымсыз аракетинин жана Совет окуметүнүн жардамы менен 1928-ж. Кыргыз АССРинин эл чарбасынын бардык тармактары согушка чейинки денгээлине осүп жеткен. Өнөржайынын осушу менен жумушчулардын катары кобейген. 1926-ж. Бүткүл союздук эл каттоонун маалыматы боюнча Кыргызстанда 16,4 мин жумушчу болуп, алардын 4 минин гана кыргыздар түзгөн. Кыргыз жумушчуларынын көчүлүгү айыл-кыштактардагы майда кустардык ишканаларда эмгектенишкен.

1930-ж. баштап жаны экономикалык саясаттын принциптери бузулуп, сталиндик администрациялык-буйрукчул система күчүнө кире баштайт. Бюрократизм күчөп, субъективдүү пландарды танцуулоо, аны аткарууга мажбурлоо ыкмалары күчөген. Бул чарбалык эсептин жана акча-товар мамилелеринин өнүгүшүнө тоскоолдук кылган.

Көптөгөн кыйынчылыктарга карабастан, бириңчи беш жылдыкта Кыргызстанда 41 жаны өнөржай ишканасы ишке киргизилген. Алардын ичинде Бишкектеги металл иштетүүчү механикалык завод, эт комбинаты, Канттагы кант заводу, Караганда

суудагы механикалық-ремонт заводу, эки ири тери заводдору, Фрунзеде ун комбинаты, күрүч тазалоочу завод ж. б. болгон. Мындан тышкары беш кыш завод, Таласта черепица заводу иштей баштаган. Карабалтада жана Ново-Троицкийде кант заводдору курула баштап, Оштогу жибек заводу жаныча жабдылган.

Биринчи беш жылдыкта Кыргызстанда 11 чоң жана кичи-не электрстанциялары иштей баштаган. Булар индустриялаштыруунун өнүгүшүне өбелгө болгон. 1932-ж. республикада 1,5 миң ишканы иштеп, алардын 106сы ири ишканы болгон. Биринчи беш жылдыкта өнержайдын дүн продукциясы 3,5 эсеге ескөн. Өнөржайынын республиканын эл чарбасындагы үлүпшү 23,5 процентке көтөрүлген.

1935-ж. январда Кыргыз АССРинин советтеринин IV съезди жалпы союздук планга ылайык эл чарбасын өнүктүрүүнүн экинчи беш жылдык планын кабыл алган. Бул план боюнча республиканын өнержайына, озгөчө көмүр казып алууга ири суммадагы капиталдык салымдар бөлүнгөн. Экинчи беш жылдыкта биринчи беш жылдыктан айырмаланып, жаны өнержай ишканаларын иштеттүүгө, аларда жаңы технологияларды өздөштүрүүгө көнүл бурулган. 1935-ж. Ташкөмүр кени ишке киришип, башка көмүр көндөри реконструкцияланган жана жаңы механизмдер менен жабдылган. Республикада көмүр казып алуунун көлөмү ескөн. Нефть өндүрүү жолго коюлган. Женил жана тамак-аш өнөр жайында да жаңы жетишкендиктер камсыз болгон. Ошентип, биринчи жана экинчи беш жылдыкта Кыргызстандын өнержайы бир кыйла жогорулаган.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЛ

Кыргыз ССРинин Мамлекеттик пландоо комитетинин экинчи беш жылдыктын жыйынтыгы боюнча материалынан:

«Өнержай тармагы боюнча беш жылдыктарда төмөнкү ийгиликтөр камсыз болду. Кыргызстан Орто Азияны көмүр менен жабдуучу ири база болуп калды. Нефтинин, сурьманын, сымаптын, мышьяктын ири көндөри изилденип, эксплуатацияга берилди. Коргошунун дун эң ири кенин өндүрүүшү киргизүү даярдыгы жүрүүдө. Кыргызстанда түстүү жана сейрек көздешүүчү көндөри изилденди. Женил өнержайы боюнча – жибек фабрикасы, пахта тазалоочу завод ж. б. курулду. 1937-ж. женил өнөржайы чыгарган продукциянын көлөмү 1932-ж. салыштырмалуу 2,3 эсеге естү».

Кыргызстанда өнөржайы боюнча үчүнчү (1938–1942-жж.) беш жылдыкта белгиленген пландар да негизинен аткарылган. Республикада 40 өнөржай ишканасы ишке киргизилген. 1940-ж.

өнөр жайы 1937-ж. салыштырмалуу продукцияларды 1,5 эсеге көбүреек өндүргөн. Кыргызстандын эл чарбасынын дүн продукциясында өнөржайынын үлүшү 50,3 процентти түзүп калган. Анын ичинен өзгөчө оор өнөржайы, түстүү металл, машина куруу, курулуш материалдарын, электр энергиясын өндүрүү тармактары өнүккөн.

Айыл чарбасын жамаатташтыруу

Жаны экономикалык саясат 20-жж. көп жылдарга эсептөлген саясий стратегия катары кабыл алынган эле. Өлкөнү индустриялаштыруу, дыйкандарды кооперативдештирүү, элдин материалдык жана маданий денгээлин көтөрүү пландары да жаны экономикалык саясаттын принциптеринин негизинде жүргүзүлмөк.

Дыйкандарды кооперациялаштырууда мамлекет тарабынан күч колдонулбастан, экономикалык ыкмалар аркылуу эволюциялык жол менен өнүктүрүлмөк. Дыйкандар кооперациянын артыкчылыктарын түшүнгөндө гана ага ез ыктыярлары менен бириге башташмак. Жаны экономикалык саясаттын башталышынdagы түзүлгөн кооперациялар бул саясаттын туура экендигин көрсөткөн. Бирок 20-жж. аягында жаны экономикалык саясаттын алкагында калыптанып калган багыт түп-тамырынан бери өзгөрүүгө дуушар болгон. Өлкөнү индустриялаштыруу эн негизги жана башкы максат катары жарыяланып, эл чарбасынын башка тармактары жалан гана ошол максатты жүзөгө ашырууга өбелгө болушу керек деп аныкталган. Индустрислаштырууну дыйкандарды тике жана кыйыр экспроприациялоо аркылуу ишке ашыруу багыты аныкталган. Ал үчүн дыйкандарга азыктүлүк чагымы кайрадан киргизиле баштаган. Эми дыйкандар өздөрүнүн артыкбаш эгинин эркин сата албай, аны да мамлекетке арзан баада тапшырууга милдеттенидирилген. Каршылык кылгандары кулак деп жарыяланып, сот жообуна тартылган, эгини конфискацияланган. Ушул мезгилде киши жалдан иштеткен өндүруш ээлериин эзүүчү тап катары жооу иши мурдагыдан да күч алган.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЛ

Кыргыз АССРинин Борбордук Аткаруу Комитетинин жана Эл Комиссарлар Советинин биргелешкен кеңешмесинин тоクトомунаң (1930-ж.):

«1. Кыргыз АССРинин Нарын, Каракол, Талас кантондорунда жана Ош округунда жарым феодалдык жана уруулук мамилелерди сактоо, өздөрүнүн байлыгы жана коомдук абалы менен айылдарды со-

веттештириүгө тоскоолдук кылган жергиликтүү үч ири мал ээлери көчүрүлсүн.

2. Ушул токтомдун 1-пунктуна ылайык көчүрүлө турган адамдар жана алардын үй-бүлөлөрү Кыргыз АССРинин территориясында жашоо жана чарба жүргүзүү укуктарынан ажыратылсын...

5. Мурда өзүнүн социалдык абалы боюнча жогорку катмарга тиешелүү адамдар: укум-тукумунан бери манап болуп, азырыкыга чейин уруу башчысынын укугун алып жүргөндөр, өзгөчө кызматы үчүн падышадан сыйлык алган, антисоветтик иштерди жүргүзүшкөн мурдагы болуштар менен бийлер да жашаган жерлеринен көчүрүлүп, үй-мүлктерүү конфискациялансын...

11. Белгиленген убакта көчпей калгандарга ОГПУ же милиция күч колдонот».

Эзүүчү таптарды жоюу менен бирге дыйкандарды да кынк эттирибей баш ийдирүү үчүн аларды өндүрүш каражаттарынан ажыратып, менчиктин бардык формаларын мамлекеттин колуна өткөрүү саясаты башталат.

Бул максатты жүзегө ашыруу үчүн И. Сталин 1929-ж. жаңында айыл чарбасын «туташ колективдештириүүнүн» ураанын жарыялаган. Ошентип, айыл-кыштактарды социалисттик укладга өткөрүү үчүн «Улуу бурулуш» башталган. 1930-ж. 5-январда ВКП(б) Борбордук Комитети «Колективдештириүүнүн темпи жана колхоз курулушуна мамлекеттик жардам көрсөтүүнүн чаралары жөнүндө» токтом кабыл алган. Анда колективдештириүүнүн мөөнөтү бекитилген.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЛ

Кыргыз АССР Советтеринин III съездинин «Колхоз курулушу жөнүндөгү» резолюциясынан (1931-ж. февралы):

«Азыркы эки жыл Кыргызстандын айыл чарбасын социалисттик негизде кайра курууда бурулуш мезгили болду...

Колхоз курулушундагы негизги жетишкендик катары Советтердин III съезди төмөндөгүлөрдү белгилейт:

а) колхоздордун саны 1928-ж. 287ден 1929-ж. 534ке, ал эми 1931-ж. 910го жетти. 1931-ж. 1-февралга карата дыйкан чарбалардын 29 процента колхоздордо биригиши. Бул көрсөткүч 1929-ж. 2,9 гана процентти түзгөн.

б) колхоздордун айдоо аянттары 1928-ж. 11020 гектардан, 1929-ж. 51290 гектарга, 1930-ж. 207290 гектарга көбейдү. Бул республиканын жалпы айдоо аянтынын 28,4 процентин түзөт. 1930-ж. колхоздордун айдоо аянтын 500 мин гектарга жеткириүү белгиленүүдө...

ж) съезд орто дыйкан чарбаларынын колхоздордо жетишсиз тартылып жаткандыгин белгилейт. Алардын колхоздордо тартылыши дыйкан массаларынын колхоз тарабына өтүшүндөгү бурулушту билдирет...».

Коллективдештируү толук бойдон сталиндик администрациялык-буйрукчул системасынын жетекчилиги менен жүргүзүлгөн. Республиканын жергиликтүү партиялык жана советтик органдары бул саясатты тезирээк аткаруу үчүн атаандашууга отушуп, коллективдештируүнү мөөнөтүнөн мурда аткарууга аракеттенишкен. 1930-ж. январь-февраль айларында коллективдештируү өтө тез темп менен жүргүзүлгөн. Натыйжада 1929-ж. дыйкандардын 6,6 процента гана колхоздорго кирген болсо, 1930-ж. мартаңда бул көрсөткүч 37,2 процентке жеткен. Айрым көчмөн райондордон колхозго малчылар 100 процент өткөндүгү жөнүндө рапорттор түшө баштаган. Бирок бул чындыкка туура келген эмес. Шашылыш түрдө түзүлгөн колхоздор бат эле тарап кеткен. 1930-ж. сентябрьна чейин мындай колхоздордон дыйкандардын 32,5 мин түтүнү кайра чыгып кетишкен.

Коллективдештируү саясатын ишке ашыруу үчүн айыл кыштактарга жардам берүүгө шаарлар, өзгөчө жумушчулар милдеттенирилген. Айрым шаарлар, заводдор жана фабрикалар айыл-кыштактарды шефке алышкан.

Совет бийлиги мурда айыл-кыштактарга эгин даярдоо үчүн жиберилгендөрдө кошумча 25 мин жумушчууну жөнөткөн. Алар кийинчөрөк «жыйырма беш минчилер» деп аталып, коллективдештируүгө жардам беришкен.

1930-ж. 8-февралда Кыргызстанга Иваново шаарынан жыйырма беш минчилерден 69 киши келген. Кийинчөрөк буларга 219 жумушчу кошумча жөнөтүлгөн. Алардын 132си Кыргызстандын түндүгүнө, калганы түштүккө бөлүштүрүлгөн. Алар колхоздордун төрагалыгына же башкарманын мүчөлүгүнө шайланышкан, алардын көбү Кыргызстанда колхоз курулушунда белгилүү эмгек синиришкен. Айрымдары жергиликтүү шартта эл менен иштеше албай, бир жылдан кийин эле кайра кетишкен.

Кыргыз айыл-кыштактарында социалисттик курулуштун жүрүшүндө көптөгөн катачылыктар, аша чабуулар орун алган. Дыйкандарды коллективдуу чарбага тартууда ыктыярдуулук принципи бүт бойдон бузулган. Колхозго киргиси келбegen дыйкандар кулакка тартылган, шайлоо укугунан ажыратылган.

Коллективдештируүдө анын төмөнкү формаларын, адегенде ТОЗдорду түзүү андан акырындык менен колхоздорго өтүү принципи да бузулуп, дыйкандар зордук менен колхоздорго киргизилген. Кыргызстандын дыйкан, малчылары колхозго биригүүгө даяр эместиги эске алынган эмес.

Коллективдештируүнүн жүрүшүндөгү зордук-зомбулуктун күчөшү айыл чарбасын, өзгөчө мал чарбасын бүлгүнгө учураткан. Колхозго малын бергиси келбegenдер аны союп же сатып жок кыла баштаган. Натыйжада 1930-ж. ири мүйүздүү малдын

саны 24,4 процентке, жылкы – 18,5, кой-эчки – 15,5 процентке азайган. Эгинди конфискациялоонун натыйжасында жазында үрөндүк эгин калбай калган.

1930-ж. мартаında И. Сталин «Ийгиликтен баш айлануу» деген макаласында колективдештируунун жүрүшүндөгү аша чабууларды сынга алган. Бирок колективдештируунун принциптерин кайрадан карап чыгуу маселеси коюлган эмес. Кийинки жылдарда деле бул иште көптөгөн катачылыктар кетирилген. 1931-ж. ВКП(б)нин Кыргыз обкомунун чечими боюнча Аламудун, Балыкчы, Каракол, Карабалта, Киров, Сталин, Чүй райондорунда туташ колективдештируү жүргүзүлгөн. Ошентип, дыйкандардын негизги массасы колхоз курулушуна өттү деген жыйынтык чыгарылган. Колективдештируү саясатынын жүрүшүндөгү кетирилген катачылыктар 1932–1933-жж. дагы кайталанган. 1932-ж. Кыргызстанда 1522 колхоз түзүлүп, 53 гана ТОЗ уюштурулган. Чындыгында көчмөн чарбалар үчүн кооперациянын ушул экинчи жөнөкөй түрү – ТОЗдор ылайыктуу болгон.

1933–1934-жж. бул эске алышып, ТОЗдор көбүрөөк түзүлгөн. 1934-ж. Кыргызстандагы 1067 айыл чарба артели жана 738 ТОЗ дыйкан чарбаларынын 68,5 процентин бириктирген.

1937-ж. баштап ТОЗдор айыл чарба артелдеринин уставына откерүлгөн. Ушул жылы дыйкан чарбалардын 89,1 процента колхоздорго бириккен. Айдоо аянттарынын 97 процента колхоз-совхоздорго тиешелүү болуп калган. Аларды 53 МТС 4 миндей тракторлору, 500дей комбайндары менен тейлекен. 1940-ж. дыйкан чарбаларынын 98,9 процента айыл-чарба артелине – колхоздорго кирген. Колхоздор ирилештирилип, бир колхозго 106 кожолук туура келген.

Ошентип, үчүнчү беш жылдыктын Улуу Ата Мекендик со-гушка чейинки жылдарында Кыргызстанда айыл чарбасын колективдештируү процесси аяктаган.

**Көчмөн жана жарым
көчмөн чарбаларды
отуруктاشтыруу**

Кыргызстанда айыл чарбасын колективдештируү иши көчмөн жана жарым көчмөн чарбаларды отурукташтыруу менен кошо бир мезгилде жүргүзүлгөн.

Калкты отурукташтыруу Совет бийлигинин алгачкы жылдарында жүргүзүлгөн жер-суу реформаларынын жүрүшүнде эле башталган. 20-жж. аягында 42 мин чарба отурукташкан. Бирок 30-жж. башында Кыргызстанда дагы 85 мин чарба көчмөн абалда калган. Колективдештируүнү ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн аларды отурукташтыруу зарыл эле.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЛ

Кыргыз АССРинин Эл Комиссарлар Советинин 1931-ж. 3-апрелдеги «Республиканын көчмөн жана жарым көчмөн калкын отуруктاشтыруу жөнүндөгү» токтомунаан:

«1. Республика боюнча: Сталин, Нарыш, Атбашы, Жетиоғуз, Каракол, Алай, Кетментөбө, Өзгөн, Ноокат жана Кызылжар райондору боюнча 8 мин көчмөн жана жарым көчмөн чарбаларын отурукташтыруунун планы бекитилсин.

2. Отурукташтыруу төмөнкү линия боюнча жүргүзүлсүн:

а) отурукташып жаткан чарбаларга кыштактарды куруу үчүн жерлер белүнүп, чарбалар жерге жайгаштырылсын, суу менен камсыз болсун жана мал чарбасы үчүн туруктуу тоот базасы түзүлсүн;

б) көчмөн жана жарым көчмөн райондордун эмгекчилери совхоздорго туруктуу жумушчу адистери катары тартылсын;

в) көчмөн жана жарым көчмөн райондордун эмгекчилери жумушчу катары енержайга жана жол куруулушуна кенири тартылсын;

3. ... Сүусамыр жана Алай өрөөндөрүнүн Көчмөн (Жайллоо) советтери кедей жана орто көчмөн чарбалардын ичинде отурукташтыруунун мааниси жөнүндө кенири үгүт иштерин жүргүзүүгө милдеттендирилсін.

4. Отурукташтырууга байланыштуу бардык иш чараларды пландуу жетектөө жана жөнгө салуу үчүн Кыргыз АССРинин Эл Комиссарлар Советинин алдында Отурукташтыруу боюнча республикалык комитет түзүлсүн...».

Көчмөн жана жарым көчмөн чарбаларды отурукташтыруу ишине жетекчилик кылуу үчүн Кыргыз АССР ЭКСтин алдында отурукташтыруу боюнча комитет, дыйканчылык эл комиссариатында отурукташтыруу сектору, райондук комитеттер түзүлген.

1931-ж. февралдагы партиянын Кыргыз обкомунун II Пленуму 1931-ж. – 10 мин, 1932-ж. – 30 мин, 1933-ж. – 22 мин, 1934-ж. – 23 мин чарбаны отурукташтырууну пландаган. Көчмөн турмушка кылымдардан бери көнгөн кыргыздарды отурукташтыруу өтө татаал иш эле. Отурукташтырууну жүзөгө ашыруу үчүн сооздук, Россиялык бюджеттен коп жылга эсептөлген ссудалар берилген. Райондорго көп сандагы куруулуш материалдары, үй чарбасына керектүү буюмдар, эмеректер келип түшө баштаган.

1931-ж. отурукташтыруу төрт райондо жүргүзүлген. 1932-ж. болсо республиканын 12 районунда көчмөндорду массалык түрдө отурукташтыруу башталган. Жер-жерлерде турак жайлар, мектептер, ооруканалар, китеңканалар, мал үчүн короо-сарайлар курула баштаган. Ушул эле жылы Кыргыз Өкмөтүнүн чечими менен отурукташшууга өтүп жаткан чарбаларга женилдиктер берилген. 1933-ж. 43,4 мин чарба отурукташшууга өтүп, 148 айыл-кылтак уюшулган. Отурукташкандар үчүн 2,5 млн гектар ай-

доо, чөп жана жайыт аянттары бөлүнүп берилген. 4 жылда отуруктاشтырууга 34 млн сом жумшалган. Көчмөндөрдү отурукташтыруу иши 1937-ж. чейин ете активдүү жүргүзүлгөн. 1931–1937-жж. аралыгында 78 мин көчмөн жана жарым көчмөн чарба отурукташып, алар 842 колхозго биригишкен. Калган көчмөн чарбаларды отурукташтыруу 1941-ж. чейин жүргүзүлгөн. 1931–1941-жж. аралыгында Кыргызстанда 98 мин көчмөн жана жарым көчмөн чарбалар отурукташтырылып, 300 жаңы кыштактар пайда болгон. Аларды социалдык-экономикалык жактан көтөрүү үчүн 307 млн сом жумшалган. Ал эми 20 жылдын (1918–1937-жж.) ичинде бардыгы болуп 600 мин адамды камтыган 142 мин чарба отурукташкан. Отурукташкан калк үй-жай менен негизинен камсыз болгон.

Кыргыз элинин отурукташкан турмушка толук өтүшү, албетте, прогрессивдүү көрүнүш эле. Мунун натыйжасында Кыргызстанда туруктуу айыл-кыштактар, чарбалык борборлор пайда болгон. Аларда түрдүү агартуу мекемелери, мектептер, турмуш-тиричилик ишканалары курулган. Феодалдык-патриархалык ан-сезим жаны коомдук идеология менен алмаша баштаган.

Бирок отуруктاشтырууда да олуттуу жаңылыштыктарга жол берилген. Бул ишке жетекчилик кылгандар борбордун көрсөтмөсү менен Кыргызстанда Россиядагыдай типтүү кыштактарды курууга аракеттенишкен. Ал үчүн көчмөн айылдарды бир кыштакка чогулушкан. Жаңы кыштактар мал жайыттарынан алыс жайгашкандыктан, мал багуу кыйынчылыкка учурал, кыргыз элин мал чарбачылык салтынан оолактаткан.

Отурукташтыруу коллективдештирүү саясаты менен коштолуп, жаны эле отурукташа баштаган эл зордук менен колхоздорго киргизилген. Отурукташууну, колхозго киругүнү каалабаган көчмөндөрдү куугунтукка алуу күчөн. Айрым жерлерде кыргыз элинин турмуш-тиричилигинин өзгөчөлүктөрү эске алынбастан эле европалык типтеги көп квартиralуу үйлөр да курула баштаган. Ушул ондуу кемчиликтерге карабастан, кыргыз элинин отурукташууга өтүшүнүн натыйжасында элибиздин коомдук көз карашы, экономикасы жана маданияты азыркы цивилизациянын негизинде өнүгүүгө мүмкүндүк алган.

СУРООЛОР:

1. Жер жөнүндөгү декрет кандай максатты көздөгөн?
2. Жер-сүү реформаларын жүргүзүүнүн максаты кандай болгон?
3. Алгачкы кооперациялар жана коллективдүү чарбалар жөнүндө эмне билесиндер?
4. Өнөржайдын калыптанышы, «Интергельпо» жөнүндө баяндал бергиле.

5. Алгачкы оноржай ишканалары кайсылар болгон?
6. Айыл чарбасын колективдештируү эмне үчүн зордук жолу менен жүргүзүлген?
7. Кыргыздардын отурукташтырылышынын мааниси жонундо айтып бергиле.

§ 12. СОВЕТ МАМЛЕКЕТИНИН УЛУТ САЯСАТЫ

**Улут маселесин
чечүүдөгү алгачкы
кадамдар**

Большевиктер партиясы бийликке келгенге чейин эле социалдык жана улуттук эзүүнү жоюуну өздөрүнүн негизги максаты экендигин жарыялап келишкен. 1917-ж.

2-ноябрда Совет өкмөтү *Россия элдеринин укуктарынын декларациясын* жарыялап өзүнүн улут саясатынын негиздерин билдирген.

Октябрь революциясына чейин падышачылыктын колониялык саясаты, аймактык бытырандылык, феодалдык-патриархалдык мамилелердин үстөмдүгү Орто Азия элдеринин улуттук байланыштарын түзүүгө жана чындоого тоскоол болгон. Совет өкмөтү Орто Азияда өздөрүнүн таасирин бекемдөө үчүн 1917-ж. 22-ноябрьнда “*Россиянын жана Чыгыштын бардык мусулман эмгекчилерине*” деген үндөсүн басып чыгып, анда Россиянын мусулман калкынын толук эркиндиги жана ар тараптан төнүктуулугу жарыяланган.

Бирок Совет бийлигинин алгачкы мезгилинде Түркстандын элдери менен Совет мамлекетинин ортосунда өзара ишенбестик орун алган. Буга жергилитүү элдин айрым өкүлдерүнүн улутчул көзкарашта болгону, орус улутундагы кәэ бир большевиктик лидерлердин шовинизм маанайында иш жүргүзгөндүгү негиз болгон.

Алсак, 1917-ж. 15–22-ноябрда Түркстандагы Советтердин III съездинде башкаруунун жогорку органы – Түркстан Эл комиссарлар Совети (ЭКС) түзүлүп, анда 15 эл комиссарлары бекитилген. ЭКСтин төрагалыгына большевик Ф. И. Колесов шайланган. Ал өкмөттүн курамына жергилитүү улуттардын бирдагы өкүлү кирген эмес. Бул аймактагы мусулмандар съездинин Түркстан крайында көп партиялык негизде коалициялык өкмет түзүү жөнүндөгү сунушу четке кагылган. Алар буржуазиялык улутчулдар катары айыпталган.

Мына ушундан кийин Мустафа Чокаев башында турган «Шу-ро-и-Ислам» партиясынын аймактык комитетинин демил-

геси менен 1917-ж. 26–29-ноябрда Кокон шаарында мусулмандардын атайын чакырылган IV съезді болуп откен. Ал съездде Россиянын курамындагы «Кокон автономиясы» жарыяланып, М. Чокаев жана М. Тынышбаев башында турган өкмет шайланган. Ал өкметке жергиликтүү улуттун өкүлдөрү менен катар орустар, борбордук Россиядан чыккан башка улуттардын өкүлдору да кирген. Булар мурдагы Кокон хандыгынын чегинде буржуазиялык-демократиялык республика формасындагы улуттук мамлекетти түзүүнү көздөшкөн.

Ошентип, Түркстанда кош бийлик түзүлөт. Анын бири Ташкендеги большевиктер партиясы тарабынан түзүлгөн Совет өкмөтү болсо, экинчи бийлик «Шуро-и-Ислам», «Алаш» жана башка партиялардын, ар түрдүү улуттардын өкүлдөрү түзгөн Кокон автономиясынын өкмөтү эле. Кокон өкмөтү Совет бийлигине каршы үгүт иштерин жүргүзүп, аларды колдогондор да арбын болгон. Анын куралдуу күчтөрү түзүлүп, ага полковник Чанышев командачылык кылган.

Түркстанда «Кокон автономиясынын» уламдан-улам чындалып баратышы Ташкендеги большевиктик өкмөттү чочулаткан. 1918-ж. 19–26-январдагы Советтердин Крайлык IV съезди «Кокон автономиясынын» өкмөтүн мыйзамсыз, контрреволюциячыл өкмөт деп жарыялап, анын жетекчилерин камакка алуу жөнүндө чечим кабыл алган.

1918-ж. 19–22-февралда Кызыл Армиянын белүктөрү Конго басып кирип, айыгышкан салгылашуу менен «Кокон автономиясынын» куралдуу күчтөрүн талкалаган, өкмет жок кылышкан. «Кокон автономиясынын» аман калган өкүлдору тоо тарапка качып кеткен. Кыргызстанга качкандары гражданых согуштун жылдарында Совет бийлигине каршы күрешкөн.

Ошентип, Түркстандагы жергиликтүү калктын интеллигенциясынын улуттук жана мамлекеттик козкаранды эместиикке жетүүде болгон аракети күч менен жок кылышкан. Жергиликтүү калктын бир белгүү большевиктердин «Кокон автономиясына» карата жасаган ишин нааразылык менен кабыл алган.

1918-ж. Советтердин бүткүл Россиялык III съездинде Эмгекчи жана ээзилген элдердин укуктарынын декларациясы кабыл алынып, анда социалисттик көп улуттуу мамлекеттин негизи катары федерациялык түзүлүштүн планы жарыяланган. Бул чечимдин негизинде Орто Азия элдери 1918-ж. Түркстан Автономиялуу Советтик Социалисттик Республикасына биригишкен. Ушул жылы майда Түркстан автономия укугунда Россиянын курамына кирген. Мында Совет бийлигин чындоодо Совет өкмөтү тарабынан 1919-ж. 8-октябрда түзүлгөн Түркстан иштелири боюнча комиссиясы (Түрккомиссия) чон роль ойногон. Бул

комиссияны Ш. З. Элиава жетектеп, анын курамына М. В. Фрунзе, В. В. Куйбышев, Я. Э. Рудзутак, Г. И. Бокий, Ф. Н. Голощекин кирген. Аларга аймактагы партиялык жана советтик органдардагы жетекчилердин катачылыктарын ондоо, бийлик органдарын тартипке келтириүү, өзгөчө улуттук маселеге аяр мамиле жасоо, жергиликтүү калктын Совет бийлигине болгон ишенимин бекемдеө милдети жүктөлгөн.

Комиссия Түркстанда жергиликтүү элге карата шовинистик мамиле жасаган советтик, партиялык кадрларды иштен алышп, бийлик структураларын таркаткан. Башкаруу органдарына жергиликтүү калктын өкүлдорүүн кенири тарткан. Дыйкандарды, өзгөчө жергиликтүү калкты талап-тоногон кызыл аскерлер үчүн атуу жазасы киргизилген. Комиссия ислам укугунун нормаларын, мечиттердин иштерин калыбына келтирген. Натыйжада жергиликтүү калктын большевиктерге ишеними артып, алардан Кызыл Армияга ыктыярдуу откөндөрдүн саны көбөйгөн. Большевиктердин улут саясатындагы иш-аракеттеринин жергиликтүү калк тарабынан колдоого алыныши Кыргызстандагы контрреволюциячыл күчтердү талкалоодо, Совет бийлигин чындоодо чечүүчүү роль ойногон.

**Качкын
kyргыздардын
мекенине кайтыши**

Кыргызстандын аймагында Совет бийлиги орногондон кийин, 1916-ж. кетөрүлүшкө катышкан кыргыздарды жазалоо, куугунтуктоо токтогон. Аракеттердин натыйжасында улуттардын арасындагы ишенбестик, кастык көзкарапштар акырындык менен жоюла, өзара жардамдашуу, достук мамилелери калыптана баштаган. 1918-ж. 5-иулда Жетисуу областынын аткаруу комитетинин алдында улут иштери боюнча областтык комиссариат түзүлүп, анын алдында орус-кыргыз мамилелерин иретке келтириүү боюнча атайын комитет уюштурулган. Бул комитет кыргыз жана орус калктарынын арасында кенири үгүт-насаат иштерин жургүзгөн.

Совет бийлиги олкодөгү татаал кырдаалга карабастан, ачарчылыкка учуралган калкка жардам көрсөтүү ишине өзгөчө көнүл бурган. Ачарчылыкка учуралгандарга жардам берүү үчүн комитеттер түзүлгөн. 1918-ж. 29-октябрда Жетисуу областтык аткаруу комитети, Токмоктогу азык-түлүк комитетине ачарчылыкка учуралган кыргыздарга тамактануу пунктуун ачуу үчүн 100 мин сом акча белгөн. Тамак берүү пункттары Кыргызстандын бардык шаарларында, айрым айыл-кыштактарда да уюштурулган.

Совет өкмөтүнүн качкын кыргыздарга карата мамилесин өзгөчө ыраазычылык менен белгилесек болот. Качкын кыргыздардын кырылгандан калганынын көбү мекенине 1917-ж. эле,

февраль революциясынан кийин кайтканын билебиз. Бирок бийликтеги келген Убактылуу өкмөттүн аларга карата жасаган шовинисттик саясатынын натыйжасында аларды жазалоо, куунгунтуктоо күчөгөн. Натыйжада өтө алсыраган кыргыздар жаңы кыргынга дуушар болгон эле.

Совет бийлиги качкын кыргыздардын калгандарын мекенине көчүрүп келүүгө, жардам берүү үчүн Батыш Кытайга атайдын комиссия жөноткөн. Бул комиссия Туркстан Борбордук Аткаруу Комитетинин 1920-ж. 2-февралдагы чечими менен түзүлгөн. Комиссияга качкын кыргыздарды мекенине кайтаруу, жерлерин кайтарып берүү, аларга зомбулук көрсөтүүнү токтуу, кулдуука сатылып кеткендерин куткаруу, материалдык жардам берүү жана орустар менен кыргыздардын касташуусун токтуу миддеттери жүктөлгөн.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЛДАР

Түркстан Советтик Республикасынын Советтеринин Борбордук Аткаруу Комитетинин 1920-ж. 3-февралындагы бүйругунан:

1. Падышалык жазалоочулардан жана улуттук касташуудан Кытайга жана башка жерлерге качкан Жетисуу областынын бардык мусулмандарынын өздөрүнүн жерлерин жана үй-жайын бейкапар пайдаланышы үчүн бардык чараптар көрүлсүн.

2. Жумушчу-дыйкан өкмөтүнүн колундагы бардык каражаттар улуттук-тантык топтордун жана айрым эксплуататорлордун кыргыз элине, өзгөчө өз жерине кайтып келген качкын-кыргыздарга мурдагыдай зордук кылууга багытталган аракеттери түп-тамырынан бери жок кылышын.

3. Бул бүйрукту иш жүзүнө ашыруу үчүн жол. Жанузаковдун төрагалыгы астында ТуркБАКтын өзгөчө комиссиясы түзүлсүн. Комиссияга Султанбеков, Мангелдин, Нигматуллин, Хохлов жана Түрккомиссиядан бир оқул киргизилип, качкын кыргыздарды жайгаштыруу боюнча өзгөчө инструкция боюнча иштесин.

... Бул комиссиянын ишине тоскоодлук кылган күнөөкөрлөр революциялык трибуналдын сотуна берилсиин.

Падыша бийлиги кулап, Совет бийлиги орногондон кийин 1916-ж. Кытайга Жетисуу областынан качкан 332 мин кыргыз-казактын 300 миндейи Атамекенине кайтып келишкен. Совет бийлигинин жардамы менен кайтып келген кыргыздарга жумшоо үчүн өкмөттүн эсебинен 100 млн сом бөлүнгөн. Мунун эсебинен качкын кыргыздарга акысыз мал, айыл чарба шаймандары, боз үйлөр, курулуш материалдары берилген. Мекенине келген кыргыздарга 1920-ж. эле 46 мин теше айдоо жери, 80 мин теше жайыт таратылган. Алар беш жылдык мөөнөткө мамлекеттик салыктан боштуулган.

Тоолуу Кыргыз
областын түзүү
аракети

Түркстан АССРинин курамында турган
кыргыздар бул республиканын Жетисуу,
Сырдарыя, Фергана жана Самаркан областта-
рынын курамында болуп, дагы эле бытыран-

ды бойдон кала берген. Бул областтарда кыргыздар башка улут-
тарга караганда азчылыкты түзүп, көпчүлүк убакта алардын кы-
зыкчылыктары этибарга алынбай калган.

Ушуга байланыштуу 1921-ж. Алматыда болгон кенешмеде
биринчи жолу Түркстан АССРинин курамында Тоолуу Кыргыз
областын түзүү маселеси көтөрүлгөн. Бирок анда бул маселе че-
чилбей, Казак АССРине Жетисуу жана Сырдарыя областтары
берилмек болот. Бул чечим кыргыздардын саясий абалын бир
кыйла оордоткон. Анткени кыргыздар мурда бир автономиялуу
республиканын курамына кирсе эми эки автономиялуу респуб-
ликага бөлүнүп калмак. Буга макул болбогон кыргыз интели-
гентиясынын алдынкы өкүлдөрү Ю. Абдрахманов, И. Арабаев,
А. Сыдыков 1922-ж. марта кыргыз уезддерин бөлүп, өз алдын-
ча Тоолуу Кыргыз областын түзүү сунушун кайрадан көтөрүшкөн.
1922-ж. 25-марта Түркстан компартиясынын Борбордук Коми-
тетинин секретариаты Түркстан Республикасынын курамында-
гы Тоолуу Кыргыз областын түзүү жөнүндө чечим чыгарган.
26-марта болсо ТүркБАКтын кичи Президиуму курамында
Пишпек, Каракол, Нарын уезддери жана Олуюата уездинин тоо-
луу белүгү кирген, борбору Кочкор кыштагында жайгашкан Тоо-
луу Кыргыз областын түзүү жөнүндө чечим кабыл алган. Баш-
кача айтканда, бул областка Кыргызстандын түндүгү гана ки-
рип, Түштүк Кыргызстандагы кыргыздардын тагдыры убакты-
луу ачык калтырылган. Ошондой болсо дагы кыргыз элинин
алдында кыргыздар жашаган аймактын бир белүгүндө бирдиктүү,
өз алдынча улуттук автономиялуу мамлекеттүүлүгүн түзүү үчүн,
реалдуу мүмкүнчүлүктөр ачылат.

Бирок Тоолуу Кыргыз областын түзүү үчүн аракеттердин ба-
шында эле уруулук, улуттук мунөздөгү
эки топтун ортосунда талаш-тартыш баш-
талган. А. Сыдыков башында турган топ
Тоолуу Кыргыз областын түзүү үчүн ак-
тивдүү күрөшкөн. Ал эми Р. Кудайкулов
жетектеген топ буга карши иш жүргүз-
гөн. Аны Ташкендеги жана Алматыдагы
казак улутундагы жетекчилер колдоп чы-
гышкан.

Партиянын Жетисуу обкому 1922-ж.
4-июнда Пишпекте уюштуруу съездин
чакырып, ага 425 делегат катышкан. Би-



А. Сыдыков.

рок съезд өз ишин баштай электе эле Түркстандык жана Жети-суулук бийликтердин макулдугу, Сталиндин түздөн-түз көрсөтмөсү менен таркатылган. 1922-ж. декабрда РКП(б) Борбордук Комитети Тоолуу Кыргыз областын түзүү боюнча мурун кабыл алынган бардык документтерди мыйзамсыз деп жарыялап, съездди чакыруунун демилгечилерин буржуазиялык улутчулдар, контрреволюционерлер деп күнөөлөгөн. Ошентип, кыргыз элинин чектелген улуттук мамлекеттик бирикме түзүү жеңүндөгү алгачки аракети ишке ашпай калган.

СУРООЛОР:

1. Большевиктер партиясынын улут саясатына муноздемө бергиле.
2. «Кокон автономиясы» жеңүндө айтып бергиле.
3. Түрккомиссия кандай иштерди аткарған?
4. Совет бийлиги качкын кыргыздарга кандай мамиле жасаган?
5. Тоолуу Кыргыз обласы жеңүндө әмне билесинер?
6. А. Сыдыковдун саясий ишмердиги жеңүндө айтып бергиле.

§ 13. КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТИНИН НЕГИЗДЕЛИШИ ЖАНА ӨНҮГҮШҮ

Орто Азияны улуттук мамлекеттүүлүктөргө болуу. Кара Кыргыз автономиялуу обласынын түзүлүшү

Орто Азияда контрреволюциячыл күчтөр, өзгөчө басмачылардын кыймылы басылгандан кийин гана бул региондо жашаган элдерди улуттук-мамлекеттерге белүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн.

Буга чейин Түркстан Автономиялуу Советтик Социалисттик Республикасында өзбек, түркмен, кыргыз бөлүмдөрү иштешип, улуттук мамлекеттүүлүктөрдү түзүү үчүн анда жашаган элдердин этнографиялык курамын, экономикалык жана географиялык чектерин такташкан. Түркстандын улут иштери боюнча областтык, уездлик бөлүмдөрүндө бул аймакта жашаган элдердин өкүлдөрү иштешкен. 1922-ж. 30-декабрда Советтердин Бүткүл Россиянын I съезди РСФСР, Украина, Белоруссия жана Закавказье федерациясын биритирип, Советтик Социалисттик Республикалар Союзун (СССР) жарыялаган. Ошентип улуттук республикалардын кызматташтыгынын жаңы формасы пайда болгон.

1924-ж. 31-январда Советтердин II съезди СССРдин биринчи Конституциясын бекиткен. Федерациялык негизде бирдиктүү союздук мамлекеттин түзүлүшү улуттук мамлекеттик бирикмелердин пайда болушун тездеткен.

Түркстан АССРинин Советтеринин 1924-ж. башында откөн II съездине барган кыргыз делегаттары Совет өкмөтүнөн Кыргызданды өзүнчө автономиялык бирдик катары түзүүнү суранышкан. Бирок кыргыздардын улуттук автономиясы Түркстан АССРине, Бухара жана Хорезм республикаларына кирип турган өзбек, түркмөн, тажик элдерине автономия бергенде гана чечилмек.

1924-ж. сентябрьна карата жаны түзүлө турган мамлекеттердин калкын жана чек араларын тактоо иштери негизинен аяктаган. 860 мин адамдан турган кыргыз эли Түркстан АССРинин Жетисуу, Фергана, Сырдарыя жана Самаркан областтарында жашары аныкталган. Мындан тышкary 210 миндей кыргыз Памирде, Бухарада, Батыш Кытайда жашаган.

РСФСРдин Бүткүл Россиялык Борбордук Аткаруу Комитети 1924-ж. 14-октябрда Бухара, Хива республикаларынын, Түркстан АССРинин элдеринин эркине ылайык Орто Азия элдерин улуттук мамлекеттерге болүү жөнүндө токтом кабыл алган. Ошентип, революцияга чейин эле бытырап болунгон кыргыз, өзбек, тажик, түркмөн, казак жана каракалпак жерлери кайрадан бириктирилген.

Натыйжада Түркмөн ССРи, Өзбек ССРи, Тажик Автономиялуу областы, РСФСРдин курамында Кара-Кыргыз Автономиялуу областы, Казак АССРинин курамында Кара-Калпак автономиялуу областы түзүлгөн. Кара-Кыргыз Автономиялуу обласынын РСФСРдин курамына отушу жөнүндөгү маселе зор кыйынчылык менен чечилген. Анткени Р. Кудайкулов башында турган топ Кыргызданды Казак ССРинин курамына киргизүү үчүн күрөшкөн. Жаныдан түзүлгөн республикалар менен областтардын чектерин тактоо менен катар эле, аларга мурда Түркстан АССРине, Бухара, Хорезм республикаларына караган капиталдык байлыктар – фабрика, завод, айдоо аянттары, мал ж. б. байлыктар белүштүрүлүп берилген. Мамлекеттүүлүктөргө бөлүнүү менен Орто Азия элдеринин өз тагдырын өзү чечүү укугу кандайдыр бир денгээлде чечилген.

Кара-Кыргыз Автономиялуу обласына мурдагы Түркстан АССРинен Жетисуу обласынын Каракол, Нарын, Бишкек уездери дәэрлик бүт бойдон, Ош уезди, Анжиян уездинин 10 болуштугу, Наманган уездинен 10 болуштук, Фергана обласынын Кокон уездинен 2 болуштук, Сырдарыя обласынын Олюяата уездинен (Талас участогу) 14 болуштук кирген.

Областтык статистика бюросунун маалыматы боюнча обласынын калкы 828,3 мин адамды түзгөн. Анын 63,5 проценти кыргыздар, 15,4 проценти өзбектер, 16,8 проценти орустар болгон. Бөлөк улуттар 4,3 процентти түзгөн. Автономиялуу обласынын



И. Айдарбеков.

территориясы болжол менен 200 мин чарчы километрге жетип, областта 6 шаар, 321 айыл-кыштак жана 5 хутор болгон. Ошентип, кылымдар бою чачыранды болуп бөлүнүп келген кыргыз эли автономия формасында болсо да, бирдиктүү улуттук мамлекетке бириктирилген. Бул кыргыз элинин тарыхындагы өзгөчө маанилүү окуя эле.

Кара-Кыргыз Автономиялуу области түзүлгөндөн кийин Кыргызстанда партиялык жана советтик бийлик органдары уюштурулган. 1924-ж. 18-октябрда РКП(б) БКнын Саясий бюросу Кара-Кыргыз автономиялуу обласынын Убактылуу партиялык бюросунун жана революциялык комитетинин курамын бекиткен. РКП(б) Кыргыз обкомунун партиялык бюросунун 1-секретарлыгына Михаил Каменский, 2-секретары болуп Юсуп Абдрахманов дайындалган. Обласын ревкомунун төрагалыгына Иманалы Айдарбеков бекиген.

Областтык ревкомдун алдында түзүлгөн комиссия, кийин Мамлекеттик пландоо комиссиясы делип аталып, географиялык, чарбалык-экономикалык, финансыйлык иштерди тейлей баштаган. Кыргызстандын калкынын санын, улуттук курамын, айдоо аянтарын, малдын санын, токой байлыктарын тактоо боюнча иштер жүргүзүлген.

Областтык борбордун жоктугуна байланыштуу областтык ревком адегенде Ташкенде турган. Жергиликтүү элден чыккан кадрлардын етө аз санда болушу, мамлекеттик жана чарбалык иштерди билген адистердин жетишсиздиги мамлекеттүүлүктүн алгачкы жылдарында өзгөчө кыйынчылыктарды туудурган. Кыргыз өкмөтү 1924-ж. декабрында гана Пишпекке көчүп келген. Ошондон тартып Пишпек шаары Кыргызстандын борбору болуп калды. Областтык ревкомдун алдында атайын комиссия түзүлүп, ал мамлекеттик жана чарбалык штаттарды таатаган. 22-декабрда областтык ревком Турдалы Токтобаевди Кыргыз Автономиялуу обласынын Москвадагы Бүткүл Россиялык Борбордук Аткаруу Комитетиндеги өкүлү кылыш даындалган. Бул өкүлчүлүк СССРдин жана РСФСРдин борбордук мекемелеринде саясий, чарбалык ж. б. маселелерди чечүүдө Кыргыз обласынын кызыкчылыктарын коргомок.

1925-ж. 15-январда областтык ревкомдун кенешмесинде Кара-Кыргыз Автономиялуу обласынын түзүлгөндүгү жөнүндө Дек-

ларация кабыл алышып, Кыргызстандын мамлекеттүлүгү салтанаттуу түрдө жарыяланган. Декларация жарыяланган 16-январь майрам күнү катары белгиленген.

Эми мамлекеттик аппаратты түзүү учун шайлоолорду, Советтердин уюштуруу съездин откөрүү, бир катар экономикалык жана социалдык милдеттерди чечүү керек эле. Жергиликтүү Советтерге шайлоолор болгондун кийин 1925-ж. 27-30-мартта *Пишпекте автономиялуу областтын уюштуруу съезді откон*. Ага 135 делегат катышып, анын ичинде 18 жумушчу, 25 дыйкан, 8 кызматкер, 8 окуучу болгон. Съездге Кыргызстанда жашаган бардык улуттардын өкүлдерүү: 81 кыргыз, 29 орус, 8 езбек, 3 украин, 14 башка улуттагылар катышкан. Советтердин Уюштуруу съезди Кыргыз автономиясынын аткаруучу органы – Советтердин областтык аткаруу комитетин шайлаган, ага 51 адам киргэн. 1925-ж. 31-мартта областтык аткаруу комитетинин биринчи пленумунда такай иштөөчүү, 11 адамдан турган облаткомдун Президиуму шайланган. Анын торагалыгына мурдагы батрак, кийин жумушчу болуп иштеген, Совет бийлиги учун активдүү күрөшкөн Абыкадыр Орозбеков шайланган.

Жыйынтыктап айтканда, Советтердин уюштуруу съезди Кыргыз элинин мамлекеттүлүгүнүн калыптануу жолунда маанилүү роль ойногон. Мамлекеттүлүк кыргыз элинин жерин, экономикасын жана маданиятын бириктиргэн, улуттун кайра жааралышына шарт түзгөн. 1207-ж. монголдордун чабуулунда жок болгон Кыргыз элинин мамлекеттүлүгү жети кылымдан кийин калыбына келтирилген. Бул окуя Кыргыз элин, кыргыз өкмөтүн келечектен чоң үмүттөндүрүп, жаны турмушту курууга белсенип киришишине чоң өбөлгө болгон.

**Бийлик учун куроши.
«Отузчулардын»
каты**

Партиянын Борбордук Комитети тарабынан Кыргызстанга Кыргыз обкомунун биринчи секретары катары жиберилген М. Каменский областты жетектөөдө бир катар кемчиликтерди кетиргэн. Ал бул жакта Сталиндик ыкмасы боюнча езүнүн жеke бийлигин орнотууга аракет кылган. Бул максатына жетиш учун Кыргызстанда бийлик учун күрөшкөн А. Сыдыков менен Р. Кудайкулов жетектеген эки топтун каршылыгын пайдаланат. М. Каменский калыстык менен бул эки топту жараштыруунун ордуна аларды кайраштырууга откөн. Ал чала сабат Р. Кудайкулов жетектеген топту



А. Орозбеков.

колдоп, областтагы татаал абалды ого бетер курчуткан. М. Каменский Кудайкуловдун тобу аркылуу Кыргызстандагы етө таасирдүү күч болгон А. Сыдыковдун тобун талкалоону көздөгөн. 1925-ж. марта еткон областтык партконференцияда М. Каменский А. Сыдыковдун пикирлеши, етө таланттуу адис Ю. Абдрахмановду партиянын обкомунун экинчи секретарлыгынан боштууга жетишкен. Андан кийин Каменский менен Кудайкулов Карап-Кыргыз Автономиялуу областынын Ревкомунун төрагасы болуп иштегенине төрт айча болгон И. Айдарбековго байманаптар менен байланышы бар, коррупциячыл, паракор деген жалаа жапкан. Натыйжада ал областтык аткаруу комитетинин төрагалыгына шайланбай калган.

Партиянын Кыргыз обкомунун ашкере саясатын ооздуктоо учун Кыргызстандын советтик 30 кызматкери 1925-ж. июнда РКП(б) БКга жана партиянын Орто Азиялык бюросуна кат жазышып, анда партиянын Кыргыз обкомунун иш стилин жана ыкмаларын, адистерди тандоо саясатын сынга алышкан. Бул документ ага кол койгон адамдардын саны боюнча «отузчулардын» каты деп аталган.



Т. Айтматов.



Н. А. Узюков.

Бул кат ВКП(б) БКнын Орто Азиялык бюросу тарабынан бай-манап элементтердин партияны бөлүп жарууга кылган аракети катары бааланып, ага кол койгондордун бардыгы куугунтукталып, кызматтарынан алынган, айрымдары Кыргызстандан кетирилген. «Отузчулардын» катын уюштуруучулар катары А. Сыдыков менен И. Арабаев партиянын катарынан чыгарылган. Ал эми бийлик учун күрөштө экинчи топту жетектеген Р. Кудайкулов жөн гана эскертүү алуу менен чектелген. Бирок колдоого эсирген Р. Кудайкулов өзүнүн адамдары менен Пишпек округунда «Ур токмок» деген атка конгон оор кылмыш иштери учун 1926-ж. партиядан чыгарылып сот жообуна тартылган. Партиянын областтык комитетинен, Ош, Каракол – Нарын жана Фрунзе округдук комитеттеринен, областтык аткаруу комитетинен топтук күрөшкө активдүү катышкан кызматкерлер боштуулган. Областтын жетекчи кызматтарына Чыгыштагы эмгекчилердин коммунистик университетин ж. б. окуу жайларын бүтүрүшкөн Т. Айтматов, Х. Шору-

ков, Э. Эсенаманов, Х. Жээнбаев, К. Камбаров, С. Кульматов. О. Алиев ж. б. келишкен. ВКП(б)нин областтык комитетинин биринчи секретарлыгына жаңы келген Н. А. Узюков областтагы партиялык жана советтик активди баш коштуруу үчүн бир топ иштерди жасаган. Натыйжада жаатташып кармашуу бир аз басандаган.

Ошентип, 20-жж. ортосунда партиянын биримдигин сактоо үчүн жүргүзүлгөн күрөштүн натыйжасында партиянын линиясына туура келбegen ой-пикирлерге, фракцияларга биригүүгө, саясатка каршы пикир айттууга тыюу салынып, партиянын бийлиги чындалган.

Кыргыз
Автономиялуу
Республикасы

Кара-Кыргыз Автономиялуу областынын уюштуруу съездинде эле (1925-ж. марты) ага катышкан делегаттар союздук өкмөткө Кара-Кыргыз Автономиялуу областын Кыргыз автономиялуу облсты деп кайра атоо сунушу менен кайрылган. Бүткүл Россиялык Борбордук Аткаруу Комитетинин 1925-ж. 25-майдагы чечими менен облсты Кыргыз Автономиялуу облсты болуп аталган.

Ушул эле уюштуруу съездинде делегаттар автономиялуу областты Кыргыз Автономиялуу Республикасына айландыруу етүнүчү менен да кайрылышкан болчу.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЛ

Кара-Кыргыз Автономиялуу областынын Советтеринин I уюштуруу съездинин резолюциясынан (1925-ж. марты)

1. Кара-Кыргыз Автономиялуу областынын Советтеринин областтык съездиде областтык ревкомдун областтын экономикалык-чарбалык курулушу жөнүндөгү отчетун угуп, анын ишин канаттаандыралык деп эсептейт.

2. Съезд жаңы шайланган Аткаруу Комитетине РСФСРдин Бүткүл Россиялык Борбордук Аткаруу Комитетинен Кара-Кыргыз Автономиялуу областын РСФСРдин курамында Кара-Кыргыз Автономиялуу Республикасы кылыш кайра түзүү етүнүчү менен кайрылууну тапшырат.

3. «Кара» («кара-кыргыз») деген сөздөр падыша өкмөтүнүн туушунда алди кемситүү катарында пайдаланылдыгын эске алып, жаңы шайланган Аткаруу Комитети Бүткүл Россиялык Борбордук Аткаруу Комитетине улуттун жана областын атальышындағы «кара-кыргыз» деген сөздү «кыргыз» менен алмаштыруу сунушун койсун.

4. Орто Азия элдерин улуттук мамлекеттерге бөлүштүрүүде областын улуттук, экономикалык жана территориялык белгилери боянча чек аралары так бөлүнбей калган. Ушуга байланыштуу жаңы шайланган Аткаруу Комитети Орто Азияда чек араларды кайра так-

тоо маселесин чечүүгө жетишишин... съезд Өзбекстандын Кожент уездинин областтарына кирип калган кыргыз болуштуктарын Каракыргыз областына кайтарылып берилишине өзтөче көнүл бурат».

Бүткүл Россиялык Борбордук Аткаруу Комитети 1926-ж. 1-февралда Кыргыз обласынын территориясынын көндигин, чет мамлекет менен чектешкенин, экономикасынын, маданиятынын жана тилинин маанисин эске алып,

Кыргыз автономия обласынын Кыргыз Автономиялуу Советтик Социалисттик Республикага айлантуу жөнүндө чечим кабыл алган. Ошентип Кыргызстан РСФСРдин курамында өзүнүн мамлекеттүүлүгүнүн жаны этабын баштаган. Бул окуя 1927-ж. 7-12-марта өткөн Кыргыз АССРинин Советтеринин I съездинде мыйзамдаштырылган.

Кыргыз АССРинин түзүлүшү республикада жана анын чет жакаларында өзгөчө бааланган. Съезддин делегаттарынын алдында Борбордон келген партиялык жана советтик кызматкерлер сөз сүйлөшүп, СССРдин түш тарабынан күттүктоо телеграммалары келген.

Съезд Кыргыз АССРинин түзүлгөндүгүн официалдуу түрдө жарыялаган. Бул жөнүндөгү Декларацияда Кыргыз элинин өз тагдырын өзү чечүү укугу аныкталып, Кыргызстанда жашаган элдердин өзара ынтымактастыгынын негизги принциптери жарыяланган. Мындан тышкary Декларацияда Кыргызстандын өкмөтүнүн айыл чарбасын, өнержайын, калктын саясий жана маданий деңгээлин көтөрүү боюнча практикалык ишмердиги аныкталган.

Советтердин биринчи съезди республиканын түштүгүндө жер суу реформасын жүргүзүүнү бийлик органдарынын кезектеги милдети деп жарыялаган. Анткени бул жакта жерсиз, жана жери аз дыйкандар 60 процентти түзүп, жердин көбү или жер ээлериинин колунда болгон.

Бул съезд жалпыга бирдей окуу милдетин киргизип, араб алфавитинен латынчага оттүү жөнүндө маанилүү чечим кабыл алган. Съездде Кыргыз АССРинин Борбордук Аткаруу Комитети шайланып, ал жогорку мыйзам чыгаруучу жана текшерүүчү орган болуп калган.

1927-ж. 12-мартында Кыргыз АССРинин БАКтын Президиумуна 17 адам шайланган. Президиумдун төрагалыгына А. Ороздеков шайланат. Сессияда Кыргызстандын өкмөтү – Эл Комиссарлар Советин түзүп, Юсуп Абдрахманов анын төрагасы

булуп дайындалган. Эл Комиссарлар Советине жер, финансы, эл агартуу, эмгек, жумушчу-дыйкан инспекциясы боюнча эл комиссарлары кирген. Республикада мамлекеттик саясий жана статистика башкармалыктары түзүлгөн.

ДОКУМЕНТТУУ МАТЕРИАЛ

Кыргыз АССРинин Советтеринин биринчи уюштуруу съездинин декларациясынан (1927-ж. марты):

«... XII чакырылган Бүткүл Союздук Борбордук Аткаруу Комитеттини Президиуму кыргыз элинин эмгекчилеринин эркине ыла-йык 1926-ж. 1-февралында Кыргыз Автономиялую областын Кыргыз Автономиялую Советтик Социалисттик Республикага айлантуу жонунде чечим кабыл алды.

Советтердин биринчи уюштуруу съездинде Кыргыз Автономиялую Советтик Социалисттик Республикасын жарыялап жатып, Кыргызстандын эмгекчилери Советтик Социалисттик Республикалардын эмгекчилеринин улув ўй-бүлесүнүн болунгус мучесү болуп кала-рын жана Кыргыз АССРинде жашаган бардык улуттардын экономи-калык жана маданий өнүгүшүндө толук тен укуктуулугун камсыз кыларын билдириет.

Улуттук тыңчтыктын камсыз болушу Кыргызстандын эмгекчи-леринин тап душмандары – кулактарга, байларга, манаптарга жана башка эзүүчүлөргө каршы күрөшүн женилдетет.

Республиканын түзүлүшү менен социалисттик курулуштун жаны баскычына откон Кыргызстандын эмгекчи массасы айыл чарбасын, мал чарбасын, жергиликтүү өнержайды уюштурууну, калктын саясий жана маданий дөнгөлүнүн оздорунун милдети деп эсептейт.

Кыргызстандын эмгекчилери аялдарды азаттыкка чыгаруу, турмуш-тиричилек маданияттын жакшыртуу ишине социалисттик курулуштун ийгилигинин негизги шарты катары өзгөчө маани берет...

Кыргызстандын эмгекчи массасы чыгармачыл, тыңч эмгектенүү жана чек араларды империалисттердин жана алардын жан-жокор-лерүнүн кол салуусунан сактоо учун куралдуу күчтөрдүн адистерин даярдоо зарыл деп эсептейт.

Экономиканын жана маданияттын бул милдеттерин жүзөгө ашы-рууда, али артта калган Кыргызстандын эмгекчилери, СССРдин эко-номикалык жана маданий жактан өнүккөн алдынкы элдердин бир туугандык жардамына таянат.

Кыргыз АССРинин эмгекчи массасы бардык эмгекчилер менен тыкыс байланышта болуп, келечектеги дүйнөлүк пролетардык рево-люциянын таянычы болгон – Советтик Социалисттик Республикалар Союзунун чындалышы жана өнүгүшү үчүн бардык күчүн жумшайт.

Жашасын Кыргыз Автономиялую Советтик Социалисттик Республикасы!

Ошентип, Советтердин биринчи съезди Кыргыз элинин та-рыхына маанилүү саясий жана мамлекеттик окуя катары кир-ген. Ал Кыргыз Автономиялую Республикасын жарыялаган.

Кыргыз элинин Совет бийлигинин он жылында жасаган иштерин жыйынтыктап, келечектеги максаттарын аныктаган.

Кыргыз АССРинин мамлекеттик бийлигинин жогорку органды, кыргыз элинин эгемендүүлүгүн алыш жүрүчү – Советтердин Бүткүл кыргыздык съезди эсептелген. Ал Борбордук Аткаруу Комитетин шайласп, анын отчетун уккан. Республиканын өкмөтү да бул съездге отчет берген.

Мындан тышкary СССР Борбордук Аткаруу Комитетинин Улуттар Советине оқылдөрдү, Советтердин Бүткүл Россиялык съезддерине делегаттарды шайлаган.

Советтердин Бүткүл кыргыздык съездине РСФСРдин Конституциясына ылайык Кыргызстанда мыйзам чыгаруучу бийликтин милдетин аткарып, Кыргыз АССРинин Конституциясын иштеп чыгып, кабыл алуу укугу берилген. Бул орган шайлалган БАК ар бир уч айда сессияга чакырылып, иш жургүзгөн. БАКтын Президиуму декреттерди жана токтомдорду чыгарып турган.

БАК Эл Комиссарлар Советин түзгөн, анын ишинин багытын аныктаган жана эл чарабасын өнүктүрүүнүн планын иштеп чыккан. Кыргызстандын Эл Комиссарлар совети – аткаруучу бийлик катары мамлекеттик жогорку жана жергиликтүү бийликтердин иштерин жөнгө салган. Жер-жерлерде болсо бийлики: Советтердин кантондук, райондук, болуштук съезддери жана алардын комитеттери, ошондой эле шаардык, айылдык жана селолук советтер жүргүзгөн.

Кыргыз АССРинин
биричи
Конституциясы

Кыргыз АССРи түзүлгөндөн кийин республикада анын Конституциясын иштеп чыгуу боюнча чоң иш-чаралар жүргүзүлгөн. Жергиликтүү Советтерге кезектеги шайлоолор өткөндөн кийин 1929-ж. 25-30-апрелде

Кыргыз АССРинин Советтеринин II съезди болуп өткөн. Ага 220 делегат катышып, республиканын өкмөтүнүн отчетун уккандан кийин, Кыргыз АССРинин Конституциясын кенири талкуулаган жана кабыл алган. Бул Конституция 7 бөлүмдөн, 16 главадан жана 97 статьядан турган.

Конституция республиканын жаңы мамлекеттик жана коомдук түзүлүшүн бекиткен. Ошентип, Кыргыз АССРи мамлекеттик бардык саясий укуктарына ээ болгон. Кыргызстанда жашаган бардык элдердин тек укуктуулугу жарыяланып, алар өз тилинде билим алуу укугуда ээ болушкан. Кыргыз АССРинде мамлекеттик тил катары кыргыз жана орус тилдери эсептелген. Мамлекеттик кызматкерлер бул эки тилди тен билүүлөрү милдеттүү болгон. Натыйжада кыргыз тилинин ролу жогорулап, анын өнүгүшү үчүн ынгайлуу шарттар түзүлгөн.

Конституцияга ылайык Советтердин Бүткүл кыргыздык съездинин укуктары такталган. Ага Конституцияны бекитүү жана өзгөртүү, республиканын чек араларын тактоо, бюджетти бекитүү, жогорку жана жергиликтүү бийлик органдарын шайлоо, Советтердин жогорку съезддерине делегаттарды шайлоо, мамлекеттик маанидеги маселелерди талкуулоо ж. б. укуктары берилген. Советтердин Бүткүл кыргыздык съезди республика дагы жогорку бийликтин ээси болгон. Съезддер аралыгында бийлиktи Кыргыз АССРинин Борбордук Аткаруу Комитети жана анын Президиуму жүргүзгөн. Кыргыстандагы мамлекеттик бийлик органдары Кыргыз АССРиндеги бийликтин жогорку органдарына, ошондой эле федералдык тартипке ылайык РСФСРдин жана СССРдин Жогорку органдарына баш ийген. Кыргыз АССРинин Конституциясы мамлекеттик улуттук символдор – желекти жана гербди бекиткен. Республиканын борбору – Фрунзе шаары аныкталган.

Ошентип, Кыргыз эли автономия формасында мамлекеттүүлүккө ээ болгон. Анын алгачкы Конституциясынын кабыл алынышы менен Кыргыз мамлекеттинин түзүлүшү жана манзы толук бекитилген. Республиканын мамлекеттик бийлик органдарынын, Кыргыстанда жашаган граждандардын укуктары жана милдеттери такталган.

Кыргыз ССРинин жарыялышы. Республиканын экинчи Конституциясы Совет бийлигинин учурундагы социалдык-экономикалык өзгөрүүлөр СССРдин, союздук жана автономиялуу республикаларынын Конституцияларында чагылдырылышы керек эле. СССРдин 1924-ж. кабыл алынган биринчи Конституциясы, ошондой эле Кыргыз АССРинин 1929-ж. Конституциясы эскирип, тарыхый жаны мезгилге туура келбей калган.

Өлкөдөгү көптөгөн даярдыктардан кийин 1936-ж. 5-декабрда СССРдин Советтеринин VIII өзгөчө съездинде өлкөнүн экинчи Конституциясы кабыл алынган. Ушул күндөн тарта Кыргыз АССРи Кыргыз ССРине айланып, СССРдин курамына тен укуктуу союздук республика катары кирген. Бул оккуя кыргыз элиниң мамлекеттүүлүгүнүн тарыхындагы чон жетишкендик болгон. Кыргыз элиниң эгемендүү эркинин бул жемиши республиканын буга чейинки тарыхый өнүгүүсү менен шартталган. Анткени Кыргызстандын өкмөтү Кыр-



Б. Исакеев.

гызыстанга союздук статус берүү жөнүндө СССРдин өкмөтүнө да-
йыма кайрылып келген. Кыргыз ССРинин түзүлүшү үчүн Кыр-
гыз АССР БАКтын председатели А. Орозбеков, Кыргыз АССР
ЭКСтин председатели Ю. Абдрахманов, Б. Исакеев ж. б. чон
эмгек синиришкен.

СУРООЛОР:

1. Кыргызстандын улуттук мамлекеттүүлүгү үчүн күрөшү кандайча жүргөн?
2. Улуттук мамлекеттүүлүк үчүн активдүү курошкондер кимдер эле?
3. Кара-Кыргыз автономиялуу областынын түзүлүшүнүн тарыхый мааниси кандай болгон?
4. Саясий бийлик үчүн күрөш эмне үчүн курчуган?
5. «Отузчулардын» катына жана алардын аракетине мүнөздөмө бергиле.
6. Кыргыз АССРи кандайча түзүлгөн?
7. Кыргызстандын биринчи Конституциясы жонунде айтып бергиле.
8. Кыргыз мамлекеттинин жетекчи органдары кандай болгон?
9. Кыргызстандын партиялык жана мамлекеттик жетекчилери кимдер эле?
10. Кыргыз ССРинин түзүлүшүнүн мааниси кандай болгон?
11. Кыргыз ССРинин Конституциясына мүнөздөмө бергиле.

§ 14. ТОТАЛИТАРДЫК РЕЖИМДИН КҮЧӨШҮ. МАССАЛЫК ЖАЗАЛООЛОР

Администрациялык-
бүйрүкчүл
системанын
калыптанышы

СССРде тоталитардык системанын өнүгүшүнө объективдүү жана субъективдүү мүнөздөгү көптөгөн факторлор себеп болгон. Россияда көп кылымдар бою падышалык бийликтин үстөмдүк кылышы, демократиялык башкаруу салтынын жоктугу бул системанын калыптанышын шарттаган.

Маркстык окуу боюнча социалисттик революция өнүккөн бир нече капиталисттик мамлекеттерде женимек. Бирок, революция экономикалык жактан артта калган Россияда гана женип, белек өлкөлөргө тараган эмес. Натыйжада Советтик Россия капиталисттик мамлекеттердин курчоосунда калган. Алар социализмди жок кылыш үчүн ачык эле интервенция уюштурушкан.

Революция экономикалык жактан артта калган мамлекетте женгендиктен, социализмдин базисин жаныдан түзүү милдети

турган. Башкаруу бийлигин чында майынча, буйрукчул системаны күчтөмөйүнчө бул милдетти чечүүгө мүмкүн эмес эле.

Россиянын экономикасы көп укладдуу болгондуктан, коомдогу социалдык катмарлар да ар түрдүү болгон. Ошого байланыштуу өлкөнүн ичинде таң күрөшү «Ким кимди?» деген эреже боюнча күч алган. Бул күрөш граждандык согушка өсүп чыккан.

Ушундай кырдаалда большевиктер партиясы социализмди бир өлкөдө куруу курсунан баш тартышы же тоталитардык режимди орнотуу аркылуу артта калган бир өлкөдө социалисттик түзүлүштүү орнотушу керек эле.

В. И. Ленин башында турган большевиктер партиясы Совет бийлигинин алгачкы жылдарында эле өзүнүн душмандарын азайтуу, бийлигин чындоо максатында бир партиялуу системаны тандап алган. Натыйжада большевиктерден башка партиялардын баары мыйзамсыз делип жарыяланып, алардын ишмердиктерине түрдүү себептер менен тыюу салынган. Өнөржайды бекем контролдоо учун чектелген чарбалык эсеп киргизилип, кирешелерди бөлүү борбордоштурулган. Агрардык сектор болсо азық-түлүк салыгы аркылуу бекем ооздукталган.

Катаал саясий режим, чарба жүргүзүүдөгү администрациялык-буйрукчул система өлкөдөгү саясий стабилдүүлүктүү сактоого, финанссылык каражаттарды бюрократиясыз эле өндүрүшкө жумшоого, өлкөнү тез арада кайра курууга мүмкүндүктөрдү бермек.

Кирешелерди бөлүштүрүүнү борбордоштуруунун натыйжасында өнөржайдын жогорку рентабелдүү тармактарынын жардамы менен экономиканын артта калган тармактары – оор өнержайын жана транспортту өнүктүрүү милдети коюлган.

Совет өкмөтү Россиядагы чет элдик менчиктерди жойгон, падышачылыктын батыштагы капиталга болгон карызын төлеөдөн баш тарткан. Натыйжада Европадагы мамлекеттер Советтик Россияга блокада жарыялап, ага чет элдик инвестициянын келиши такыр токтогон. Ушундан улам өнөржайын өндүрүүде агрардык секторго оор күч келген.

Бир партиялуу системанын шартында оппозициянын жоктугунан улам бийлик органдарында коррупция жана бюрократизм күч алган. Контролдун жетишсиздигинен айрым партиялык-мамлекеттик кызматкерлер бийлигин кыянаттык менен пайдаланууга өтүшкөн. Бул көрүнүштүү токтотуу учун В. И. Ленин өзүнүн акыркы эмгектеринде партиянын Борбордук Комитетин адис жумушчулардын эсебинен кенейтүү, жумушчу-дыйкан инспекциясын кайра түзүү жана партиялык-мамлекеттик аппараттардын иштерин текшерүүнү күчтөтүү боюнча бир катар

конкреттүү сунуштарды айткан. Мындан тышкary В. И. Ленин өзүнүн жакын соратниктерине мүнәздөмө берген. И. В. Сталинди партиянын Борбордук Комитетинин Генералдык секретарлыгынан четтетүүнү, партия менен өкмөткө коллективдүү жетекчиликти орнотууну сунуш кылган. Партиянын биримдин сактоо үчүн партиянын ичара фракцияларга бөлүнүшпүнө тыюу салынган. Натыйжада партияны жараксыз элементтерден массалык түрдө тазалоого жол ачылган. В. И. Лениндик мамлекетти коллективдүү башкаруу жеңүндөгү сунуштарын И. В. Сталин жана анын жакын чейрөсү тарабынан эске алышбай, В. И. Ленин өлгөндөн кийин таптакыр унтуулган.

Жаңы экономикалык саясат кийинки мезгилде олку-солку иштей баштаган. Саясатта болсо коомдогу көп кырдуу социалдык кызыкчылыктар менен большевиктердин тоталитардык бийлигинин ортосунда карама-каршылык күчөгөн. Натыйжада партиянын ичинде фракциялык күрөш күч алыш, Сталин, Троцкий, Зиновьев ж. б. ортосунда бийлик үчүн күрөш күчөгөн.

Сырттан келүүчү капиталдын токтошу, жаңы экономикалык саясаттын алсырай баштасы, өлкөнүн экономикасынын бардык тармактарынын өнүгүшүн начарлаткан. Экономиканы канткенде көтөрүүгө болот деген маселенин төгерегинде партиянын ичинде күрөш ого бетер күчөгөн. Натыйжада башкаруунун администрациялык-буйрукчул, репрессиялык ыкмалары күчэйт. Бул жаңы экономикалык саясаттын өнүгүшүнө тоскоолдук кылган. Большевиктер экономикалык кризистен чыгуу үчүн рынок экономикасына негизделген жаңы экономикалык саясатты токтолуп, пландуу экономикага өтүүнү биротоло тандаган. Коомдун өнүгүшү жалпы пландоого өтүп, биринчи беш жылдык (1928-1932-ж.) план иштелип чыккан. Экономикалык кризистин, финанссылык кыйынчылыктардын шартында өлкөнү индустриялаштыруу чарбалык жетекчиликтин администрациялык ыкмаларга өтүшүн төздөткөн.

ВКП(б) БКнын 1930-ж. марта токтомуна ылайык өлкөдө советтик, кооперативдик, чарбалык жана коомдук уюмдардын жетекчилигине коомдун төмөнкү социалдык катмарларынын өкүлдөрүн тартуу компаниясы башталат. 1931-1932-жж. Кыргызстанда эле 1023 адам төмөнкү социалдык катмарлардан жетекчи кызматтарга көтөрүлгөн. Алардын 710 кедей-кембагалдардан чыккан кыргыздар эле. Карапайым калктын өкүлдөрүн жетекчиликке тартуу, албетте прогрессивдүү көрүнүш болгон. Элдин коомдук активдүүлүгү, жалпы билим деңгээли, маданияты єскөн, улуттук жетекчи адистердин отряды калыптанган. Бирок бул компанийнын жүрүшүндө бийликтөө эч кандай жөндөмсүз, билимсиз, ач айкырык, куру сүрөөн менен иштеген баш-

каруучулар да кирген. Жетекчилердин профессиялык денгээлинин томондукуне байланыштуу башкаруу обу жок буйрукчул мүнөзде жүргүзүлө баштаган. Мисалы, агрардык чойрөдө жерди качан айдоо, себүү же жыйнио боюнча дыйкандарга жогортон көрсөтмөлөр берилип, дайынсыз талаптар коюлган.

Массалык жазалоонун башталышы жана жүрүшү

Өлкөнү индустрялаштыруу саясатынын жүрүшүндө күчөн талаш-тартыштардын жүрүшүндө сталиндик-бухариндик блок «солчул оппозиция» деп аталган троцкийлик-зиновьевдик топту женип чыгат. Ушундан кийин партияны «троцкийчилерден» тазалоо боюнча кенири компания башталган.

Беш жылдык планды түзүү жана айыл чарбасын колектив-дештириүү боюнча жүргөн идеялык күрөштө «ончул оппозиция» деп аталган Бухариндин блогу талкаланып, алар куугунтукка алынат. Буга чейин Совет өкмөтү кулактарды чектөө саясатын жүргүзүп келген. 1929-ж. 27-декабрда Сталин «Кулактарды тап катары жоюу» ураанын жарыялаган. Ушундан кийин дыйкандардын бир бөлүгүне карата массалык репрессия башталган.

Директивалык документтерге ылайык туташ колектив-дештириүү жүргүзүлгөн райондордо кулакка тартуулар 3-5 проценттен ашпаши керек эле. Чындыгында көчмөн кыргыздар жашаган райондордо мынча сандагы кулактар болгон эмес. Салык зеси боюна 1928-1929-жж. 3406 гана кулак чарбасы болгон. Алардын кобу кийинки жылдары жакырданып калган эле. Бирок берилген тапшырманы аткаруу жана ашыкча аткаруу үчүн жергиликтүү бийлик органдары фактыларды бурмалашып, дыйкандардын 10 процентин кулакка тартышкан. Натыйжада, орто дыйкандардын көпчүлүгү, айрым учурларда кедей-дыйкандар да кулакка тартылган. Кулакка тартууну жергиликтүү парткомдун секретарынан, айылдык советтин мүчесүнөн жана милиция кызматкеринен турган «үчтүктөр» эле оз билгениндей чечип койгон. Кулакка тартылгандардын айрымдары сот жообуна тартылган. Бир болугу алыссы, дагы биреөлөрү жакынкы аймактарга кубаланган. Алар там-ташынан, байлыгынан, шайлоо укуктарынан ажыраган. Алыска көчүрүлгөн кулактардын үй-бүлөлөрү көп азантарды башынан откөргөн, кыргынга учуралган. Кулак чарбаларынын колхоздорго киришине тыюу салган чечим алардын абалын оордоткои. Ысыккөл, Нарын, Атбашы, Балыкчы райондорунда дыйкандардын нааразычылыктары куралдуу көтөрүлүшкө чейин жеткен. Кыргызстандын түштүгүндө да куралдуу кагылышуулар болгон. Бул көтөрүлүштөрдүн Совет

бийлиги тарабынан өтө канкордук менен басылгандыгы жөнүндө тарыхый фактылар бар.

Коллективдештириүүнүң жүрүшүндөгү кордук менен зордук-ка дыйкандар өздөрүнүн мал-мүлкүн жок кылуу, өрттөп жиберүү, Кытайга айдал качуу ж. б. менен жооп кылышкан. Совет бийлиги буга жооп катары айыл-кыштактагы репрессияны күчтөкөн. 1931-ж. август-сентябрь айларында эле 6 мин үй-бүлө Украина менен Түндүк Кавказга көчүрүлгөн. 1933-ж. республикада 2113 кулак чарбасы репрессияланган. Ошентип, коллективдештириүүнүң жүрүшүндөгү байларга, кулактарга каршы жүргүзүлгөн күрөш аларды тап катары жоюу менен коштолгон. Айыл-кыштак калкынын бир бөлүгү массалык жазалоодон жабыр тарткан.

СССРде айыл чарбасын зордоп коллективдештириүүдө кетирилген кемчиликтердин натыйжасында өлкөнүн айыл чарбасы кескин төмөндөгөн. Бул калктын турмуш денгээлинин төмөндошунө, элдин нааразычылыгынын өсүшүнө алыш келген. Мына ушундай кырдаалда социалисттик чарба жүргүзүүдөгү кыйынчылыктарга «бүлдүрүүчүлөр», «эл душмандары» күнөөлүү деген шылтоо пайда болуп, элдин көнүлүн ошол жакка буруу саясаты башталган. Бул саясат өлкөдөгү бийликтүүдөгү үчүн күрөштү жаап-жашырууга, буржуазиялык идеологияга каршы күрөш деген шылтоо менен жакпаган элементтерди жок кылууга, репрессияны улантууга ынгайлдуу шарт түзгөн. Бул саясат Кыргызстанга да жетип, буржуазиянын идеологиясына берилгендерди издеө жана табуу иши күчейт. Борбордогу саясатка ылайык «троцкийчил», ончул жана солчул оппортунисттерди советтик партияллык жетекчилердин, интеллигенттердин арасынан издеө башталат. Алар бул жөнүндө түшүнкүтөрү жок кыргыз айыл-кыштактарынан да «табыла» баштаган.

Совет бийлигине оппозициялык иш жүргүзгөндөр, каршы ойдогулар, соз сүйлөгөндөр гана жазаланбастан, троцкийчи деп жарыяланган адам менен байланышкан адамдар да жазага тартали баштаган. Мисалы, Кызылкыя шааркомунун секретары, «Сухой Хребет» совхозунун саясий бөлүмүнүн начальники ж. б. троцкийчилер деп аталган адамдар менен кат алышкандыктары үчүн партиядан чыгарылып жазаланган. Коллективдештириүүнүң жүрүшүндө кулактарга жан тарткан «ончул оппортунист-бухаринчи» делип, далай айыл чарба жетекчилери жоопко тарталиган.

Дүйнөгө тил илими бөюнча таанымал окумуштуу Е. Д. Половинов троцкийчи катары аныкталган.

Оппортунисттерди төмөнкү даражадагы жетекчилерден гана издебестен жогорку рангадагы кызматкерлерден да табыш ке-

рек эле. Бул багыттагы аракеттердин на-
тыйжасында Кыргызстандагы биринчи
«ончул оппортунист» катары партиянын об-
ласттык комитетинин айыл-кыштак иш-
тери боюнча белүм башчысы О. Тынаевдин
бети ачылган.

Кыргызстандын партиялык комитетте-
ри өлкөнүн башка региондору менен рес-
публикаларды солчул жана ончул оппорту-
нисттердин бетин ачуу боюнча мелдешип
жаткан учурда ГПУнун органдары «бұл-
дүргүч» жана «контрреволюциячыл» уюм-
дарды жок кылууга белсенип киришиш-
кен. 1932-ж. алар республиканын мамле-
кеттик пландоо комитетинен 5 «контрреволюциячыл-бұлдүргүч»
уюмдун бетин ачышат.

1932-ж. Казакстандын эли ачарчылыктан кырыла баштайды.
Элдин нааразычылыгы күчейт. ВКП(б)нин Казак крайкому
И. Сталинден казак улутчулдарына каршы күрөштү күчтүү
жөнүндө көрсөтме алат. Ушундан кийин өлкөнүн улуттук регион-
дорунда «буржуазиялык улутчулдарга» каршы келишпес күрөш
башталат.

1937-ж. 4-сентябрда Кыргызстан КП(б) БКнын Аткаруучу
бюросу ири окумуштуу К. Тыныстановдун чыгармачылыгынан
«буржуазиялык-кулактык улутчулдукту» таап, аны «эл душ-
маны» деп жарыялаган. Июнь айында А. Сыдыковдун «улут-
чул, контрреволюциялык-көтөрүлүшчүл, антисоветтик» уому
ачылат. 1933-ж. аягында Ю. Абдрахманов улутчул катары айып-
талып, партиядан чыгарылган эле. Чындыгында ал езүнүн күн-
делүгүндө Сталинди сынга алган сөздөрү үчүн жазаланган. 1935-ж.
республиканын эл агартуу комиссарынын орун басары И. Тойчи-
нов жаштардын жашыруун уюмун түзүгө аракеттенген деген жа-
лаа менен, улутчул катары партиядан чыгарылат.

Кыргызстандын областтык партиялык уому өз алдынча иш-
теген 8 жылда союздук масштабда жүргүзүлгөн компания боюн-
ча тазалоону төрт жолу башынан откөргөн. Натыйжада мамле-
кетке, элге берилип әмгектенип жаткан көптөгөн күнөөсүз, та-
лантуу жетекчилер партиядан чыгарылып, кызматтарынан
бошотулган.

Саясий репрессиялар коркунучтун, ишенбөөчүлүктүн,
партиялык жогорку органдарга кынк этпей баш ийүүчүлүктүн
маанайын түзгөн. Партиядан чыгып калуудан корккон жетек-
чилер өздөрүнүн демилгеси менен өз алдынча иштей алган эмес.
Натыйжада респубикалык жана жергиликтүү партиялык жана



Е. Д. Поливанов.

советтик уюмдар жогортон келген буйрук, көрсөтмөлөрдү аткарууга, ашыгы менен аткарууга машыккан.

1934-ж. чейин Совет бийлигинин жана «элдин душмандары» партиядан чыгаруу, кызматтан алуу менен гана жазаланган. Партиянын XVII съездинен кийин И. Сталин өзүнүн оппоненттерин жок кылууга өткөн. Ал үчүн 1934-ж. 1-декабрда С. М. Кировдун өлтүрүлүшү шылтоо болгон. СССРдин Жогору Сотунун Аскердик коллегиясы 1936-ж. августта «троцкийчилдиновьевлик биргелешкен антисоветтик борбордун» ишин каратап Зиновьевди, Каменевди, Евдокимовду, Бакаевди ж. б. 16 адамды атууга кескен. Ушундан кийин Сталин өзүнүн мурдагы соратниктеринин бир тобун жок кыла баштаган.

Борбордо башталган сталиндик линиянын душмандарын Кыргызстанда да жок кылыш керек эле. Органдар жең жатпаш үчүн изилденип бүтүп, 1933-ж. эле жабылган «Социал Туран партиясынын» ишин кайрадан козгоп чыгышат. Бир аз аракеттер болуп, бирок толук түзүлбөгөн бул партияга тиешеси бар делип, эч жазыксыз адамдар атууга кесилген. Алардын ичинде Ю. Абдрахманов, И. Айдарбеков, Т. Айтматов, Б. Исакеев, А. Орозбеков, Ж. Саадаев, Т. Жолдошев, А. Жээнбаев, К. Тыныстанов, О. Тынаев, ж. б. кыргыз элинин чыгаан уулдары болгон. Катаал тазалоолордун, массалык репрессиянын натыйжасында Кыргызстандын партиялык уому 1934-ж., 1936-ж.

чейин эле 14 мин адамдан 7 минге кыскарган. б. а. бул мезгилде коммунисттердин жарымынан көбү «эл душманы» катары «тазаланган». 30-жж. 1,4 млн калкы бар Кыргызстандан эле 40 мин адам репрессияланган (бүгүнкү күнгө каратап алардын 13 минден ашыгы акталды).

Өлкөдө, анын ичинде Кыргызстанда, орногон администрациялык-буйрукчул система, анын массалык жазалоолору социалистик курулушка өзүнүн оор залақасын, кесепетин тийгизген. Бирок жеке адамга сыйынуучулук, массалык террор совет коомунун маңызын, жалпы элдин куруучулук ишмердигин, СССРдин прогресс жолундагы өнүгүшүн токто-то алган эмес.



«Ата-Бейит мемориалдык комплексиндеги эстелик.

СУРООЛОР:

1. Администрациялык-командалык системанын калыптанышынын себептери кайсылар?
2. Жаңы экономикалык саясат эмне үчүн токтотулган?
3. Тоталитардык бийликтөө мүнездөмө бергиле.
4. Массалык жазалоонун себептери жана жүрүшү жөнүндө айтып бергиле.
5. «Ата бейит» жөнүндө эмне билесинер?

§ 15. КЫРГЫЗСТАНДЫК ЖООКЕРЛЕРДИН УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШТАГЫ ЭРДИКТЕРИ

**Кыргызстандык
жоокерлер
алгачки
салылашууларда**

Фашисттик Германия 1939-ж. дүйнөлүк экинчи согушту баштап, Европанын бир катар мамлекеттерин: Чехословакияны, Польшаны, Францияны, Бельгияны, Голландияны, Данияны, Норвегияны, Югославияны, Грецияны басып алган. Натыйжада Германиянын экономикалык абалы, согуштук күчү чындалган. Дүйнөлүк үстөмдүккө жетүүнү көздөгөн фашисттик Германия 1941-ж. 22-июнда СССРге кол салган. Ал «Барбаросс» деп аталган планы боюнча Советтер Союзун бир нече жумада эле талкалап, 1941-ж. күшүна чейин СССРдин европалык бөлүгүн толук басып алмак. Адегенде эле фашисттик Германиянын 5,5 млн адамдан турган 190 дивизиясы Совет өлкөсүнө басып кирген. Германия менен СССРге каршы согушка Италия, Финляндия, Румыния, Венгрия, Испания катышкан.

Немецтик-фашисттик баскынчылардын жырткычтык менен кол салышы совет элинин тынч жашоосун дүрбөлонгө салган. Ошентип, Социалисттик Атамекендин көзкаранды эместиги жана эркиндиги үчүн Улуу Атамекендик согуш башталган.

Согуш жөнүндөгү кабар көп улуттуу совет элинин, анын ичинде Кыргыз элинин, кыжырдануусун туудурган. Кыргызстандын бардык шаарларында, айыл-кыштактарда миндеген адамдар катышкан чогулуштар, митингдер отуп, аларда жумушчулар, колхозчулар, интеллигенция Атамекенди коргоо үчүн күчтөрүн, эмгегин, керек болсо өмүрүн аябай тургандыктарын билдиришкен.

Кыргызстандык жоокерлер согуштун бириңчи күнүнөн эле фашисттик баскынчылар менен баатырларча кармаша башташкан. Чек арадагы Брест чебин коргоо Улуу Атамекендик со-

гуштун тарыхындагы маанилүү барактардан болуп калган. Жоокерлер бир айдан ашык убакыт бою чепти душманга бербей кармап турушкан. Алардын арасында кыргызстандык В. И. Фурцев болгон. Ал Пржевальскидеги Ленин атындагы мектептен окуп, тарбия алган. Мурда Фрунзе шаарында иштеген Н. М. Дмитриев 1941-ж. 10-июлда Белоруссиянын Борисово шаарын коргоодо душмандын эки танкасын талкалаган. Согушта көрсөткөн эрдиги үчүн ал 1941-ж. 31-августта Кыргызстандыктардан биринчи болуп Советтер Союзунун Баатыры деген наамга татыктуу болгон.

Кыргызстандын өкметү согуштун биринчи күнүнөн эле калкты аскердик жактан окутууга, аскердик бөлүктөрдү түзүүгө киришкен. СССР Жогорку Советинин Президиумунун 1941-ж. 22-июнундагы Указына ылайык елкөдө аскерге милдеттүүлөрдү жалпы мобилизациялоо иши башталган. Бул иштин жүрүшүндө Кыргызстанда 385-аткычтар дивизиясы, кийин 40- жана 153-аткычтар бригадалары, 2 улуттук атчандар дивизиясы түзүлүп, алар республиkanын өнержай ишканалары жана колхоздору тарабынан жабдылган.

Булардын ичинен согушка биринчи болуп Кыргызстандын аскер комиссары генерал-майор И. В. Панфилов командалык кылган 316-аткычтар дивизиясы кирген. Бул дивизия Казакстан менен Кыргызстандын өкмөттөрү тарабынан түзүлгөн. Дивизиянын курамы ушул эки республиканын дыйкандарынан, жумушчуларынан жана кызматкерлеринен турган. Анда казак, кыргыздардан тышкары орустар, украиндер ж. б. улуттардын өкүлдөрү болгон. Москваны коргоо үчүн 1941-ж. ноябрда болгон согушта бул дивизиянын жоокерлери өздөрүнөн төрт эсе күчтүүлүк кылган душман менен кармашкан. Бир ай бою өздөрүнүн чегин бекем кармоо менен дивизиянын бөлүктөрү душмандын 2-танкалык, 29-моторлоштурулган, 11-жана 110-жөө аскерлер дивизиясын талкалап, 9 мин немец солдаттары менен офицерлерин, 80 танканы жана башка куралдарды жок кылышкан.



И. В. Панфилов.

Командованиенин тапшырмасын үлгүлүү аткарғандыгы үчүн 316-аткычтар дивизиясы 8-гвардиялык деген наам алыш, Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган. Волоколамск районундагы, Гуськово деген кыштактын жанында 1941-ж. 18-ноябрда И. В. Панфилов курман болгон. Өлгөндөн кийин ага Советтер Союзунун Баатыры де-

ген наам берилип, ысымы өзүнүн дивизиясына ыйгарылган.

Мындан тышкary Советтер Союзунун Баатыры деген наам Панфилов дивизиясынын 28 жоокерине ыйгарылган. Алардын ичинде кыргызстандык Дүйшенкул Шопоков, Николай Ананьев, Григорий Шемякин, Григорий Конкин, Иван Москаленко, Григорий Петренко, Иван Добробабин болгон.

Чегинген душмандын артынан түшкөн 8-гвардиялык Панфилов атындағы дивизия эрдиктери үчүн 1942-ж. март айында Ленин ордени менен сыйланган.

Тұндук-Батыш фронтунда кызмат етеген учкуч, лейтенант Тимур Фрунзе (М. В. Фрунзенин уулу) эрдик көрсөтүп, баатырларча курман болгон. Өлгөндөн кийин ага Советтер Союзунун Баатыры деген наам берилген.

Москва үчүн болгон согушта Кыргызстан КП(б) БКнын мурдагы секретары Асанкул Рысмендиев эрдиги жана уюштуруу жеңдөмдүлүгү менен өзгөчөлөнгөн. Ал атчандар полкунун комиссары катары кызмат етеген. 1942-ж. 8-февралда Смоленск обласынын Пастиха кыштагы үчүн кандуу салгылашта эрдик көрсөтүп курман болгон.

Кызыл аскерлердин 1941–1942-жж. кышкы чабуулдарынан кийин гитлердик аскерлер фронттун ар кайсы участкаларында 100–400 км артка сүрүлгөн. Фашисттик баскынчылардан Москва, Тула областтары, Ленинград, Калинин, Смоленск обласстарынын бир топ райондору бошотулган.

Москвандын алдында гитлердик армия ири талкаланууга дуушар болгон. Анын «чагылгандай тез согуш» планы ойрондолгон. Бул согушта 1941-ж. 16-ноябрьдан 5-декабрына чейин дushman 55 мин солдат, офицерлеринен ажырап, 100 мини жарадар болгон. Алардын 800 танкасы, 1500 самолету жана 300 замбирали талкаланган.

Советтик аскерлер да көп жоготууларга учуралган. Фашисттик Германия согушту созуп жүргүзүү стратегиясына өтүүгө мажбур болгон. Москва алдындағы салгылаштан кийин Түркия менен Япония СССРге каршы согушка кириүгө батына албай калган. Совет элинде өзүнүн күчүнө, фашизмди женип чыгарына чон ишеним пайда болгон.



Д. Шопоковдун бюстү.
Бишкек ш.

Кыргызстандык жоокерлердин 1942–1943-жж. салтылаштарга катышыши

фронтко 237 дивизиясын жана бригадасын топтогон. Бул СССРге кол салган учурдан алда канча көптүк кылган. Душмандын армиясы 6,2 млн солдаттар менен офицерлерден турган. Аларда 56941 замбирек жана миномет, 3229 танк жана штурмалоочу замбирек, 3395 самолет, 63 кеме болгон. Бул учурда Кызыл аскерлер немец армиясына солдаттардын саны, артиллерија жана согуштук самолеттор боюнча төң келе элек эле.

1942-ж. жайкы чабуулда фашисттик командачылык Волга суусун, Сталинград шаарын, Түндүк Кавказды жана Закавказье-ни, Ленинградды ээлеп, Москвага кайрандан сокку уруп, СССРге каршы согушту аяктоо максатын койгон.

Бул максат учун фашисттердин аракетинин натыйжасында фронтто эң кыйын кырдаал түзүлгөн. 1942-ж. июлда фашисттик армия Дон суусунан өтүп СССРдин эгин айдоочу бир топ региондорун ээлеп алган. Сталин 28-июлда «Бир кадам да артка чегинбегиле!» деген буйрук берген. Кеп улуттуу Кызыл аскерлер болуп көрбөгөндөй каармандык менен Кавказдын ашууларында бир кадам жер учун, Сталинградда болсо ар бир квартал, көчө, үйлөр учун жан аябай кармашышкан. Душман Сталинградды жана Кавказды эзлей алган эмес.

Кызыл Армиянын командачылыгы «Уран» делип аталган маанилүү стратегиялык контрчабуулдуун планын иштеп чыккан. Ал боюнча 1942-ж. 19-ноябрда Түштүк-Батыш, Дон, 20-ноябрда Сталинград фронттору артиллеријалык атуулардан кийин контрчабуулга өтүп, душманга катуу сокку уруу менен 23-ноябрда 330 миң адамдан турган немецтик армияны курчоого алган. 1943-ж. 2-февралда Дон фронтунун аскерлери курчоодогу дивизияларды жок кылышкан. Фельдмаршал Паулюс башында турган 24 генерал, 91 мин солдат, 2500 офицер колгос түшүрүлгөн. Сталинграддын ал-



Н. Ананьевдин бюстү.
Бишкек ш.



И. Москаленконун
бюстү. Бишкек ш.

дынdagы согуш Атамекендик жана дүйнөлүк экинчи согуштун жүрүшүндөгү чон бурулуш мезгили болгон. СССРдин жана анын Кызыл Армиясынын эларалык авторитети көтөрүлгөн. Бул же-ниш антигитлердик коалициянын бекемделишине, Европа элдеринин фашизмге каршы улуттук-боштондук күрөшүнүн күчөшүнө обөлгө болгон. Түркия менен Япония СССРге каршы согушуудан биротоло баш тарткан.

Сталинград алдындагы женишке шыктанган Кызыл Армия кенири фронтто чабуулга өтө баштаган. 1943-ж. 4,5 айга созулган кышкы чабуулда советтик аскерлер батышка карай 600-700 км жылган. Ленинград блокададан боштулган. Душманын жоготуулары кебейгөн.

Экинчи фронттун жоктугуунан пайдаланып, Фашисттик Германия советтик-германдык фронтко 232 дивизиясын (5,2 млн адам) жаңы чыккан күчтүү техникаларын топтол, өздөрүнүн «Цитадель», «Пантера» деген пландарын түзүп, Курскинин жаңында кызыл аскерлерге сокку уруп, кайрадан чыгышка чабуул коюуну көздөген.

1943-ж. 5-июлда немецтик армия чабуулун баштаган. Курск, Орёл жана Белград райондорунда ири салғылаш башталган. Кан төгүлгөн жети күндүк кармаштан кийин 12-июлда Кызыл Армия күчтүү артиллеријалык жана авиациялык атуулардан сон контрчабуулга откөн. 5-августта кызыл аскерлер Орёл жана Белград шаарларын бошоткон. Курск догосундагы бул жениш учун Москвада биринчи жолу артиллеријалык салют атылган. Ушундан кийин зор окуялардын урматына салют атуу салт болуп калган. 1943-ж. жайкы жана күзгү чабуулдардын натыйжасында душман батышка бир кыйла алыстыкка сүрүлгөн.

Сталинграддын алдындагы, Түндүк Кавказдагы жана Курскинин алдындагы салғылаштарда Кыргызстандык жоокерлер да эрдиктүн үлгүсүн көрсөтүү менен баатырларча кармашып, көбү Атамекен үчүн курман болушкан.

Воронеждин түштүк жагында Дон дарыясынын жээгиндеги согушта 1942-ж. 6-августта Чолпонбай Түлөбердиев душмандын дзотун көкүрөгү менен жаап, өлбөс өчпөс эрдик көрсөткөн. Ага 1943-ж. 4-февральда Советтер Союзунун Баатыры деген наам берилген.

Түндүк Кавказ фронтунда бөлүмдүн командири Кыргызстандык Г. И. Выглазов 1942-ж. 16-майда өзүнүн жоокерлери менен



Ч. Түлөбердиевдин бюстү. Бишкек ш.



Д. Асанов.



А. Садырбаев.

душмандын 8 танкасынын чабуулун токтоткон. Ал өзү үч танканы иштен чыгарып, 20 фашистти жок кылган. Ага 1943-ж. 22-февралда Советтер Союзунун Баатыры деген наам ыйгарылган. Ушундай наамга эрдиги үчүн Батыш фронтунда жердешибиз А. И. Волковенко татыктуу болгон.

Сталинград үчүн согушта артиллерист, наводчик, сержант **Дайыр Асанов** эрдик менен салгылашкан. Ал 1943-ж. январда таамай атуу менен адегенде танканы, миномет батареясын жана душмандын ротасын талкалаган. 23-марта Харьковдун жанындағы Пятницкое кыштагы үчүн салгылашта Д. Асановдун орудиелик тобуна душмандын 8 танкасы, анын артынан автоматчылар чабуул коёт. Бул беттешүүде Асанов үч танканы иштен чыгарат, калганы кайрылып качууга аргасыз болгон. 20–25 мунёттүк авиациялык бомбалаодон жана артиллериалык атуудан кийин душмандар экинчи жолу чабуулга өтөт. Дайыр жалгыз калганина карабастан, дагы эки танканы атып токтотот. 4 саатка созулган согушта Асанов

8 танканы, 6 бронемашинаны жана 40 фашистти жок кылган. 1943-ж. 26-октябрда ага Советтер Союзунун Баатыры деген наам ыйгарылган.

Закавказье фронтунда ротанын саясий жетекчиси Кубат Жуматаев эрдик көрсөткөн. 1942-ж. 16-сентябрда анын ротасынын командири оор жарадар болот. Жуматаев душмандын бекемделген чебин алууга ротаны өзү жетектеп жөнөгөн. Анын ротасы бир нече кыштактарды бошотот. Бир учурда анын ротасына 15 танк чабуул койгон. Күчтөр тен змес эле. Бул салгылашта Жуматаевдин жоокерлери душмандын 2 танкасын, 80 солдатын жок кылган. Курчоодо калган Жуматаев гранаталарды денесине байланып өзүнө келе жаткан брондолгон машинага тике барып аны жардырган. Кыргыздын уулу, коммунист К. Жуматаев өлгөндөн кийин Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган.

1942-ж. декабрда Кавказ үчүн болгон кармаштардын бириnde бөлүмдүн командири **Акун Садырбаев** душмандын ага кезеги менен ыргытылган 16 гранатасын тосуп алыш, кайра душманга ыргытууга жетишкен. 17-граната анын колунда жарылып, курман болгон. Бул эрдиги үчүн ал Кызыл Туу ордени

менен сыйланган. Анын жолдоштору болсо жардам келгиче, бир сутка бою ордунан жылбай 60 душманды жок кылган. Кавказды коргоодо ротанын саясий жетекчиси Сулайман Жундубаев, ага лейтенант Темиркул Үметалиев, артиллеристтер Керим Кырбакбаев, Тыныбай Бейшенбаев жана Абдыкалых Жумакеев эрдиктерди көрсөтүшкөн.

1942-1943-жж. салгылаштарда көп улуттуу 8-гвардиялык Панфилов атындагы аткычтар дивизиясы өзгөчө ийгиликтерге жетишкен. Андагы жоокерлердин 18,5 процентин кыргыздар түзгөн. Дивизиядагы снайперлер Токтогул Шабеков, Алымкул Абидулдаев, Бозжигит Турдубаев ар бири 25тен 150гө чейин гитлерчилерди атып өлтүрүшкөн.

1943-ж. сентябрда Днепр дарыясынан оттүдө Кыргызстандын жоокерлери укмуштуудай эрдиктерди көрсөткөн. Бул жерден сержант Анварбек Чортековдун взводу айырмаланган. Алар суудан сүзүп өтүшүп, душмандын төрт чабуулунун мизин майтарган. 30 гитлерчини жок кылган. Эрдиги үчүн Чортеков Советтер Союзунун Баатыры деген наамга татыктуу болгон. Днепр үчүн салгылаштардын бириnde пулемётчу Садык Алиназов душмандын 21 солдатын, 2 офицерин жок кылган. Көрсөткөн каармандыгы үчүн ал да Советтер Союзунун Баатыры болгон. Днепрдеги салгылаштагы майтарылбас эрдиктери үчүн Кыргызстандан барган М. Тешебаев, В. Крикун, В. Беляндра, М. Сапожников, Е. Мазков, Г. Тихонов ж. б. Советтер Союзунун Баатыры деген наамга татыктуу болушкан. Жүздөгөн кыргызстандыктар ордендер жана медалдар менен сыйланышкан.

Душмандын тыллында калган кыргызстандык жоокерлер партизандардын катарында согушушкан. Алсак, Украинада А. Ковпактын партизандык бирикмесинде эле 17 кыргыз партизан болгон. Алардын ичинен Ишенкул Бейшеналиев өзгөчөлөнгөн. Ал б татаал операцияга катышып, бир жолу душмандын эшелонун жолдон кулаткан. Белорус партизандарынын арасында А. Мурзакулов, С. Сарыбаев, Б. Узбеков, А. Адашев өндүү кыргыз элинин уулдары душманга карши согушушкан. Алардын ичинен партизан И. Иманбаев «рельс согуштунда» өзгөчө эрдиктерди көрсөткөн. Кыргызстандыктар душмандын тыллында, фашисттер убактылуу басып алган Крымда, Ленинградда, Смоленскиде, Псков, Орлов ж. б. областтарда каармандык менен күрөшүшкөн.

1942-ж. аягында Панфилов дивизиясынын жоокерлеринин бир тобу ага сержант



А. Коңкөзов.

Ашыrbай Коёнкөзовдун командалыгы менен душмандын тылына атайын тапшырма менен жөнөтүлгөн. 1943-ж. январда алар Псков шаарына жакын жерден 7-ленинграддык партизандар бригадасына кошулган. Көп узабай Коёнкөзов 2-партизандык отрядынын ротасынын командирлигине дайындалган. Ал жетектеген рота душмандарга күндүр-түндүр тынчтык берген эмес. 1943-ж. декабрда эле алар 10 эшелонду, 10 паровозду, 20дан аштуун вагондорду талкалаган. 1943-ж. декабрда Коёнкөзов жана анын жоокерлери Псков шаарынын жанында душман менен болгон салғылашта эрдик менен курман болушкан.

Кыргызстандык
жоокерлер Улуу
Атамекендиk
согуштуu аяктоочу
мезилинде

1944-ж. башынан баштап советтик куралдуу күчтөр душмандан адам күчү боюнча 1,3 эсе, артиллерия боюнча 1,7 эсе, танкынын саны боюнча 1,4 эсе, самолеттор боюнча 2,7 эсе артыкчылык кылган. Бирок душман да али күчтүү болгон. Жапырт мобилизациялоонун натыйжасында гитлердик Германия өзүнүн армиясын жогорку дөнгөэлде кармап турган. Экинчи фронттун ачылбаганынан пайдаланып, Германия союздаштарынын аскерин эсептебегендө соvеттик-германдык фронтто өз аскерлеринин 63,2 процентин кармаган.

Стратегиялык демилгени колуна алган советтик аскерлер 1944-ж. январь-февраль айларында душмандын ири группировкаларын Ленинграддын, Новгородтун, Украинанын он жээгинде талкалап, Румыния менен Чехословакияга кире баштаган. 1944-ж. жазында Крым бошотулган. Жай айларында сокку жеңен Финляндия согуштан чыккан. Айыгышкан кармаш менен Белоруссия бошотулуп, Польшаны бошоттуу башталган.

1944-ж. Эстониянын Нарва шаарына жакын жердеги салғылашта кыргыз учкучу Исмайылбек Таранчиев өзүнүн жалындап күйгөн самолёттүү менен душмандын май куючу станциясын сузуп, анын жанындагы алты танканды, ондогон немец солдаттарын жардырган. Анын эрдиги учурунда унутта калып, Советтер Союзунун Баатыры деген наам ага 1991-ж. гана ыйгарылган.

Советтик Армиянын жеништери, улуттук-боштондук күрөштүн күчөшү АКШ менен Англияны 1944-ж. 6-июнда (эки жылга кечигип) экинчи фронтту ачууга мажбур кылган. Бирок фашисттик армиянын негизги күчү советтик-германдык фронтто



И. Таранчиев.

кала берген. 1944-ж. августтта Молдавия, Румыния, 20-октябрда Югославиянын борбору Белград боштуулган. Гитлердик оккупанттар Балтика боюнчагы өлкөлөрдөн кубаланган. Ошентип, согуш Германиянын территориясында жүрө баштаган.

1944-1945-жж. чабуулдарда да СССРдин бардык элдеринин жоокерлери бир катарда эрдик менен согушушкан. 1944-ж. Ленинграддын алдындагы салгылашта кыргыз жоокерлери О. Жетикашбаев, Ж. Рустамов, М. Юнусалиев ж. б. өзгөчөлөнген.

Молдавиянын Дубоссары шаарынын жанында 1944-ж. априлде орудиянын наводчиги К. Жаркымбаев душмандын 2 пулемёттун, 25 солдатын талкалаган. Бул салгылашта Жаркымбаев душмандын беш жолку чабуулунун мизин кайтарган. Бул эрдиги учун ал Советтер Союзунун Баатыры деген наамга татыктуу болгон.

1944-ж. июнда Белоруссиядагы салгылаштарда көрсөткөн эрдиктери учун ефрейторлор О. Якубов менен Ж. Асаналиев, лейтенант Д. Пичугин, майор Н. Калашников, сержант Е. Курочкин, лейтенант Л. Царенко, пулеметчик Р. Азимов, лейтенант С. Сухин, катардагы жоокер А. Хименко ж. б. Советтер Союзунун Баатыры деген наамга татыктуу болушуп, кыргызстандыктардын данкын чыгарышкан.

Согуштун түрдүү этаптарында – Ленинградды, Ржевди, Великие Лукини, Новгородду, Псковду, Нарваны боштууда Кыргызстандын 660- жана 664-түнкү бомбалоочу авиациялык полктору активдүү аракеттенишкен. Алардын ичинен кыргызстандык аял Е. Пасько 780 жолу түнкү бомбалоого учуп чыгып душмандарга бардыгы 93 тонна бомба таштаган. Анын бомбалары-



Панфилов дивизиясынын жоокердик жолу.



К. Усөнбеков.

нан душмандын маанилүү объектилеринде 109 жолу өрт чыккан. Советтер Союзунун Баатыры Е. Пасько өзүнүн командасы менен душманга далай жолу бүлүк салган. 1944-ж. 13-15-октябрда советтик аскерлер Риганы бошоткон. Бул согуштагы өзгөчө эрдиктери үчүн Панфилов дивизиясы II даражадагы Суворов ордени менен сыйланган. Улуу Атамекендик согуштун жүрүшүндө 8-гвардиялык Панфилов атындағы дивизиянын 34 жоокери Советтер Союзунун Баатыры болушкан. Дивизиянын 18086 жоокери СССРдин ордендери жана медалдары менен сыйланышкан. Дивизиянын өзү Ленин, Кызыл Туу, II даражадагы Суворов ордендерин алган. Ошентип Кыргызстан менен Казакстандын жеринде, Кыргызстандын Аскер комиссары И. В. Панфилов түзген дивизия согушта өзгөчө эрдиктерди көрсөткөн.

Советтик Армиянын жеништери менен СССРдин эларалык кадыр-баркы арткан. Фашисттик Германия аскердик бардык көрсөткүчтер боюнча начарлаган. Анын союздаштарынын бардыгы согуштан чыккан.

1945-ж. 16-апрелде фашизмдин цитадели – Берлинди штурмалоо башталган. Өтө күчтүү артиллериялык соккудан кийин советтик аскерлер чабуулга өтүшкөн. Бул салгылаштардын биринде батальондун саясий жетекчиси **Калыйнур Усөнбеков** жоокерлерге күчтүү дем берген. 14-февралдагы бетме-бет салгылашта

К. Усөнбеков душмандын 7 солдатын сайып өлтүрүп, экеөнү колго түшүргөн. Күжүрмөн тапшырманы ийгиликтуү ат-карғандыгы үчүн лейтенант К. Усөнбеков Советтер Союзунун Баатыры болгон. Усөнбековдун батальону алгачкылардан болуп Берлинге кирип, ратушаны штурмалоого катышкан. Ратуша үчүн согуштагы эрдиги үчүн К. Усөнбеков Кызыл Туу ордени менен сыйланган.

Согуштун аяк жагында Польша үчүн салгылашта пулеметчу А. Отторбаевдин эрдиги Советтер Союзунун Баатыры деңең наамга татыктуу болгон. Ал Одер дарыясынан өтүп жатканда душмандын беш чабуулунун мизин кайтарып, 25 солдатын жок кылган. Батальон бүт бой-



Т. Бегелдиновдун бюстү.
Бишкек ш.

дон денизден отүп жаткан учурда немецтик озу жүрүүчү замбирек батальонго ок жаадыра баштайт. Абалдын оордугун жана маанисин түшүнгөн Оторбаев эки граната менен озу жүрүүчү пушкага сойлоп жетип, алдына жыгылуу менен аны жардырган.

Берлин үчүн болгон салгылашта жердештерибиз учкуч-штурман, Советтер Союзунун эки жолку Баатыры Т. Бегелдинов, взводун командири, Советтер Союзунун Баатыры В. Бельяндра ж. б. өзгөчө эрдиктерди көрсөтүшкөн.

Ошентип, Улуу Атамекендик согушта Совет эли эркиндик, көзкаранды эместилик үчүн жан аябай салгылашкан. Көп улуттуу Кызыл Армиянын катарында Кыргызстандан барган 300 мин жоокер да Атамекенди коргоснун үлгүлөрүн көрсөтүшкөн. Согуштагы эрдиктери үчүн 10 мин кыргызстандык жоокер орден жана медалдар менен сыйланышкан. Алардын 76сы Советтер Союзунун Баатыры деген наамга татыктуу болушкан. 29 жоокер Данк орденинин үч баскычын төң алышкан. Кыргызстандык жоокерлердин көпчүлүгү мекенинин, оз элинин эркиндиги үчүн курман болушкан.

СУРООЛОР:

1. Улуу Атамекендик согуштун алгачкы жылдарында кыргызстандык жоокерлер кандайча катышкан?
2. Панфилов атындагы 316-аткычтар дивизиясы жонунде айтып бергиле.
3. 1942-1943-жж. салгылаштарда кыргызстандык жоокерлерден кимдер айырмаланган?
4. Ч. Тулобердиевдин, Д. Асановдун, А. Чортековдун, И. Таранчиевдин, А. Садыбаевдин, А. Коёнкозовдун эрдиктери жонундо эмне билесинер?
5. Кыргыз жоокерлеринен кимдер партизандык кыймылга катышышкан?
6. Согуштун аяктоочу мезгилинде кыргызстандык жоокерлер кандайча салгылашкан?



1920-40 жж. баатыр комсомолдорго тургузулган эстелик
Бишкек ш.

§ 16. ТЫЛДАГЫ КУЖУРМӨН ЭМГЕК

Согуш жылдарындағы өнер жайы

Согуштун башталышында СССРдин экономикасы өнүккөн маанилүү региондорун фашисттик Германиянын басып алышы абалды өтө оордоткон. Совет өкметү фронттун муктаждыктарын канаттандыруу үчүн өлкөнүн тылдагы республикаларын тез арада согуштук өнөржай арсеналдарына айланыруу милдетин койгон. Бул боюнча атайын программа иштелип чыккан. Ага ылайык Урал, Батыш Сибирь, Казакстан, Орто Азия республикалары курал-жарак, техника чыгаруучу, өнөржай производствияларын, азық-түлүк алуучу жана калкты эвакуациялоочу зонага айланмак.

Кыргызстандын өнөржай тармагы согуштук заказдарды аткарууга еткен. 1941-ж. июнде эле Фрунзедеги механикалык завод фронттун атайын заказын чыгара баштаган. Андагы жумушчулар өндүрүштүн согуштук түрүн өздөштүрүү менен күндүк нормаларын 200–400 процентке аткарууга, айрымдары эки, үч сменада иштеөгө етүшкөн.

Кадамжайда стратегиялык мааниси бар сурьма кенин өндүрүү күч алыш, андагы жумушчулардын 65 проценти стахановчулардан болуп калышкан. Кыргызстандын женил жана текстиль өнөржайы бүт бойдон жоокерлерге кийим-кече тигүүгө киришкен.

Республиканын эл чарбасын согуштук багытка которуудагы маанилүү иш эвакуацияланган өнөржай ишканаларын жайгаштырып, ишке киргизүү болгон. 1941-ж. июлүнан декабрга чейин эле өлкөнүн чыгыш райондоруна 2593 өнөржай ишканалары көчүрүлгөн. Алардын 308 Орто Азия менен Казакстанга болунгөн. Кыргызстанга 28 ири ишкана келген. Алардын ичинде Запорожье обласынан Бердянск машина куруу заводу, Донецк обласынан сымап комбинаты, Одессадан булгаары, желим заводдору, Харьков тигүү фабрикасы, Курск жана Харьков трикотаж фабрикалары, Ростовдон беш бүт кийим фабрикасы, бир нече кант заводдору, спирт заводу, Курск обласынан механикалык-ремонт заводу, Киев бүт кийим тигүүчү фабрикасы ж. б. болгон.

1942-ж. фашисттик Германиянын чабуулунун күчөшү менен Кыргызстанга дагы 38 ири өнөржай ишканалары көчүрүлгөн. Аларды жайгаштыруу, жумушчу күчү, чийки зат, энергия, транспорт менен камсыз кылуу боюнча өтө чон иштер аткарылган. Эвакуацияланган ишканалардын 90 проценти Чүй өрөөнүнө, 10 проценти Ош, Жалалабад жана Ысыккөл областтарына жайгаштырылган.

Кыргызстанда фронтко жакын жайгашкан райондордон эвакуацияланган калкты жайгаштыруу боюнча өзгөчө чоң иш-аралыктар жүргүзүлгөн. 1941-ж. июлүнан 1942-ж. январына чейин эле Кыргызстанга 61,8 минден ашуун адам келген. 1942-ж. аягына чейин дагы 138,9 мин киши эвакуацияланган. Булардын көбү Москва шаарынан, Москва, Ленинград областтарынан, Украина менен Белоруссиядан, алышы Литвадан, Карель-Фин ССРинен, Курск, Орёл, Тула, Ростов, Воронеж, Сталинград областтарынан, Крымдан, Ставрополь жана Краснодар крайларынан келишкен. Мындан тышкары Кыргызстанга Польшанын 12,9 мин жараны эмиграцияланган.

Эвакуацияланган калкты кабыл алуу, жайгаштыруу, ишке оноштуруу үчүн республикалык, областтык жана райондук комиссиялар түзүлүп, аларга практикалык жардамдарды көрсөтүшкөн. Эвакуацияланган элге Кыргызстандын эли колунан келишинче жардам берген. Алардын биргелешкен эмгеги согуш маалында фронттун муктаждыктарын канаттандырууга жумшалган.

Согуштун алгачкы мезгилинде эле Кыргызстанда өнержай өндүрүшүндө электр энергиясы жетишсиздик кылган. Калкка берилүүчү энергия чектелген. Бул маселени чечүү үчүн Чон Чүй каналы курула баштап, токтоп калган Лебединовка ГЭСин бүткөрүү үчүн 1942-ж. 6-июнда иш башталып, 1942-ж. аягында ГЭС ишке киришкен.

Фашисттик баскынчылар олконун көмүр кендерин, шахтадарды басып алгандыгына байланыштуу, көмүр өндүрүү түйшүгү да Чыгышка жүктөлгөн. Бул маанилүү ишти күчтөтүү үчүн Кызылкыянын, Сүлүктүнүн, Көкжанғактын, Ташкөмүрдүн кенчилири «Кыргыз Көмүр» трестине бириктирилген. Кыргызстандын шахтерлору нормаларын 150 проценттен кем эмес аткарууга аракеттенишкен. Күнүнө 2-3 норма аткаралган шахтерлордун саны есөн. 1942-ж. көмүр казып чыгаруудагы күжүрмөн эмгектери үчүн 24 кенчи СССРдин ордендери жана медалдары менен сыйланышкан.

Тылдын эмгекчилери согуштун биринчи күндөрүнөн эле жениш үчүн өздөрүнүн болгон күчтөрүн аябастаи эмгектенүүгө өтүшкөн. Тылда фронттогудай иштөө үчүн Фрунзедеги жаштардын демилгеси менен фронттук бригадалар түзүлгөн. Бул кыймыл республикада кенири кулач жайган. Фрунзе механикалык заводунун темир устасы М. Чернышев сменалык нормасын 1171 процентке аткарууга жетишкен. Көп өтпөй Ж. Мамбетов нормасын 1197 процентке аткарат. Ошентип, республикада минчилердин кыймылы башталган.

Согушка байланыштуу токтоп калган Чон Чүй каналын казвуу иши 1942-ж. майда кайра башталып, анда эмгектенген кара-

пайым эл согуш жылдары каналдын 80 км аралыгын бүтүрүшүп, 450 мин кубометр топуракты казып чыгарышкан. 1943-ж. Беловодск, Ново-Троицк, Токмок кант заводдору ишке киришкен. Республикада суткасына 55 мин тонна кант чыгарыла баштаган. Карабалтадагы спирт заводу, Токмоктогу консерва заводу, Фрунзеде жаңы нан заводу жана 2 май заводу, Ворошилов ГЭСи, Канттагы цемент заводу эксплуатацияга берилген. 1941–1943-жж. сымап – 10 эссе, сурьма эки эссе көп өндүрүлгөн. 1943–1944-жж. Хайдаркан сымап комбинаты төрт жолу республикалык өтмө Кызыл Тууну женип алган. 1945-ж. Фрунзе инструменталдык заводу Эмгек Кызыл Туу ордени менен сыйланган.

Улув Атамекендик согуштун жылдарында Кыргызстанда 36 ири өнержай ишканалары ишке киришип, жаңы тармактар пайда болгон. Жумушчулардын саны согуш мезгилиниде 36 минден 46 минге есөн. Кыргызстандын эл чарбасында өнержайынын үлүшү 1940-ж. 50,2 проценттен, 1945-ж. 67,5 процентке есөн.

Согуш жылдарында согуштук-чарбалык жүктөрдү ташууда транспорт маанилүү иштерди аткарған. 1943-ж. октябрдан баштап Кант – Рыбачье темир жолу курула баштаган. Телефон байланышы жакшырган. Кыргызстандын жумушчу табы согуш мезгилини талаптарын ийгиликтүү аткарышып, женишти камсыз кылууда татыктуу салым кошушкан.

Айыл чарбасынын фронт үчүн кызметтер

Согуштун башталышында өнержайы гана эмес өлкөнүн айыл чарбасы да чоң кыйроого учурады. Душман өлкөнүн эгин өндүргөн аянттарынын 38, кант кызыл-часы эгилген жерлердин 84 процентин, бодо малдын 38, чочко-нун 60 процентин басып алган. Айыл чарбасында иштеген тракторлор, ат күчү фронтко алынган. Айыл-кыштактардагы эр бүлөлөрдүн көбү фронтко аттанған. 1942-ж. республиканын айыл чарбасынын түшшүгү бүт бойdon аялдардын, балдардын, кары-картаңдардын мойнуна жүктөлгөн. Алар күндүр-түндүр фронт үчүн эмгектенишкен. Республиканын даярдоочу пункуттарында «Эгиндин ар бир тоннасы – фашисттердин лагерине ташталган снаряд!» – деген девиз менен эгин тынымсыз даярдалып турган. 1941-ж. республикада 203,6 мин т эгин топтолгон. Бул 1940-ж. салыштырмалуу алда канча көптүк кылган.

1942-ж. өлкөнүн айыл чарбасы өтө оор абалга дуушар болгон. СССР эгинге жана малга бай Украинадан, Дондона, Крым менен Кубандан ажыраган. Фронтту азық-түлүк менен жабдууда негизги милдет Чыгышка, Орто Азия менен Казакстанга жүктөлгөн. Айыл чарбасына жетекчиликти күчтөүү үчүн МТСтер-

де жана совхоздордо саясий бөлүмдөр түзүлгөн. Айыл чарбасынын әмгекчилери болуп көрбөгөндөй күжүрмөндүүлүктүү көрсөтүшкөн. Чарба жумуштарын аткарууда норманы ашык аткаруу салтка айланган. Техниканын жетишсиздигинен көп жумуштар кол менен бүтүрүлгөн. Техникалык өсүмдүктөрдөн жогорку түшүм алууда Сокулук районунун «Кызыл Аскер» колхозунун Керимбүбү Шопокова жетектеген звеносу айырмаланган. 1942-ж. алар пландагы 210 ц ордуна, ар гектардан 684 ц кант кызылчасын өстүрүшкөн. Чүй районунун «Кайырма» колхозунан А. Жолдошбаевынын звеносу гектарынан 565 ц кызылча өстүргөн. Ош обlastынын Нариманов атындагы колхозу пахтаннын гектарынан 23,3 ц түшүм алган. Жалалабад обlastынын Сузак районундагы Сталин атындагы колхоздун И. Исмаилова жетектеген звеносу пахтаннын ар гектарынын түшүмдүүлүгүн 35 ц жеткирген.

Дыйканчылыктын түшүмдүүлүгүн арттыруу үчүн күрөш со-
гуштун кийинки жылдары да күчөн. Бул багытта кызылчачыл-
чылар З. Кайназарова, Ш. Тезекбаева, пахтачылардан ئ. اتابے-
کووا, خ. تاشиров ж. ب. ئېگەچە айырмаланышкан.

Согуш жылдары республиканын мал чарбачылыгын өстүрүүгө көп көнүл бурулган. Кыргызстандын мал чарбачылыгында 1941–1942-жж. өсүш байкалган. 1942-ж. майдын башы 1940-ж. салыштырмалуу 20,6 процентке өскөн. Натыйжада бул жылдары фронтко эт жөнөтүү боюнча республика мамлекеттик пландарды ашыгы менен аткарып турган. СССРдин ЭКСи 1942-ж. жы-



Б. Жакиев. «Атанын тагдыры» спектаклинен сцена.
Ролдордо М. Рыскулов, И. Раимкулова жана М. Далбаева.

йынтыгында мал чарбасын өстүрүүдөгү Кыргыз ССРинин иштеприн канаттануу менен белгилеген.

Мал чарбасын өстүрүүдө ийгиликтер согуштун кийинки жылдарында да байкалган. Республиканын кайратман малчылары 1943-1945-жж. эт, сүт, жүн боюнча мамлекеттик пландарды аткарууга жетишкен. Ошону менен бирге согуш жылдары Кыргызстанда бодо малдын, кой-эчкинин башы кебейгөн. Фронттун муктаждыгына жөнөтүлгөндүктөн, жылкы азайган. Бирок колхозчулардын көпчүлүгү өздүк көмекчү чарбаларда мал бага албай калган. Натыйжада 1945-ж. колхозчулардын өздүк чарбаларынын 46 процентинде уй, 69,1 процентинде кой-эчки, 93 процентинде жылкы болгон эмес.

Улуу Атамекендик согуш Кыргызстандын айыл чарбасын бүлгүнгө учураткан. Алсак, ири мүйүздүү малдын саны 1941-ж. январда 555,4 мин болсо, 1946-ж. 1-январда 440,3 минди түзгөн да, 18 процентке азайган. Чочколордун саны 87,2 минден 19,4 минге (70%), кой-эчкинин саны 2529,1 минден 2272,3 минге (12%), жылкы 407,7 минден 209,2 мин башка же 29% азайган.

Кыргызстандын айыл чарбасынын дүн жыйымы 1940-1945 жж. 76 процентке, анын ичинен мал чарба продукциясы 71 процентке төмөндөгөн. Согуш жылдарында мамлекеттөө эгин откөрүү 207,7 мин тоннадан 24,5 мин тоннага, тамеки 3,2 мин тоннадан 1,7 мин тоннага, картөшкө 11,7 мин тоннадан 3,6 тоннага азайган.

Кыргызстандын айыл эмгекчилери оор кыйынчылыктарга караастан фронттогу жоокерлерди азык-түлүк менен, өнержайды чийки зат менен камсыз кылууда зор кайраттуулукту көрсөтүшкөн.

Кыргызстандык-тардын фронтко жалпы элдик жардамы

Кыргызстандын тылдагы эмгекчилери фронтко өнөр жайдагы, талаалардагы, мал чарба фермаларындагы кайратман эмгектери менен гана жардам бербестен, жеке кражаттары аркылуу да жардам көрсөтүшкөн. Өздөрү материалдык жактан кыйынчылыкта жашап жаткандарына караастан, карапайым калк фронт үчүн өздөрү чо-гулткан байлыктарын, эмгек ақысынын бир бөлүгүн, баалуу буюмдарын, алтын, күмүш жасалгаларын, тамак-аш продукцияларын жөнөтүшкөн.

Согуштун бириңчи эле күндөрүндө эмгекчилер 1-2 күндүк эмгек ақыларын элдик коргонуу фондусуна которушкан. Кийин жумуш убактысынан тышкары, майрам жана дем алыш күндөрү иштеп, тапкан акчаларын коргонуу фондуларына жөнөтүү кыймылы күчөген.

Коргонуу фондусун түзүүгө колхозчу дыйкандар активдүү катышышкан. Ысыккөл областынын «Керегеташ» айыл чарба

артелинин мүчесү Т. Сатыбалдиев өз короосунан 50 койду коргонуу фондусуна берген.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЛ

1941-ж. 2-августта «Советская Киргизия» газетине жарыяланган Ысыккөл областынын «Керегеташ» айыл чарба артелинин мүчесү Токтосун Сатыбалдиевдин катынан:

«Биздин Атамекенге жек көрүмчү душман кол салды. Анык фашисттер орустарды, кыргыздарды, украиндерди, белорустарды, обзектерди, казактарды – биздин олконун бардык элдерин өздөрүнүн кулдарына айлантууну көздөшүү. Эч убакта андай болбойт! Совет эли эмне үчүн согушуп жатышкандыктарын билишет. Мурун кедей болгом. Жалгыз атым да жок эле. Азыр өзүмдүн 200 коюм бар. Колхоздо чабан болуп эмгектенем, коомдук малды кайтарам. Бакыбат турмушта жашайм. Өзүмдүн өздүк чарбамдан Атамекенди коргоо фондунда 50 коюмду беремин».

Элдин ушул өндүү демилгесин колдоо учун Фрунзедеги СССР Мамлекеттик банкында № 14-эсеп ачылган. 1941-ж. августта эле бил эсепке элден 2007 мин, сентябрда – 1670 мин, октябрда – 1579 мин сом түшкөн. Жылдын аягында фондуга 9090 мин сом, 38,9 кг алтын жана күмүш, 16117 мин сом мамлекеттик зайымдын облигациясы, 11862 ц эгин, 2479 ц эт, 1798 кг май түшкөн. Кыш мезгилиниң келиши менен фронтко жылуу кийим женетүү демилгеси күч алган.

Фрунзе областынын Ворошилов районунун Ленин атындағы колхозунун колхозчулары 1941-ж. октябрда коргонуу фондусуна өздөрүнүн менчик бодо малынан бирден семиритип берүү демилгеси менен чыгышкан. Ушул эле райондун «Кызыл Аскер» колхозунун мүчөлөрү колхоздун 50 құлук атын фронтко берүүнү чечишкен. Бул демилге республикага тез тараган. Тяньшань областынын Кочкор районунун колхозчулары 835 жыл-



Кыргызстандык артисттер Панфилов дивизиясынын аскерлерине концерт берүүде. 1943-ж.

кы, Атбашы району 400 жылкы андан тышкary, 300 мин сомдук ат жабдыктарын жөнөткөн.

1941-ж. октябрь-ноябрда Фрунзе областынын Сталин атындагы колхозунун мүчөлөрү «Күнөстүү Кыргызстан» деген истребителдердин эскадронун түзүү учун каражат чогултуу демилгеси менен чыккан. Бул демилге күчтүү колдоого ээ болгон.

1941-ж. ноябрда Фрунзедеги эт комбинатынын жаштары «Кыргызстан комсомолу» аттуу танк колоннасын түзүү учун каражат чогултууну башташкан. Тяньшань областынын Кочкор районундагы «Арал» колхозунан Ч. Жаныбаев танк куруу учун єз ыктыяры менен 65 мин сом кошкон. Бул салымы учун ал Кызыл Армиянын командачылыгынан Кыргызстанда биринчи болуп алкыш алган. Анын жолуя жолдогон Ош областынын Куршаб районунда Ленин атындагы айыл чарба артелинин мүчөсү О. Кулматов танк курууга 125 мин сом жөнөткөн. Бул кыймыл Атамекендик согуштун аягына чейин улантылган. 20 баланын энеси, 75 жаштагы Б. Бегалиева – 55 мин, 14 баланын энеси Ж. Жусубалиева – 30 мин, 7 баланын энеси С. Ибраимова – 105 мин сом ж. б. танк курулушуна жөнөтүшкөн. Кыргызстандын жаштары танк колоннасы учун 15 млн сом чогулушкан, анын 3 млн сомун мектеп окуучулары топтогон. Согуш мезгилинде Кыргызстандын эли азық-түлүк, кийим-кече ж. б. жардамдарды эсептебегенде 93 танк же 186 согуштук самолет жасаганга жеткидей акча каражатын чогулткан. Бул каражатка түзүлген «Советтик Кыргызстан» аттуу танк колоннасы 1942-ж. ноябрьнан немецтик баскынчыларга сокку ура баштаган.

Улуу Атамекендик согуштун жылдарында Кыргызстандын эли коргоо фондусуна 189 млн сом чогултуп жөнөткөн, 57,3 млн мамлекеттик зайымдын облигацияларын сатып алышкан. Кыргызстандан фронтко 195 вагон азық-түлүк, 550 мин жылуу кийим, 38 минден ашуун жекече посылкалар жөнөтүлгөн.

Блокадада калган Ленинград шаарына кыргыз эли 1942-1943-жж. 100 вагондон ашык азық-түлүк жөнөткөн. Республиканын колхоздору менен совхоздору коргоо фондусуна пландан тышкary 4,5 млн пуд эгин, 500 мин пуд эт өткөрүшкөн.

Кыргызстандын эмгекчилери фашисттик баскынчылардан бошотулган элдерге да көмөк көрсөткөн. Алар учун республиканын колхоздору менен совхоздору 130 мин бодо мал, кой жана эчкимерди акысыз жөнөтүшкөн.

СУРООЛОР:

1. Эвакуацияланган өнөржай ишканалары кандай жайгаштырылган?
2. Согуш мезгилинде Кыргызстандын өнөржайы кандай өнүккөн?

3. Айыл чарбасы фронт учун кандай кызмат кылган?
4. Кыргызстандын тылдагы эли фронтко кандайча жардам берген?
5. Тылдагы эмгекчилердин турмушун чагылдырган кандай чыгармаларды билесиндер?

§ 17 БУЛУНГӨН ЭЛ ЧАРБАСЫН КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ (1946–1964-ж.)

Өнөржайдын
абалы

Олкөнүн согуш жүргөн батыштагы региондорунан айырмаланып, Кыргызстандын эл чарбасы алсыраган менен кыйроого учураган эмес.

Тескерисинче, согуш жүргөн региондордон эвакуацияланган ишканалардын эсебинен республиканын өнөржайы бир кыйла өскөн. Согуш шартына ылайык негизинен фронтко продукция өндүргөн өнөржайды эми тынчтык курулушуна которуу милдети турган. 1946-ж. баштап Кыргыз ССРинин өнөржайы толук бойдан тынчтык турмушка ылайыкташып, эл чарбасы, эмгекчилер үчүн керектүү продукцияларды чыгарууга откөн. Заводдордо жана фабрикаларда 8 сааттык жумуш күнү, дем алыш күндерүү, отпускалар калыбына келтирилген. Милдеттүү түрдө нормадан ашыкча иштөө жоюлган.

1946-ж. августта Кыргыз ССР Жогорку Советинин XI сессиясы жалпы союздук планга ылайык республиканын эл чарбасын 1946–1950-ж. калыбына келтирүүнүн жана өнүктүрүүнүн беш жылдык планын кабыл алган. Бул план боюнча эл чарбасын калыбына келтирүүнү тезирәэк аяктоо, оор өнөржайдын, өзгөчө анын тоо көндөрүнен, суу энергетикасына, айыл чарба чийки заттарына негизделген тармактарын өнүктүрүү; илимий-техникалык прогрессти күчтөтүү, ишканаларды квалификациялуу адистер менен камсыз кылуу; эмгектин өндүрүмдүүлүгүн жогорулаттуу милдеттери коюлган. Беш жылдык план боюнча 1950-ж. республиканын өнөржайы 360 млн сомдук продукция өндүрмөк. Бул 1940-ж. салыштырмалуу 94 процентке көптүк кылган. Бириңчи кезекте оор өнөржайын өнүктүрүүгө өзгөчө көнүл бурулган.

Кыргызстандын өнөржайы батыштан көчүрүлүп келинген ишканалардын эсебинен дүң продукцияны көбүрөөк өндүргөн. Электр энергиясын өндүрүү, станок куруу, жибек көзdemелерин, булгаары буткийимдерин өндүрүү жана консерва чыгаруу өнүккөн. Төртүнчү беш жылдыкта Кызылкыяда, Сүлүктүдө жана шахталар ачылган, Майлуусууда жаны скважина курулган. Фрунзеде механикалык-ремонт жана асфальт-бетон заводдор эксп

плуатацияга берилген. Лебединовка ГЭСинин экинчи кезеги, Аламудун № 2 ГЭСи, Пржевальск жана Жалалабат ГЭСтери, Актүз, Кекжангак кендеринде жана «Кадамжай» темир иштетүүчү комбинатында электр станциялары ток бере баштаган.

Курулуш индустриясы өнүгүп, Кызылкыянын кыш, Күрмөнтүнүн кыш-акиташ, Таластын кыш-черепица заводдору ишке киришкен. Женил жана тамак-аш өнөржайы үчүн Жалалабат пахта тазалоочу заводу, Фрунзеде моделдүү буткийим, Сосновка кыштагында башкийим фабрикалары, 10дон ашуун механикалаштырылган, 17 жарым механикалаштырылган май-сыр заводдору, 3 этти иштетүүчү, 5 муздаткыч пункттары иштей баштаган. Беловодскиде кант, Жалалабатта жана Токмокто сүт заводдору, Рыбачыда эт комбинаты, Ново-Троицкиде наан заводу ж. б. иштеген.

Төртүнчү беш жылдыкта жол куруу жана ремонттоо боюнча бир кыйла иштер аткарылган. Фрунзе – Рыбачье, Фрунзе – Луговой, Фрунзе – Георгиевка, Ош – Хорог жолдору капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Беш жылда республиканын жолдору 2738 км узарган. Анда 1240 көпүре курулган. 1950-ж. эл чарбасынын 9 млн т жүгү автомобиль транспорту аркылуу ташылган. Бул 1940-ж. салыштырмалуу 2,6 эсеге көптүк кылган.

Ушул беш жылдыкта республиканын эл чарбасы үчүн етө маанилүү Кант – Рыбачье темиржолу эксплуатацияга берилген. 1950-ж. республиканын темиржолунун узундугу 368 км болгон. Ысыккөлдө суу транспорту иштеген. Анда 2 теплоход, 2 сүйрөөчү пароход, 4 баржа болгон. 1945-ж. ноябрда өзүнчө кыргыз авиа отряды негизделип, кийин граждандык авиационнын башкармасы болуп кайра түзүлгөн. Москва шаары жана республиканын областтык борборлору менен үзгүлтүксүз аба байланыштары түзүлгөн. Байланыш жана радио укутуруу боюнча да бир топ ийгиликтөр жаратылган.

Республиканын областтары 60 райондун борборлору менен телефон аркылуу байланыштырылган. 152 айылдык советтердин, 69 МТСтин, совхоздордун бардыгынын, колхоздордун көпчүлүгүнүн кенселерине телефон коюлган. Беш жылда байланыш тармагында иштегендөр 2 мин адамдан 3 минге чейин есken. Ал эми транспортто эмгектенгендөр 10,2 минге чейин көбейгөн.

Беш жылдыкта республиканын индустриялык дарамети кыйла көтөрүлгөн. 20дан ашуун ири ишканалар эксплуатацияга берилген. Көптөгөн завод, фабрикалар реконструкцияланган. Өнөржайында дүн продукция өндүрүү 1950-ж. 1940-ж. салыштырмалуу 4,2 эсеге, ал эми 1945-ж. салыштырмалуу 75,5 процентке жогорулаган. Өзгөчө оор өнөржайында жакшы же-

тишкендиктер болгон. Беш жылда көмүр казуу – 1,7 эсеге, нефть – 2,3 эсеге, темир кесүүчү станокторду чыгаруу – 5,6 эсеге өскөн. Республиканын электр станцияларынын кубаттуулугу 3,7 эсеге көбөйгөн.

Женил өнержайы боюнча жүндөн кездеме токуу 2,3 эсеге, жибек өндүрүү 7,6 эсеге, байпак чыгаруу 10,8, буткийим 2,7, эт 2,4, малдын майы 2,9, кант 4,3, консерва 1,7 эсеге өскөн.

Бирок өнержайдын өнүгүшүндө бир тоо кемчиликтер болгон. Ишканалар, транспорт көпчүлүк учурда туруп калып, на-тыйжалуу иштей алган эмес. Продукциянын көп түрлөрүн чыгаруу, алардын сапатын жакшыртуу боюнча план-тапшырмалар аткарылган эмес. Ал эми жергиликтүү өнержай ишканалары нефть өндүрүү, көмүр казуучу айрым шахталар беш жылдыктын тапшырмаларын аткарбай калган. Айрым тармактар боюнча эмгектин өндүрүмдүүлүгү өтө жай өнүккөндүктөн, согушка чейинки деңгээл да калыбына келтирилген эмес. Алсак, отун өнержайында эмгектин өндүрүмдүүлүгү согушка чейинки деңгээлдин 80 проценттин, көмүр өндүрүүдө – 81, нефтини кайра иштетүүдө – 47, текстиль өндүрүүдө – 90, эт өндүрүшүндө – 90, кант өндүрүшүндө – 75 проценттин түзгөн. Өнержайы негизинен экстенсивдүү ыкмалардын, т. а. өнержай ишканаларынын жана анда иштегендердин санын көбөйтүүнүн эсебинен гана өскөн. Өнержайда иштеген жумушчулардын саны 1940-ж. 36 мин адамдан 1950-ж. 66,1 минге көбөйгөн. Булардын ичинен 4,9 минин инженер-техниктер, 3,6 минин кызматкерлер түзгөн.

Кыргызстанда өнержайынын тез темп менен өсүшү аларда иштей турган адистерге талапты күчтөктөн. Республиканын жергиликтүү элинин негизинен айыл-кыштактарда жашашы, кыргыздардан чыккан жумушчулардын аздыгы жана алардын адистиктеринин төмөн болушу жумушчу адистеринин өлкөнүн башка региондордон келишин шарттаган. Натыйжада СССРдин өнержайлуу райондорунан Кыргызстанга жумушчулардын активдүү миграциясы башталган.

Айыл чарбасы:
жетишкендиктер
жана кемчиликтер

Согуш Кыргызстандын айыл чарбасына да көптөген кыйынчылыктарды алып келген. 1940-ж. республиканын айыл-кыштактарында эмгектенген 186,6 мин эркектен, 1946-ж. 60 мини гана калган. Техникалык жабдуулары боюнча республиканын айыл чарбасы 30-жж. ортосундагыдай деңгээлге чейин ылдыйлаган. Жумушчу күчүнүн, техниканын жоктугуунан түшүм бере турган көпчүлүк жерлер айдалбай калган, түшүмдүүлүк төмөндөгөн. Айыл чарбасында агротехникалык эрежелер пайдаланылбай, минералдык жер семирткичтер

келбей калган. Ал эми колхоз-совхоздордун мал чарба фермаларында топтолгон органикалык жер семирткичтерди натыйжалуу пайдалануу ишине көнүл бурулган эмес. Сугат тармагына камкордуктун жоктугунан мынданагы курулуштар талкалана баштаган.

Мал чарбасындагы абал да оор эле. Малдын саны жана анын продукттуулугу кескин түрдө төмөндөгөн. Мал кармабаган чарбалардын саны ёскөн. Тоот даярдо иши кескин төмөндөп кеткен. Жайлоолор менен кыштоолорду натыйжалуу колдонуу ишине көнүл бурулбай калган. Зооветеринариялык эрежелерди пайдалануу да өтө төмөндөп кеткен.

Айыл чарбасындагы кыйын абал агрардык саясаттагы кемчиликтер менен да байланыштуу болгон. Алсак, 1933-ж. эреже боюнча айыл-кыштак өзүнүн продукцияларын рынок баасынан 10–12 эсе төмөнкү баада мамлекетке откөрүүгө милдеттүү болгон. Мунун натыйжасында дыйкандар менен малчылардын эмгеккө болгон кызыкчылыктары өтө төмөндөп кеткен. Мындан тышкарды айыл чарбасы материалдык-техникалык жабдууларды албай калган. Айыл чарбасындагы бюрократтык буйрукчул башкаруу өтө күчөн. Колхоздун уставы толук бузулган. Колхоз башкармасынын башкармалары колхозчулар тарабынан шайланбастан жогорудан дайындалып калган. Колхозчулар эмгек күнү боюнча акы алышкан. Бул тартип боюнча эмгегине акы албагандардын саны кебейгөн. Мисалы, 1946-ж. республикада гы 1700дөн ашык колхоздун 48 гана эмгек күнүнө 4 сомдон төлөгөн. Натыйжада колхозчулар коомдук менчикке кайдыгер мамиле жасашып, эмгек тартиби начарлаган.

Калкты азык-түлүк, өнөр жайды чийки зат менен жабдууда кыйынчылыктар пайда болгон. Төртүнчү беш жылдык планда айыл чарбасын калыбына келтирүү жана андагы начар абалды ондош үчүн да конкреттүү чаралар белгиленген. Бириңчи кезекте кескин түрдө кыскарып кеткен айдоо аянтарын калыбына келтирүү, азайып кеткен малдын башын естүрүү керек эле. Беш жылдык план боюнча 1950-ж. чейин жылкынын санын 490 минге, уйдукун 560 минге, кой-әчкини 4,3 миллионго, чочкону 600 минге жеткирүү караган.

Айыл чарбасын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү үчүн сооздук бийлик органдары директивалык көрсөтмөлөрдү кабыл алып турган. Алсак, 1946-ж. сентябрда СССР Министрлер Совети «Колхоздордо айыл чарба артелдеринин Уставын бузууларды жоюунун чаралары жөнүндө» токтом кабыл алган. 1947-ж. февралда ВКП(б) БКнын Пленуму согуштан кийинки мезгилде айыл чарбасын көтөрүү жөнүндөгү маселени караган. 1948-ж. болсо СССР Министрлер Совети «Колхоздордо эмгектин өндүрүм-

дүүлүгүн уюштуруу, көтөрүү жана эмгекке акы төлөөнү тартип-ке салуунун чаралары жөнүндө» токтом кабыл алган. 1950-ж. май айында ВКП(б) БК майда колхоздорду ирилештириүү жөнүндө чечим кабыл алган.

Жогорудагы чаралардан көргөндөй согуштан кийинки жылдары өлкөдө колхоздорду ирилештириүү, алардын менчиктерин бекемдөө, колхоздордо эмгектин өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу, эмгекке акы төлөөнү жакшыртуу иштерине өзгөчө көнүл бурулган.

1946–1950-жж. Кыргызстанда Бүткүл союздук директивалык органдардын чечимдерин аткаруу боюнча иштер жүргүзүлгөн. Атайын түзүлгөн комиссиянын чечими менен 1947-ж. республиканын колхоздоруна 38,6 мин га жер, 2416 жылкы, 665 уй, 20,2 мин кой жана эчки, 3,3 млн сом акча кайтарылып берилген. Кыргызстандагы 1615 колхоздун 1393-ндө колхозчуларга эмгек акы төлөөнүн эрежелери кайрадан такталып чыккан. Эмгек күнүн аткарбаган, колхоздук менчикке кол салгандарды укуктарынан ажыратуу, колхоздон чыгарып башка жакка көчүрүү жөнүндө колхозчулардын жалпы чогулуштарында чечимдер кабыл алынган.

Ушул эле жылдары союздук өкмөт Кыргызстандын айыл чарбасын көтөрүүдө маанилүү роль ойногон чечимдерди кабыл алган. 1946-ж. февралда СССРдин ЭКСи «Кыргыз ССРинин айыл чарбасын өңүктүрүүнүн чаралары жөнүндө», 1949-ж. февралында «Колхоздор менен совхоздордо пахтачылыкты мындан ары өстүрүүнүн чаралары жөнүндө» токтомдорду кабыл алган. Ушул токтомдорго ылайык республикага кошумча тракторлор, комбайндар, айыл чарба машиналары, аларга керектүү запастык бөлүктөр, минералдык жер семирткичтер кошумча бөлүнгөн. Мындан тышкары мамлекет республиканын колхоздоруна акчалай жардам берген. Алсак, 1945-ж. аларга көп жылдык кредит катары 3,9 млн сом, 1946-ж. – 6,2 млн, 1947-ж. – 8,7 млн сом берилген. Мал сатып алуу үчүн колхоздор мамлекеттен 1947-ж. 9,8 млн, жер семирткичтерди алуу үчүн 5,2 млн сом алышкан.

Кыргызстанда сугат иштерин жакшыртуу боюнча бир кыйла иштер аткарылган. Кызылсуу сугат системасы курулган, Отузадыр сугат системасында жана Чон Чүй каналынын батыш бутагында негизги иштер бүткөрүлгөн.

Төртүнчү беш жылдыкта өлкөнүн эл чарбасында, анын ичинде айыл чарбасында, директивалык стандартарды аткарууда социалисттик мелдешти уюштуруу ишине өзгөчө көнүл бурулган. Натыйжада Кыргызстандын айыл чарбасынын эмгекчилири да бул кыймылга активдүү тартылган. Дыйкандардын, малчылардын арасында эмгектин өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу, талаачылык-

тын түшүмдүүлүгүн арттыруу, мал чарбачылыгын көтөрүү үчүн мелдештин кучагы кенири жайылтылган. Бул мелдеште кайратман Эмгектин үлгүлөрү көрсөтүлгөн. Мисалы, СССР Жогорку Советинин депутаты, Социалисттик Эмгектин Баатыры Зуурakan Кайназаровынын кызылча ёстүрүүчү звеносу мамлекетке, кызылчанын ар гектарынан 507 ц түшүм өткөргөн. 1946-ж. эле айылдык 64 район малдын башын көбөйтүүгө жетишкен. Натыйжада республика мал чарбасы боюнча мамлекеттик планды аткарған. Пландан ашык өткөрүлгөн продукция үчүн кошумча акы төлөө тартибинин киргизилиши Эмгектин өндүрүмдүүлүгүнүн жогорулашына чоң өбөлгө болгон. 1946-ж. мал чарбасынын 6,5 мин устatty өмгегине кошумча акы алышкан. Ушул жылы республикада малдын бардык түрлөрүн асылдандыруу боюнча жаңы асыл тукум станциялары иштей баштаган.

Айыл чарбасын көтөрүү боюнча жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында Кыргызстандын эл чарбасынын бул тармагы 1950-ж. көпчүлүк көрсөткүчтөрү боюнча 1940-ж. денгээлине жеткен. Айдоо аянттары калыбына келтирилген. Айрым көрсөткүчтөр боюнча бир аз өсүш да байкалган. Алсак, 1950-ж. 1940-ж. салыштырмалуу тракторлор – 0,6 процентке, комбайндар – 1,4, уйлар – 18, кой, эчки – 80, жылкы – 21,6 процентке көбейгөн.

1950-ж. 1945-ж. салыштырганда эгиндин түшүмдүүлүгү 25 процентке, пахта үч эсеге, кант кызылчасы 2 эсеге жогорулаган. Айыл Эмгекчилеринин күжүрмөн өмгегинин натыйжасында бул мезгилде эгин өндүрүү 33 процентке, пахта – 4,5 эсеге, кант кызылчасы 2 эсеге көбейгөн. Ош областынын Араван районунун «Коммунизм» колхозунун звеньевою Алля (Алла) Анаров 1948-ж. 6 га жердин гектарынан 109 ц, 1949-ж. 88 ц, ал эми 1950-ж. 10 гектар жердин ар гектарынан 74,5 ц түшүм алган. Бул үчүн ал эки жолу (1948 жана 1951-жж.) Социалисттик Эмгектин Баатыры болгон. Сокулук районунун Калинин атындагы колхозунун звеньевою Зуурakan Кайназарова 1947-ж. 15 га жердин гектарынан 971 ц кант кызылчасын ёстурғон. 1952-ж. болсо 25 га жерден 1000–1100 ц түшүм чогулткан. Эмгеги үчүн ага 1947-ж. Социалисттик Эмгектин Баатыры наамы ыйгарылган.

Айыл чарба өндүрүшүн уюштурууда, пахтачылыктын түшүмүн көтөрүүде О. Атабекова өзгөчө кайратмандыкты көргөзгөн. Бул Эмгеги үчүн ал 1957-ж. Социалисттик Эмгектин Баатыры наамына татыктуу болгон.

Бул жылдары өндүрүштөгү ийгиликтери үчүн Кыргызстандын 47 айыл чарба устартарына Социалисттик Эмгектин Баатыры деген наам ыйгарылган. 517 айыл эмгекчилери СССРдин орден жана медалдары менен сыйланышкан.

Бирок республиканын айыл чарба өндүрүшүндө дыйканчылык боюнча беш жылдыктын айрым тапшырмалары аткарылбай калган. 1950-ж. 1940-ж. салыштырмалуу эгиндин дүн жыйымы – 36,4 процентке, күрүч – 80, кант кызылчасы – 7 процентке аз жыйналган.

Төртүнчү беш жылдыктын аягында 1928-ж. салыштырмалуу дан өсүмдүктөрүнүн түшүмдүлүгү 46,5 процентке төмөн болгон. Ири мүйүздүү мал – 8, кой, эчки – 7 процентке аздык кылган. Демек, 1950-ж. чейин республиканын айыл чарбасы согушка чейинки денгээлге жеткен эмес.

Калктын материалдык депозити

Бүлүнгөн чарбаны калыбына келтирүүдөгү экономикадагы алдыга жылыштар калктын материалдык абалынын, маданий турмушунун жогорулаши менен коштолгон.

Төртүнчү беш жылдыктын жылдарында акча реформасынын жүргүзүлүшү, мамлекеттик жана кооперациялык сооданын эркиндиги, 1947-ж. аягында карточка системасынын жоюлушу калктын турмуш денгээлинин онолушуна өбелгө болгон. Согуш мезгилинде баалардын жалпы денгээли үч эседен көбүрөөк жогорулаган. Ушуга байланыштуу 1946–1950-жж. элге кенири керектелүүчү товарлардын баасы үч жолу арзандатылган.

Пенсионерлерге, эмгектин ардагерлерине, көп балалуу жана жалгыз бой энелерге материалдык жардамдар берилген. Турак жайларды курууга, шаарлар менен кыштактарды көрктөндүрүү иштерине көнүл бурулган.

1950-ж. эмгекчилердин социалдык-маданий муктаждыктарын канаттандырууга республиканын бюджетинин 53 проценти жумшалган. Натыйжада калктын реалдуу кирешелери өскөн. Беш жылда өнөржайды эмгектенген жумушчулардын орточо айлыгы 62 процентке өскөн. Колхозчулардын акчалай кирешелири 2,6 эсеге жогорулаган. Кыргызстандагы 1135 колхоздун 177си 3 млн сомдан 5 млн сомго чейин киреше алган. Республиканын колхозчулары планды ашыгы менен аткарғандыгы үчүн 16 млн сом кошумча эмгек акы алышкан. Мындан тышкary аларга эгин, мал натурализ бөлүнүп берилген. Бирок айыл чарба



О.. Атабекова.

продукциялары өтө төмөн баалангандыктан, колхозчулардын кебү әмгек акысын учурунда алган эмес. Алардын орточо әмгек акысы жумушчулар менен кызматкерлердикинен үч эседен да төмөн болгон. Колхозчуларга убактылуу әмгекке жараксыздыгы үчүн акы төлөө, пенсия берүү болгон эмес.

Согуштан кийин калктын саламаттыгын сактоо ишине да көңүл бурулган. Жалалабат, Жетиөгүз, Койсары, Ысыката, Аксуу курортторунун иштери жакшырылган. Учук оорусун айыктырыш үчүн Ысыккөл, Чолпоната санаторийлери курулган. Буларда жылына он миндеген әмгекчилер, балдар денсоолуктарын чындашкан.

1950-ж. Кыргызстанда 136 оорукана мекемелери иштеген, алардын 98 айыл-кыштактарда жайгашкан. Республиканын медициналык мекемелеринде 1632 врачтар, 4,7 мин атайын медициналык билимдүү адистер әмгектенишкен.

Карточка системасы жоюлуп, акча реформасы жүргүзүлгенден кийин, соода тармагы өнүгө баштаган. Чекене соода кылуучу дүкөндөр 1950-ж. 1940-ж. салыштырмалуу 48,4 процентке көбейген. Калкка эт продуктуларын сатуу 5,3 эсеге, май – 5,6 эсеге, кант – 6, кондитердик товарларды сатуу – 57 процентке ескөн. Өнержай товарлары да кебүрөөк сатыла баштаган.

Калктын турак жайы, турмуш-тиричилиги да ақырындап оноло баштаган. Беш жылда 200 мин чарчы метр турак жай курулган. Фрунзе шаарында суу түтүктөрү, троллейбус линиясы ишке берилген. Фрунзе, Пржевальск, Жалалабат шаарларында электр тармактары реконструкцияланган.

СУРООЛОР:

1. Согуштан кийинки мезгилдеги өнержайынын өнүгүшүнө мүнөздөмө бергиле.
2. Өнержайы боюнча кайсыл жаңы обьектилер курулган?
3. Айыл чарбасынын абалын мүнөздөгүлө.
4. Айыл чарбасынын төмөндөшүнө эмнелер себеп болгон?
5. Калктын турмуш дөңзэли кандай болгон?

§ 18. КЫРГЫЗСТАН ВОЛОНТАРИСТТИК РЕФСРМАЛАР МЕЗГИЛИНДЕ (1953–1964-ж.)

Кыргызстандын коомдук-саясий турмушу

Кыргызстандын тарыхында, бүткүл өлкө саяктуу эле 50-жж. өзгөчө орунду эзлейт. Анткени 1953-ж. марта И. В. Сталиндин дүйнөдөн өтүшү менен «сталиндик социалистик өнүгүү доору» аяктаган. Ал өлгөндөн кийин ал негиздеп,

башында турган тоталитардык система бир аз жүмшартыла баштаган. Социалисттик демократияны өңүктүрүү үчүн аракет байкалган. Бул багытта саясий авантюрист Л. П. Бериянын жана анын бандасынын бетин ачуу маанилүү роль ойногон. Л. Берия Сталиндик ишеничине бекем кирип алыш, өзү жетектеген мамлекеттик коопсуздук комитетинин органдарын мамлекеттик жана партиялык органдардан да жогору кооп алууга, ошол аркылуу далай мамлекеттик, партиялык, комсомолдук кадрларды жалган жалаа менен жок кылууга жетишкен.

КПСС БКнын июль (1953-ж.) Пленуму Л. Бериянын жана анын жан-жөкөрлөрүнүн кылмыш иштерин айыпташ, мамлекеттик органдардын бардык звенолорунда партиялык жетекчиликти күчтөтүү жөнүндө иш чараларды кабыл алган.

Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин бешинчи пленуму (1953-ж. июлу) Л. Бериянын иши СССР элдеринин достуғунун чындалышына тоскоолдук кылып, республикада буржуазиялык-улутчул элементтердин күчөшүнө шарт түзгендүгүн белгилеген. Пленум Кыргызстанда адистерди тандоодо, Борбордук Комитеттин Пленумдарын өткөрүүдө олуттуу кемчиликтерге жол берилип келгендигин баса белгилеген.

1953-ж. сентябрда Н. С. Хрущев КПСС БКнын биринчи секретарлыгына шайланып, өлкөдө Сталиндик керт башына сыйынуунун кесепттерин жооу, коомдун экономикалык, саясий жана маданий чөйрөлөрүн реформалоо иши башталган.

Кыргызстанда партиялык башкаруунун демократиялык принциптерин ишке ашырууда 1950–1961-жж. Кыргызстандын Коммунисттик партиясынын Борбордук Комитетин жетектеген Исхак Рazzakov чон салым кошкон. Ал Кыргызстан Компартиясын жетектеген биринчи кыргыз болгон.



И. Рazzakov.

1924–1961-жж. Кыргызстан Коммунисттик партиясын жетектеген биринчи секретарлар:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1) М. Д. Каменский (1924–1925); | 6) М. Л. Белоцкий (1933–1937); |
| 2) Н. А. Узюков (1925–1927); | 7) М. К. Аммосов (1937–1938); |
| 3) В. П. Шубриков (1927–1929); | 8) А. В. Вагов (1938–1945); |
| 4) М. М. Кульков (1929–1930); | 9) Н. С. Боголюбов (1945–1950); |
| 5) А. О. Шахрай (1930–1933); | 10) И. Р. Рazzakov (1950–1961). |

И. Рazzаков союздук директиваларга таянып, Кыргызстандын өз алдынчалыгын өнүктүрүү, экономикалык жана саясий чөйрөдөгү укуктарынын кенеиши учун көп иштерди аткарган. Натыйжада республиканын аймагындагы 225 өнөржай ишканалары, жогорку, атайын орто жана кесиптик-техникалык окуу жайлары жалпы союздук башкаруудан республикаларын башкарууга өткөн. Мындан тышкary республикада жергиликтүү башкаруу органдарынын сот бийлигин көзөмөлдөөдөгү укуктары да бир кыйла кенейтилген.

Кыргызстанда автомобиль транспорт жана шоссе жолдор, совхоздор, суу чарба, эт жана сүт продукцияларынын министрликтери түзүлгөн. Кыргызстандын өз алдынчалыгынын өсүшүнө СССР Министрлер Советинин 1955-ж. 4-майдагы «Союздук республикалардын чарабаларын мамлекеттик пландоонун жана финанссылоонун тартибин өзгөртүү жөнүндөгү» токтому чон өбөлгө болгон. Буга ылайык Кыргыз ССРинин Министрлер Совети өнөржайдын продукцияларын өндүрүүнү өз алдынча пландаштырып белүштүрүү укугуна ээ болгон. Мындан тышкary республиканын бюджет боюнча укуктары да кенейтилген.

СССР Жогорку Советинин 1957-ж. 11-февралдагы мыйзамына ылайык союздук республикалардын мыйзам чыгаруу укуктары кенейген. Натыйжада актуалдуу маселелерди тезирээк чечүү мүмкүндүгү пайда болгон. Ушул эле жылы августта СССР Министрлер Советинин токтому боюнча Союздук республикалардын өкмөтүнө экономиканы жана маданиятты башкарууда жаны кошумча укуктар берилген. Ошону менен бирге республиканын ичиндеги жергиликтүү башкаруу органдарынын укуктары да бир кыйла кенейтилген.

Тоталитардык системанын негизги таянычы болгон сотсуз эле чечим чыгара берген өзгөчө кенешмелер, ички иштер министрлигинин трибуналдары жоюлган. Прокурордук көзөмөл калыбына келтирилген.

Бул жылдары улут саясатында кетирилген катачылык катары балкарлардын, калмактардын, чечендердин, ингуштардын жана карачайлардын улуттук мамлекеттик автономиялары калыбына келтирилген. Согуш убагында зордук менен Кыргызстанга көчүрүлүп келген карачай, балкар, чечен элдери өз мекендерине кайтып кетишкен.

Кыргызстандын
экономикасы

50-жж. жүргүзүлгөн реформалар Кыргызстандын экономикасына оң таасирин тийгизген. 1951–1955-жж. республиканын эл чарбасын өнүктүрүүгө 3,6 млрд сом капиталдык салымдар жумшалган. Бешинчи беш жылдыкта Кыргызстандын оор өнөржайын-

да тоо-кен, металл иштетүүчү, энергетика өндүрүү, женил жана тамак-аш өнөржайын өнүктүрүү милдеттери белгиленген. Республиканын өнөржайын өнүктүрүүгө 2,5 млрд сомдук капиталдык салымдар чыгымдалган. Натыйжада 48 жаны өнөржай ишканалары ишке киргизилген. Алардын ичинде Фрунзедеги жип ийрүүчү жана токуучу фабрика, Аламудун гидроэлектр станциялар каскадынын үчүнчү жана төртүнчү кезектери, Ош менен Кызылкыядағы кыш заводдору, Кыргыз тоо-кен комбинаты, Карасуу май заводу ж. б. болгон. 1955-ж. республикада өнөржай продукциясы 1940-ж. салыштырганда 3,8 эсеге көп өндүрүлгөн. 1955-ж. Кыргызстанда өнөржайдын 1483 мамлекеттик, 818 кооперациялык ишканалары иштеген. Беш жылдык план өнөржай боюнча ашыгы менен аткарылган. Бирок 1954-ж. 188, ал эми 1955-ж. 170 ишканна өздөрүнүн өндүрүштүк тапшырмаларын аткара албай калган.

Алтынчы беш жылдык (1956–1960-жж.) план боюнча да Кыргызстанда ири өнөржай ишканаларын куруу пландалган. Республиканын эл чарбасына 7 млрд сом капиталдык салым бөлүнгөн. Республиканын өнөржайына жана курулушуна же текчиликти жакшыртуу үчүн 1957-ж. июнда Кыргыз ССРинин Эл чарба Совети түзүлгөн. Анын карамагына республиканын өнөржай продукцияларынын 74 процентин өндүргөн 225 ишканна өткөрүлгөн. Башкаруунун бул ыкмасы республиканын ичинде тармактар аралык адистештируүнү жана кооперациялаштырууну жакшырткан. Бирок союздун ар түрдүү экономикалык региондору менен ишканалардын өндүрүштүк байланыштарынын өнүгүшүнө тоскоолдук кылган. Ушуга байланыштуу 1965-ж. Эл Чарба Совети жоюлуп, министрликтер түзүлгөн. Өнөржайы кайрадан тармактык башкарууга өткөрүлгөн. Алтынчы беш жылдыктын жылдарында тез иштөөчү комплекстүү бригадалардын, коммунисттик эмгектин эпкиндүүлөрүнүн кыймылдары башталып, кенири жайылган. 1960-ж. республикада 1,7 мин адам иштеген 149 бригада «Коммунисттик эмгектин эпкиндүүсү» деген наам алышкан.

50-жж. экинчи жарымында Аламудун электр станцияларынын каскадынын бешинчи жана алтынчы кезектери ишке киришкен. Фрунзеде Жылуулук электр станциясы, Октябрьдин 40 жылдыгы атындагы тигүү фабрикасы, Физикалык приборлор заводу, Нарында нан заводу, Көкжангакта «Сарыбулак» көмүр шахтасы, Ортолоткой, Наманган, Базаркоргон, Темөнкү Аларча суу сактагычтары ж. б. эксплуатацияга берилген. 50-жж. Кыргызстанда бардыгы болуп 59 өнөржай ишканалары, 46 цехтер жана бөлүмдер ишке киргизилген.

1959-ж. Н. С. Хрущев башында турган өлкөнүн жетекчилиги 1956–1960-жж. беш жылдык планды жети жылдык план (1959–1965-жж.) менен алмаштырган. КПССтин XXI съезді СССРде «коммунисттик коомду кенири куруу мезгили башталды» деп жа-рыялаган. Ушуга байланыштуу мамлекеттик, партиялык жана коомдук уюмдардын бардыгы өздөрүнүн иштеринде коммунисттик ыкмаларды киргизүүгө аракеттенишкен. Жогортон берилген көрсөтмө боюнча борбордун ири ишканалары өлкөде социалисттик мелдешти жайылтуу демилгелерин көтөрүшкөн. 1961-ж. рес-публиканын өнөржай, курулуш, байланыш тармактарындагы 616 ишканасынын колективдери өндүруштүк пландарды аткаруу үчүн социалисттик мелдешке чыгышкан. 60-жж. башында рес-публикада машина куруу тармагы үчүн жаны продукцияларды чыгаруу, жеңил өнөржайы жакшы өнүккөн. 1960-ж. 1955-ж. салыштырганда өнөржай продукцияларынын дүн жыйымы 163 про-центке, ал эми 1950-ж. салыштырмалуу 290 процентке көбейгөн. Кыргызстандын өнөржайы товардын өзүнө турган наркын темендөтүү боюнча планын да биринчи болуп ушул мезгилде ат-карууга жетишкен. Кыргызстандын өнөржайынын продукциялары дүйнөнүн 30 мамлекеттине экспорттоло баштаган.

50-жж. Кыргызстандын айыл чарбасынын өнүгүшүнө да чон көнүл бурулган. 1950–1955-жж. эгинди – 33, кант кызылчасын – 20, пахтаны – 64 процентке көп өндүрүү, ири мүйүздүү малдын башын 18–20 процентке көбөйтүү каралган.

1952-ж. апрелде СССР Министрлер Совети «Мал чарбасын өстүрүүдө Кыргыз ССРине жардам берүү чарапалары жөнүндө» жана «Кыргыз ССРинин айыл чарбасына жардам берүү чарапалары же-нүндө» токтомдорду кабыл алган. Бул токтомдордо Кыргызстандын айыл чарбасын көтөрүү боюнча конкреттүү иштер белгиленген. Ушуга байланыштуу Кыргызстандын айыл чарбасы жаны техникаларды көп алган. 13 жаны машина трактор стан-циялары (МТС) уюштурулган. 1953-ж. республикада 80 МТС жана бир машина-мал чарба станциясы болгон. Талааларда 1,5 мин тракторлор, комбайндар иштеген.

50-жж. башында колхоздорду ирилештириүү саясаты жүргүзүлгөн. Натыйжада 1951–1953-жж. колхоздордун саны 1620дан 725ке кыскарган. Колхоздорду ирилештириүү алардын экономикасын көтөрүүдө маанилүү роль ойногон. Кант районундагы «Ком-мунизм», «Кенеш», Карасуу районундагы «Кызыл-Шарк» кол-хоздору эмгектин өндүрүмдүүлүгү, экономикасынын абалы боюнча башкаларга үлгү болушкан.

Өлкөнүн, анын ичинде Кыргызстандын айыл чарбасынын өнүгүшүнө КПСС БКнын сентябрь (1953-ж.) Пленуму маанилүү роль ойногон. Анын чечимдерине ылайык айыл чарба продук-

цияларынын мамлекеттик сатып алуу баасы жогорулатылган. Эттин баасы – 5,5 эсеге, сүт менен майдыкы эки эсеге, дан эгиндеринин баасы – 50 процентке көбөйгөн. Колхоздор мамлекетке болгон карыздарынан башотулган. Айыл чарба налогунун өлчөмү азайтылган. Мындан тышкary колхозчулардың өздүк көмөкчү чарбаларын чектөө, андан алышкан продукцияларды мамлекетке милдеттүү түрдө төктүрүү эрежелери алышын ташталган. Эми колхозчулар өздүк көмөкчү чарбаларынан алган продукцияларын базарда эркин сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушкан.

Колхозчулардын эмгегин ай сайын же квартал сайын авансалоо, колхоздогу эмгеги үчүн аларга кошумча акы төлөө тартиби киргизилген.

Көрүлгөн чаralар Кыргызстандын айыл чарбасын өнүктүрүүгө өбелгө болгон. Колхозчулар өндүрүштү көтөрүү үчүн кызыгуу менен эмгектенишкен. Экономиканын аграр-дык секторунда жаңы ийгиликтөр камсыз болгон.

Кыргызстандын айыл чарбасындагы жетишкендиктер СССРдин өкмөтү тарабына жогору бааланып, Кыргыз ССРи 1957-ж. Ленин ордени менен сыйланган.

Республиканын айыл чарбасынын алдынкы 52 эмгекчиси-не Социалисттик Эмгектин Баатыры деген наам ыйгарылган. 2986 адам СССРдин орден жана медалдары менен сыйланышкан. Алардын ичинде З. Кайназарова, Х. Таширов, экинчи жолу Социалисттик Эмгектин Баатыры болушкан.

1958-ж. КПСС БКнын чечимине ылайык буга чейин колхоздорду тейлеп келген МТСтер ремонттук-техникалык станциялар (РТС) болуп кайра түзүлүп, анын техникалары колхоздордо берилген. Ушул эле жылы экономикалык абалы начар 122 колхоздун, 6 МТСтин базасында 39 совхоз уюштурулган. Ушундан кийин республикада экономикасы төмөндөп кеткен колхоздорду совхоздорго айландыруу саясаты улантылган.

Жетишкендиктерге карабастан 60-жж. башында Кыргызстандын айыл чарбасы жалпы экономикалык есүштөн артта калган. Администрациялык-буйрукчул ыкма менен колхоздорду ирилештирүү, келечексиз кыштактарды зордук менен көчүрүү, өздүк көмөкчү чарбаларды ыксыз чектөө, жергиликтүү шарттарды эске албастан жүгөрүү өстүрүүнү бардык чарбаларга тануу-



З. Кайназарова.



Х. Таширов.

лоо, кошуп жазуу, көз боёмочулук айыл чарбасынын начарлашына алыш келген.

50-жж. жүргүзүлгөн реформалардын натыйжасында башкаруунун борбордоштуруу жана демократиялаштыруу принциптерин айкалыштыруу аракети жасалган. Бул кайра куруулардын натыйжасында борбордук бийлик начарлабастаа, бир аз ийкемдүү болуп калган. Социалдык-экономикалык жана маданий чөйрөнү башкарууда союздук республикалардын укуктары бир кыйла кенеитилген. Бирок администрациялык-буйрукчул системанын шарттарында борбордук бийлик менен республикалык бийлик органдарынын ортосунда карама-каршылыктар пайда боло баштаган. 1959-ж. КПСС БКнын Пленумунда Кыргызстандын, Өзбекстандын, Казакстандын жана Латвиянын жетекчиликтери өз укуктарынан одоно пайдалангандыктары жалпы мамлекеттик кызыкчылыктарга келтирген залалдары, жердешчилдиктери учун катуу сынга алынып айышталган. 1961-ж. майда Кыргызстандын партиялык жана мамлекеттик жетекчилиги И. Раззаков менен Кыргыз ССР Министрлер Советинин төрагасы К. Дыйкембаев республиканыш өз алдынчалыгын кенеитүүдөгү активдүү аракеттери учун кызматтарынан бошотулган.

1963-ж. Орто Азиянын Эл Чарба Совети түзүлгөн. Ага бул аймактын экономикасына жетекчилик кылуу милдети жүктөлгөн. Эл Чарба Советинин түзүлүшү менен улуттук республикалардын 50-жж. реформалар учурунда алган укуктары жокко чыгарылган.

СУРООЛОР:

1. Тоталитардык системанын «жумшарышы» дегенди кандай түшүнөсүңөр?
2. И. Раззаков, К. Дыйкембаев жонундө эмне билесинер?
3. Волюнтаристик реформалар республиканын айыл чарбасына кандай таасир тийгизген?
4. Кыргызстандын айыл чарбасын онуктүрүүгө езгече салым кошкандор жонундө айтып бергиле.

§ 19. КЫРГЫЗСТАН «ӨНҮККӨН СОЦИАЛИЗМ» МЕЗГИЛИНДЕ (1964–1985-жж.)

Коомдук-саясий турмуш.

50-жж. Н. С. Хрущев баштаган реформалар 60-жж. башында өзүнүн күчүн жоготуп солгундай баштаган. Өлкөнүн экономикасы төмөндөгөн. Советтик, партиялык төбөлдөрдүн СССРде «коммунизмди кенири куруу» жөнүндөгү урааны негизсиз экен-

диги айкын болгон. Н. С. Хрущев 1964-ж. КПСС БКнын биринчи секретарлыгынан жана ССР Министрлер Советинин председателдигинен бошотулган. КПСС БКнын биринчи секретарлыгына Л. И. Брежнев шайланып, ССР Министрлер Советинин председателдигине А. Н. Косягин дайындалган. Ошентип, өлкөдөгү администрациялык-бүйрүкчүл системага жаңы жетекчилик келген.

Бул мезгилде жалпы өлкөдө партиянын үстөмдүгү чындалып, ал коомдук турмуштун бардык жактарына тикеден-тике кийлигише баштаган. Партиялык жетекчилер өздөрү башкарған аймактардын бирден-бир кожоюндарына айланышкан. Кыргыз ССРинде партиялык-мамлекеттик жетекчилик 1961-ж. тартып эле Турдақун Үсубалиевге откөн. Ага чейин бул кызматта иштеген И. Раззаков Кыргызстандын өз алдынчалыгы, жергилиттүү улуттун кызыкчылыгын көздөп, активдүү аракеттенгендиги учун ар кандай шылтоолор менен кызматтан алышып, коомдук турмушка активдүү катышуудан четтенилген. Партиялык мамлекеттик жогорку бийликтин эркине толук баш ийбөө, өз алдынча маселе чечүү эмнеге алыш келерин жакшы түшүнгөн Т. Үсубалиев өзүнүн ишмердигинде жогорку бийликтин айткандарын так аткарууга милдеттүү болгон.

Кыргызстандын Компартиясынын жетекчи органдары, съезддери, пленумдары, чогулуштари КПССтин съезддеринин, пленумдарынын, конференцияларынын чечимдерин талкуулоо менен чектелишип, алдынала даярдалган чечимдерди кабыл алууга, кандай да болбосун аларды аткарууга машигышкан.

Өнүккөн социализм мезгилинде КПССтин бюрократтык аппараты чындалып, өлкөдөгү бардык бийликтарынын жогорку органдарына топтолгон. Республикалардын партиялык жана Советтик жетекчилери гана эмес, обкомдун биринчи катчылары, ири ишканалардын жетекчилери да Москва аркылуу дайындалып калган.

Кыргыз ССРинин Компартиясынын Борбордук Комитетинин, обкомдордун, ал тургай алышы элlettik райкомдордун экинчи секретарлары, айрым учурларда биринчи секретарлары орус улуттундагылар болуп калган. Партиялык бюрократизмдин өнүгүшүнүн натыйжасында 60-жж. ортосунан 80-жж. ортосуна чейин Кыргызстандын партиялык аппаратындагы кызматкерлердин саны бир жарым эседен ашыкка өскөн.

Администрациялык-бүйрүкчүл системанын шартында партиялык-мамлекеттик башкаруудагы кемчиликтөр өлкөдөгү коомдук



Т. Үсубалиев.



Т. Кулатов.

уюмдарга да тараган. Партиянын күжүрмөн резерви аталган комсомолдун турмушунда да формалдуулук, шашылыш чечим кабыл алуу, курулай шандануу, кичине иш үчүн тоодой рапорт берүү күч алган. Бул жылдары комсомолдук органдардын демилгелери очуп, толук бойдон партиянын жетегинде калган.

Ушундай эле абал профсоюздарга да тиешелүү болгон. Профсоюздардын ролун жогорулатуу үчүн аракеттер, албетте, болгон. Алар эл чарбасынын бардык тармактарында иштеген. 60-жж. ортосунда бүтүндөй өлкө сыйктуу эле Кыргызстандын колхоздорунда да профсоюздар түзүлө баштаган. Профсоюз кадрларын даярдоо үчүн Кыргызовпрофдо атайын курстар ачылган. Ири ишканаларда, шаарларда жана райондордо профсоюздук активдердин мектептери, дайыма иштөөчү семинарлар ачылган. Профсоюздар эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу, эмгек тартибин чындоо, калктын турмуш-тиричилигин жакшыртуу үчүн бир топ аракеттерди жасаган. Алардын демилгеси менен эмгекчилерди өндүрүштү башкарууга тартуу үчүн дайыма иштөөчү өндүрүштүк кенешмелердин иши жолго коюлган. 1961-ж. был кенешмелерде 25 мин адам иштесе, 1985-ж. алардын саны 60 минге жеткен. Профсоюздардын эсебинен 1985-ж. республиканын эмгекчилерине эс алуу үчүн 57 мин бекер жана женилдетилген путевкалар берилген. Профсоюздар социалисттик мелдешти жайылтууда да бир топ роль ойногон. Бирок профсоюздардын ишинде да формалдуулук, ишке ашпай турган пландарды түзүү, көз боёмоочулук кенири орун алган.

60-жж. СССРде, анын ичинде Кыргызстанда, мамлекеттик бийликтин органдары Советтердин ролун көтерүү аракети башталган. Кыргыз ССР Жогорку Совети республиканын социалдык-экономикалык өнүгүшүндө Советтердин ролун көтерүү, жергиликтүү Советтердин ишин жакшыртуу үчүн бир катар аракеттерди жасаган. Бул иште ошол мезгилде Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун төрагасы болуп иштеген Т. Кулатов көп эмгек сицирген.

Партиялык бюрократиянын күч алган мезгилинде Советтер мамлекеттик бийликтин жогорку органдары катары мурдагыдай формалдуу гана эсептелип, өз ишмердигинде союздун, республиканын мыйзамдардын аткарылыши жөнүндөгү министрликтердин, ведомстволордун, эл депутаттар советтеринин отчетторун угуу, эмгекчилердин арыз, даттанууларын кароо менен гана чектелген.

КПССтин коомдун саясий системасындағы зэлеген ордун бекемдөө, өнүккөн социализмдин маани-манзызын ачық көрсөтүү үчүн 1977-ж. 7-октябрда СССРдин, ал эми 1978-ж. 20-апрелде Кыргыз ССРинин жана Конституциялары кабыл алышкан. Буларда «Компартия совет коомунун жетекчи жана багыттоочу күчү, анын саясий системасынын, мамлекеттик жана коомдук уюмдарынын ядросу» деген атайын статья бекитилген. Муну менен КПССтин жеке бийлиги мыйзамдаштырылган. Бирок социалисттик коомдун негизин түзгөн Советтердин абалы, зэлеген орду толук көрсөтүлгөн эмес.

1979-ж. июнда жергиликтүү Советтерге шайлоо жөнүндө мыйзам кабыл алышкан. Ал негизинен мурдатан эле келе жаткан шайлоо тартибин бекиткен. Депутаттыкка кандидаттар жогортодон бирден гана көрсөтүлгөн. Эл аларды формалдуу түрдө эле шайлап коюшкан. Жергиликтүү маселелер аткаруу комитеттери тарабынан чечилип, эл өкүлдөрү Советтердин сессияларында мурдатан даярдалган чечимдерге добуш берүү менен чектелген. Натыйжада эл бийлигинин принциптери бузулган, жаны демилгелерди эски традициялуу башкаруу ыкмалары басып салган. Маселелерди чыгармачылык шык менен талкуулоого, кабыл алышкан чечимдерди мезгил-мезгили менен текшерүүгө бөгөт көюлган.

1960-жж. баштап Кыргыз ССРинин мамлекеттик бийлигинин аткаруучу жана тескөөчү жогорку органы болгон Кыргыз ССР Министрлер Совети республиканын социалдык-экономикалык жактан өнүгүшүнө көп көнүл бура баштаган. Республиканын эл чарба планын, мамлекеттик жана жергиликтүү бюджеттерди ишке ашырууда, республиканын таламдарын жактоодо активдүү аракеттерди жасаган. Бул органдын ишин жакшыртууда А. Сүйөркулов, Б. Мамбетов, А. Сүйүмбаев, С. Ибраимов, А. Даүшкеев көрүнүктүү эмгек сициришкен.

80-жж. башынан баштап аткаруучу бийликтин башында турган Кыргыз ССРинин Мини-



А. Сүйөркулов



Б. Мамбетов.



А. С. Сүйүмбаев.



С. Ибраимов.

стрлер Советинде да иш солгундаган. Анда караптадын иштердин үчтөн экисин күнүмдүк маселелер түзүп калган. Министрлер Совети өзүнүн жергиликтүү органдарына жылына 4 минден ашуун токтомдорду, буйруктарды жөнөтүп турган. Алардын көбү контролдүн жоктугунаң аткарылган эмес.

Социалисттик демократиянын принциптерине ылайык республикада көптөгөн коомдук массалык уюмдар түзүлген. Бирок алардын мүчөлору формалдуу түрдө гана мамлекетти башкаруу иштерине катышып жатышат делип эсептелген. Ошондой болсо дагы 80-жж. ортосунан кийин коомдук уюмдардын ролун көтөрүү үчүн эл массасы активдүү киришпе баштаган.

Өнержайдын өнүгүшү

1965-ж. өлкөдө эл чарбасын реформалоо башталган. Бул реформа анын активдүү демилгечиси – СССР Министрлер

Советинин төрагасы А. Н. Косыгиндин атынан косыгиндик реформа делип аталашып калган. Реформа боюнча Н. С. Хрущев тарабынан уюштурулган Эл чарба Советтери жоюлуп, тармактык министрлүктер калыбына келтирилген. Реформага ылайык ишканалардын иштерине айрыкча кийлигишүү токтогон. Ишканаларга жогору жактан берилүүчү көрсөтмөлөр, план тапшырмалар азайган. Продукция өндүрүүдө ишканалардын материалдык кызыкчылыктарын көтөрүүгө аракеттер жасалган. Ал үчүн өнержай ишканаларын дотациялабастан, кредит берүү аркылуу финансылоо тартиби киргизилген.

Реформа алгачкы жылдары жакшы натыйжаларды берген. Өлкөнүн, анын ичинде Кыргызстандын, өнержайы тез темп менен өнүгүү баштаган. Сегизинчи беш жылдыкта (1966–1970-жж.) өлкөнүн экономикасы болуп көрбөгөндөй темп менен көтөрүлгөн. Реформаны андан ары терендөтүү үчүн өндүрүштүк мамилелерди дагы езгертуү керек зле. Реформа экономикалык чейрөдө ийгилкитүү жүргөнү менен саясий чейрөдө, идеологияда кардиналдуу озгөрүүлөр болгон эмес. Администрациялык-буйрукчул система-нын шартында жүргүзүлгөн реформа акырындык менен начарлай баштаган, анын баалуулугу томондөгөн.

Өнүккөн социализмдин шарттарында Кыргызстандын өнержайы өлкөнүн бирдиктүү эл чарба комплексинин организалык бөлүгү катары өнүккөн. 1965–1985-жж. Кыргызстандын улуттук кирешеси 2,7 эсе, өнержай продукциясы 4,4 эсеге есекөн. Мунун ичинен машина куруу жана металл иштетүү 8 эсеге, ал эми электр энергиясын өндүрүү 5 эсеге жогорулаган. Бул мезгилде республиканын коомдук дүн продукциясынын 60 проценти, улуттук кирешелеринин жарымынан көбү өнержай-

га туура келген. Кыргызстанда 150 жаны өнержай ишканалары курулган.

Кыргыз ССРинин эл чарба комплексинин жалпы багытын өнержайдын энергетика, түстүү металлургия, машина куруу, электрондук, электр-техникалык, прибор куруу, курулуш индустриясы тармактары өнүккөн. Женил өнержайы, тамак-аш, эт-сүт ишканалары реконструкцияланган же жаны курулган.

Бул жылдары администрациялык-буйрукчул бийлик экономиканы интенсивдүү жол менен өстүрүүгө анча көнүл бурган эмес. Экономика мурдагыдай эле экстенсивдүү мунәздө өнүккөн. Натыйжада өндүрүштүн өсүшү жаны объектилерди ишке киргизүүнүн натыйжасында көбүрөөк камсыз болгон.

Токмокто жүндү алгач иштетүүчү жана ийрүү фабрикасы, Кыргыз камвол-нооту комбинаты, Фрунзедеги трикотаж бирикмеси, килем комбинаты курулган. Мунун натыйжасында республикада жүндөн даяр продукция чыгаруу иши жолго коюлган.

Ушул сыйктуу өзгөрүш пахта иштетүү комплексине да тиешелүү болгон. Анткени пахтадан даяр продукция чыгарыш үчүн Ошто пахта иштетүү бирикме ишке киришкен, Фрунзедеги пахтадан жип ийрүү фабрикасы ж. б. ишканалар кенейтилген.

Ушул мезгилде өнержай ишканалары, өзгөчө айыл чарба продукцияларын иштетүүчү ишканалар кичине жана орто шаарларда курула биштаган. Натыйжада жергиликтүү продукцияларды, эмгек ресурстарын пайдаланууга жакшы шарттар түзүлгөн.

80-жж. башында Орто Азияда казылып алынган көмүрдүн 40 проценти Кыргызстандын үлүшүнө туура келген. Бирок бул жетишкендик да өндүрүштүн экстенсивдүү өнүгүшү аркылуу камсыз болгон. Кыргызстандын электр энергиясы Нарын дарыясында курулган Учкоргон, Токтогул ГЭСтеринин эсебинен көтөрүлгөн. 80-жж. ортосунда Кыргызстандын ГЭСтеринде жылына 11 млрд кВт saat электр энергиясы иштелип чыгып турган.

Ошентип, Кыргызстанда индустриянын перспективалуу тармагы – азыркы гидроэнергетика ушул жылдары калыптанган.

Жалпы союздук эмгекти бөлүштүрүүдө Кыргызстан сурьма, сымап, сейрек кездешүүчү түстүү металлдарды өндүрүүдө маанилүү роль ойногон. Кадамжай сурьма комбинатында өндүрүлгөн сурьма эл аралык рынокто сапаттын эталону болуп таанылган. Хайдаркан сымап комбинатынын продукциясы да дүйнөлүк рынокто жогору бааланган. 70–80-жж. түстүү металлургия республиканын өнержайында алдынкы орунга чыккан. 1970–1985-жж. түстүү металл 2 эседен көбүрөөк өндүрүлүп, анын продукциялары 40 мамлекетке экспорттолгон. Мындан тышкary алтындын, жездин, калай ж. б. кендери ачылып, аларда жаны ишканалар курулган.

Машина куруу тармагы күчтүү темп менен өнүгүп, республиканын индустриясынын жүзүн көргөзгөн. Бул тармакта айыл чарба машиналары, автосамосвалдар, металл кесүүчү станоктор, ири электр машиналары жана электр кыймылдаткычтары, физикалык жана контролдук-ченөөчү приборлор, электр насостору, кир жуугуч машиналар, электр лампалары ж. б. жасалган. Тилекке каршы бул тармак да экстенсивдүү мүнөздө өнүккөн.

Бул мезгилде айыл чарба машиналарын чыгаруучу Фрунзе атындагы заводдо жана «Тяжэлектромаш» заводунда техникалык реконструкциялоо иштери толук жургүзүлгөн. Натыйжада бул заводдордун өндүрүштүк кубаттуулуктары бир кыйла жогорулаган. Алсак, айыл чарба машиналарын чыгаруучу заводдо 1985-ж. 32 мин чөп тангактоочу машина чыгарылган. Бул продукцияны дүйнөнүн 50ден ашык мамлекеттери сатып алыш турган.

Техникалык жактан жабдуунун натыйжасында Фрунзедеги контролдук-текшерүүчү приборлор заводунун продукциясынын сапаты жакшырган. Анын «Алатоо» деп аталган прибору Лейпцигдеги ярмаркада Алтын медалга татыган.

Майлысайдагы электр лампалар заводу СССРдеги эн ири ишканалардын бири болуп калган. Мындан тышкары «Кыргыз кабель», «Кыргызэлектродвигатель», Электрондук эсептөөчү машиналар заводу ж. б. ишканалары иштей баштаган. Машина куруу өнержайы боюнча Кыргызстан Орто Азия республикаларынын ичинен алдыңкы орунда турган. Он биринчи беш жылдыкта (1981–1985-жж.) республиканын дүн продукциясынын 50 проценттен ашыгын машина куруу жана металл иштетүү тармактары өндүргөн.

Республикада куруулуш материалдарынын индустриясы да өнүккөн. Канттагы цемент-шифер комбинаты, З үй куруу комбинаттары, айнек заводу, темир-бетон заводу, гранит, мрамор ж. б. таштарды иштетүүчү заводдор иштеп, продукцияларды арбын чыгара баштаган.

Жөнөл өнержай тармактары жай өнүккөн. Аларды реконструкциялоо ишине конул анча бурулбай калган. Натыйжада алардан чыккан продукциялар сатылбай, складдарда жыйылган. Ушул сыйктуу көрүнүш өнержайдын тамак-аш өндүрүүчү тармактарына да тиешелүү болгон. Өнержайдын экстенсивдүү мүнөздө өнүгүшү 80-жж. башында өзүнүн мумкүнчүлүктөрүн пайдаланып бүткөн. Мындан ары өнүгүү учун мезгил өндүрүштүк мамилелерди түп тамырынан бери өзгөртүүнү талап кылган.

Өнержайдын өнүгүшү менен республиканын жумушчу табынын катары есken. Кыргызстандын эл чарбасынын бардык тармактарында иштеген жумушчулар 1960-ж. 310 мин адамды түзсө, 1985-ж. алар 866 мин адамга же болбосо 6,3 эсеге көбөйтгөн.

Натыйжада республиканын социалдык-таптык түзүлүшүндө 70-жж. баштап жумушчулар (үй-бүлесү менен эсептегендө) республиканын калкынын 58 процентин түзүп калган. Алардын ичинен өнержайда иштегендери 31 процентти түзүп, калгандары айыл чарбасында, курулушта, транспортто, байланыш жана тейлөө тармактарында эмгектенишкен.

Жумушчу табынын саны жергиликтүү калктын эсебинен да өскөн. 1970-ж. республиканын эл чарбасында 172 мин кыргыз жумушчулары эмгектенишкен. Бул 1959-ж. салыштырмалуу 2,4 эсеге көптүк кылган. 1963-1985-жж. өнержайда иштеген жумушчулар менен кызматкерлердин саны 2 эсеге көбөйсө, алардын ичинде кыргыздар 4 эсеге өскөн. Бирок кыргыз жаштарынын ичинен жумушчу адистерин, инженер-техниктерди даярдоо ишине анчалык маани берилген эмес. 1985-ж. республикада 360 мин жумушчу кыргыздар болуп, алар республикадагы жумушчулардын 40 процентин гана түзгөн. Булардын көбү айыл чарбасында, транспортто же курулушта ж. б. иштешкен. Өнөржайдын индустриялуу тармактарында болсо негизинен СССРдин борбордук региондорунан келген жумушчулар эмгектенген. Жергиликтүү элдерден жумушчу адистерди даярдоонун ордуна бул мэзгилде сырттан адистерди чакыруу аларга жашоо жана иштөө учун шарттарды түзүү тенденциясы күч алган. Бул жергиликтүү калктын жумушчу табынын өсүшүнө тоскоолдук кылган.

СУРООЛОР:

1. Коомдук-саясий турмуштагы өзгөрүүлөр жөнүндө айтып бергиле.
2. Партиялык-мамлекеттик бийлик кандайча чындалган?
3. Ошол кездеги партиялык, советтик жетекчилер жөнүндө эмнелерди билесиңер?
4. Республиканын коомдук уюмдарына мүнөздөмө бергиле.
5. Экономикалык реформа учурунда өнөржайы кандайча онүккөн?
6. Өндүрүштүү экстенсивдүү онүгүшү дегенди кандай түшүнөсүнөр?
7. Республиканын жумушчу табынын онүгүшүндө кандай тенденциялар болгон?

§ 20. АЙЫЛ ЧАРБА ӨНДҮРҮШҮ ЖАНА АЙЫЛ-КЫШТАКТАРДЫН СОЦИАЛДЫК ТУРМУШУ

Айыл чарба
өндүрүшү

Кыргызстандагы 60-жж. экинчи-80-жж. биринчи жарымындағы айыл чарбасы жөнүндөгү созду КПСС БКнын март (1965-ж.) Пленумунан баштаганыбыз туура. Анткени бул пленумда «СССРдин айыл чарбасын андан ары өнүктүрүүнүн кечикирилгис чаралары

жөнүндө» токтом кабыл алғынган. Анда жалпы өлкөдө башталған экономикалық реформага ылайык айыл чарбасындағы абал талданып, анын артта калуусунун себептерин ачууга жана айыл чарбасын тез көтөрүүнүн узак жылдарга эсептелген комплекстүү программасын иштеп чыгууга аракет жасалған. Пленумдун че-чимдери КПССтин съезддеринде, партия менен Совет өкмөтүнүн токтомдоруnda толукталып, өрчүтүлгөн.

Айыл чарбасын көтөрүүнүн комплекстүү программасын турмушка ашыруу үчүн бул жылдары айыл чарба өндүрүшүнэ улуттук кирешеден акча каражаттар көбүрөөк бөлүнгөн. Бүтүндөй өлкө сыйктуу эле, Кыргызстандын айыл чарба өндүрүшүн каржылоого да көп көнүл бурулған. Алсак, 1966–1975-жж. республиканын айыл чарбасы үчүн мамлекеттик жана колхоздук каражаттардан 2 млрд 586 млн сом, ал эми, кийинки он жылда (1976–1985-жж.) 4 млрд 33 млн сом суммасындағы капиталдык салым жумшалған.

Бул каражаттар негизинен айыл чарба өндүрүшүнүн материалдык-техникалық базасын чындоого багытталған. Натыйжалар жаман болгон эмес. Мисалы, айыл чарба өндүрүшүнде эн эле кенири пайдаланылған трактордук парктын күч кубаты өскөн. Эгерде 1965-ж. республиканын айыл чарбасында – кыймылдаткычтарынын кубатын кошкондо 800 мин ат күчүнө барабар 19,3 мин трактор болсо, 1985-ж. 29,2 мин трактор иштеп, алардын кыймылдаткычтарынын кубаты 2,8 млн ат күчүнө жеткен.

1985-ж. Кыргызстанда бир чарбага орто зесеп менен 72 трактор, 36 жүк ташуучу автомобиль, 20 комбайн туура келип, айыл чарбасынын энергия кубаттуулугу 1965-ж. салыштырганда 5 зесеге өскөн. Айыл чарбасы мурдагы мезгилде өзгөчө техника менен мынчалық дөнгөлдө жабдылған эмес эле. Натыйжада колхоздордун, совхоздордун машина-трактордук парктары негизинен жаңыланып, кубаттуу, өндүрүмдүү жаны техникаларды алышкан. Бирок Кыргызстандын айыл чарбасын машина-тракторлор жана башка техникалар менен жабдуунун дөнгөли союздук орточо көрсөткүчтүн бештен үч гана бөлүгүн түзгөн. Өкүнүчтүүсү республикада ошол колдо бар техникалар да чарбалар тарабынан толук натыйжалуу пайдаланылбай келген. Чарба жетекчилеринин, адистердин, механизаторлордун кайдыгерлигинен улам техникаларды убагы менен ондоо, сактоо жана туура пайдалануу ишинде кемчиликтөр орун алган. Буга айыл чарба техникаларын ондоо үчүн запастык бөлүктөрдүн республикага талаптагыдан 1,5–2 эсе аз келип турушу да чоң себеп болгон. Натыйжада айыл чарба техникаларынын көбү мөөнөтүнөн мурда бузулуп же жараксыз делип табылған. Объективдүү жана субъективдүү себептерге байланыштуу айыл чарба өндүрүшүн

механикалаштырууда жетишкендиктер менен катар көп маселелер чечилбей калган.

Өндүрүштүү механикалаштыруу менен катар, айыл чарбасында электр кубатын көбүрөөк пайдаланууга мүмкүнчүлүк болгон. Айткени ушул жылдары кубаттуу ГЭСтердин курулуп, ишке киргизилишинин натыйжасында Кыргызстанда электр кубатын иштеп чыгуу бир кыйла көбөйгөн. 1965-1985-жж. республикада ГЭСтердин кубаттуулугу 249,3 мин кВт saatтан, 2416 мин кВт saatка, т. а. 9 эсеге жакын, ал эми электр кубатын өндүрүү 999,3 млн кВт saatтан 6063,5 млн кВт saatка же 6 эседен көбүрөөк ескөн. Мунун натыйжасында бардык райондор, колхоздор менен совхоздор, айыл-кыштактар борбордошуруулган мамлекеттик энергия системасына туташтырылган.

Кыргызстандын шартында жерди мелиорациялоо маанилүү экендиги эске алыныш, 20 жылда республикада жерди мелиорациялоо ишине 1,3 млрд сом мамлекеттин, 130 млн сом колхоздордун эсебинең бөлүнген. Бул каражат ушул максатка буга чейинки кырк жылда бөлүнгөн каражаттан 5 эсеге көп эле. Натыйжада жаны сугат системалары, сууну сактоого, үнөмдүү пайдаланууга ылайыктаптырылган ири курулуштар ишке киргизилген. 224 мин га айдоо жерге, 1789 мин га жайылтарга суу чыгарылган. Сугат жерлеринин аяты 1 млн гектардан ашкан. Өлкөдө биринчи болуп Кыргызстанда сугат ишинде сууну бөлүштүрүү боюнча автоматтаптырылган система иштей баштаган.

Айыл чарбасынын өндүргүч күчтөрүндөгү жылыштар, анын дengээлине жана мүнөзүнө жараша өндүрүштүк мамилелердин өзгөрүшүн талап кылган. 60-жж. ортосунда өлкөдө калыптанган субъективдүү, башаламан, зордук менен башкаруудан баштартууга, өндүрүштүк мамилелерди өркүндөтүүгө бир катар аракеттер болгон. Бул учун айыл чарбасына акчалай каржылоо, өндүрүштүк пландоо, баа саясатын жакшыртуу багытында көп аракеттер жасалган. Колхоздор менен совхоздор, чарба аралык ишканалар менен мекемелер, атайын аныкталган пландар боюнча мамлекетке продуктуларды сатууга милдеттендирилген. Дыйканчылык жана мал чарба продуктуларынын баалары бир нече жолу жогорулатылган. Пландан ашык чийки заттар, азыктүлүктөр учун жогорулатылган баалар коюлуп, алардын санына жана сапатына ылайык акы төлөө тартилтери киргизилген.

Айыл чарбасында өндүрүштүк мамилелерди өркүндөтүүдө сөзизинчи беш жылдыкта колхозчуларга кепилдиги бар эмгек акы төлөө тартиби, тогузунчу беш жылдыкта республиканын айыл чарбасында чарба жүргүзүүнүн жаны формасы катары чарбалык эсептин киргизилиши да маанилүү роль ойногон. Айыл чарбасын адистештирүү, ирилештирүү жана чарба аралык иш-

каналарды, мекемелерди түзүү боюнча иштер жүргүзүлгөн. Мындан тышкары айыл чарбасында өндүрүштүк мамилелерди еркүндөтүүнүн негизги багыты катары ошол кездеги эл чарбасынын бул тармагын башкаруу системасын еркүндөтүү, чарба жүргүзүүнүн, башкаруунун жаны формаларын киргизүү аракеттери жасалган. Ал жаңы чаралар администрациялык-байрукчул экономиканын шарттарында иштелип чыккандыктан, тез эле өз күчүн жоготуп, ал тургай айрым учурларда өндүрүштүн өнүгүшүндө жаңы тоскоолдукка да айланган.

Айыл чарба өндүрүшүнө жумшалган капиталдык салымдар, өндүруш мамилелерин өркүндөтүүгө кылган аракеттердин натыйжасында республиканын айыл чарбасында продуктулардын дүн жыйымы беш жылдыктан беш жылдыкка карай есken. Пландуу экономиканын шартында айыл чарбасынын экстенсивдүү мүнөздө болушу, өндүрүштү уюштурууда жаңы экономикалык ыкмалардын администрациялык-байрукчул бийлик тарабынан чектелиши, негизгиси материалдык өндүрүштүн өнүгүшүнө эмгекчилердин кызыгууларынын жетишсиздиги айыл чарба өндүрүшүн өзгөчө сонку он жылдыкта солгундаткан. Натыйжада айыл чарба продуктуларынын өзүнө турган наркы анын бардык негизги түрлөрү боюнча жогорулоонун гана үстүндө болгон.

1965–1985-жж. аралыгында республиканын чарбаларында бир центнер буудайдын, пахтанын, картешкөнүн, тамекинин өзүнө турган наркы эки эсеге, жашылча-жемиштердикى болсо беш эсеге жогорулаган. Бул сыйктуу көрүнүш мал чарба продуктуларына да мүнөздүү болгон. Байрукчул экономиканын шартында, өзгөчө он биринчи беш жылдыктын мезгилинде айыл чарба өндүрүшүндөгү кризис өзгөчө терендеген. 1985-ж. Кыргызстандагы колхоздор менен совхоздордун 60,6 процента зиянтартып иштеп калган. Чарбалардын мамлекетке карызы жылдан жылга көбейгөн.

Айыл-кыштактардын социалдык турмушу

Айыл-кыштак калкынын реалдуу кирешелерин көтөрүү үчүн бул жылдарда кыйла прогрессивдүү аракеттер жасалган. Мисалы, сегизинчи беш жылдыкта колхозчулардын эмгегине ай сайын кепилдиги бар акы төлөө киргизилген. Колхозчулардын өндүрүшкө кызыгуусун жогорулатуу үчүн мамлекетке сатылуучу айыл чарба продуктуларынын баасы бир нече ирет жогорулатылган. Мунун натыйжасында Кыргызстанда 1965–1985-жж. колхозчулардын айлык акысы 69 сомдон 160 сомго көтөрүлгөн. Бул көрсөткүч совхоздордо 66 сомдон 140 сомго есken. Айыл-кыштак элинин жалпы кирешелеринин түзүлүшүндө эмгекке алынган акынын үлүшү жогору болгон. Алсак, 1985-ж.

Кыргызстандын колхозчуларынын үй-бүлөсүнүн кирешелеринин 52,4 процентин, ал эми совхоздун жумушчуларынын үй-бүлөсүнүн кирешелеринин 56,5 процентин коомдук чарба төлөгөн эмгек акы түзгөн.

Бирок айыл чарбасында эмгекке акы төлөө системасынын еркүндөтүлүшү бардык чарбаларда эле эмгектин өндүрүмдүүлүгүн жогорулатып, же калктын реалдуу кирешелеринин өсүшүн камсыз кылган эмес. Айыл чарбасында эмгегине жараша акы төлөөдө көпчүлүк чарбаларда адилетсиздик күч алган. Айрым чарбалар зыян тартып иштешкендиктерине карабастан, эмгек акыны администрациялык жол менен көтөрө берген. Жылдык кирешесин бүт бойдан эмгек акы төлөөгө жумшап жиберген чарбалар да кездешкен. Эмгекке акы төлөөдө социалдык адилеттүүлүктүн бузулушу, эмгекчилердин өндүрүшкө болгон кызыгуусун томендөткөн. Бул айыл чарбасынын кризиске учуралышынын негизги себептеринин бири болгон.

1966–1985-жж. коомдо социалдык камсыздандырууну жакшыртууга кылган аракеттердин натыйжасында, айыл-кыштактын эли коомдук керектөө фондуларынын эсебинен да олуттуу кирешелерди алышкан. Алсак, сегизинчи беш жылдыкта колхозчуларга пенсия жана пособие төлөө башталып, кийинки жылдары кыйла еркүндөтүлгөн. Айыл-кыштак эли жалпы кирешелеринин үчтөн бирине жакынын, ыксыз чектөөлөргө карабастан, өздөрүнүн көмөкчү чарбаларынан алып турган.

Айыл-кыштак элинин керектүү товарларга болгон талаптарын кангааттандыруу, аларды соода, турмуш-тиричилик, коомдук тамак-аш, транспорт жана байланыш тармактары аркылуу төлөө иштери да кыйла оңолгон. Бирок бул багыттардагы чечилбеген маселелер да арбын болгон. 1985-ж. Кыргызстандын 269 айыл-кыштактарынын 269унда күнүмдүк керектелүүчү азыктүлүк, 424үндө өнержай товарларын сатуучу дүкөндөр болгон эмес. Бул айыл-кыштактардын эли керектүү товарлар үчүн 3–10 км, кээде андан да узак жол жүрүүгө мажбур болушкан.

Айыл-кыштак калкын турмуш-тиричилик жактан тейлөө ишин жакшыртуу боюнча аракеттердин натыйжасында 1985-ж. республиканын айыл-кыштактарындагы элди турмуш-тиричилик жактан тейлөө үчүн 2508 ишканан иштеген. Бирок, ушул жылы Кыргызстандын 1241 айыл-кыштактарында элди турмуш-тиричилик жактан тейлөөчү ишканалар, ал тургай заказдарды кабыл алуучу жайлар да болгон эмес. 1985-ж. Кыргызстан айыл-кыштак калкына кызмат көрсөтүү денгээли боюнча 15 союздук республиканын ичинен он үчүнчү орунда калган.

Айыл калкын тейлөөнүн маанилүү тармагы – байланыштын абалы жакшырган. Айыл-кыштактарда почта, телефон, телеви-

граф байланыштарынын материалдык-техникалык базасы, алардын кубаттуулугу жакшырган. Бул иштеги жетишкендиктер менен катар, 1985-ж. республиканын 1010 айыл-кыштактарында байланыш түйүндөрү болгон эмес. Алардын 678и Ош, 73ү Ысыккөл, 44ү Нарын областтарында, 144ү республикага баш ийген райондордо жайгашкан.

Социалдык турмуштун эң негизги маселелеринин бири эчктан эле турак жай экендиги талашсыз. 1964-1985-жж. республиканын айыл-кыштактарында бул багытта салыштырмалуу көрүнүктүү ийгиликтер болгон. Республиканын жогорку бийлик органдары айыл-кыштак элини турак-жай менен камсыз кылуу, айыл-кыштактардын инфраструктурасын жакшыртуу, аларды көркөндүрүү боюнча аракет жасаган. Республикадагы айыл-кыштактарда турак-жай курулушу есکөн. Айыл-кыштактардын көбү көркөндүрүлгөн.

Администрациялык-буйрукчул башкаруу саясатына ылайык бул мезгилде Кыргызстанда айыл-кыштактарды ирилештириүү иши күч алган. Бул багыттагы иш-аракеттердин натыйжасында, 1965-1985-жж. аралыгында республикада айыл-кыштактардын саны 3524төн 1762ге чейин кыскарган. Өзгөче аракеттердин натыйжасында айыл-кыштактарды ирилештириүү боюнча Кыргызстан СССР боюнча Молдавия менен Армениядан кийинки үчүнчү орунга чыккан.

Ирилештирилген айрым айыл-кыштактарда социалдык-маданий жактан тейлөө иши кыйла жакшырган. Бирок бул иште аша чабуулар басымдуулук кылып, жаратылышы мал чарбачылыгына жана дыйканчылыкка ынгайлуу, сонун жерлерде жайгашкан айыл-кыштактар жоюлуп, алардын эли зордук менен борбордук кыштактарга көчүрүлгөн учурлар көп болгон. Айрым айыл-кыштактарды келечексиз деп таап, аларды жоюу, борбор-



Жайпоодо.

дук кыштактарда көп кабаттуу жана көп квартиralуу үйлердү куруунун анчалык деле экономикалык жана социалдык зарылчылыгы болгон эмес.

Совет бийлигинин жылдарында, анын ичинен өнүккөн социализм мезгилиnde, айыл калкынын саламаттыгын сактоо ишинде салыштырмалуу чон жетишкендиктер камсыз болгон. Республиканын айыл-кыштак калкынын саламаттыгын сактоочу мекемелердин материалдык-техникалык базасын чындоо, аларды орто жана жогорку билимдүү адистер менен камсыз кылуу боюнча көптөгөн иштер жасалган. Бул багыттагы жетишкендиктер менен катар бул тармакта көптөгөн маселелер чечилбegen бойдон калган. 1985-ж. карата эле республиканын 539 айыл-кыштагынын эли медициналык жардам үчүн 10 кмге чейин, ал эми 105 айыл-кыштактын эли андан дагы узак жол жүрүүгө аргасыз болушкан. Айыл-кыштак калкынын өлүмүнүн себептерин изилдегенде, алардын көбү дем алуу, кавайлануу системаларынын ооруларынан каза болору, бул оорулар өзгөчө эркектерде көп кездешери аныкталган. Жылына орто эсеп менен айыл-кыштактарда 1,5 мин адам онкологиялык оорулардан кайтыш болгон, 1985-ж. 1980-ж. салыштырганда Кыргызстандын айылдарында 1218 адам көп өлгөн. Айыл жерлеринде аялдар менен жаш балдардын 80 процента аз кандуулуктан жапа чеккен, жаңы төрөлгөн балдарда гипотрофия жана итий оорулары етө көп кездешкен.

Дүйнөнүн өнүккөн мамлекеттеринде төрөлгөн 1 мин балалынын 6-9у гана бир жашка жетпей өлүп калары аныкталган. Ал эми СССР боюнча бул көрсөткүч орто эсеп менен 25 баланы түзген. Кыргызстанда 1980-ж. 1 мин баланын 48,4, 1985-ж. 47,2 бир жашка жетпей өлүп калган. Ал эми республикадагы айрым айылдык советтер боюнча алганда төрөлгөн 1 мин баланын 150, чейинкиси бирге чыкпай чарчап калары аныкталган.

Буйрукчул экономикада социалдык чөйрөгө экинчи планда көнүл буруунун чон салакасы айыл-кыштактарда маданий мекемелерге өзгөчө катуу тийген. Расмий статистиканын маалыматтарынан СССРде, анын ичинде Кыргызстанда, өзгөчө 60-жж. баштап маданият тармактарына бөлүнгөн каражаттардын үлүшү беш жылдыктан беш жылдыкка улам төмөндөгөн. Социалдык чөйрөгө бөлүнгөн каражаттар өзгөчө өлкөдөгү 70-жж. экономикалык кризистен кийин дагы кыскарган. Каражаттардын жетишсиздигинен элдин маданий денгээлин көтөрүүгө багытталган мыкты чечимдер, чакырыктар республикадагы экономикасы жакшы өнүккөн айрым чарбалар тарабынан гана жарым жартылай аткарылып, көпчүлүк айыл-кыштактарда көнүл бурулбаган бойдон калган. 80-жж. ортосунда республиканын 800 айыл-

кыштактарында клуб мекемелери, 511инде китеңканалар, 874үндө кино көрсөтүүчү аппараттар болгон эмес. Чүй өрөөнүн тоо этегиндеги жана тоо арасындағы негизинен кыргыздар жашаган ар бир экинчи, Ош областынын ар бир үчүнчү кыштактында эч кандай клубдук мекемелер иштеген эмес. Ал тургай Кыргызстандын он бир райондук борборлорунда Маданият үйлөрү да курулбаган.

Республиканын айыл-кыштактардагы маданият мекемелеринин материалдык-техникалык базасын чындоого кандай көнүл бурулса, аларды адистер менен камсыз кылуу ишине болгон камкордуктар деле андан ашып түшпөгөн. Каражаттардын етө аздыгына байланыштуу айылдык маданият чөйресүндө эмгектенгендерге материалдык жана моралдык шарттар түзүлгөн эмес.

СУРООЛОР:

1. Айыл чарбасынын материалдык-техникалык базасы кандай онүккөн?
2. Айыл чарбасындағы өндүрүштүк мамилелер кандай өзгөргөн?
3. Айыл чарба өндүрүшүнүн төмөндөшүнө эмнелер себеп болгон?
4. Айыл-кыштак калкынын реалдуу кирешелери жөнүндө айтып бергиле.
5. Айыл калкын турмуш-тиричилик жана маданий жактан тейлөөнүн дөнгөзли кандай болгон?

§ 21. «КАЙРА КУРУУ» ЖЫЛДАРДАГЫ КЫРГЫЗСТАН (1985-1990-ж.)

Коомдук-саясий турмушу 80-жж. ортосунда Советтер Союзу экономикалык, социалдык жана саясий кризиске белчесинен батканы, администрациялык-буйрукчул бийликтин жаңы доорго ылайык келбей калгандыгы айкын көрүнгөн. Өлкөнүн ичиндеги кризис тышкы саясаттагы кризис менен коштолгон. Дүйнөлүк саясатта, социалисттик системада СССРдин кадыр-баркы төмөндөп кеткен.

1982-ж. ноябрда Л. И. Брежнев өлгөндөн кийин бийликтеги келген Ю. В. Андропов коррупцияга биротоло баткан партиялык-мамлекеттик аппаратты ондоого, өлкөдөгү абалды жакшыртууга аракет кылган. Эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн төмөндөшүн токтотуу үчүн эмгек тартибин чындоого көнүл бурулган. Бул аракет бир аз гана натыйжа берген. Бирок Ю. Андропов өлгөндөн кийин (1984-ж. февралы) К. Черненконун бийликтеги келиши менен мурдагы «брежневдик абал» кайрадан калыбына келген. Ал башкарған бир жылда ички жана тышкы саясатта маанилүү

бир дагы маселе чечилген эмес. Партиялык-мамлекеттик жөгорку жетекчиликтин бир бөлүгү өлкөдөгү орногон система өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн толук бойдан пайдаланып бүткөндүгүн, аны ондоого болбой калғандыгын түшүнгөн.

Ушундай кырдаалда 1985-ж. 11-марта КПСС БКнын генералдык секретарлыгына М. С. Горбачев шайланган. Мурдагыдай жашоого жана башкарууга болбой калғанын толук түшүнгөн М. С. Горбачев КПСС БКнын апрель (1985-ж.) Пленумунда өлкөнүн коомдук-экономикалык турмушунун көпчүлүк маселелерин жаңыча чечүүнү сунуш кылган. Пленумда өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүшүнүн багыты жарыяланган.

Партиялык-мамлекеттик жетекчиликтеги коррупцияны жоюш үчүн адегендө брежневдик саясатка өтө берилген бир катар ишмерлер бийликтен четтетилип, алардын ордун жаңы көзкарапшаты атамдар ээлеген. Партиялык жетекчиликти жаңылоо бүтүндөй өлкө боюнча жүргөн. 1985-ж. чейрек кылымга жакын Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетин жеткеген Турдакун Усубалиев кызматынан бошотулуп, ордуна Абсамат Масалиев шайланган.

Бир катар обкомдордун, райкомдордун жетекчилери алмаштырылган. Кыргызстандын партиялык мамлекеттик бийлигиндеги орчундуу орундар борбордон жиберилген «десанттар» менен бекемделген. Кыргызстанда мурда болбогон Г. Киселев Кыргызстан Компартиясынын экинчи секретарлыгына, М. Горбачевдун жердештери Н. Семенов өнөржай секретарлыгына, М. Василенко кадрларды тандоо жана жайгаштыруу бөлүмүнүн башчылыгына жиберилген. Кыргызстандагы эн ири Ош областынын областтык аткаруу комитетинин төрагалыгы Н. Чепелевге берилген.

Партиялык-мамлекеттик жетекчиликти горбачевдук саясатка берилген жетекчилер, көбүнчө орус улутундагылар менен алмаштыруу Союздун башка республикаларында, крайларда да жүргүзүлгөн. Бул саясат айрым жерлерде нааразычылыктарды туудуруп, алардын айрымдары ачык мүнөздө көрүнгөн. Алсак Казакстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин биринчи секретары болуп көп жыл иштеген Д. Кунаевди борбордон жиберилген Г. В. Колбин менен алмаштыруу казакстандык жастардын массалык демонстрациясына алыш келген. Бул нааразылык улутчул көрүнүш катары катуу жазаланган.



А. Масалиев.

КПССтин XXVII съездинде «СССРдин 1986–1990-жж. жана 2000-ж. чейинки мезгилдеги экономикалык жана социалдык өнүгүшүнүн негизги багыттары» кабыл алынган. Съезддин документтери М. Горбачев баштаган тездетүү багытынын негизги милдеттерин бекиткен.

Кыргызстан Компартиясынын XVIII кезектеги съезди КПССтин XXVII съездинин документтеринин долбоорун толу-гу менен жактырып, аны республиканын шартына ылайыктап конкреттештирген. Ошентип, тездетүү багытын аныктаган жаңы партиялык-мамлекеттик жетекчилик өлкөде өндүрүш мамилелерин кардиналдуу өзгерпестен эле, администрациялык-буйрукчул ыкма менен жаңы реформаларды ишке ашырууга киришкен. Бирок эски ыкма менен өлкөнү социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн он беш жылга эсептелген планында белгиленген милдеттерди чечүү мүмкүн эмес эле.

М. Горбачев КПСС БКнын январь (1987-ж.) Пленумунда айындуулук деген жаңы саясатын жарыялаган. Массалык маалымат каражаттары коомдук турмуштун бардык жактарындағы кемчиликтөрдө адегендө аз-аздан, кийинчөрөк толук бойдан ачыкка чыгара баштаган. Бирок кемчиликтин бардыгы социалисттик курулуштагы лениндик нормалардан четтеп кеткендикten болгон деген түшүнүк көнери жайылтылып, «Лениндик эрежелерди» калыбына келтирүү керек деген тыянактар чыгарылган. Октябрь революциясынын 70-жылдыгын белгилөө антисталиндик маанайда отүп, идеалдуу социализмди куруу чакырыгы күчөгөн. Ушундай кырдаалда КПССтин Москва шааркомун жетектеген Б. Ельцин айындуулук саясатын көнөйтүү талабы менен каттуу чыгат. Бүтүндөй өлкөде сталиндик репрессиянын курмандыктарын актоо иши кайрадан жандаган. Партиянын идеологиялык ишинде да өзгөрүүлөр байкаланған. КПССтин секретариатынын ролу төмөндөй баштаган. КПССтин 1988-ж. июндагы XIX партиялык конференцияда М. Горбачев өлкөнүн саясий системасын реформалоого, «гумандуу, демократиялык социализмдин» моделин бекемдеөгө аракет жасаган. Конференцияда шаардык, райондук ж. б. партиялык комитеттердин секретарларынын кызматын жаңыдан түзүлүп жаткан Советтердин төрагалары менен кошуу маселеси талкууланған. Бул аркылуу эл өкүлдөрүнүн ишмердигин көтөрүүгө аракет жасалған. Бул боюнча парткомдун секретарлары альтернативдүү шайлоонун элегинен отmek. Бирок бул сунушту партократтар откөзгөн эмес. Ошого карабастан, партконференцияда шайлоо системасын реформалоо жөнүндө чечим кабыл алынган. Бул демократиялык принциптерди ишке ашыруудагы чечүүчү кадам болгон. Натыйжада коомдук уюмдар альтернативдик шайлоого катышууга мүмкүндүк алышкан.

1988–1989-жж. СССРде, анын ичинде Кыргызстанда жаны кырдаал түзүлгөн. Эгерде буга чейин кайра куруу жогортодон, бийлик тарабынан жүргүзүлүп келсе, эми ал төмөн жакка түшүп, ага эл массасы, коомдук уюмдар активдүү катыша баштаган. Коомдук турмуштун саясатташы тездик менен жүргөн. Кыргызстанда жаштардын алгачкы дискуссиялык, саясий клубдары пайда болуп, алар коомдук турмуштун актуалдуу маселелерин кызуу талкуулашып, өздөрүнүн пикирлерин эркин билдири башташкан. Кыргызстанда алгачкылардан болуп «Комсомолец Киргизии» газитинин алдында «Демос» клубу, Электрондук эсептөөчү машиналар заводунда «Замандаш» саясий клубу түзүлгөн. Бирок булар бийликтеги карата оппозицияга оте алышкан эмес.

1988-ж. жаштардын дискуссиялык кыймылдары активдүү чыга баштаган. Кыргыз Мамлекеттик университетеинде «Замандаш», Мамлекеттик пландоо комитетинин экономика институтунда «Көзкараш», Нарын областынын Минкуш кыштагындагы «Оргтехника» заводунда «Демилгелүү жаштардын биримдиги», Москва шаарында кыргыз жаштарынын «Акыйкат» дискуссиялык клубдары иштеген.

1989-ж. шайлоо компаниясынын башталышы менен бул уюмдар саясий теориялык дискуссиядан практикалык иштерге, шайлоого активдүү катышшууга отушкөн. Кыргызстанда өз алдынча ассоциациялар, союздар, республикалык бирикмелер пайда боло баштаган.

1989-ж. жазында Кыргызстанда улуттук кыймыл күч алган. Июнда кыргыз жаштары борбор шаардын түштүк чыгышында массалык түрдө жер участокторун өз бетинче ээлеп ала баштаган. Бул республиканын жетекчилиги учун күтүлбөгөн окуя эле. Өз алдынча үй кургандар өздөрүнүн маселелерин чечүү учун «Ашар» коомуна биригишкен. Ош шаарындагы кыргыз жаштары «Ош аймагы», өзбек жаштары «Адолат» коомдоруна биригишип, өз алдынча жер алып, үй куруучулардын кызычылыктары учун күрөшө башташкан.

Кыргызстанда көп партиялуулуктун түзүлүшүнө «Ашар» коомдук уюму чон роль ойногон. Бул коом кыска мөөнөттүн ичинде өз бетинче үй куруучулардын экономикалык кызычылыктарын коргогон уюмдан саясий уюмга өсүп чыккан. 1989-ж. март–апрель айларында «Асаба» жана «Атуулдук демилгө» аттуу улуттук демократиялык бирикмелер түзүлгөн. Бул уюмдар «Ашардын» саясатшкан болтугү менен 1990-ж. майда түзүлгөн жалпы республикалык «Кыргызстан демократиялык кыймыларынын» (КДК) ядросун түзгөн. Бул Кыргызстандын калкынын ичиндеги эң белгилүү көп улуттуу саясий кыймылга айланган. Кийин-черээк республикада пайда болгон саясий партиялардын

көпчүлүгү ушул КДКнын ичинен калыптанышып, бөлүнүп чыккан. КДКдан биринчи болуп 1991-ж. февралда «Эркин Кыргызстан», 1991-ж. ноябрда «Асаба» улуттук кайра жаралуу партиялары бөлүнүп чыккан.

КПСС жашап турган мезгилде бул партияларга жана саясий уюмдарга карата мамиле начар болгон. Алар «бейформал» уюмдар делип аталып, жетекчилери массалык маалымдоо каражаттары тарбынан «эл бузарлар» катары күнөөлөнүп, куугунтука алынган. Бул абал КПСС таркатылып, СССР кулаганга чейин созулган.

Кыргызстандын калкынын саясий активдүүлүгүнүн ёсушу, улуттук аң-сезимдин көтерүлүшүнүн шартында Кыргызстан Компартиясынын толук көзөмөлүндө турган Кыргыз ССР Жогорку Совети 1989-ж. 23-сентябрда Кыргыз тили жөнүндөгү мыйзамды кабыл алган. Анда кыргыз тили мамлекеттик тил деп жарыялаган. Орус тили улуттар аралык катнаштын тили катары таанылып, республикада жашаган бардык улуттардын тилдеринин төңүктуулуугу жана эркин өнүгүшү камсыз кылышат деп белгиленген.

1989-ж. 12-декабрда СССР Жогору Советинин кезексиз XXII сессиясы кабыл алган «СССРдин Конституциясына (Негизги мыйзамына) өзгөртүүлөр жана толуктоолор», «Эл депутаттарын шайлоо» жөнүндөгү мыйзамдары өлкөнүн мамлекеттик системасын кардиналдуу өзгөртүүгө шарт түзгөн. Бул документтердин негизинде СССРде биринчи жолу элдин эркине ылайык жогорку бийликтин органы – СССР эл депутаттарынын съездиде негизделген.

Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык республикада да эл депутаттар Советтеринин ролу жогорулаган. Кыргыз ССРинин Жогорку Совети 1990-ж. 23-сентябрда «Кыргыз ССРинин Конституциясына (Негизги мыйзамына) өзгөртүүлөр жана толуктоолор жөнүндө» жана «Кыргыз ССР Эл депутаттарынын Советтерине шайлоолор жөнүндө» мыйзамдарды кабыл алган.

Бул мыйзамдарды ишке ашыруу республиканын саясий системасын бир кыйла демократиялаштырмак. Элдин мамлекетти башкарууга катышышы реалдуу муназзәэ ээ болмок. Советтердин иштөө муназзәэ өзгөрүп, ролу жогоруламак.

Шайлоонун жаңы мыйзамына ылайык депутаттарды шайлоо тартиби да өзгөрген. Советтердин бардык органдарында шайлоонун беш жылдык мөөнөтү белгиленген. Депутаттыкка талапкерлер шайлоочулар иштеген жана жашаган жерлердеги чогулуштарда (конференцияларда) көрсөтүлгөн. Шайлоо округдарында көрсөтүлгөн эл депутаттыгына талапкерлердин саны чектелген эмес. Бул шайлоолорду альтернативдик негизде жүргүзүүгө мүмкүндүк берген. Мыйзамга ылайык адам өзүн-өзү

депутаттыкка талапкер катары көрсөтүүгө да укуктуу болгон. Шайлоочулардын тизмесине киргендердин тенинен көбү добуш берүүгө катышса, шайлоо өттү делип эсептелген. Ал эми добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын жарымынан көбүнүн добушун алган талапкер депутаттыкка шайланмак.

1990-ж. февралда Кыргыз ССРинин Жогорку жана жергилиттүү советтерине шайлоолор болуп өткон. Бул Кыргыз ССРинин тарыхындагы биринчи өткөн альтернативдик шайлоо эле. Көпчүлүк шайлоо округдарында депутаттыкка экиден ашык талапкерлер катталып, аларда шайлоолор эки тур менен өткөрүлгөн. Бирок партиялык жетекчилер катталган округдардын басымдуу көпчүлүктөрүндө шайлоолор мурдагыдай эле альтернативсиз негизде өткөрүлгөн. Айрым округдарда партиялык жетекчилер Советтерге шайланбай да калышкан. Демократиялык шайлоолордон кийин республиканын депутаттык корпузы өзгөргөн. Советтерге билимдүү, шайлоочулардын мүдөөлөрүн түшүнгөн адамдар көбүрөөк өтүшкөн. Натыйжада жергилиттүү Советтер мурдагыдан активдүү иштешип, маселелерди да конкреттүү чече башташкан. Жогорку Советке шайланган депутаттардын 90 проценти коммунисттер болгону менен партиялык жетекчилик өзүнүн пикирин Советтерге мурдагыдай тануулай албай калган.

1990-ж. апрелдеги Кыргыз ССР Жогорку Советинин биринчи сессиясында Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин биринчи секретары Абсамат Масалиев Кыргыз ССР Жогорку Советинин торагасы болуп шайланып, мамлекет башчысынын укугун алган. Сессиянын жүрүшүндө мамлекеттик бийликтин бутактарынын укуктарын тактоо, президенттик бийлики киргизүү жөнүндө сунуштар айтылган.

1990-ж. февралда өткөн КПСС БКнын Пленуму СССРдин Конституциясындагы, партиянын коомдогу жетекчилик ордун бекемдеген 6-статьяны алыш таштоо жөнүндө макулдугун берген. Март айында өткөн СССР Эл депутаттарынын III съезді бул жобону алыш салган. Өлкөнүн жогору жагындагы чечимдерге ыла-йык Кыргыз ССРинин Жогорку Советинин сессиясы да Кыргызстандын Негизги мыйзамынан 6-статьяны алыш салуу жөнүндө чечимди кабыл алган. Ошентип өлкөдө, анын ичинде Кыргызстанда демократиялык коомдун негизги белгиси болгон саясий плюрализм жана көп партиялуулук үчүн кенири жол ачылган.

**«Кайра куруу»
жылдарындагы
экономика**

чалыгы кенейтилип, алар өзүн-өзү актоонун, башкаруунун, фи-

Олкөнүн экономикасын кайра куруу башкаруунун экономикалык ыкмаларына өтүү менен башталган. Мунун натыйжасында ишканалардын, айыл чарба өндүрүшүнүн өз алдын-

нансылоонун негизинде толук чарбалык эсепке өтө баштаган. 1986-ж. чараба жүргүзүүнүн бул ыкмасына республикада өнөр жайдын продукциясынын 70 процентин өндүргөн 125 ишканасы жана бирикме өтүшкөн. Аларда Кыргызстандын өнөржайында әмгектенген жумушчулардын тенинен көбү иштешкен. 1987-ж. баштап кайра куруу республиканын калган ишканаларын, курулушту, транспортту, байланышты, сооданы, т. а. эл чарбасынын бардык тармактарын өз кучагына алган.

Кайра куруунун жылдарында өлкөнүн экономикасын радикалдуу түрдө реформалоо жөнүндөгү чечим КПСС БКНЫН ИЮЛЬ (1987-ж.) Пленумунда биринчи жолу кабыл алынган. Бул реформанын максаты администрациялык-буйрукчул башкаруудан элдин кызыкчылыгын көздөгөн экономикалык ыкма менен башкарууга биротоло өтүү экендиги жарыяланган. Бирок өлкөнүн өндүрүш каражаттарына карата менчиктиң көп түрдүүлүгүнө жол берилген эмес.

Өлкөдө экономиканын төмөндөшүн токтотуп, аны туруктاشтыруу учун 1987-ж. СССР Жогорку Советинин сессиясында рынок экономикасына өтүү жөнүндө чечим кабыл алынат. Ушул учурдан 1990-ж. чейин СССРде өкмөттүн жана ишканалардын денгээлинде рынок мамилелерине негизделген жанды экономикалык системага өтүүнүн жолдору жөнүндө кызуу талкуулар жүргөн. Айрымдар рынок экономикасына токтоосуз, тез өтүүнү талаап кылышса, башкалары бил системага даярдыкка жараша баскычтуу өтүүнүн зарылдыгын далилдөөгө аракеттенишкен. Биреөлөр социалисттик рынок экономикасына өтүш керек десе, экинчилери капиталисттик рынок экономикасына өтүшүбүз зарыл деген пикирде болушкан.

Мамлекет тарабынан жөнгө салынган рынок экономикасын өтөбүзү же мамлекет кийлигишпеш керекпи деген маселе да кызуу талкууда болгон.

Рынок экономикасы боюнча талкуулардын жүрүшүндө жалпы коомчулук тургай мамлекеттик башкаруу органдарында да бил маселе боюнча такталган түшүнүктөр болбогондугу айкын болгон.

Батыш өлкөлөрүндө бил учурда рынок экономикасы дүркүүрөп өскөн. Анткени ал жакта бил экономика табигый түрдө кылымдал калыптанып, көптөгөн баскычтарды басып өткөн. Мамлекеттин функциясын чектеген эркин соодадан, мамлекеттин жөнгө салуу ролун күчтөкөн экономикага, т. а. аралаш экономикага өсүп чыккан.

Рынок экономикасында өндүрүүчүлөр менен керектөөчүлөр рынокто көздешип, өндүрүштүн баасын жана көлөмүн аныкташкан. Экономиканы уюштуруунун негизги маселелери товарга

карата талаптарга жана сунуштарга, баалардын аныкталышына, конкуренцияга жарапша, т. а. рынок системасынын механизмдери аркылуу чечилген. Талап кылышкан, баасы жогору, киреше алыш келе турган товарлар өндүрүлүп, керексиз, арзан товарларды өндүрүү токтотулган.

Рынок экономикасына негизделген өлкөлөр айрым кемчиликтерге карабастан цивилизациянын жаңы бийиктикерине көтөрүлүп, социалдык-экономикалык өнүгүүдө зор ийгиликтерди камсыз кылышкан.

КПССтин XXVIII съезди жана КПСС БКнын октябрь (1990-ж.) Пленуму экономикалык реформаны жүргүзүү, рынок экономикасына өтүү жөнүндө чечим кабыл алган. Бул чечим Кыргызстандын бийлик органдарында да талкууланган. Бирок Кыргызстандын жетекчилери мамлекеттик менчикти жооп, көп укладдуу экономиканы түзүү маселесине өтө этияттык менен маати кылууну чечишкен.

Ушуга байланыштуу Кыргызстандын партиялык жана мамлекеттик бийлиги рынок экономикасына баскычтуу өтүүнү суңуш кылган. Адегенде өздүк көмөкчү чарбалар кенейтилип, чарбаларга толук экономикалык жана чарбалык өз адынчалык берилмек, орто ишканаларды өнүктүрүү колго алынмак. Ошентип 1990–1991-жж. республиканын экономикасын рынок мамилелерине өткөрүү боюнча укуктук-нормативдик актылар даярдалган.

Кыргызстанда рынок экономикасына өтүү боюнча Мыйзам 1991-ж. 7-августта кабыл алышып, ал «Кыргыз Республикасында менчикти мамлекеттен ажыратуунун, менчиктештируүнүн жана ишкердиктин жалпы башталыштары жөнүндө» деп аталган. Мыйда ишкердикти күчтүү максатында мамлекеттик жана коммуналдык ишканаларды ижералык, мамлекеттик акционердик жана коммерциялык коомдорго айландыруунун жолдору аныкталган.

Башкаруунун экономикалык ыкмаларына өтүүнүн натыйжасында жергилитүү партиялык органдар эл чарбасын башкаруудан четтетиле баштаган. Жетекчилердин эмгек коллективдери тарабынан альтернативдик негизде шайлана башташы менен жергилитүү партиялык уюмдар экономикалык турмушка кийлигише албай, жөн гана байкоочуларга айланган.

Ошентип, өлкөнүн эл чарбасын экономикалык ыкмалар менен башкаруу реформасы экономиканын негизин өзгөртпестен, мурдагыдай эле администрациялык-буйрукчул системанын шарттарында жүргүзүлгөн.

Жаны экономикалык реформанын шарттарына ылайык республиканы башкаруунун жаңы түзүлүшү киргизилген. 1988-ж. бекитилген Кыргыз ССРинин эл чарбасын башкаруунун Гене-

ралдык схемасына ылайык 10 министрлик жана ведомство, бир катар ортомчул башкаруу органдары жоюлган. Өндүрүштө эки баскычтуу башкаруу системасы киргизилген. Республика бойонча башкаруу аппаратынын тени кыскартылган.

1989-ж. республиканың өкмөтү Кыргызстанды өзүн-өзү башкарууга жана өзүн өзү каржылоого өткөрүү жөнүндөгү концепцияны бекитип, ага 1991-ж. баштап өтүүгө болот деп эсептеген.

Өнөржайдагы объективдүү кыйынчылыктарды четтетүү, он экинчи беш жылдыктын тапшырмаларына ылайык электр энергиясын көп өндүрүү, планды женил, тамак-аш жана жергиликтүү өнөр жайынын эсебинен аткаруу, металл иштетүүнү көтөрүү, көмүр өнөржайынын артта калуусун жоюу үчүн аракеттер жасалган.

1986–1990-жж. Ташкөмүр ГЭСи курулуп бүткөн, Шамалдысай жана Камбарата ГЭСтеринин курулушу тездик менен жүргүзүлүп Ташкөмүрдөгү жарым өткөргүчтөр заводу толук кубаттуулукта иштей баштаган. «Макмал» алтын комбинаты продукция чыгарууга өтүп, Сарыжаз менен Талааста алтын кендерин казып алуу тездеген.

Экономикалык реформанын жүрүшүндө республикадагы өнөржай ишканаларынын дәэрлик бардыгы өзүн өзү башкарууга жана каржылоого өткөрүлгөн. Башкарууда айқындуулук күчеп, жооптуу жетекчилердин чогулуштары, кенешмелери кыскарган. Натыйжада эмгектин өндүрүмдүүлүгү жогорулап, 1986–1990-жж. республикада өнөржай продукцияларын өндүрүү 17,5 процентке жогорулаган.

Өнөржай продукцияларын өндүрүүде союзга баш ийген ишканалар рентабелдүү иштеген. Буларда 200 мин жумушчу эмгектенишип, продукциянын 40 процентин өндүрүшкөн. Бирок алардан түшкөн пайданын 3,7 процента гана республикалык бюджетке түшкөн. Ушуга байланыштуу 1991–1995-жж. союзга баш ийген ишканалардан түшкөн пайданын 70 процентин республикалык бюджетке түшүрүү пландаштырылган эле. Бирок 1990-ж. өнөржайдын өнүгүү темпи кескин түрдө томендөп кеткен. Каражаттарды чаржайыт пайдалануунун натыйжасында 1,3 млрд сомдук 50ден ашуун ишканна чала курулуп, бүтпей калган. Ушул мезгилден тартып Кыргызстандын өнөржайы кыйын абалга кириптер болгон. Анткени СССРдеги бирдиктүү эл чарба комплексин түзүү саясатынын натыйжасында, союздағы ишканалар өзара адистештирилип, даяр продукция өндүрүү үчүн бири-бирине чийки заттарды, тетиктерди жөнөтүп турган. Келишимдик тартиpler, өндүрүш жана регион аралык байланыштар бузулуп, бартердик алмашуу башталган. Мына ушундан тартып, өнөржай өндүрүшүнүн кризиси күч алган, көп ка-

ражат, эмгек менен курулган ишканаларды талап-тоноого жол берилген.)

Айыл чарбасынрынок мамилелерине откөрүү аракети

1986–1990-жж. республиканын экономикасынын маанилүү тармагы болгон айыл чарбасын реформалоо үчүн жер, ижара, жерге карата менчик жана жерди пайдалануу жөнүндө мыйзамдар кабыл алынган.

Мурдагы колхоз, совхоздор менен катар эле чарба жүргүзүнүн түрдүү формаларына, ыкмаларына жол берилген. Дайкан чарбалары, ижарапоо, кооперациялар, бригадалык подряддар мыйзамдаштырылган. Бул чарбалардын бардыгы өздөрүнүн ишмердигин чыныгы чарбалык эсептин, өзүн-өзү каржылоонун тартибинде жүргүзгөн. Продукция өндүрүүдө жана сатууда булардын ортосунда конкуренцияга жол ачылган.

Республиканын айыл чарбасын башкарууну жакшыртуу үчүн мурдагы айыл чарба, жашылча-жемиш, эт жана сүт, тамак-аш, айыл курулуш өндүү жети министрликтин ордуна Кыргыз ССРинин Мамлекеттик агроенержай комитети түзүлгөн. 1987-ж. бул комитетте 178 колхоз, 291 совхоз, 43 чарба аралык жана башка айыл чарба ишканалары болгон. Мындан тышкары айыл чарба продуктуларын иштетүүчү 6 ишканы, тамак-аш өнержайынын 104 ишканы, 142 айылдык курулуш уюмдары кирген. Натыйжада айыл чарбасын пландоо, каржылоо жана жетектөө бир колго топтолгон. Мурдагы башкаруу аппаратынын жарымы кыскарган.

Айыл чарбасындагы реформанын натыйжасында колхоздор менен совхоздордун экономикалык абалы бир аз жакшырган. 1986–1989-жж. алардын кирешелери 47 процентке өскөн, эмгектин рентабелдүүлүгү жогорулаган. Эн башкысы республиканын эли, азык-түлүк менен жетиштүү өлчөмдө камсыз болуп турган.

Республиканын айыл-кыштактарында 500ден ашуун адистештирилген товардык чарбалар, мамлекеттик асыл тукум за воддору, үрөнчүлүк чарбалар, чарба аралык ишканалар иштеген.

1990-ж. карата айыл чарбасына жумшалган капиталдык салымдар 1008 млн сомду түзгөн. Натыйжада айыл чарбасынын материалдык базасы жакшырган. Сугат иштери кенейтилген. 1990-ж. айыл чарбасынын бардык түрүндө 1205,2 мин баш ири мүйүздүү мал, 9972,5 мин кой жана эчки, 393,4 мин чочко, 312,6 мин баш жылкы, 13914,5 мин тоок болгон. Бирок малдын башынын көбөйүшү менен жайыттардын түшүмдүүлүгү 1,5–2 зесеге төмөндөп кеткен. Айрым жайыттар жараксыз болуп калган. Малдын продукттуулугу төмөндөгөн.

Дыйканчылык да экстенсивдүү мүнөздө өнүгүп, көнүл өндүрүлгөн товардын сапатына эмес, анын дүн жыйымына бурулуп калган. Натыйжада өндүрүлгөн продукциянын өзүнө турган наркы жогорулай берген. Ошол кездеги партиялык мамлекеттик жогорку органдар продукциянын өзүнө турган наркын төмөндөтүү, кирешени көбөйтүү, өндүрүштүн натыйжалуулугун жогорулатуу өндүү экономикалык көрсөткүчтөргө жеткиликтүү көнүл бурган эмес.

Айыл чарбасындагы абалды ондоо үчүн 1986–1990-жж. мамлекет пландан ашык өндүрүлгөн продукцияны 50–100 процентке кымбат алып, өндүрүлгөн продукциянын 30 процентин колхоздук базарларга, керек-жарак кооперацияларына сатууга уруксат берилген. Мындан тышкary айыл чарбасына чарбалык эсептин негизинде коллективдүү жана үй-бүлөлүк подряд киргизилген. 1989-ж. республиканын колхоздорундагы белүмдөрдүн 90 процента ижааралык подряддын негизинде иштеген. Бул айрым чарбалардын экономикасын кыйла көтергөн.

Бирок администрациялык-буйрукчул системанын шартында тескеөгө көнгөн эл өз алдынча чарба күтүүден чочулаган, чарба жетекчилери болсо ижааралык бөлүктөргө ишенген эмес, планды аткаруу үчүн чарбаларды белбей кармоого аракеттенишкен.

1988-ж. Кооперация жөнүндө закон кабыл алынат. Бул боюнча өзүнчө чарба күтүүнү каалагандарга мүмкүнчүлүк ачылат. Дыйкан жана фермер чарбалар түрүндө эксперименттик кооперативдер түзүле баштаган.

1990–1991-жж. айрым гана демилгелүү адамдар түшүмдүү жерлерди, техникаларды, женилдетилген кредиттерди узак мөөнөткө алышып, өз алдынча дыйкан, фермер чарбаларын түзүшкөн. 1991-ж. 1-январга карата республикада 4567 дыйкан, фермер чарбалары уюштурулган. Орто эсеп менен ар бир чарбага 4 ири мүйүздүү мал, анын ичинен 2 уй, 143 кой жана эчки, 3 жылкы туура келген. Бирок социалисттик чарба жүргүзүүнүн шартында кооперациялык кыймыл да, дыйкан жана фермер чарбалары да өнүгө алган эмес.

СУРООЛОР:

1. «Кайра куруу» саясатына мүнөздөмө бергиле?
2. Кыргызстанда коомдук аң-сезимдин ойгонушун эмнеден билсек болот?
3. Өлкөнүн саясий турмушун реформалоо кандай жүргөн?
4. Шайлоолордун откөрүлүшүндө кандай өзгөрүүлөр болгон?
5. «Кайра куруу» саясаты экономикага кандай таасир тийгишген?
6. Өнержайынын жана айыл чарбасынын абалына мүнөздөмө бергиле.

§ 22. СОЦИАЛДЫК МАСЕЛЕЛЕРДИН КУРЧУШУ. ОШ КООГАЛАНЫ

**Аракечтик жана
масчылыктын
кесептери**

Социалдык саясат боюнча дүйнөгө үлгү болуп жатабыз деген курулай шандануубуз айкындуулук доорунда төгүнгө чыгып, социалдык маселелерди чечүүдө көп мамлекеттерден артта калганыбыз көрүндү.

Социалисттик коомубуз ар кандай кемчиликтерден алыс, ал эми кездеше калып жүргөн жат көрүнүштөр убактылуу, жаңы коомду курууда алар өзүнөн өзү жоголот деген пикир бекем орногон. Жат көрүнүштөрдүн пайда болуу, өнүгүү себептерин социалисттик турмуштун өзүнен издебестен, эски саркынды, калдык катары өткөн коомго шилтей салуу, камырабастыктын калктын турмушуна бекем орношуна себеп болгон.

Эл арасындагы жат көрүнүштөр биз мактап келген социалисттик курулуштун жүрүшүндөгү кетирилген кемчиликтердин, жетилген проблемалардын өз убагында чечилбей келишинен улам, социалисттик чарба жүргүзүүнүн жана бөлүштүрүү принциптеринин бузулушунуу, мыйзам бузуучулукка көнүл кош мамиле жасоонун натыйжасында өнүгүп келгендигин турмуш өзү айгинелеген.

Жалпы эле совет элине, анын ичинде Кыргызстандын журтчуулугуна, коомдогу жат көрүнүштөрдүн тийгизген залалы боюнча аныктасак, өнүккөн социализм, кайра куруу мезгилинде өзгөче күч алган *аракечтик* менен *масчылык* биринчи орунга чыккан.

Совет доорунда жарыяланган эмгектерде партиялык, мамлекеттик жогорку жыйындарда социалисттик турмуш образынын жетишкендиктери ашкере даназаланып, биздин социалисттик түзүлүштө масчылыкты пайда кыла турган жакырчылык, жумушсуздук, адамды адам эзүү өндүү социалдык себептер жоюлган, эмгекчилердин материалдык жыргалчылыгынын маданий денгээлинин өсүшү аракечтиктى – алкогольизмди сүрүп чыгарууда деген жалган жыйынтыктар чыгарылган.

«Ооруну жашырсан, өлүм ашкере кылат» дегендей, масчылык менен алкогольизм өлкөнүн турмушунда тамырын кенен жайып, адамдардын жашоосунда коркунучтуу илдетке айланган. Акыры, КПСС Борбордук Комитетинин жана СССР Министрлер Советинин 1985-ж. 17-майында жарыяланган токтомунда, СССР Жогорку Советинин Президиумунун Указында жалпы элдик жек көрүндү илдет болгон аракечтик жана масчылык маселеси кийинки жылдарда өлкөдө өтө курчуп кеткендигин, өлкөнүн жетекчилigi моюнга алууга аргасыз болгон.

Бул документтерге ылайык өлкөдө, аракеттикке жана масчылыкка каршы жогортодон, администрациялык-буйрукчулыкта менен күрөш башталган. Адегенде айрым райондор, областтар, анан бүтүндөй республика «сергектик зонасы» деп жарыяланган. Ойлонбой жасалган бул социалдык эксперимент маселени чечмек тургай өлкөнүн экономикасына кайра сокку урган.

Аракеттик менен масчылык СССРде, анын ичинде Кыргызстанда өзгөчө өнүккөн социализм доорунда күч алыш, калк арасында кенири тамыр жайган. Мисалы, 1983-ж. ар бир совет адамына – бешиктеги баладан чал-кемпирлерге чейин эсептегенде, 60 бөтөлкөдөн арак чыгарылып, баары ичилип кеткен. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боонча 1980-ж. СССРде 40 млн аракеч (алкоголик) болгон. Тактап айтканда, бул СССРдин ар бир жетинчи адамы аракеч дегендикке жаткан.

Демек, масчылыктын жана алкогольизмдин өлкөдө кенири тараалышы откөндөн калган саркынды гана болбостон, социалисттик турмушка, социалдык-экономикалык саясатка, тарбия иштеринде кемчиликтерге, бул илдетке жеткире баа бербей жаап жашырууга, коомдо топтолгон проблемалардын өз убагында чечилбей келгендигине байланыштуу болгон.

Адамзаттын жакшы жашоо турмушуна кесепт-кээрин тийгизген аракеттиктен Кыргызстандын эли, да куру калган эмес. 1985-ж. Кыргызстанда жалан гана саламаттык сактоо мекемелеринде катталгандарды эсептегенде 100 мин адамга аракеттик оорусу менен ооруган 838 адам туура келген. Бул Орто Азиянын бөлөк республикаларына салыштырганда Кыргызстанда аракеттик эки эсеге жакын көптүк кылганын көрсөткөн.

Алкоголдук ичимдиктердин кенири тараашынын натыйжасында Кыргызстандын калкы үй-бүлөлүк үлпеттердү, тойлорду, ал тургай сөөк коюуга чейинки өндүү каада-салттарды спириттик ичимдиктерди ичүү менен откөрүүнү адатка айланткан. Ар түрдүү шылтоолор менен ондогон өспүрүмдердүн обу жок сайрандоосу, чогуу мас болушу республикада кенири жайылып кеткен.

Баңгилик менен токсикоманиянын тараашы

Айкындуулук доорунда аракеттикке жана алкогольизмге каршы жогортодон жүргүзүлгөн күрөш, Кыргызстандын айрым областтарынын, райондорунун «сергектик зонасы» деп жарыяланышы эл ичинде баңгилик (наркомания) менен токсикоманиянын жайылышына түрткү болгон. Жөнү жок тыюу салуулардын натыйжасында наркоманияга каршы түшүндүрүү, санитариялык-агартуу, үгүт-насыят иштери жүргүзүлгөн эмес. Ушул өндүү саясаттагы кемчиликтерден улам бул илдет Кыргызстан-

да да күч алган. 100 мин адамга эсептегенде бангиллик же токсикомания менен катталгандардын саны боюнча республикасы ССРДе екинчи орунда турган.

Адистердин эсептөөлөрү боюнча бул оорулар 80-жж. башында көбөйүп, ортосунда өзгөчө күч алган. Бул мезгилде бангилерге Караганда токсикомандардын саны өтө тездик менен өсө баштаган.

Кыргызстандын ички иштер министрлигинин маалыматтары боюнча 80-жж. баштап банди заттарга байланыштуу кылмыш иштери кескин түрдө көбөйүп кеткен. Ош, Ысыккөл областарында, Москва, Сокулук райондорунда бангиликке байланыштуу кылмыштар өзгөчө көп кездешип, кылмышкерлердин 75 процентин жаштар түзгөн.

Бангилитин тез тараалышы, бир жагынан, саясаттагы, агартуу-тарбия иштериндеги кемчиликтерге байланыштуу болсо, экинчиден, республиканын айыл жерлеринде жапайы каракуурайдын өзгөчө көп өскөндүгү менен шартталган. 1980-ж. Кыргызстандын 4 мин гектардан ашуун жеринде наркотик же нашаа алына турган каракуурай өсөрү аныкталган. Жапайы өскөн каракуурайды жок кылуу максатында ал өскөн ар бир участокко паспорт жазышип, аны жок кылуу мөөнөтүү, жолдору, бул ишке жооптуу адамдар көрсөтүлгөн. Натыйжада көйчүлүк жерлерде бул өсүмдүктүү тамыры менен жулуп жок кылуу иштери жүргүзүлгөн. Каракуурайдын уругу көп болгондуктан, аны жок кылуу учун дагы 10–15 жыл өтө активдүү күрөшүү керек экендигин адистер аныктаган. Бул иш чындыгында көп жерлерде системалуу жүргүзүлбей, кәэде ишембиликтерди уюштуруп коюу менен гана чектелген.

Мындан тышкary саламаттык сактоо мекемелеринде курамында банди зат бар дарылар оорулар үчүн пайдалануу, аны сактоо ишинде көзөмөлдүн начардыгынан улам да банди заттар катары банди ооруулардын колдоруна өтүп турган.

Бангилитин тараашына каршы күрөштүн кеч башталышы, тажрыйбанын аздыгы, саламаттык сактоо мекемелеринде банди оорусунун башталышын аныктай турган экспресс-диагностиканын, бул багытта адистердин жоктугу да себеп болгон.

Кылмыштуулуктун өсүшү Социалисттик коомдук мамилелердин жетишсиз деңгээлде өнүккөнүнөн улам өлкөдө, анын ичинде Кыргызстанда Совет бийлигинин жылдарында кылмыштуулук жана мыйзам бузуучулук өнүгүп келген. Бирок кылмыштуулуктун өсүшү жөнүндө басмасөзгө ачык жазуу, коомчуулукка маалымдоо бул кемчиликтерди пропагандалоого жатат деген туура эмес пикирден улам, 80-жж.

акырына чейин кылмыштуулук жашырылып, алардын өсүшү жөнүндө статистикалык эсеп жүргүзүү чектелип, эгер жүргүзүлсө да анын маалыматтары жашыруун түрдө тийиштүү органдарда гана сакталып келген. 1987-ж. гана кылмыштуулуктун айрым түрлөрү боюнча статистикалык маалыматтарды жарыялоого уруксат берилип, 1989-ж. кылмыштуулуктун бардык түрлөрү боюнча маалыматтарды толук ачык айтууга чектөөлөр алышып ташталган.

1980-жж. кылмыштуулуктун жылдык өсүшү боюнча Кыргызстан алдынкы орунда турган төрт республиканын (Молдавия, Литва, Өзбекстан) катарына кирген. 1980-ж. Кыргызстанда 11,7 миндей, 1985-ж. 14,4 мин кылмыш иши катталса, 1989-ж. ал 25,5 минден ашкан. Кыргызстандагы 100 мин адамга эсептегенде 1980-ж. – 323, 1985-ж. – 353, 1989-ж. – 920 кылмыш иши туура келген. Кылмышкерлердин өз убагында кармалбай, жазаланбай калышы бул көрүнүштүн күчешүнө түрткү болгон. Алсак, 80-жж. ортосунда жасалган кылмыштардын 40 процента ачылбаган бойдон кала берген.

Кыргызстанда кылмыштуулуктун эн оор түрү – адам өлтүрүү же өлтүрүү үчүн аракет жасоо, денесине оор жаракат келтириүү да күч алган. 1989-ж. эле Кыргызстанда 291 адам өлтүрүлгөн же өлтүрүүгө аракет жасалган. Бул ар 100 мин адамдын 6,8ине өлүм коркунучу туура келген дегендикке жатат. 1985-ж. республикасында 296 адам зөөкүрчүлүктүн айынан өтө оор жараат алса, 1989-ж. бул көрсөткүч 431ге көбейген.

Олкеде, анын ичинде Кыргызстанда, кайра куруу доорунда кылмыш иштери күч алган. Өзгөчө мамлекеттик, коомдук жана жеке мүлктөрдү талап-тоноо күчөгөн. Алсак, 1985-ж. 1144 жолу мамлекеттик, коомдук мүлктөрдү, 2122 жолу адамдардын жеке мүлктөрүн уурдоо катталса, бул көрсөткүчтер 1989-ж. 2753кө жана 9132ге көбейген.

Кыргыз элинде ата-бабадан бери аял затын ыйык тутуп, аларга ызаат мамиле кылыш келүү салты бузулуп, ал тургай кыз-келиндерди кордоо, зордуктоо кылмышы көбейгөн. Бул багытта 1985-ж. 260, ал эми 1989-ж. 300 кылмыш иши катталган. Бул айбанчылык иштин айыл-кыштактарда көбайышу, кыргыз өспүрүмдөрдүн мындайга барышы элибиздеги эн коркунучтуу көрүнүш болгон.

Республикада экономикалык кылмыштуулук, коомдук мүлктүү уурдоо же кызмат абалынан пайдаланып, аны өзүнө ыйгарып алуу күч алган. Башаламандыктан пайдаланып республиканын ишканаларынын, колхоз, совхоздорунун, мекеме жетекчилеринин көпчүлүгү мамлекеттик, коомдук мүлктөрдү өздөрүнө ыйгарып алышкан. Экономикага байланыштуу көп-

чүлүк кылмыштар ачылбай, кылмышкерлер жазаланбай калган. Ал эми жазаланбай калган кылмыш иши адамдарды андан кийинки кылмыш ишине тұртөрү белгилүү. Ошондуктан кылмыштуулуктун бул түрү кийинки жылдары азаймак турғай көбейген.

Эзелтен боз үйлерде жашап, әшикке кулпу салууну билбен элибиздин бул адаты уннтуулуп, айыл-кыштактарда өздүк мал-мұлкүү уурдоо күч алган. Башкысы, көпчүлүк кылмыш иштери ачылбаган бойдон калган. Демек, кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик органдардың ыкмалары биз карап жаткан жылдары натыйжасыз болуп калган. Коомдун өнүгүшүн артка тарткан жат көрүнүштер калк арасында кенири тамыр жайып, калктын күнүмдүк турмушунда адатка айланып кеткендиги, ага каршы күрөштүн натыйжасыз болгондугу өкүнүчтүү көрүнүш болгон.

Ош коогаланы Республикада топтолгон социалдык маселердин өз убагында чечилбей келиши коомдук турмуштун башка тармактарына да залалын тийгизген. Кылмыштуулуктун өсүшү аны ооздуктоочу партиялык-мамлекеттик органдардың алсыздығы акыры массалық кагылышууларга, кан төгүүгө да алып келген.

1990-ж. жайында Ош шаарынын айланасында өз алдынча жер участкаларын алып үй салуу аракеттеринин жүрүшүндө кыргыз жана өзбек улутундагы элдердин, өзгөче жаштардың ортосунда тирешүү пайда болот. Бул маселеге өз убагында баа берип, чечип коюунун ордуна партиялык-мамлекеттик жетекчилик кайдыгерлиkti, чечкинсиздикти көргөзгөн.

Эки улуттун жаштарынын кагылышына негизинен кыргыз улутундагы жаштарды бириктирген «Ош аймагы» жана өзбек улутундагылар кирген «Адолат» коомдук уюмдарынын тажрыйбасыздығы, саясий көзкараштарынын тайкылыгы да себеп болгон. Кызуу кандуу жаштарды тыйып коюунун ордуна Ошто жашаган, көптү көрүп билген, Атамекендик согуштун, эмгектин айрым ардагерлеринин эки улуттун жаштарын кандуу кагылышка тұртшүү отө кечиримсиз иш болгон. Буга 1990-ж. 2-марта Ош обласынын Жалалабад шаарында жашаган аксакал арда-герлеринин 23 кишиден турған тобунун Союздук жана республикалык бийлик органдарына жөнөткөн каты күбө.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЛ

Кыргыз ССРинин Ош обласынын Жалалабат шаарында жашаган КПССстин мүчөлөрүнүн, Улуу Атамекендик согуштун жана эмгек ардагерлеринин тобунун 1990-ж. 2-марта СССР Жо-

горку Советинин Улуттар Советинин төрагасы Р. Нишановға, Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин бириңчи секретары А. Масалиевге, «Известия ЦК КПСС» журналынын жана «Советская Киргизия» газетинин редакцияларына жазған арызынан:

«... Биздин терен ишеничібиз боюнча улуттардың реалдуу тен укуктуулугунун жана тенчилдигинин маселесин чечүү үчүн Кыргыз ССРинин чегинде Ош өзүндө автономия берүү керек.

Кыргыз ССРинин алқагында Ош автономиялык обlastын түзүү улут аралык маселелерди чечүүнүн эң туура жолу экендигин көрүп турабыз. Муну менен И. В. Сталиндин улут маселеси боюнча эл комиссары болуп турган кезде улуттук маселелерди администрациялык-командалык ыкма менен чечүүдө кетирилген кемчиликтерди ондоого болот.

Мындай мамлекеттик түзүлүш биздин республикада улуттук тен укуктуулукту демократиялуу чечүүгө мүмкүндүк берет. Бул үчүн республикада бардык мүмкүнчүлүктөр бар.

Жогоруда айтылгандарга таянып, Сизден СССРдин Жогорку Советинин Улуттар Советинин күн тартибине Кыргыз ССРинин курамында Ош автономиялуу советтик социалисттик обlastын түзүү жана СССРдин жана Кыргыз ССРинин Конституцияларына тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү маселесин коюшунузду өтүнөбүз.

Биздин бул пикирибизди обlastтын калкы, өзгөчө Ош, Кызылкыя шаарларынын, Сузак, Базаркоргон, Ленин, Араван, Алабука, Карасуу, Өзгөн ж. б. райондорунун калкы колдойт.

Биз бул маселенин төмөнкүштөн жарылусун күтпөстөн жогортодон чечүүнү ақылга сыйрлык иш деп эсептейбиз...».

Бул катта республиканын Ош обlastында жашаган өзбектер обlastтын калкынын жарымын түзөрү, алар кысымга алынып жаткандыгы жалган фактылар менен көрсөтүлүп, бул аймакта улуттук тен укуктуулукту коргош үчүн Кыргыз ССРинин курамындағы Ош автономиялуу обlastын түзүү сунуш кылышынан. Бул каттын тексттери көбөйтүлүп атайдын кишилер аркылуу калк арасына таратылған. Ардагерлердин тобунун бул иши өзбек жаштарынын сепараттык ан-сезиминин, эки улуттун карама-каршылығынын күчөшүнө түрткү болгон.

Жер участкалары үчүн чыр-чатақ күчөгөн мезгилде өзбек үйлерүндө батирде жашаган 700дей кыргыз үй-бүлөлөрүн көчөгө кууп таштасы абалды ого бетер татаалдаштырған. Каршылашкан эки топ 4-июнда бөлүштүрүү үчүн талаш카 түшкөн талаага чогулушат. Буга чейинки окуялардан улам чегине жеткен тиришүү кандуу жанжалга айланат. Ал жердеги бийлик органдарынын кыжырданған жаштарды токтолтууга күчтөрү жетпей калат. Өзбек улутундагылар шаардын бир жагынан, кыргыздар экинчи жагынан кандуу жүрүш башташат. Шаар ичиндеги кагылышууларда 155 адам жырткычтык менен өлтүрүлүп,

845 адам жарадар болгон, 262 үйлер, 24 дүкөн жана башка имараттар, 67 автомашина өрттөлгөн. 5-июнь күнү Ош шаары толук жабылып, шаарга аскер бөлүктөрү киргизилген. 6-ионда шаардагы абал көзөмөлге алынган.

5-ионда Өзгөн шаарындагы эл көп топтолгон жерлерде да улут аралык жанжал чыгып, ал массалык мунөзгө айланган. Ал жакта да кан төгүлүп, турак-жайлар өрттөлгөн. 6-ионда аскерлердин кириши менен кагылышуулар басандаган. 7-ионда курч кырдаал Ош обласынын бардык аймактарында жана Фрунзе шаарында да түзүлгөн. Натыйжада 7-ионда Фрунзеде да өзгөчө кырдаал киргизилген.

Ош коогаланы ошол кездеги партиялык-мамлекеттик органдар кетирген кемчиликтерден улам пайда болгон.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЛДАР

1. Кыргыз ССРинин Мамлекеттик коопсуздук комитетинин төрагасы Ж. Асанкуловдун Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин биринчи секретары А. Масалиевгө «Ош шаарындагы массалык тартип базуулар жөнүндө» 1990-ж. 6-ионда жазган катынан:

«... 1990-ж. 4-ионда эртөн мененки saat бдан 20 мүнөт өткөндөн баштап Ленин атындагы колхоздун сугат жерлерине кыргыз жана өзбек улутундагы тургундар чогула баштаган. Алардын 1,5 миндейи кыргыз, ал эми 10 миндейи өзбек улутундагылар түзгөн. Saat 18де адамдардын саны дагы көбейгөн. Чогуландар тушундүрүү иштерине көнүл бурушпай, топтолгон социалдык маселелерди чечүүнү, айрым жетекчилерди кызматтан четтетүүнү талап кылышкан. Saat 17де өзбектерди колдоо максатында Өзбек ССРинин Наманган, Фергана жана Анжиян областтарынан өзбектер келе баштагандыгы жөнүндө маалыматтар түшө баштады. Saat 19да топтолгон эл башкаруудан чыгып, ызырынган эл массасы шаарга бет алышп, алдынан туш келген милициянын машиналарын талкалап, өрттөшкөн...»

2. Кыргыз ССРинин Мамлекеттик коопсуздук комитетинин төрагасы Ж. Асанкуловдун Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетине «Өзгөн шаарындагы окуялар жөнүндө» 1990-ж. 14-ионда жазган катынан:

«Массалык тартиппиздиктүн чыгышына 5-ионда saat 11де Өзгөн базарынын жана автобекеттин аймагындагы өзбек жана кыргыз улутундагы адамдардын (болжол менен 300 киши) ортосундагы кагылышу түрткү болгон. Болжол менен saat 12ден 30 мүнөт өткөн ченде Өзгөнгө автомашиналар менен (негизинен жүк ташуучу машиналар жана ПАЗ автобустары, баардыгы 30 автомашина) мылтык, бычак, арматуранын кесиндерди, таш ж. б. менен кураданган кыргыздар келе баштаган. Алар өзгөчөлөнүш учун баштарын кызыл чүпүрөк менен байлан алышкан. Алардын атайын жетекчилери болгон. Өзгөн шаарына 70-80дей кыргыздар ат менен келгендиги жөнүндө маалыматтар бар...»

Ушундан кийин шаардын ар кайсы райондорунда, шаарга жакын қыштактарда мушташ чыгып, өзбек улутундагыларды талкалоо жана талап-тоноо башталат. Маалыматтар боюнча Мырзаке қыштагынын өзбектери езгечө жапа чеккен. Бул айылдын тургундарынын көпчүлүгүн кыргыздар түзгөн. (Өлтүрүүлөр, топтошуп зордуктоо, талап-тоноо жөнүндө маалыматтар бар). Ушул эле қыштактагы совхоз дун конторунда талкалоочулардын штабы түзүлгөн.

Базардагы массалык мушташуудан кийин шаардагы окуя отө тездик менен өнүгүп, аны токтотууга милициянын күчү жетпей калган*.

СУРООЛОР:

1. Аракечтик менен масчылыктын кенири жайылышина эмне себеп болгон?
2. Бангилик менен токсикоманиянын кесептеттерин айтып бергиле.
3. Кылмыштуулуктун өнүгүшүнө эмне түрткү болгон?
4. Ош коогаланына муназәдөмө бергиле.
5. Улут аралык кагылышууну болтурбоо үчүн эмне кылыш керек эле?

§ 23. СОВЕТ БИЙЛИГИНИН АЛГАЧКЫ ЖЫЛДАРЫНДА МАДАНИЯТТЫН ӨНҮГҮШҮ

Элге билим берүү

Маданиятты көтөрүү — социалисттик күрүлүштүн маанилүү тармагы болгон. Эксплуататордук коомдон калган маданий артта калуучулукту, сабатсыздыкты жоюу, калкты билимге жана илимге тартуу керек эле. Булардын ичинен эл агартуу бириңчи орундагы милдет катары аныкталган. 1918-ж. апрелде Түркстан крайынын Эл Комиссарлар Советинде эл агартуу комиссариаты түзүлүп, жер-жерлерде элге билим берүү бөлүмдерүү иштей баштаган. Кыргызстанда коомчуулуктун өкүлдөрүнөн элге билим берүү Советтери түзүлүп, мектептерде билим берүү иштери колго алынган.

ДОКУМЕНТТУУ МАТЕРИАЛ

Пишпек уездинин жумушчу, дыйкан жана мусулман Советтеринин съездинин секциясынын 1918-ж. 11-сентябриндагы протоколунан:

«Крайлык элге билим берүү советинин № 145-буйругу «Улутуна, диний ишенимине жана жынысына карабай жалпыга милдеттүү би-

лим берүү жөнүндө» деп аталац. Секция комиссардан бардык кыргыз болуштарына, айылдагы үй ээлериин жана алардын 7 жаштадан жогорку уулдарын жана кыздарын тактоону талап кылса деген сунуш киргизет. Маалыматтарды алгандан кийин дагы канча мектеп ачып керек экендигин аныктап, ал учун керек болгон акча каражатын токтоосуз түрде сураш керек».

1918-ж. Бишкек уездинде 8 мин окуучу окуган 69 мектеп, Пржевальск уездинде 56 мектеп болгон. Бул мектептердин тенине жакыны жаны ачылган. Ош уездиндеги 13 мектепте 36 мугалим эмгектенген.

Жалпысынан алганда революцияга чейин Кыргызстандын калкынын негизинен сабатсыз болушу, эне тилиндеги жазуунун өнүкпей калышы, улуттук кадрлардын жоктугу, патриархалдык-феодалдык мамилелердин үстөмдүк кылышы бул крайда маданий курулуштун ийгиликтүү жүрүшүнө тоскоолдуктарды пайда кылган.

Совет бийлиги орногондон кийин эле Кыргызстандагы бардык маданият мекемелери мамлекеттин карамагына еткөрүлгөн. Бишкектеги типография, бирден-бир «Эдисон» кинотеатры, шаарлардагы бардык китепканалар мамлекеттештирилген. Жаны китепканалар, кызыл боз үйлөр, өз алдынча драмийримдери уюштурулган. 1918-ж. 9-марта Кыргызстандагы эң биринчи гезит – «Пишик баракчасы» чыккан. 1918-ж. аягында Пржевальск уездинде «Пролетариаттын уну» аттуу экинчи уездик гезит чыга баштаган. Кыргыз элинин жаны коомдук ансезиминин калыштанышында Токтогул Сатылганов, Тоголок Молдо, Барпы Алыкулов, Калык Акиев, Ысак Шайбеков ж. б. акындардын ырлары да чоң роль ойногон.

Жаны экономикалык саясаттын жылдарында Түркстан АССРиндеги бардык мектептер жергиликтүү бюджетке еткөрүлгөн. Бирок алар мектептердин жөнөкөй мұктаждықтарын да канааттандыра алган әмес. Мугалимдер эмгек ақысын натурализ алышкан.

1924–1925-окуу жыларында Кыргызстанда биринчи баскычтагы 465 мектеп, бир нече экинчи баскычтагы мектептер жана интернаттар иштеген. Окуунун бардык түрлөрү буюнча 32 минден ашуун бала билим алган. Бирок алардын арасында кыздар өтө эле аз санда болгон. Эне тилиндеги жазуунун жоктугунан байланыштуу кыргыз балдары казак, татар, өзбек тилдеринде окуган. Кыргыз тилинде окуу китептерин жазып чыга-



К. Тыныстанов.



Ш. Сатылганов.

рууда И. Арабаев, К. Тыныстанов өзгөчө эмгек сициришкен. 1924-ж. И. Арабаевдин «Кыргыз алиппеси» деген эмбети Ташкенден чыккан. Бул кыргыз тилиндеги биринчи окуу китеби эле. Ошол эле жылы дагы 12 китең 28 миң нускада чыгарылган. Алардын ичинде К. Тыныстановдун кыргыз тилине арналган окуу китептери бар эле.

Билим берүү ишинде мугалимдердин жетишсиздиги етө курч маселе болгон. Аларды даярдоо учун атайын педагогикалык курстар, ийримдер уюштурулган.

Мугалимдер Ташкен, Алматы, Москва ж. б. шаарлардан даярдалган. Түркстан университетинин студенттеринин ичинде кыргыз жана казак студенттери 1921-ж. 1 процентти гана түзгөн. Алар 1924-ж. – 4, 1925-ж. – 8 процентке аран көтерүлгөн.

Улуттук мугалимдердин пионерлери, өз заманынын берилген агаартуучулары И. Арабаев, М. Байгазаков, Ш. Сатылганов, А. Исаева, Э. Сүтичев, З. Кыдыраев, А. Койгелдиев, О. Жумалиев ж. б. болгон. Кыргыз улуттук мектептерин уюштурууда жана алардын иштерин жакшыртууга орус педагогдору Н. Ивановский, А. Лобанов, И. Локтионов, А. Сапожников ж. б. чоң салым кошушкан. Кыргызстандагы алгачкы мугалимдердин баатырдык эмгектери Ч. Айтматовдун «Биринчи мугалим» аттуу повестинде реалдуу чагылдырылган.

1927–1928-окуу жылында 548 мектепте 42,5 миң окуучу окуган. Алардын 5044ү биринчи баскычтагы, 26сы жогорку баскычтагы мектептер, 13 балдар үйү болгон. 1925-ж. Оштогу алты айлык курсардын негизинде бир жылдык педагогикалык техникум уюштулган. Ушул эле жылы Бишкек менен Караколдогу тогуз жылдык мектептер айыл чарба техникумдарына айланган. 1925-ж. болсо Бишкекте агаартуу институту ачылган. 1925–1926-окуу жылында Бишкекте, Караколдо, Жалалабатта аялдардын кесиптик-техникалык мектептери ачылат. Мындан тышкарлы советтик-партиялык мектептер ачылып, анда келечектеги жетекчи адистер даярдана баштаган.

1929-ж. Кыргызстандын атайын орто окуу жайларын жүздөн ашуун адистер бүтүрүп чыккан. Ушул жылы Кыргыз педагогикалык техникумун 21, кийинки жылы 47 адис бүтүргөн. Алардын арасында кийин элге белгилүү болгон А. Малдыбаев, Г. Айтиев, К. Жантөшев, М. Элебаев, У. Абдукаимов, К. Маликов, Ж. Бекенбаев, А. Осмонов, М. Алыбаев ж. б. болгон.

Кийинки жылдары Кыргызстандын кесиптик окуу жайлары өнүгүү жолуна түшүп, анда миндеген адистер даярдала баштаган. Мугалимдердин жана адистердин көбөйүшү калктын сабатсыздыгын жоюу ишин жакшырткан. Сабатсыздыкты жоюу иши 1920-жж. эле башталган. Ушул максатта Кыргызстанда сабатсыздыкты жоюу боюнча атайын комиссия жана «Сабатсыздык жоюлсун» аттуу ыктыярдуу коом түзүлгөн. Алгачы жылдары окууга коммунисттер, комсомолдор, профсоюз кызматкерлери тартылган.

Кыргыз автономиялуу областынын биринчи бюджетинде эл агартууга бардык чыгымдардын 31,5 проценти белүнгөн. Соода жана кооперациялык уюмдардын бардыгында сабатсыздыкты жоюу боюнча фондулар түзүлгөн. Профсоюздар, «Кошчу» союзу сабатсыздыкты жоюу боюнча мектептерин ачышкан. Эл агартуу тармагына же-тишсиз болгон мугалимдерди, адистерди даярдоо ишине чон көнүл бурулган.

Областта сабатсыздыкты жоюу боюнча атайын комиссия иштей баштаган. Дыйкандардын сабатсыздыгын жоюуга өзгөчө көнүл бурулган. 1925-ж. биринчи жарымында эле 156 сабатсыздыкты жоюу мектеби ачылып, алардын 134ү айыл-кыштактарда иштеген. Бул мектептерден 8 мин адам сабатсыздыгын жойгон. 1925–1926-окуу жылында мындай мектептердин саны 246га жетken. Мындан тышкары сабатсыздыкты жекече жоюу ыкмасы да кенири пайдаланылган. 1926-ж. СССРдин калкынын сабаттуулугу 51,1 процентке жетken. Ал эми бул көрсөткүч Кыргызстанда 15,1 процентти түзген.

1928–1929-окуу жылында ликбездерде (сабатсыздыкты жоюучу мектептер) окуу латын алфавитинде жүргүзүлгөн. Бул алфавитте сабатсыздыкты жоюуга арналган Х. Карасаевдин, А. Шабдановдун жана С. Нааматовдун китеттери чыккан. Кыргызстанда сабатсыздыкты жоюу үчүн чыныгы күрөш башталып, ал: «Сабаттуу сабатсызды окут!» – деген ураан менен жүргөн.



Х. Карасаев.



А. Шабданов.



С. Нааматов.

Малчылардын, аялдардын сабатсыздыгын жоюуга айрыкча көнүл бурулган.

Сабатсыздыкты жоюуда 1930-ж. башында Кыргызстанда жүргүзүлгөн маданий жүрүш чоң роль ойногон. Бул ишке атайдын уюштурулган комиссия жетекчилик кылган.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЛ

ВКП(б)нин Кыргыз обкомунун бюросунун токтомунан (1930-ж. 25-июн):

•1. Мамлекеттик, чарбалык жана коомдук уюмдардын маданий курулуш иштерине көнүлүн буруу учун июль айынан баштап Кыргызстанда маданий жүрүш уюштурулсун.

2. Маданий жүрүштө жайында 3400 сабатсыздар жана 16000 чала сабаттуулар мектептерге тартылсын; Бул жүрүштө массасы китеңике, гезит-журналдарга тартуу, радио жана кинону жайылтуу, диний ишенимдерге карши күрөшүү, маданий-агартуу мекемелеринин ишин жакшыртуу, аларды адистер менен камсыз кылуу, турмуштиричилликтин маданияттын жакшыртуу иштери жүргүзүлсүн; «Сабатсыздык жоюлсун» коомунун иши жөнгө салынсын, коомдук тамак-аш тармактары кенейтисин, кечелер, аянтчалар, турак жайлар тазалансын. Райондорду, совхоздорду, колхоздорду жана айыл-кыштастарды маданияттуу тейлөө бирдиктүү план менен жургузүлсүн; Жайлоолорду революциялык, таптык, маданий тейлөө жакшыртылсын...»

Аракеттердин натыйжасында 1929–1930-окуу жылында ликий бездерде 100 мин адам окуп, алардын 73 мини окуганды жана жазганды үйрөнгөн. Ушундан кийин сабатсыздыкты жоюу ишинде бурулуш башталган. 1930-ж. чала сабаттууларга жардам катары «Сабаттуу бол!» деген гезит чыга баштаган. Республикада сабатсыздыкты жоюш учун Кыргыз АССРинин ЭКСинин төрагасы жетектеген штаб түзүлгөн. Эгер буга чейин сабатсыздыкты жоюуга негизинен коомчулуктун каражаттары жумшалса 1934–1935-окуу жылынан тартып, бул иш мамлекеттин колуна өткөн. Ушул эле жылы республикада 181,5 мин адам сабатсыздыгын жойгон. 1936-ж. Кыргызстандын өкмөтүнүн алдында сабатсыздыкты жоюу боюнча башкармалык уюшулган. Райондук элге билим берүү белүмдерүндө чондордун мектеби боюнча атайдын инструктордун кызматы ачылган. Натыйжада миндеген адамдар окууга тартылып, сабаттуулук учун жалпы элдик күрөш кенири жайылтылган. Бул иштин жүрүшүндө ал-фавиттин эки жолу которулушу сабатсыздыкты жоюуда, жалпы эле эл агартуу ишинде тоскоолдук кылган. Бирок кызынчылыктарга карабастан, 1939-ж. эл каттоо боюнча республиканын 9дан 49 жашка чейинки адамдарынын сабаттуулугу

78,3, шаар калкыны - 85 процентке жеткен. Ал эми 50ден еткөн адамдардың көбү сабатсыз бойдон калган. Ошентип, 1940-ж. чейин республикада сабаттуулук үчүн күрөш чоң ийгиликтеге жетишкен. Бирок сабатсыздык биротоло жоюлган эмес.

Согушка чейин элге билим берүү сан жагынан гана өспөстөн сапаты да жакшырган. Алсак, 1937-1938-окуу жылында республикада 1358 башталгыч, 327 жети жылдык жана 62 орто мектептер болгон. Мугалимдер эки эсеге көбейген. Бирок алардын көбүнүн атайын педагогикалык билими тургай орто билимдерди дагы болгон эмес. I-IV класстардын мугалимдеринин 85 проценти толук эмес орто билимдүү болсо, V-X класстардын мугалимдеринин жогорку билимдүүлөрү 11 процентти гана түзгөн. Мугалимдердин квалификациясынын темендүгү, окутуунун сапатына тескери таасири тийгизген.

Ошентип, 20-30-жж. Кыргызстанда элге билим берүүнүн социалисттик системасы калыптанган. 1930-1931-окуу жылында республикада жалпыга милдеттүү башталгыч билим берүү киргизилген.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЛ

Кыргыз АССРинин Борбордук Аткаруу Комитетинин жана Эл Комиссарлар Советинин "Жалпыга милдеттүү башталгыч билим жөнүндөгү токтомунан (1930-ж. 19-сентябрь):

«1. 1930-1931-окуу жылынан баштап Кыргыз АССРинде 8, 9 жана 10 жаштагы балдарга, 11, 12 жана 13 жаштагы өспүрүмдерге жалпы башталгыч билим берүү иши эки жылда бүткүдөй болуп пландуу жүргүзүлсүн.

2. 1930-1931-окуу жылында, 8, 9 жана 10 жаштагы балдарды 11, 12, 13 жана 14 жаштагы өспүрүмдердүү жалпы милдеттүү башталгыч билимге откөрүү Кыргыз АССРинин Фрунзе, Беловодск, Аламудүн, Чүй, Калинин, Жетөгүз, Араванбуюра жана Жалалабат райондорунун шаарларында, жумушчу посёлкаларында, райондук борборло-рунда жүргүзүлсүн. Өспүрүмдер үчүн бир жылдык мөөнөттөгү өзгөчө мектептер жана толтор уюштурулсун.

3. Кыргыз АССРинин калгай территориясында мектептердин саны 8, 9 жана 10 жаштагы балдардын көмүндө 75 процентин камтыгы-дай болуп көбейтүлсүн. 11, 12, 13 жана 14 жаштагы өспүрүмдердүү, алыссы жана кечмөн райондордогу батрактардын, кедейлердин жана колхозчулардын балдарын окутууга өзгөчө кончул бурулсун».

Совет бийлигинин калктын, өзгөчө жаш муундардын билим дөнгөэлин көтөрүүгө кылган аракеттеринин натыйжасында 30-жж. аягында республикада жалпыга милдеттүү башталгыч билим берүү иши ийгиликтүү аяктаган. Ушул ийгиликтин негизинде 1935-ж. шаарларда, ал эми 1937-ж. айыл-кыштактар-

да жалпыга милдеттүү жети жылдык, шаарларда он жылдык билим берүү иши башталган.

1930-жж. Кыргызстанда атайын орто жана жогорку окуу жайлары да өнүгө баштаган. 1937-ж. республикада 12 техникум жана 5 орто медициналык окуу жайлары иштеп, аларда 3 мин окуучу окуган. Бул 1932-1933-окуу жылына салыштырмалуу эки эсеге көп болгон. Экинчи беш жылдыкта атайын орто окуу жайлары 1,4 мин адистерди даярдаган.

1932-1933-окуу жылында кыргыз элинин тарыхындагы биринчи жогорку окуу жайы – Кыргыз Мамлекеттик педагогикалык институту ачылған. Бул окуу жайынын калыптанып, өнүгүшүнө Москва, Ленинград ж. б. шаарларынан келген окумуштуу-педагогдору чоң жардам беришкен. 1936-ж. институтту 46 адис бүтүргөн, алардын 13ү кыргыздар болгон. 1933-ж. Бишкек айыл чарба техникумунун базасында Кыргыз зооветеринария институту ачылган. Ал эми 1938-1939-окуу жылында Кыргыз Мамлекеттик медицина институту ишке киришкен. Ошентип, 1940-1941-окуу жылында Кыргыздардын улан-кыздары 6 жогорку, 34 атайын орто окуу жайларында билим ала баштаган. Жогорку окуу жайларында республика үчүн илим-поздор даярдана баштайды. 1937-ж. Кыргыз өкмөтүнүн алдында илим боюнча комитет түзүлүп, республикадагы илимдин борборуна айланган. Согуштун алдында республикада 13 илим-изилдөө мекемеси болуп, анда 323 илимий кызметкерлер иштеген, алардын арасында илимдин 13 доктору жана 45 кандидаттары эмгектенген.

Кыргыз совет адабияты менен искесвостосунун өнүгүшү

Улуттук жазуунун жана басмасездүн негизделиши элдин маданиятын көтерүүдө өзгөчө окуя болгон. 1924-ж. араб алфавитинин негизинде кыргыз жазуусу иштелип чыгып, 7-ноябрда кыргыз тилинде «Эркин Тоо» гезити басылып чыккан. 1925-ж. 12-марта орус тилинде «Батрацкая правда» гезити чыккан. 1926-ж. ноябрьинде жаштардын «Ленинчил жаш» гезити негизделет. «Коммунист» журналы да ушул жылы чыга баштайды. 1928-ж. «Жаны маданият жолунда», «Дыйкан» аттуу журналдар чыгарылган.

Акырындык менен кыргыз профессионалдык адабияты да өнүгө баштайды. Анын башатында К. Тыныстанов, К. Баялинов, М. Элебаев, К. Жантөшев, С. Каракев, М. Токобаев, А. Токомбаев, Т. Сыдыкбеков ж. б. турган. Кыргыз совет адабиятынын өнүгүшүнө акындар Т. Сатылганов, Тоголок Молдо, Б. Алыкулов, І. Шайбеков, А. Жутакеев, К. Акиев, О. Бөлебалаев ж. б. чоң салым кошушкан.

Согушка чейин кыргыз жазуучуларынын чыгармачылыгы жаңы бийиктерге көтөрүлгөн. 1934-ж. апрелде өткөн Кыргызстан жазуучуларынын бириңчи съезді кыргыз адабиятынын буга чейин өнүгүшүн жыйынтыктап, жаңы милдеттерди белгилеген. Съездде Кыргызстан жазуучуларынын союзу уюштурулуп, анын төрагалыгына А. Токомбаев шайланган. 1937-1941-жж. бул союзду Т. Үметалиев жетектеп, «Манас» эпосун жана кыргыз элинин кенже эпосторун чогултуруп, китең кылышп чыгарууда чон эмгек синирген.



А. Токомбаев



Т. Үметалиев.



Ж. Бекембаев.

Кыргыз адабияты менен катар эле улуттук профессионал искуствонун театр, музыка, көркөм сүрөт ж. б. тармактары өскөн, 1926-ж. профессионал артисттерди даярдоо үчүн музикалык-драмалык студия ачылган. Аны алгач бүтүргөндөрдөн А. Куттубаев, А. Боталиев, К. Эшимбеков өндүү мыкты артисттер чыккан. Театралдык коллективге кыргыз элинин эл чыгармачылыгынын өкүлдору музыкантар М. Күрөнкеев жана К. Орозов, акындар К. Акиев, Ж. Аликеев, О. Бөлебалаев, манасчы М. Мусулманкулов, куудул Ш. Термечиков, темир комузччу А. Байбатыров ж. б. чакырылып, алар профессионал маданияттын калыптанып өнүгүшүнө өздөрүнүн салымдарын кошушкан. 1930-ж. республикалык музикалык-драмалык студия театрга айланган. Театрдын алдында эл аспаптар оркестри уюшулган. 1935-ж. Фрунзеде орус драма театры ачылган. 1936-ж. Кыргыз мамлекеттик театры Кыргыз музикалык-драма театры болуп кайра түзүлгөн. Ушул эле жылы Кыргыз мамлекеттик филармониясы уюшулган. 1937-ж. майда Кыргыз мамлекеттик драма театрында Ж. Бекембаевдин «Алтын кыз», 1938-ж. «Ажал ордуна» драмасы коюлган. 1939-ж. апрелде корүүчүлөргө Кыргыз музикалык-драма театры «Айчүрөк» операсын тартуулаган.

1920-1930-жж. кыргыздын улуттук музыкасы да өнүккөн. Кыргыз мамлекеттик филармониясы ири музикалык борборго айланат. Анда улуттук хор, кыргыз бий ансамбли, мамлекет-



А. Затаевич.



С. Чуйков.



Г. Айтиев.

тик үйлөмө аспаптар ансамбли ж. б. уюштурулган. 1939-ж. А. Малдыбаевдин жетекчилиги астында Кыргызстандын композиторлор союзунун уюштурулушу республикада музика өнерүнүн өнүгүшүнө өбөлгө болгон.

Бул жылдары кыргыздын улуттук музыкасын жазып алуу, аларды изилдөө иши да колго алына баштайды. Бул багытта А. В. Затаевич чоң эмгек жасаган.

Согуштуун алдында Кыргызстанда көркөм сүрөт өнөрү да жаны баскычка кетөрүлген. 1934-ж. Кыргызстан сүрөтчүлөр союзу уюштурулуп, аны С. Чуйков жетектеген. 1935-ж. Кыргыз мамлекеттик сүрөт галереясы уюштурулган. Анда таланттуу сүрөтчүлөр С. Чуйковдун, Г. Айтиевдин, С. Акылбековдун ж. б. сүрөттерүү коюлган. 1939-ж. Көркөм сүрөт окуу жайы ачылган. Республикага скульптор О. Мануйлова, башка сүрөтчүлөр келишкен. Сүрөт өнерүнүн жаны тармактары калыптана баштаган.

1939-ж. 26-майдан 30-июнга чейин Москваада откөн Кыргыз искуствосунун он күндүгү Кыргызстандын маданий турмушундагы өзгөчө чоң окуя болгон. Ага улуттук искуствонун 550 чеберлери катышкан. Алар койгон 14 спектаклди жана концерттерди 30 минден ашуун көрүүчүлөр баалашкан. Кыргыз мамлекеттик музика театры Ленин ордени, Кыргыз мамлекеттик филармониясы Эмгек Кызыл Туу ордени менен сыйланган. Кыргыз искуствосунун 71 ишмери СССРдин ордендери жана медалдары менен сыйланышкан. Ошентип, 20-30-жж. Кыргызстандын советтик маданияты жаныдан калыптана баштагандыгына карабастан, бир катар ийгиликтерге жетишкен.

СУРООЛОР:

1. Сабатсыздыкты жооу иши кандайча жүргүзүлген?
2. Сабатсыздыкты жооуда эмгек сицирген тунгуч окумуштуулар жөнүндө айтып бергиле.

3. Кыргызстанда жаштарга билим берүү, адистерди даирдоо иши кандай жүргөн?
4. Кыргыз профессионалдык адабияты кандайча өнүккөн?
5. Кыргыз улуттук музыкасынын өнүгүшү жөнүндө айтып бергиле.
6. Улуттук сүрөт онорүн кимдер өнүктүргөн?

§ 24. УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШ УЧУРУНДАГЫ ЖАНА СОГУШТАН КИЙИНКИ МЕЗГИЛДЕГИ МАДАНИЯТ (1941–1964-жж.)

**Илим жана
маданият** Кыргызстандан интеллигенттеринин ичинен 15 736 адам согушка жөнөтүлүп, ар кайсы фронттордо душман менен салгылашышкан.

Тылдагы окумуштуулар мекенди коргоого зарыл согуштук экономикалык милдеттерди чечүүнүн үстүндө эмгектенишкен. Со-гуш башталганда республикада 13 илим-изилдөө мекемелери иштеген. Аларда 323 илимий кызматкер эмгектенишкен. Анын 13ү илимдин доктору, 45и илимдин кандидаты болгон. Кыска мөөнөттүн ичинде эле алар өздөрүнүн иштерин фронттун көркөтөөлөрү үчүн ынгайлыштырышкан. Эвакуацияланган окумуштуулардын эсебинен республиканын илимий кадрлары чындалган. Академиктер А. Бах, А. Борисяк, техника илимдеринин докторлору М. Келдыш, тарых илимдеринин доктору А. Бернштам, филология илимдеринин доктору К. Юдахин ж. б. келиши менен республиканын окумуштууларынын сапаты жогорулаган.

Кыргызстандын геологдору согуштук маанидеги көн байлыктарды изилдеп табууда көп иштерди аткарышкан. Алар 1941–1944-жж. 321 экспедиция уюштурушуп – түстүү металдарын 110, 71 көмүр, нефть, 8 металл көндерин аныкташкан. Натыйжада республикада 20 пайдалуу көндер ачылган. Кыргызстанда табылган сымап, сурьма, фольфрам ж. б. сейрек көздешүүчү көндер стратегиялык чон мааниге ээ болгон.

Фрунзеге эвакуацияланган СССР Илимдер академиясынын биология бөлүмү, Кыргызстандын илим-изилдөө мекемелери менен бирдикте согуштук жана экономикалык маанидеги маанилүү изилдөөлөрдү жүргүзүшкөн. СССР ЭКСтин 1943-ж. 5-январдагы чечими боюнча СССР Илимдер академиясынын Кыргыз филиалынын



К. Юдахин.



К. И. Скрябин.

ачылышы республикада илим-изилдөө иштеринин өнүгүшүнө чоң ебөлгө болгон. Филиал 1943-ж. 13-августта ачылып, анын председателдигине академик К. И. Скрябин, орун басарлыгына Ж. Шүкүров менен В. Масенко, окумуштуу катчылыгына П. Власенко шайланган. Филиалда 158 окумуштуу, анын ичинде СССР Илимдер академиясынын бир академиги, бир корреспондент мүчөсү, 12 илимдин доктору, 22 илимдин кандидаттары эмгектене баштаган.

Филиал өзүнүн бардык иштерин Кыргызстандын ресурстарын өлкөнү коргоо муктаждыктарына жумшоо багытында жүргүзгөн. Н. Сытый жетектеген Химия институту жардымыруу иштеринин жаңы ыкмасын иштеп чыккан. Коомдук илимдердин өкүлдөрү аскердик-патриоттуулук, Атамекенди коргоо, пролетардык интернационализм, согуштун маңызы, мааниси боюнча изилдөөлөрдү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. 1944-ж. К. Юдахиндин редакциясы менен 40 мин сөздөн турган биринчи «Орусча-кыргызча сөздүк» басылып чыккан. «Манас» эпосун чогултуу жана изилдөө боюнча иштер улантылган.

Адабият жана искусство фронттун кызматында

Фашисттик баскынчыларга каршы согушта адабият менен искусство маанилүү идеялык курал болгон. Кыргызстан Жазуучулар союзунун М. Элебаев, Т. Уметалиев, Ж. Ашубаев, Н. Чекменов, Я. Шиваза, Ж. Турусбеков, У. Абдукаимов ж. б. көптөгөн мүчөлөрү фронтко аттанышкан. Алардын айрымдары аскердик белүктөрдө саясий жетекчи, басма сөздүн адабий кызматкерлери болуп иштешкен. Советтик патриотизм, Атамекенди коргоо, жоокерлердин эрдиктери, тылдагы эмгекчилердин каарман эмгеги кыргыз жазуучуларынын ошол учурдагы негизги темалары болуп калган. А. Токомбаевдин «Ашыrbай», К. Жантешевдин «Чолпонбай» поэмалары, А. Осмоновдун «Ант», К. Маликовдун «Менин Кавказым». Т. Уметалиевдин «Учее», Т. Сыдыкбековдун «Артиллеристтер» ж. б. чыгармалары элди туруктуулукка, жаңы эрдиктерге чакырып, жеништин камсыз болоруна ишендирген.

Кыргызстандын артисттери согуштун алгачкы айларынан эле өздөрүнүн эмгектери менен женишке салым кошууга аракеттенишкен. Кыргызстандык артисттердин бригадалары 1941-ж. июлүнан 1942-ж. 1-апрелине чейин фронттогу жоокерлерге, аскерге жөнөтүүчү пунктуртарда, госпиталдарда 763 концерт кишишкан. 1941-ж. ноябрда Улуу Атамекендик согушка арналган

«Патриоттор» аттуу кыргыз операсынын бириңчи премьерасы болгон. Музыкалык театрдын артисттеринин жетишкендикте-ри эске алышып, 1942-ж. 17-августта бул театр Кыргыз Мамлекеттик опера жана балет театры болуп кайрадан түзүлгөн. Театрда 1942-ж. ноябрда «Көкүл», бир жылдан кийин декабрда «Ким кантти?» опералары, 1944-ж. «Чолпон» балети коюлган. Согуш аяктаганга чейин бул театрдын артисттери жоокерлердин, тылдагы эмгек-чилдердин алдында 750 концерт беришкен.

Фронт менен тылдын байланышын чындоодо Кыргыз ис-кусствосунун өнөрпоздорунун фронтторго уюштурган гастролдору маанилүү роль ойногон. 1942-ж. 7 концерттик-театрдык бригада уюштурулуп, 1944-ж. чейин алар фронттогу жоокерлердин алдында 2500 концерт беришкен.

1941-ж. июлда Кыргыз драма театры уюштурулуп, согуш жылдарында өнүккөн. 1942-ж. октябрда анда А. Токомбаевдин Атамекендик согушка арналган «Ант» деген пьесасы коюлган. 1943-ж. Опера жана балет театрынын драмалык бөлүмү Кыргыз Мамлекеттик драма театры болуп бөлүнүп чыккан. 1944-ж. январда анда «Курманбек» пьесасы коюлган. Кийинки жылдары бул театрда «Орус адамдары», «Фронт», «Полководец Суворов», «Текшерүүчү», «Король Лир» пьесалары коюлган.

Согуш жылдары Кыргызстандын көркөм сүрөт өнөрү да өскөн. С. Чуйковдун «Атамекен учүн», «Чолпонбайдын портрети», А. Игнатовдун «Фронтко узаттуу», «Эне менен жолугушуу», «Фронттон келген көнок», Г. Айтиевдин «Фронттон кат», И. Гальченконун «БЧК курулушунда», «Жайллоодо», Л. Ильинанын «Кызылча оттоо», С. Акылбековдун «Колхоз кароолчусу» ж. б. чыгар-



А. Осмонов.



Скульпторлор О. Мануйлова,
А. Мануйлов и И. В. Панфиловдун
эстелигин даярдоо учурунда. 1942-ж.

малары согуш мезгилиндеги элдин турмушун чагылдырган. Ошентип, республиканын адабияты менен искусствоосу элдик женишке өздөрүнүн салымдарын кошуу менен, чыгармачылыктын жаны баскычтарына көтөрүлгөн.

Согуштан кийинки мезгилде маданияттын өнүгүшүндө сталиндик администрациялык-буйрукчул система идеологиялык козөмөлдөөнү күчтөктөн. Ал үчүн калктын бир бөлүгүндө капиталисттик, феодалдык-уруучулук көзкарапаш сакталган, интеллигенциянын катмарларында буржуазиялык маданиятка жүгүнүү, коммунистик саясатты түшүнбөстүк маанай күчөп кеткен деген шылтоо ойлонулуп табылган. Партиялык жетекчи төбелдер өздөрүнүн бул пикирии ВКП(б) БКнын «"Звезда" жана "Ленинград" журналдары жөнүндө», «"Чон турмуш" кино тасмасы жөнүндө» деген токтомдорунда негиздешкен. Бул токтомдор чыгармачыл интеллигенциянын кенири чөйрөсүндө талкууланып, идеологиялык ишти күчтөүү боюнча конкреттүү чаralар көрүлө баштаган. Натыйжада интеллигенциянын айрым өкүлдөрү кайрадан куугунтуктала баштаган.

XIX к. экинчи жарымы – XX к. башындагы белгилүү акын Молдо Кылыштын эмгектери «буржуазиялык улутчул» делип аныкталиш, аны изилдеген Т. Саманчин, Т. Байжиев, З. Бекетов репрессияга кабылган. Окумуштуулар Ж. Шүкүров, К. Сооронбаев, Х. Карасаев кызматтарынан бошотулган. А. Токомбаевдин «Кандуу жылдар» романы, К. Маликовдун «Балбай» деген поэмасы катуу сынга алынып, аларды окууга тыюу салынган.

1951-ж. партия менен Совет өкмөтүнүн башкы жетекчилигинин көрсөтмөсү менен элдердин улуттук эпостору сынга алына баштаган. Кыргыз элинин руханий турмушунун туу чокусу болгон «Манас» эпосуна да «элге каршы багытталган, динчил, эзүүчүлөрдүн кызыкчылыгын көздөгөн, согушту жактаган» чы-



«Фронттон кат».

Г. Айтуюев.

гарма катары тыюу салынат. Бирок кыргыз интеллигентиясы өздөрүнүн эпосу жөнүндөгү бул чечимге макул болгон эмес. Басмасөз бетиндеги көп айларга созулган талаш-тартыштардан кийин, 1952-ж. июнь айында Фрунзе шаарында «Манас» эпосунун элдүүлүгү деген темада илимий конференция өткөрүлүп, «Манас» эпосу репрессиядан куткарылган. Эпосту коргоодо М. Ауэзов, А. Токомбаев, Т. Үмөталиев, К. Маликов, Т. Сыдыкбеков, А. Бернштам, М. Богданова, Б. Юнусалиев, Б. Керимжанова ж. б. чон эмгек синиришикен.



Т. Сыдыкбеков.



К. Маликов.

Согуштан кийинки жылдарда элге билим берүү ишинде алгылыктуу бир катар иштер жасалган. 1947-ж. баштап жети жылдык билим берүү жалпыга милдеттүү болуп калган. Согуш мезгилинде чыкпай калган окуу китептери кайрадан чыга баштаган. Кыргыз тилинде окуу китептерин чыгаруу колго алынган. 1950-ж. мектеп окуучулары үчүн 89 аталыштагы окуу китеbi чыгарылган. Бул мезгилде атайын орто жана жогорку билим берүү жакшырган. Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык окуу жайы ачылып, аны 1948-ж. 5 адис бүтүрүп чыккан. Пржевальск, Ош, Жалалабат эки жылдык мугалимдер институттары, индустрىялык, зооветеринариялык тамак-аш техникимдары, көркөм сүрөт окуу жайы, респубикалык маданий-агарттуу, жана музикалык-хореографиялык окуу жайлары да алгачкы адистерин чыгара баштаган.

СССРдин Илимдер академиясынын Кыргыз филиалында 500 илимдин кызматкерлери, анын ичинен 13 илимдин докторлору жана 83 илимдин кандидаттары үзүрлүү эмгектенишкен.

Кыргызстандын жогорку окуу жайларында жана илим-изилдөө институттарында 46 профессор, илимдин докторлору, 350 доценттер, илимдин кандидаттары эмгектенген. Алардын 60ы кыргыздар болгон. 1950-ж. республикада медициналык, айыл чарба, 4 педагогикалык институт, 29 атайын орто окуу жайы иштеп, аларда 19,2 мин стүдент билим алган.



М. Ауэзовдун бюстү.
Бишкек ш.



М. Рыскулов.



Б. Байшеналиева.



Б. Кыдыкеева.

Совет бийлиги орногондон баштап эле өлкөө башталгыч жана толук эмес орто билим берүү акысыз жүргүзүлгөн. 1956-ж. баштап мектептин жогорку класстарында, атайын орто билим берүү системасында жана жогорку окуу жайларында окугандыгы учун акы төлөө жоюлган. 1958-ж. толук эмес орто билим берүү баскычы жетинчи класстан сегизинчи класска көтөрүлгөн. Бул совет бийлигинин билим берүү тармагындагы чон жешишкендиги катары бааланган.

Басмасөз иши жолго коюлуп, Кыргыстанда 5 республикалык, 10 областык, 70 райондук жана шаардык гезиттер 160 мин нуска менен чыгарылган. Булардан тышкары «Коммунист», «Агитатордун жана пропагандисттин блокноту» журналдары кыргыз жана орус тилдеринде чыгып турган.

Кыргыз адабияты өнүгүп, Т. Сыдыкбековдун «Биздин замандын кишилери» романы СССРдин Мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон. К. Баялиновдун, К. Жантешевдин, Т. Уметалиевдин, А. Осмоновдун чыгармалары жалпы элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Согуштан кийинки мезгилде кыргыз музыкасы, драмасы, көркөм сүрөт өнөрү да жаңы бийиктиктеге көтөрүлгөн.

50-жж. жана 60-жж. башында республиканын маданияты жаңы баскычка ескөн. Бул жылдары Кыргызстандын көркөм адабияты Ч. Айтматов, У. Абдукаимов, С. Эралиев, К. Каимов, М. Абылкасымова, М. Буларкиева сыйктуу таланттуу акын, жазуучулар менен толукталган. 1963-ж. Ч. Айтматов «Тоолор жана талаалар повесттери» аттуу жыйнагы учун Лениндик сыйлыкка татыктуу болгон.

Кыргызстандын көркөм өнөрүнүн ишмерлери өздөрүнүн жетишкендиктерин 1958-ж. Москва шаарында еткөн Кыргыз искуствосу менен адабиятынын экинчи он күндүгүндө ийгиликтүү даңазалашкан. Республиканын алты артисти – С. Кийизбаева, Б. Байшеналиева, М. Рыскулов, Б. Кыдыкеева, А. Мырзабаев, Д. Күйүкова СССРдин эл артист наамына ээ

булушкан. Искусствонун 300 өкүлү орден, медалдар менен сыйланышкан. Алардын 9у Ленин орденин алган.

Ушул мезгилде билим берүү тармагында да кыйла жетишкендиктер камсыз болгон. 1953-1954-окуу жылынан баштап республиканын шаарларында милдеттүү орто билим берүү киргизиле баштаган. Бирок 1955-ж. республикада 20 минден ашуун бала мектептеги окууга тартылбай калган. 1958-ж. баштап жети жылдык билим берүүнүн ордуна милдеттүү сегиз жылдык билим берүү киргизилген. Орто мектептерде окутуу мөөнөтү 11 жылга созулган.

1960-1961-окуу жылында республикада 1763 күндүзгү жалпы билим берүүчү мектептер иштеп, аларда 397,5 мин окуучу билим алган. Бирок, мектептерде иштеген 22 мин мугалимдин 33,1 проценти гана жогорку билимдүү болушкан. Калган мугалимдерди атайын эрто билимдүүлөр же жөн гана мектепти бүтүргөндөр түзген. Бул мектептерде өтүлгөн сабактардын сапатына тескери таасир тийгизген.

50-жж. Кыргыз ССР Министрлер Советинин алдындагы кесипчилик-техникалык билим берүүнүн башкы башкармасы тара-бынан активдүү иштер жүргүзүлгөн. 60-жж. баштап сегиз жылдык билимдин негизинде шаардык жана айылдык кесиптик-техникалык окуу жайлары түзүлүп, аларда 8,7 мин адис даярдана баштаган.

50-жж. чейин республика учун жогорку билимдүү адистер негизинен өлкөнүн борбордук шаарларынан даярданып келген. Эми жогорку квалификациядагы адистер көп тармактар боюнча республиканын өзүндө даярдана баштайды. 1951-ж. Кыргыз мамлекеттик университетинин ачылышы тоолуу крайыбыздагы маанилүү окуя болгон. 1954-ж. анын геологиялык жана техникалык факультеттеринин базасында Фрунзе политехникалык институту ачылган.

1951-ж. Ош, 1952-ж. Кыргыз кыз-келиндер институту, 1953-ж. Пржевальск педагогикалык институту ачылышы, республикада педагогикалык кадрларды төрт жылдык мөөнөт менен



Д. Күйүкова.



Б. Жамгырчинов.



Б. Юнусалиев.



И. Ахунбаев.

даярдоо иши жолго коюлган. 1955-ж. Кыргыз денетарбия институту ачылган. Жогорку окуу жайлары менен катар эле атайын орто окуу жайларынын тармактары көнөйгөн. 1954-ж. Фрунзеде женил өнөр жай, советтик соода, 1956-ж. Нарында айыл чарба, 1957-ж. автожол техникумдары ачылган. 1960–1961-окуу жылында Кыргызстандын 8 жогорку жана 27 атайын орто окуу жайында 22,2 мин студент окуган, алардын 10,8 мини жогорку окуу жайларынын студенттери болгон.

1954-ж. СССР Илимдер академиясынын Кыргыз филиалынын базасында Кыргыз ССРинин Илимдер академиясы ачылган. Анын биринчи Президенти болуп Иса Ахунбаев шайланган. Академиянын биринчи курамына окумуштуулар – Б. Жамгырчинов, И. Ахунбаев, И. Батманов, К. Юдахин, Б. Юнусалиев, жазуучулардан – А. Токомбаев, Т. Сыдыкбеков ж. б. 27 адам кирген. Академияга 203 илимий кызматкер иштеген 10 илимий мекеме караган. Анда илимдин 12 доктору жана 83 кандидаты эмгектенишкен. Республиканын өз алдынча Илимдер академиясынын ачылышы республикада илим-изилдөө ишинин өнүгүшүн төздөткөн.

СУРООЛОР:

1. Улuu Атамекендик согуш маданиятка кандай таасир эткен?
2. Илимдин онүгүшүндөгү жанылыктар кайсылар болгон?
3. Адабият менен искуство фронтко кандайча кызмат кылган?
4. Улuu Атамекендик согуш темасына арналган кандай чыгармаларды билесинер?
5. Билим берүү, жогорку квалификациядагы адистерди даярдоо иши кандай жүргөн?
6. Алгачкы жогорку окуу жайлары, илимий мекемелер жөнүндө айтып бергиле.

§ 25. МАДАНИЯТ ӨНҮГҮҮ ЖОЛУНДА (1964–1990-жж.)

Билим берүү
жана илим

Калктын билим дөнгөлин көтерүүдө жалпы билим берүүчү мектептердин ролун жакшы түшүнгөн партиялык-мамлекеттик жетекчилик сөзүнүнчүлүктөөнүн (1966–1970-жж.) жалпыга милдеттүү орто билимге өтүүнү, ал эми тогузунчук жылдыкта (1971–1975-жж.) бул ишти toluk аяктоо милдетин койгон. Кыргыз-

станда бул милдетти аткаруу үчүн биринчи кезекте жалпы билим берүүчү мектептердин материалдык-техникалык базасын чындоого көнүл бурулган. 1966–1985-жж. республикада 756 мин орундуу 859 мектеп курулган.

1985–1986-окуу жылында Кыргызстандагы жалпы билим берүүчү 1654 мектептин 1375и, же 83 процента айыл-кыштактарда жайгашкан. Бирок айыл жеринде жайгашкан орто мектептердин тени канаттанырларлык эмес денгээлде болгон. Эскилиги жеткен имараттагы 300 орто мектептерде сабак өтүү, а түгүл опурталдуу да болгон. Мектептердин 66 процентинде суу түтүктөр орнотулбаган, 76 процентинде кир суу агып кете турган түтүктөр болгон эмес.

Мектептерди курууну пландоо ишинде да кемчиликтер кеткен. Оноюна карап курулуш мекемелери мектептерди өздөрүнө ынгайллуу, шаар жеринде, Чүй, Талас өрөөндөрүндө, областтык же райондук борборлордо же аларга жакын жерлерге курууга аракеттенишкен. Ал эми мектеп имараттарына отө муктаж алыссы айыл-кыштактарда талапка ылайык мектептер курулбаган бойdon кала берген.

Республикадагы жалпы билим берүүчү мектептердин ишин жакшыртууда чечүүчү роль анда эмгектенген мугалимдерге байланыштуу болгон. 1984–1985-окуу жылында Кыргызстандын мектептеринде 58 мин мугалимдер жана тарбиячылар эмгектенишкен. Алардын 41 мини айылдык мектептерде иштешкен. 1965–1985-жж. шаардык мектептерде жогорку билимдүү мугалимдердин саны 21 процентке, ал эми айылдык мектептерде 30 процентке жогорулаган. 1966–1967-жж. республиканын мектептери жаңы окуу пландарына жана программаларына өткөрүлгөн. 1984-ж. СССРде толук эмес орто билим берүү системасы сөзизинчи класстан тогузунчук класска көтөрүлгөн. 1980-ж. окуучуларды окуу китечтери менен камсыз кылуу иши толук аяктаган.

Республикада 1965–1985-жж. жалпыга милдеттүү 10 жылдык орто билимге өтүнү аяктоо ишинде бир топ ийгиликтер болгон. Бирок, тилекке каршы мектеп ишинде жетишкендиктер менен катар окуучуларга билим берүү жана тарбиялоо ишинде кемчиликтер да орун алып, алар мүнөздүү көрүнүшкө да айланган. Окуучуларга билим берүү жана аларды тарбиялоодо формалдуулукка, алардын билимин баалоодо кайдыгерликке кенири жол берилген. Айрым мугалимдер өз иштерин чыгармачылык менен аткарбастан, эпте сабак өткөрүп, кемчиликтерин окуучуларга жалган жакшы бааларды коюу менен жымсалдоого өтүшкөн. Натыйжада орто мектепти бүтүргөн жаштардын көбү жогорку жана атайын орто окуу жайларында билимин өркүндөтө алган эмес. Мисалы, 1977-ж. республиканын жогорку окуу жайларына өтүнү каала-

ган 23 мин абитуриенттин 7,6 мини, же 33,1 процента гана экзамендерди ийгиликтүү тапшырган. 1985-ж. болсо, 19,1 мин абитеттин 8,2 мини же 43 процента жогорку окуу жайларына өтүшкөн. Бул жылдары абитеттердин тенинен көбү экзамендерден «еки» алышкан. Ал эми алардын аттестаттарында жалан «терт», «беш» деген баалар коюлган.

Бул мезгилде жалпы билим берүүчү мектептерде окуучуларга өндүрүштүн негиздери боюнча билим берүү, массалык кесип ээлерин даярдоо ишине да чоң көнүл бурулган. Республиканын мектептеринде окуу-өндүрүштүк комбинаттар түзүлүп, андан окуучулар ширетүүчү, механик-электрик, тракторист, машина айдоочу, курулушчук, тигүүчү өндүү 30дан ашык массалык кесип ээлери болуп чыгышкан.

1966-ж. майда Кыргыз ССР Министрлер Советинин алдын-дагы Кесиптик-техникалык билим берүү боюнча башкы башкармасы Кыргыз ССРинин Министрлер Советинин мамлекеттик комитетине айланган. Бул комитеттин аракетинин натыйжасында республикада жаштарга кесиптик-техникалык билим берүү иши бир кыйла жакшырган. Республиканын экономикасынын негизин түзгөн айыл чарбасы учун адистерди даярдоого өзгөчө көнүл бурулган. 1965-ж. республикада 17 айылдык кесиптик-техникалык окуу жайлары болуп, аларда 5,2 мин окуучу билим алган. 1990-ж. мындай окуу жайлардын саны 118ге жетип, аларда 56 адистик боюнча 57 мин окуучу окуган. Эмнегедир кесиптик-техникалык окуу жайлары орто мектептерде начар окуган уландар менен кыздардын адистик алуучу окуу жайы катары каралган. Натыйжада, бул окуу жайларынын аброю төмөндөп, аны бүтүргөн адистердин баркы кете баштаган.

Бул жылдары жогорку жана атайын билим берүү иши да еркүндөтүлгөн. 1965–1968-жж. Фрунзедеги политехникалык, медициналык, айыл чарба, денетарбия, Пржевальскидеги педагогикалык институттардын жаны окуу имараттары курулган. 1967-ж. Б. Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институту ачылып, республикада музыкалык билим берүүчү борборго айланган. Фрунзеде музыкалык-педагогикалык, Пржевальск, Ош, Нарын педагогикалык окуу жайлары, курулуш, соода, автожол техникумдары адистерди даярдашып чыгарып баштаган.

Жогорку квалификациядагы адистерди даярдоодуга салымы учун Кыргыз Мамлекеттик университети 1973-ж. Эмгек Кызыл Туу ордени менен сыйланган. Буга чейин университеттеги 40 мин адис даярдаган. 1990-ж. анын 13 факультеттеги 13 мин студент 23 адистик боюнча билим алган. Университеттеги 76 кафедрасында 950 окутуучу эмгектенген. Алардын ичинде илим-

дин 39 докторлору менен профессорлор, илимдин 320 кандидаттары, доценттер болгон.

Айыл чарбасы учун адистерди даярдоодо Кыргыз айыл чарба институту чон салым кошкон. Бул институт 1983-ж. «Ардак Белгиси» орденине татыктуу болгон. Жарым кылымда институт 15,3 мин адис даярдаган. Институтта 350 окутуучу, анын ичинен илимдин 10 докторлору менен профессорлор, илимдин 137 кандидат эмгектенген.

Фрунзе политехникалык институту инженердик кадрларды даярдоонун ири борборуна айланган. Анда эмгектенген 962 окутуучу 11,2 мин студентти 12 адисттик кесипке даярдан. Республика учун педагогикалык адистерди даярдоодо Кыргыз кыз-келиндер, Ош мамлекеттик педагогикалык, Пржевальск педагогикалык, Фрунзедеги орус тил жана адабият институттары баардуу салым кошушкан. 1985-ж. республикада 10 жогорку окуу жайы жана 45 атайын окуу жайы иштеген. Аларда 109,1 мин студент билим алган. Жогорку окуу жайларын орто эсеп менен жылына 9,5 мин, атайын орто окуу жайларын 13,6 мин адистер бүтүрүп турган.

1989–90-окуу жылында Кыргызстанда 9 жогорку, 48 атайын орто окуу жайлары иштеп, аларда 205 мин студент билим алган, булардын 94,6 мини жогорку окуу жайларынын студенттери болжушкан. 80-жж. республиканын жогорку окуу жайлары орто эсеп менен жылына 10 минден, атайын орто окуу жайлары 14 минден адистерди чыгарып турган. 1989-ж. Кыргызстандын эл чарбасында 180 мин жогорку жана атайын орто билимдүү адистер эмгектенген, бул 1960-ж. салыштырганда 5,4 эсеге көптүк кылган.

1964–1990-жж. илимдин ролу жана мааниси көтөрүлгөн. Илимдин техникалык, физика-математикалык, тоо-кен, химия, биология, коомтаануу тармактары өнүккөн. Окумуштуулардын изилдөөлөрү республиканын жаратылып жана коомдук ресурстарын эл чарбасына көбүрөөк тартууга, алардын натыйжалуулугун көтөрүүгө багытталган. 1975-ж. илим изилдөөдөгү жана илим кадрларын даярдоодо жетишкендиктери учун Кыргыз ССР Илимдер Академиясы Эл достугу ордени менен сыйланган. 1979-ж. 20-декабрда академиянын 25 жылдыгы белгиленген. Кыргызстан Компартиясынын биринчи секретары Т. Усубалиевдин жана Академиянын президенти М. Иманалиевдин докладдарында Илимдер академиясынын чейрек кылымда жасаган иштери, илим изилдөөнүн келечектеги милдеттери көрсөтүлгөн. Бул мезгилде илимдер академиясында 17 илимий мекемени бириктирген уч бөлүм иштеген. Аларда 1,2 мин окумуштуу эмгектенген. Алардын 26сы академик, 32си корреспондент мүчө, 75и илимдин доктору жана 512 илимдин кандидаттары болгон.

1971–1975-жж. академиянын окумуштуулары республиканын жана ССРдин эл чарбасына 1305 млн сомдук пайда келтирген 60 илимий ачылыш жасашкан. 1976–1980-жж. окумуштуулар көндерди, сейрек жана түстүү металлдарды иштетүү, аскаларды тешүүчү, өндүрүштү жана сугат тармактарын автоматташтыруу боюнча бир катар практикалык сунуштарды киргизишиен. Айыл чарбасында малдын продукттуулугун, дыйканчылыктын түшүмдүүлүгүн арттыруу багытында бир далай на-тыйжалуу изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Академия ССРдин, Кыргыз ССРинин эл чарба жетишкендиктеринин көргөзмөсүнүн 52 медалын, 180 дипломун алган. Эки окумуштуу ССРдин мамлекеттик, 40 окумуштуу Кыргыз ССРинин мамлекеттик сыйлыктарына татыктуу болушкан. Бирок Илимдер академиясында адистерди даярдо жана на-тыйжалуу иштетүү багытында көп кемчиликтер орун алган. 1976–1980-жж. эле академиядан 2 минден ашык адам бошонуп кеткен. Аспирантурага илимге жөндөмү жок талапкерлер кабыл алынган учурлар көбейгөн. Натыйжада 1976–1980-жж. аспирантураны бүтүргөн 230 адамдын жетөө гана өз убагында диссертацияларын коргошкон, 37си иштерин коргоого даярдаган.

1985-ж. Кыргызстандын жалпы илимий-педагогикалык адистери 9,1 минден ашкан. Бирок республикадагы илимий адистердин саны сырттан чакырылган окумуштуулардын эсебинен көбейгөн. Жергиликтүү адистерди өстүрүү көп учурда көмүскөдө кала берген.

80-жж. жогорку окуу жайларындагы илим-изилдөө иштеринин жогорулашы байкалган. 1987-ж. республиканын жогорку окуу жайлары бүткүл союздук жана республикалык 19 комплекстүү илимий-техникалык программаларды изилдөөгө катышкан. 1988-ж. бул программаны жүзөгө ашыруу ишине республиканын 10 жогорку окуу жайында эмгектенишкен илимдин 166 доктору жана 1732 кандидаттары катышышкан. Жогорку окуу жайлары 6 млн сомдук чарбалык келишимдерди аткаруунун үстүндө эмгектенишкен.

80-жж. аягында республиканын жогорку окуу жайларында окуу процессин өндүрүш менен байланыштыруу ишине өзгөчө конул бурулган. Бул максатта жер-жерлердеги өндүрүштүк биримелерде жогорку окуу жайларынын филиалдары, окуу өндүрүштүк-илимий борборлору ачыла баштаган. Мисалы, Бишкек политехникалык институту 1988-ж. өнөржай ишканаларында 9 филиалын ачкан. Мындан көрүнүш көпчүлүк жогорку окуу жайларына мүнөздүү болуп калган.

Академиялык илим-изилдөө иштерин жакшыртуу үчүн жүргүзүлгөн аракеттердин на-тыйжасы азайган. Анткени бул мак-

сатка республикалык улуттук кирешенин 0,4 проценттен азыраагы гана жумшалган. Бул союздук көрсөткүчтөн 10 эсеге аздык кылган. 1989-ж. Кыргызстандын Илимдер академиясынын президиуму илимий иштерди рынок шартына ылайыкташтыруу, илимий изилдөөнүн натыйжалуулугун көтөрүү боюнча 1995-ж. чейинки мезгилди камтыган концепцияны иштеп чыккан. 1989-ж. Кыргыз ССР Илимдер академиясында 3845 адам эмгектенип, алардын 1568 илимий кызматкер болушкан. Республикада 10,1 минден ашуун илимий кызматкерлер эмгектенген. Илим-изилдөө иштерине бөлүнгөн каражаттын аздыгынан бул тармактын натыйжалуулугу төмөндөп кеткен. Бир кезде илимий ачылыштары менен союздук масштабда даңазаланып турган Кыргызстандын илими 80-жж. аягында кризиске учургаан. Көп эмгек менен даирдалган илимий адистер башка республикаларга же коммерциялык багытка өтүп кетүүгө мажбур болушкан.

Адабият жана искусство

Республиканын адабият жана искусство тармагында эмгектенген интеллигенциясы Кыргызстандын руханий денгээлин көтөрүү бағытында эмгектенген. 60-жж. ортосунан Кыргызстан Жазуучуларынын союзуна көптөгөн көркөм сөз чеберлери мүчө болушкан. Алардын ичинен Э. Ибраев, М. Абылқасымова, М. Буларкиева, Ө. Даникеев, Т. Кожомбердиев, Б. Сарногоев, Ж. Мытов ж. б. акындардын чыгармалары эл ичинде жогору баала на баштаган.

1965-ж. Т. Сатылгановдун 100 жылдык юбилейине карата Кыргызстандын Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыгы белгиленген. Бул сыйлык алгачкы жолу «Таң алдында» романы учун А. Токомбаевге жана «Абийир кечирбейт», «Сүйү жана үмүт» деген пьесалары учун Т. Абдумомуновго ыйгарылган.

Партиялык жетекчиликтин талабына ылайык бул жылдары республиканын адабияты менен искуствосу чарбалык жана маданий турмуштагы өзгөрүүлөрдү чагылдырууга, эмгекчилерди администрациялык-бүйрукчул бийликтеге берилгендикин дүхунда тарбиялоого багытталган. Көркөм сөз өнерүнүн көпчүлүк өкүлдөрү өздөрүнүн чыгармачылыгын ошол кездеги дежур ма-селе болгон социалисттик патриотизм, СССР элдеринин достугу, партияга берилгендики темаларына арнашкан.



Т. Абдумомунов.



Ч. Айтматов.



Ш. Байшеналиев.

1968-ж. Кыргыз ССРинин Эл жазуучусу, Эл акыны деген наамдар белгиленген. Бул наамдарга бириңчи болуп Ч. Айтматов, К. Баялинов, К. Жантөшев, Т. Сыдыкбеков, Т. Үметалиев татыктуу болушкан. 1971-1975-жж. А. Токомбаевдин, К. Баялиновдун, Т. Сыдыкбековдун, Т. Үметалиевдин, К. Маликовдун, Э. Ибраевдин чыгармаларынын жыйнектары жарыкка чыгарылган. Кыргыз адабиятынын баштоочуларынын бири А. Токомбаевге Социалисттик Эмгектин Баатыры наамы берилген. Чыгармачылыктарындагы жетишкендиктер үчүн А. Токтомушев менен С. Эралиевге Кыргызстандын эл акындары деген наам ыйгарылган. Я. Шиваза, Т. Абдумомунов, Ш. Байшеналиев, Н. Байтемиров, К. Каимов, С. Сасыкбаев, Н. Удалов ишкесинен эмгектин синирген ишмери, маданиятка эмгек синирген кызматкер деген ардак наамдарга татыктуу болушкан. Т. Касымбековдун «Сынган кылыш» аттуу тарыхый романы окурмандардын купулуп на толгон.

Бул жылдары белек элдердин адабиятын кыргыз тилине которуу ишине да чоң көңүл бурулган. Кыргыз окурмандары дүйнө элдеринин, советтик жазуучулардын чыгармачылыктары менен көнери таанышууга мүмкүндүк альшкан. 1984-ж. карата кыргыз жазуучуларынын 470 китеби СССР жана дүйнө элдеринин тилдерине которулган. Кыргызстан Жазуучулар союзунун катары 1966-ж. 115 адамдан, 1981-ж. 170, ал эми 1985-ж. 254 адамга көбөйгөн.

Ч. Айтматовдун чыгармачылыгы езүнүн апогейине ушул мезгилде көтөрүлгөн. Анын китептери 8 млн нуска менен дүйнө элдеринин 50дөн ашык тилдерине которулган. Ал эки жолу: 1968-ж. «Жаныбарым Гүлсары», 1983-ж. «Кылым карыткан бир күн» аттуу чыгармалары үчүн СССРдин Мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон. 1978-ж. ага Социалисттик Эмгектин Баатыры наамы ыйгарылган.

80-жж. кыргыз адабияты дагы жаңы бийиктикке көтөрүлүп, калктын купулуна толгон Т. Сыдыкбековдун «Замандаштар», Ш. Байшеналиевдин «Болот калем», С. Өмүрбаевдин «Өзгөргөн өрөөн», А. Сальниковдун «Кызыл жалын», Э. Ибраевдин «Белес», «Мемелүү дарак» ж. б. чыгармалар жарык көргөн. Т. Үметалиев,

Н. Байтемиров, Ш. Бейшеналиев, М. Абылкасымова, Ж. Мамытов ж. б. Кыргыз ССРинин Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктарына татыктуу болушкан.

1987-ж. Ч. Айтматовдун «Кыямат» романы Кыргызстанда жарыяланып, республиканын коомчулугу тарабынан жогору бааланган. Буга чейин, 1986-ж. эле бул роман орус тилинде «Новый мир» журналиның басылып, дүйнө элдерине белгилүү болуп калган.

1987-ж. Кыргызстандын жазуучуларынын ичинде 2 Социалистик Эмгектин Баатыры, Лениндик сыйлыктын 1 лауреаты, 4 СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын эсси, Токтогул Сатылганов атындагы сыйлыктын 10 лауреаты, 10 кыргыз эл жазуучулары жана ақындары, Кыргыз ССР Илимдер академиясынын 6 анык жана корреспондент мүчөсү, СССР Жазуучулар союзунун 21 мүчөлөрү болгон. Бул кыргыз адабияты үчүн чоң жетишкендик эле.

Бул мезгилде республикада адабий сын багытындағы изилдөөлөр да өнүккөн. Сынчылар К. Асаналиев, Б. Маленов, К. Артықбаев, К. Бобулов, Е. Озмитель, А. Садыков, Ж. Таштемиров ж. б. өздөрүнүн изилдөөлөрү менен кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө чоң салым кошушкан. Кыргыз адабиятчыларынын катары К. Акматов, Г. Момунова, С. Акматбекова, А. Рысколов, Э. Эрматов, Ч. Айдаров өндүү таланттар, А. Эркебаев, К. Эдилбаев, С. Байгазиев сыйктуу адабий сынчылар менен толукталган.

Драма жаатында Т. Абдумомунов, Б. Жакиев, М. Байжиев, Ж. Садыков, Б. Өмүралиев ж. б. драматургдар ийгиликтерге жетишкен.

60–80-жж. искусство жанрында эмгектенген кызматкерлер да активдүүлүктүү көрсөтүшкен. 1966-ж. Кыргыз драматургдарынын пьесалары СССРдин 50дөн ашык театрларында коюлган. Бул кезде болгону З кишинин М. Абдраевдин, А. Жаныбековдин жана Т. Эрматовдун композитордук билими болгон. 1966-ж. Кыргызстан Композиторлор союзуна 9 адам мүчө болуп, 1970-ж. 11ге жеткен. 1966-ж. баштап «Ала-Тоо жазы» фестивалы өткөрүлө баштап, ал кыргыз искусствосунун өсүшүнө түрткү болгон.

50-жж. ортосунда эле езүнүн чыгармачыл жолун баштаган кыргыз кино искусствуосу 60–80-жж. дүйнө элдерине таанымал «Эрте жаздагы турналар», «Алтап», «Караш ашуусунда атылган ок», «Мен – Тянь-Шань», «Биздин балалыктын асманы», «Ысык-Көлдүн кызгалдактары», «Көк Серек», «Кызыл алма», «Ак кеме», «Улан», «Карышкыр үнкүрү» ж. б. көркөм тасмаларды жараткан. Аталган фильмдердин көпчүлүгү СССРде жана



З. Ибраев.

чет мамлекеттерде еткерүлгөн абройлуу кинофестивалдарда жогору бааланган.

Кыргыз кино искуствоосун өнүктүрүүде таланттуу режиссерлор Т. Океев, Б. Шамшиев, Г. Базаров, Д. Садырбаев, атактуу артисттер С. Чокморов, М. Рыскулов, С. Жумадылов, Б. Кыдыкеева, Д. Күйукова, Т. Турсунбаева, Б. Бейшеналиев, С. Күмүшалиева ж. б. өздөрүнүн зор салымдарын кошушкан.

80-жж. Кыргызстанда 8 адистештирилген театр, анын ичинен бир опера жана балет театры, 6 драмалык жана музыкалык театрлар, республикалык куурчак театры иштеген. Кыргызстандын таланттуу театр ишмерлери республиканын элине дүйнөгө таанымал В. Шекспирдин «Отелло», «Юлий Цезарь», «Гамлет», «Он экинчи түн», Н. Гоголдун «Текшерүүчү», В. Вишневскийдин «Оптимисттик трагедия» өндүү спектаклдерин көрсөтүшкөн.

Ч. Айтматовдун эмгектери боюнча коюлган «Бетме-бет», «Биринчи мугалим», «Саманчынын жолу», «Фудзиамадагы кадыр түн», Ж. Садыковдун «Манастын уулу Семетей», М. Тойбайдин «Жаны келин», «Алгачкы таймаш», Б. Өмүралиевдин «Унутулгус күндөр», Б. Жакиевдин «Атанын тагдыры», Т. Абдумомуновдун «Абийир кечирбейт», К. Маликовдун «Осмонкул» өндүү кыргыз элиниң турмушун, тарыхын, каада-салттарын чагылдырган пьесалары көрүүчүлөргө тартууланып турган.

70-80-жж. эле Кыргыз драматургиясынын пьесалары СССРдин 100гө жакын театрларынын сахналарында коюлган.



С. Күмүшалиева менен Т. Турсунбаева.

1960-ж. негизделген Кыргызстан театр ишмерлеринин коомунун 1983-ж. 600дөн ашык мүчесү болгон. Профессионал театрлардан тышкары республикада 21 элдик театр, 5 минден ашуун өздүк көркөм чыгармачылыктын жамааттары калктын руханий таланттарын канаттандырууда чон эмгек жасашкан.

Мисалы, чыгармачыл жолун 1970-ж. Нарын обласынын Жумгал районунда баштаган «Бекбекей» ыр-бий ансамбли 70-жж. эле республиканын эмгекчилерине 600дөн ашуун концерт берген. Бүткүл союздук өздүк көркөм чыгармачылыгынын фестивалына уч жолу катышып, үчөндө тен биринчи орунду женип алган. Ансамбль Москвада, Батыш Берлинде өнөрүн көрсөткөн. Кочкор районунун «Шаттык» ыр-бий ансамбли Югославияда, Ош обласынын Өзгөн районунун өздүк көркөм чыгармачыл коллективи Сирия менен Иорданияда концерт коюшкан.

80-жж. элдик чеберлердин жана уздардын республикалык кароо-конкурстарынын өткөрүлө башташы менен Кыргыз элиниң унтуулуп бара жаткан колдонмо искусство өнөрүн кайрадан жандандыруу иштери башталган. 1984-ж. сентябрда Кыргызстандын түзүлгөндүгүнүн 50 жылдыгына карата Фрунзедеги Эл чарбасынын жетишкендиктеринин көргөзмөсүндө элдик чеберлердин жана уздардын республикалык кароо конкурсу өткөрүлгөн. Он беш күнгө созулган бул кароого республиканын бардык райондору катышып өздөрүнүн элдик чеберлеринин эмгектерин көрсөтүшкөн.

70-80-жж. Кыргызстандын композиторлору ар түрдүү жанрдагы чыгармаларды жаратышкан. К. Молдобасанов, Н. Давлесов, М. Абдраев, А. Жаныбеков, К. Артыков, А. Аманбаев, А. Тулеев, Т. Эрматов, Ж. Каниметов ж. б. композиторлор операларга, балеттерге, театрларда коюлган спектаклдерге, кинофильмдерге музыкаларды жазышкан. Бул мезгилде Кыргызстандын композиторлор союзу Ж. Малдыбаева, С. Осмонов, Т. Саламатов, А. Жээн-



Т. Океев



С. Чокморов.



Б. Байшеналиев.

баев, М. Бегалиев, Д. Назарматов өндүү таланттуу композиторлор менен толукталган. 1984-ж. М. Бегалиев жаш композиторлордун Бүткүл союздук кароосунда бириңчи орунду женип алган. 1991-ж. ал Советтик композиторлордун ичинен бириңчи болуп ЮНЕСКОнун сыйлык-стипендиясына татыктуу болгон. 1987-ж. Фрунзеде музыкант-аткаруучулардын VI республикалык конкурсу болуп, 30 музыкант анын лауреаттары болушкан. 1987-ж. Кыргызстандын Композиторлор союзу 34 адамдан турган. Ушул жылдын апрель айында бул союздун VIII съезди болуп, анда республиканын музыкалык турмушунун маселелерин талкуулаган. Мында акыркы он жылда Кыргыз композиторлору тарабынан 5 опера жана 4 балет жааралгандыгы белгиленген. Кыргыз композиторлору 80-жж. аягына чейин баардыгы болуп 41 опера, 16 балет жаратышкан.

Таланттуу опера ырчылары Б. Минжылкыев, К. Сартбаева, Х. Мухтаров, Т. Сейталиев, М. Темирбеков, Э. Касымов, бийчилер А. Токомбаев, Р. Чокоева, У. Сарбагышев, Ч. Базарбаев, Э. Мойдунов, А. Ибраилов, А. Баирова, Б. Арунов ж. б. кыргыз театрынын ашарын ачышкан. Булардын ичинен кыргыздын атактуу ырчысы Болот Минжылкыев Ташкен консерваториясын бүтүргөн, кийин Италиянын Милан шаарындагы даназалуу Ла Скала театрында үч жыл стажировкадан өткөн. Ал дүйнөнүн опера жылдыздарынын денгээлине чейин көтөрүлүп, көптөгөн мамлекеттердин театрларында эн мыкты бас ырчы катары кенири таанылган. Кыргызстандын

музыкасынын өнүгүшүнө оркестрдин атактуу дирижерлору, А. Жумакматовдун, Н. Давлесовдун, К. Молдобасановдун, Э. Жумабаевдин, С. Жумалиевдин ж. б. эмгектери баа жеткис.

Элдик музыкабыздагы төkmечүлүк онорду өрчүү СССРдин эл артисти Э. Турсуналиев, Т. Тыныбеков, Т. Турдалиев баштаган Кыргыз ССРинин эмгек синиргөн артисттери А. Айталиев, Т. Абдиев, З. Усөнбаев ж. б. езгечө эмгек синиришти. Бул ырчылар жергебиздеги улуу езгерүштөрдү даназалап ырдоо менен элдик дастандарды, акындардын алым сабактарын, айтыштарын, терме насыяттарын да калктын калың катмарына көркөм чеберчиликте жеткиришкен. Кыргыз элинин комуз музыкасын өнүктүүдө С. Токтакунова, Ч. Исабаев, Т. Мураталиев, Б. Мадазимов, А. Жумабаев ж. б. баалуу салым кошушту.

Бул мезгилде кыргыз совет ырларынын өнүгүшүнө обончулар Ж. Шералиев, Р. Абдыкадыров, К. Тагаев, К. Доссамбето-



Б. Минжылкыев.

ва, М. Рыскулбеков, А. Атабаев, У. Сыдыков, Ж. Кайыпов, Т. Ка-
заков, С. Жумалиев, А. Керимбаев, К. Эралиева белгилүү салым
кошушкан. Булардын мекен, эмгек, махабат, тынчтык жөнүн-
дегү ырлары аткаруучулардын репертуарларын байытып, угуу-
чуларды кубанткан.

80-жж. Кыргызстандын кино өнөрү өзүнүн мурдагы жылдар-
да жетишкен ийгиликтерин бекемдөөгө аракеттенген. 1986-ж.
Т. Океевдин «Ак илбирстин тукуму», А. Сүйүндүковдун «Жол-
дор кесилишкенде», 1987-ж. Г. Базаровдун «Бойго жеткендөр

учун баш пааналама» аттуу фильмдери көрүүчүлөргө тартуулан-
ган. Кинематографисттер союзунун катары 1990-ж. 100 адамга
жеткен. Бирок экономикалык кыйынчылыктарга байланыш-
туу кыргыз киночуларынын толук метраждуу көркөм фильм-
дерди жаратуу иши үзгүлтүккө учурал, майда тасмаларды тар-
туу менен алек болуп калган.

60-80-жж. республикада көркөм сүрөт өнөрү ескөн. 1966-ж.
Кыргызстандын Сүрөтчүлөр союзу уюшулуп, ага 51 сүрөтчү мүче
болгон. 1981-ж. алардын саны – 100гө жеткен. Алардын башын-
да турган атактуу сүрөтчүлөр С. Чуйковдун «Түбөлүктүүлүккө
жанашуу», Г. Айтиевдин «Талаадагы тандыр», «Эски кыштак»,
«Кызыл булуттар» аттуу чыгармалары кыргыз искусствосунун
классикасы болуп калган. Республикада сүрөт өнөрүнүн өнүгүшүнө
бул мезгилде А. Игнатьева, Л. Ильина, А. Асанкулов, А. Бей-
шенова, К. Артыкбаев, С. Чокморов ж. б. салым кошушкан.

Кыргызстанда скульптура өнөрүнүн өнүгүшүнө Лениндинк
сыйлыктын лауреаты, Социалисттик Эмгектин Баатыры Т. Са-
дыков көрүнүктүү салым кошкон. 1978-ж. анын «Революциянын
каармандарына» аттуу монументи ачылган. Бул эмгеги үчүн ага
1980-ж. СССРдин Мамлекеттик сыйлыгы ыйгарылган. 1984-ж.
Кыргызстанда скульптура боюнча Бүткүл союздук биринчи сим-
позиум өткөрүлгөн. Анын катышуучулары Фрунзе шаарында-
гы паркта ачык асман алдындағы скульп-
тура музейин түзүшкөн. 1985-ж. Фрунзе-
де скульптура боюнча Эларалык симпо-
зиум өткөрүлгөн. Бул иштер республика-
да искусствонун билүүрүнүн өнүгүшүнө
өбөлгө болгон. Ушул жылы Улуу Атаме-
кендик согуштун 40 жылдыгына карата
«Жеништин эстелиги» скульптуралык-ар-
хитектуралык комплекси ачылган.

Кыргызстанда физкультура менен
спорт советтик доордо гана калыштанып
өнүккөн. Совет бийлигинин алгачкы мез-
гилинде эле Каба уулу Кожомкул балбан



Т. Садыков.

дүйнө балбандары менен күч сыйнашып, атакданкка ээ болгон. Толуп турган кезинде Кожомкулдин боюунун узундугу 2 м 36 см болуп, салмагы 164 кг жеткен. Ал салмагы 800 – 900 кг таштарды 100 м жерге чейин көтөрүп барган. Ал таштар Кожомкулдин Сүусамырдагы үй-музейинин алдында сакталып, элди тан калтырып келет.

Кыргыз спортчулары 60-жж. дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлүп, эл аралык мелдештерде алдыңкы байгелерге ээ боло баштаган. 1960-ж. С. Мурсалимов Олимпиада-лык оюндарга катышып, ат оюндары боюнча ардактуу 5-орунду женип алган. 1978-ж. оор атлет Каныбек Османалиев Дүйнөнүн чемпиону болгон. 1980-ж. Москвадагы Олимпиялык оюндарга Кыргызстандан К. Османалиев (оор атлетика), А.Абушахметов (фехтование), Т. Колпакова, С. Жуманазаров, М. Сысоева, К.Кулчунова (женил атлетика) катышкан. К.Османалиев, К. Кулчунова Олимпиаялык оюндардын чемпиондору болгон.



Каба уулу Кожомкул.



К. Османалиев.

СУРООЛОР:

1. 60–80-жж. билим берүүнүн онүгүшүнө муноздоме бергиле.
2. Кыргызстанда илим-изилдөө иши кандайча онүккөн?
3. Адабияттын онүгүшүн эмнеден коребүз?
4. Ч. Айтматовдун чыгармачылыгынын онүгүшү жөнүндө айтып бергиле.
5. Искусство тармактары кандайча онүккөн?
6. Кыргыз спортчулары жөнүндө эмнелерди билесинер?

ЭГЕМЕНДҮҮ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

§ 26. СССРДИН ТАРАШЫ. ЭГЕМЕНДҮҮ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАЛЫШЫ

Президентти шайлоо

1990-ж. марта СССР Эл депутаттарынын III съезди өлкөдө президенттик бийлиktи белгилеген. Мамлекетти башкаруунун бул формасынын киргизилиши улут аралык мамилелердин өзгөрүшү, плюрализмдин өнүгүшү, көп партиялуктун киргизилиши менен шартталган. Анын үстүнө, администрациялык-буйрукчул система жоюлуп, КПСС бийликтен четтетилгенден кийин, бийлик төмөнтөн жогору карай Советтерге берилген. Бирок Советтер финанссылык, укуктук, саясий, уюштуруучулук ж. б. боюнча КПССтин функцияларына ээ болбогондуктан мамлекеттик бийликтин тармактарын координациялай алган эмес.

Президенттик бийлик өлкөдө өkmөттүн ишмердигин аныктаган жана анын ишин контролдөгөн. Мыйзам чыгаруучу жана сот бийликтеринин иштерин, эл чарбасын башкарууну, бюджеттик-финанссылык системаны, эмгекке акы төлөө жана баалардын аныкташынын, мыйзамдардын аткарышынын көзөмөлдөгөн. СССРде президенттик башкаруунун киргизилиши менен Казакстанда, Өзбекстанда ж. б. бир катар союздук республикаларда президенттик башкаруу киргизилген.

1990-жылы 27-октябрда Кыргыз ССР Жогорку Советинин сессиясында альтернативдүү негизде Аскар Акаев Кыргызстандын бириңчи Президенти болуп шайланган.

А. Акаевге мурдагы бийликтен өтө оор мурас калган. Ошол жылы жай айындагы улуттар аралык кандуу кагылышуудан кийин, улуттук мамилелер өтө курч абалда турган.

Мамлекеттик эгемендүүлүк жөнүндөгү декларация

Союздук республикалар гана эмес, аз сандуу улуттар дагы көзкарандысыздыкты талап кыла баштаган. 1990-ж. 15-декабрда Кыргыз ССРинин Жогорку Совети «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндөгү декларация» кабыл алган. Анда республиканын ар түрдүү улуттарынан турган жаарандары Кыргыз Республикасынын элин түзөт, Республикада жашаган бардык улуттардын улуттук маданиятын, тилин, каада-салттарын сактоого жана өнүктүрүүгө кам көрүлөт деп бел-



А. Акаев.

гиленген. Мындан тышкary Декларацияда республикада менчик көп түрдүү болуп, алар төн укуктуулукка ээ болору жарыяланган.

Президенттик башкаруу киргизилгенден кийин, өзгөчө Кыргызстандын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндөгү талкуунун жүрүшүндө мамлекеттик бийликтин системасын кайра түзүү, аны чындоо, мамлекеттик бийлики мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана сот бийлиги деген үч бутакка болуу жөнүндө көптөгөн сунуштар айтылган.

КПСС бийликтен кеткен соң, мамлекеттик бийликтин чыныгы ээси деп аталган Советтер жараксызыдын көрсөткөн. Мамлекеттик бийлики чындоо эң зарыл талаптардан болуп калган. Муну жакшы түшүнгөн А. Акаев 1990-ж. декабрда республиканын Жогорку Советине «Мамлекеттик бийликтин системасын өзгөртүүнүн биринчи кезектеги чарапалары жөнүндө» кайрылуу жөнөткөн. Ошондой эле «Кыргыз ССРинин областтарга болунушун өркүндөтүү жөнүндө жана жаны областтарды түзүү жөнүндөгү» республикалык мыйзамдарды парламенттин каросуна сунуш кылган. Бул документтерге ылайык 1990-ж. 14-декабрда Чүй жана Жалалабат областтары түзүлүп, Нарын жана Талас областтары кайра калыбына келтирилген.

1991-ж. 22-январда Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин III сессиясында Кыргызстан Республикасынын Министрлер кабинети жөнүндө маселе каралып, ага ылайык «Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети жөнүндө» мыйзам кабыл алынган. Ал боюнча биринчи жолу Президенттин, вице-президенттин кызматтары киргизилип, жергиликтүү бийлик органдарынын милдеттери, укуктук негиздери такталган. Бул боюнча жергиликтүү эл депутаттар советинин манызы, мазмуну жана функциялары түп-тамырынан бери өзгөргөн.

Ушул мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын биринчи өкмөтү – Министрлер кабинети түзүлген. Мурдагы Министрлер Советинен айырмаланып бул өкмөт Президентке баш ийип, өзүнүн ишмердигин анын жетекчилиги астында жүргүзгөн.

Жаны мыйзамга ылайык Министрлер Советинин төрагасынын 8 орун басарынын ордуна 5 мамлекеттик катчынын кызматы киргизилген. Бөлүмдер, ашыкча кызматкерлер кыскартылган. 1991-ж. 22-январда Жогорку Советинин III сессиясында эгемендүү республиканын биринчи Премьер-министрлигине Насирдин Исанов бекитилген, мамлекеттик катчылыкка: Т. Кой-

чуев, А. Иордан, Э. Дүйшөев, Я. Фишер, А. Муралиев, жаны кабинеттин министрлери жана мамлекеттик комитеттердин төрагалыгына кандидаттар бекитилген.

СССР Эл депутаттарынын IV съездинин чечими боюнча жана СССР Жогорку Советинин 1991-ж. 16-январдагы токтомуна ылайык тен укуктуу эгемендүү республикалардын жаңыланган федерациясы катары СССРди сактоо маселеси жалпы элдик добушка (референдум) коюлган. Референдум 1991-ж. 17-марта өткөрүлүп, Союзду сактоого далалат кылган күчтөр менен аны бузууга аракеттенгендердин күрөшүнүн шартында жүргүзүлгөн. Көпчүлүк жерлерде конституциялык эрежелер бузулган.

1991-ж. 21-марта СССРдеги референдумдун жыйынтыктары боюнча СССРдин Жогорку Совети токтом кабыл алган. Анда референдумга өлкө боюнча 147 млн адам катышканы, Союзду сактоо учун 112 млн адам, т. а. катышкандардын 76 процента добуш бергендиги белгиленген.

Референдумдун жыйынтыгында 9 союздук республика РСФСР, Украина Белоруссия, Өзбекстан, Казакстан, Азербайжан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан көпчүлүк добуш менен союзду сактоого добуш берген. Ал эми калган 6 республикада (Грузия, Литва, Молдавия, Латвия, Армения, Эстония) союзду сактоо учун андагы калктын 1-25 процента гана добуш беришкен. Чындыгында бул республикалар союздан сакталышына каршы экендиктерин билдиришкен.

Жалпысынан референдумдун жыйынтыгы союздук келишимди иштеп чыгууга мүмкүндүк берген. 1991-ж. марта келишимдин долбоору иштелип чыккан.

1991-ж. Кыргыз ССРинин Жогорку Совети республика учун маанилүү бир катар документтерди кабыл алган. 5-февралда Кыргыз ССРинин Жогорку Советинин сессиясында республиканын борбор шаарынын тарыхый атын калыбына келтирүү маселеси талкууланып полководец М. В. Фрунзенин атын алыш жүргөн борборго кайрадан Бишкек деген баштапкы атальышы берилген.

1991-ж. 8-майда Кыргыз ССРинин Жогорку Совети республиканын жаны Конституциясынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча комиссиянын курамын бекиткен. Республикада көп укладдуу экономиканы калыптандыруу өндүрүүш каражаттарына карата менчиктиң көп түрүнүн тен укукта өнүгүшүн камсыз кылуу учун 1991-ж. 19-апрелде «Жер реформасы жөнүндө» мыйзам кабыл алган. Ушул эле жылы 26-июнда Кыргыз ССР Жо-



Н. Исаков.

горку Совети эгемендүү мамлекеттердин союзу жөнүндө Келишимдин долбоорун жактырган.

Союздук келишимдин долбоору боюнча борбордук бийлик союздук республикаларга көп ири маселелерди өз алдынча чечүү мүмкүндүгүн берген. Орус тили мамлекеттик статустан ажыратылып, улут аралык байланыштын тили болгон. Республикалардын өкмөт башчылары союздук өкмөттүн ишине чечүүчү дубуш менен катышшуу укугун алышкан, согуштук өнөржай комплексинин ишканаларын Союз жана республикалар биргелешип колдонмок болгон. Бул союздук республикалар учун өтө чон жетишкендиктер эле. Бирок союздук келишимдин көп пункттары эларалык укуктун нормаларына туура келген эмес. Мындан тышканы, бул келишим боюнча өндүрүш каражаттарынын эң кирешелүү жана баалуу белүктөрү союздун карамагында болуп, республикалардын ресурстары кескин төмөндөмек. Союздук салык жөнүндөгү маселелер да келишимдин долбоорунда так көрсөтүлгөн эмес. Союздук келишимдеги ушул өндүү кемчиликтөр эгемендүү республикаларды жаңы типтеги мамлекетке бириктире алган эмес.

Өлкөдөгү консерваторлор союздук келишимди «Совет мамлекетин сатуу» катары баалап, өлкөнү аскердик төнкөрүш аркылуу сактап калууну чечишкен. Бул максатта алар «СССРдеги өзгөчө абал боюнча Мамлекеттик Комитет» (ГКЧП) түзүшүп, 19–21-августта «мамлекеттик төнкөрүш» жасоого аракет кылышкан. Бул окуя СССРдеги ансыз дагы араң турган мамлекеттик бийликтин баркын биротоло кетирген.

Тилекке каршы Кыргызстан Компартиясынын айрым жетекчилери ГКЧПнин саясатын колдоп, кайрылуу кабыл алышкан. Буга Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин бюро мүчөлөрү толук катышпагандыктан, алардын кайрылуусу юридикалык жана саясий күчкө ээ болгон эмес. ГКЧПнин ишин Кыргыз Республикасынын Президенти кескин турдөсүнгө алып, республика алардын саясатын колдобой тургандыгы билдириген.

Союздун башка республикалары да бул окуяны аскердик төнкөрүш жасоого кылган аракет катары айыпташкан жана союздан чыга тургандыктарын ачык билдирие башташкан.

Кыргызстандын
көзкаранды
эместигин жарыялоо.
КМШнын түзүлүшү

Кыргыз ССРинин Жогорку Советинин сессиясы 1991-ж. 31-августта «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көзкарандысызыздыгы жөнүндөгү декларацияны» кабыл алган. Бул боюнча Кыргыз Республикасы көзкарандысыз, эгемендүү демократиялык мамлекет деп салтанат-

туу жарыяланган. Ошентип, дүйнөнүн картасында жаны, өз алдынча, көзкаранды эмес мамлекет – Кыргыз Республикасы пайда болгон.

Көзкаранды эместикин шартында 1991-ж. 12-октябрда Аскар Акаев жалпы элдик шайлоодо Кыргыз Республикасынын Президенти болуп шайланган.

Көз каранды эместиги жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасы жалпы союздук органдардын көзөмөлдөөсүнөн кутулуп, бардык бийликтүү колуна ала баштаган. Кыргыз Республикасынын Президентинин Указы менен 1991-ж. 20-октябрда Мамлекеттик Коопсуздуку комитети жоюлуп, анын ордуна Улуттук Коопсуздуку боюнча Мамлекеттик комитети, ал эми 3-декабрда Кыргыз Республикасынын Улуттук Гвардиясы, декабрдын аягында ички иштер аскерлери түзүлгөн.

1991-ж. 8-декабрда Минск шаарына жакын Беловежа токондагы өкмөттүк резиденциясында Беларусь Республикасы, Россия Федерациясы жана Украина Көзкаранды эмес мамлекеттердин шериктештигин (КМШ) түзүү жөнүндөгү келишимге кол коюшат. Ушул окуядан кийии СССРдин таркоо процесси башталган. 1991-ж. 21-декабрда Алматыда Беларусь Республикасы, Россия Федерациясы, Украина, Азербайжан, Армения, Казакстан, Кыргызстан, Молдавия, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан КМШны түзүү келишимине кол коюшкан. Бул СССР биротоло жашоосун токтотту дегенди түшүндүргөн. 25-декабрда М. Горбачев СССРдин жоюлгандыгына байланыштуу СССРдин Президентинин милдетин аткарууну токтоткондугун билдириген.

СССРдин кулашы жана КМШнын түзүлүшү мыйзам ченемдүү көрүнүш болгон. Анткени союздук борбор менен союздук республикалардын ортосундагы мамилелер кийинки учурда туюк-ка барып такалган эле. КМШга кирген ар бир мамлекет өзүнүн терриориясында жашаган белөк өлкөлөрдүн жарандарына (жараптык укугу жокторго да) улуттук ж. б. өзгөчөлүктөрүнө кара-бастан жарандык, саясий, социалдык, экономикалык жана маданий укуктарды, адам укугунун эларалык нормаларына ылайык камсыз кылууга милдеттенген.

Ошентип, формалдуу түрдө федеративдүү мамлекет деп аталац, ал эми иш жүзүндө унитардык мамлекет катары жашап келген Советтик Социалисттик Республикалар Союзу жөн гана тараап кетпестен, Шериктештикке жол бошоткон. Негизгиси, бул процесс чыр-чатақсыз, кан төгүүсүз, тынчтык жол менен еткөн.

КМШга кирген мамлекеттер биргелешин ынтымакта жашоонун зарылчылыгын түшүнүшкөн. Анткени СССРде бирдиктүү

эл чарба комплекси түзүлүп, ар бир союздук республиканын экономикасы бири-бири менен чырмалышкан байланышта болгон. Союздук республиканын элдери бири-бири менен тыгыз байланышта болушуп, арашып калган эле. Алардын биirimдиги коомдук турмушту бардык жактарынан: саясий, экономикалык, маданий, коргонуу маселелери буюнча зарыл болгон. Ошону менен бирге КМШга кирген мамлекеттер реалдуу эркиндикке жетишишкен.

КМШнын маселелерин биргелешип, тен укукта чечиш үчүн мамлекеттердин башчыларынын Совети жана өкмөт башчыларынын Совети түзүлгөн. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук комитетинде КМШнын кызыкчылыгын жактоо мильдети Россияга жүктөлгөн. КМШ түзүлгөндүгүн жарыялаган Алматы жолугушунда эле Республикалардын башчылары КМШ өлкөлөрүн БҮУга мүчө кылып кабыл алуу өтүнүүчү менен дүйнөлүк уюмга кайрылышкан. Территориясында ядролук куралдары бар өлкөлөр аны биргелешип чогуу башкаруу жөнүндө макулдашышкан. КМШга кирген мамлекеттердин чек араалары белүнгүс жана кол тийгис деп таанылган. КМШ мамлекеттеринин алдында тен укуктуу кызматташтык үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылган.

СУРООЛОР:

1. Кыргызстанда президенттик шайлоо кандайча откон?
2. А. Акаевдин өмүрбаяны, ишмердиги жөнүндө эмнени айта аласынар?
3. Кыргызстандын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндөгү декларацияга мүнөздөмө бергиле.
4. СССРдин кыйрашынын себептери кайсылар?
5. Союздук келишим эмне үчүн түзүлбөй калган. СССРди сактап калууга болот беле?
6. Кыргыз Республикасынын көзкарандысыздыгынын жарылашынын тарыхый мааниси жөнүндө айтып бергиле.
7. КМШга мүнөздөмө бергиле.

§ 27. КООМДУК-САЯСИЙ ТУРМУШТАГЫ ӨЗГӨРҮҮЛӨР

Мамлекеттик
түзүлүшү

Эгемендүү Кыргыз Республикасынын жаралышы кыргыз элинин тарыхындагы эң маанилүү окуя болгон. Республиканын эгемендүүлүккө жетиши, биз алдынкы параграфта таанышкандай, СССРдин коомдук-саясий системасынын кординалдуу реформаланышы менен шартталган.

Эгемендүүлүккө жетken Кыргызстанда биринчи кезекте мамлекеттик түзүлүштү, республиканын ички жана тышкы саясатарыны аныктоо керек эле. Бул учун адегенде Кыргыз Республикасынын Конституциясын (негизги закон) иштеп чыгып, кабыл алуу милдети турган.

1990-ж. аягында эле жаны Конституциянын долбоорун иштеп чыгуу боюнча Кыргыз Республикасынын Конституциялык комиссиясы түзүлгөн. Бул комиссия бир жарым жылдык мөөнөттө Кыргызстандын Конституциясынын биринчи долбоорун иштеп чыккан. Долбоор жалпы элдик талкууга коюлган. Уч айдан ашык талкуулоонун жүрүшүндө долбоорго миндеген сунуш-пикирлер айтылган. Мындан тышкary Жогорку Кенешке дагы эки Конституциянын долбоорлору альтернативдик негизде сунуш кылышынан. Алардагы айрым жоболор негизги Конституцияны иштеп чыгууда эске алышынан.

Конституциянын долбоору Жогорку Кенештин (бул аталыш жаны Конституцияга мурдагы Жогорку Советтин ордуна киргизилген) XII сессиясында талкууланып, 1993-ж. 5-майда кабыл алышынан. Ошондуктан 5-май жалпы элдик майрам катары белгиленет.

Кыргыз Республикасынын Конституциясы Кыргызстандын элинин эркине жана кызыкчылыктарына ылайык Кыргызстандын коомдук түзүлүшүнүн жана саясатынын негиздерин аныктаган. Мындан тышкary бул документте республиканын мамлекеттик органдарынын тармактары тектелгөн, алардын түзүлүшү жана ишмердиктери, жараптардын укуктары менен милдеттери бекитилген.

Конституция боюнча Кыргыз Республикасы (Кыргызстан) – укук туткан, динге негизделбеген мамлекет болуп түзүлгөн эркүү, биримдиктүү, демократиялуу республика. Кыргыз Республикасынын эркүүлүгү чектелбейт. Ал анын бүтүндөй аймагын камтыйт. Кыргыз Республикасынын эли – эркүүлүктүн ээси жана Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик бийликтин бирден-бир туткасы. Эл өз бийлигин түздөн-түз, ошондой эле мамлекеттик органдар системасы аркылуу ушул Конституциянын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде жүргүзөт. Эл шайлаган Жогорку Кенеш жана Президент гана Кыргызстандын элинин атынан сүйлөөгө укуктуу деп жазылган.

Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийликтин Кыргыз Республикасынын Президенти, эки палатадан: Мыйзам чыгаруу жыйынынан жана Эл өкүлдөр жыйынынан турган Жогорку Кенеш, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, Конституциялык сот, Жогорку сот, Жогорку Арбитраждык сот, соттор жана сот адилеттиги

системасынын судьялары Конституцияда белгиленген бийлик укуктарынын чектеринде жүргүзүшкөн. Мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана сот бийлигинин органдары өз алдынча жана бири-бири менен эриш-аркак иштешет. Президент мамлекеттин башчысы катары мамлекеттик бийликтин биримдигин жана Конституциянын бузулгустугун камсыз кылат. Конституция жана мыйзамдар Кыргыз Республикасынын жарандарынын укугу менен эркиндигинин кепили болуп саналат, мамлекет органдарынын макулдашып иштешин жана биргелешип аракеттенүсүн камсыз кылат.

Кыргыз Республикасынын Президенти беш жылдык мөнөтке шайланат. Бир эле адам катары менен эки мөнөттөн ашык Республиканын Президенти боло албайт. Мамлекеттин Президенти болуп жашы 35 менен 65тин ортосундагы, кыргыз тилин билген, президенттикке талапкер катары көрсөтүлгөнгө чейин республикада 15 жылдан кем эмес жашаган Кыргызстандын жараны шайланана алат. Президент Жогорку Кенештин депутаты болбайт, башка кызматты ээлебайт, жеке ишкерчилик жүргүзө албайт.

Конституция боюнча Президентке Өкмөттүн структурасын аныктоо, Жогорку Кенештин макулдугу менен премьер-министрди жана өкмөт мүчөлөрүн дайындоо укугу берилген.

Өлкөдөгү жана республикадагы өзгөрүүлөргө ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Совети 1992-ж. 26-февралда «Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө» мыйзам кабыл алган. Бул мыйзамга ылайык 28-февралда Жогорку Советтин VIII сессиясында Т. Чынгышев премьер-министрликке беки-ген. Мамлекеттик катчы кызматтарынын ордуна вице премьер-министрлик кызматтар киргизилип, ага Г. Кузнецов, А. Эрке-баев, Р. Отунбаева бекитилген. Жаны мыйзам боюнча бир катар министрликтер жоюлуп, алардын ордуна 14 министрлик, 7 мамлекеттик комитет, 6 мамлекеттик агенттик жана 5 мамлекеттик инспекция уюштурулган.

1992-ж. республиканын жергилиттүү аткаруучу бийлик органдарын реформалоо жүргүзүлүп, Президенттин Указы менен шаарларда, областтарда, райондордо акимдик башкаруу киргизилген. Акимчиликтөр мурдагы жергилиттүү советтердин алдындагы аткаруу комитеттеринин аппараттарынын негизинде түзүлгөн.

Кыргызстанда мыйзам чыгаруу бийлиги беш жылда бир шайлануучу, 350 депутаттан турган Жогорку Кенешке таандык болгон. Бул орган 1990-ж. февралда шайлангандыктан, мөнөтү бүткүчө иш жүргүзмөк. Кыргызстандын Жогорку Кенеси республиканын эгемендүүлүгүнө жетүү жолунда жана көзкарандысыздыктын алгачкы жылдарында саясий маанигө ээ бир катар

документтерди: «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндө декларацияны» (1990-ж. 15-декабрь) «Кыргыз Республикасынын көзкарандысыздыгы жөнүндө декларациясын» (1991-ж. 31-августта) кабыл алган. Кыргызстандын социалдык-экономикалык турмушун өткөөл мезгилде көтөрүү учун бир катар мыйзамдарды иштеп чыгып, кабыл алган.

Эгемендүү Кыргыз Республикасынын жаны Конституциясын иштеп чыгып, кабыл алууда да Жогорку Кенеш чон роль ойногон. Социалдык-экономикалык реформаларды жүзөгө ашырууда Жогорку Кенеш Президент менен өкмөттүн саясатын колдоп, мамлекеттик бийликтин бутактары менен конфронтацияга барган эмес. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желегин (1992-ж. 3-март), гербин (1994-ж. 14-январь), гимнин (1992-ж. 18-декабрь) аныктоодо да Жогорку Кенеш чон иштерди жасаган.

Откөөл мезгилде коомдук турмуштун тез өзгөрүшү Жогорку Кенештен улам жаны мыйзамдарды иштеп чыгууну талап кылган.

Бирок мыйзамдардын бириңен сала экинчисинин иштелип чыгышы республикада мамлекеттүүлүктүн чындалышын камсыз кыла алган эмес. Кабыл алынган айрым мыйзамдар таасирсиз болуп, көпчүлүгү ишке ашпай калган. Натыйжада Жогорку Кенештин баркы кетип, кризиске учуралган. Анын себептери көп эле.

Биринчиден, Кыргызстанда мыйзам чыгаруу боюнча аныкталган стратегия болгон эмес. Көпчүлүк мыйзамдар сапатсыз даярдалган. Анткени ошол кездеги коомдук турмушта көп нерселер али түшүнүксүз болгон. Укуктун нормалары өзүн пайда кылган коомдук-саясий турмуштан алдыга озо алган эмес.

Экинчиден, депутаттардын көпчүлүгүнүн юридикалык билимдери болбогондуктан, жаны мыйзамдарды иштеп чыгууда жана талдоодо кыйын абалда калышкан. Парламентте професионал депутаттар аз гана санда болушкан.

Үчүнчүдөн, калктын калын катмары үстөккө-босток кабыл алынып жаткан мыйзамдардын көбүн түшүнүүгө үлгүрбөй калышкан. Аткаруу бийлиги болсо мыйзамдарды жүзөгө ашырууда жоопкерсиздикти, мыйзам коргоочу уюмдар мыйзамдарды коргоодо өздөрүнүн жөндөмсүздүгүн көрсөтүшкөн.

Мындан тышкары, жаны Конституцияны кабыл алгандан кийин, бийликтин башкы эшелонунда саясий оюндар күч алып, мамлекеттик бийликтин бутактарында кризистик абалдар түзүлгөн. Кризис өзгөчө мыйзам чыгаруучу бийликтө курчуган.

1994-ж. сентябрда парламент экиге болунгөн. Анткени депутаттык корпустун көпчүлүгүн аткаруу жана сот бийлигинин тармактарында иштегендөр түзгөн. Алар өздөрүнүн депутаттык

кол тийбестик укугун жоготуудан чочулашып, жаңы Конституциянын негизинде 1993-ж. бийликтин бардык бутактарына шайлоо жүргүзүүгө каршы болушкан. Ошол эле депутаттар 1994-ж. 13-сентябрда өздөрүнөн депутаттык укуктарын өткөрбей туруп, Жогорку Кенештин ишине катышуудан баш тартышкан. Ушул аркылуу алар парламенттин ишин ичинен токтолтууга аракет жасашкан. Натыйжада Кыргызстан парламентсиз калган. Бул учурда коом мыйзамсыздыктан тажап, саясий жана экономикалык реформалар жаңы закондорго өзгөчө муктаж болуп турган. Ошол кезде өкмөт да юридикалык жактан отставкада болупп, формалдуу гана иштеп жаткан. Сот бийлиги реформалана элек болчу. Бардык бийлиktи Президент өзү жүргүзө баштаган. Мына ушундай кырдаалда КР Президенти республикада саясий туруктуулукту камсыз кылуу, Борбордук шайлоо комиссиясын түзүү жана кош палаталуу парламент түзүү боюнча референдум өткөрүү жөнүндө Указ чыгарган. 1994-ж. 22-октябрда өткөн референдумда эл эки палаталуу парламентти түзүүгө макулдугун берген.

1995-ж. февралда эки палаталуу Жогорку Кенешке шайлоолор болуп өткөн. 28-марта Жогорку Кенештин эки палатасынын: Мыйзам чыгаруу жыйынынын жана Эл өкүлдер жыйынынын биринчи сессиясы иштей баштаган.

Мамлекеттик бийликтин кризиси, мурдагы парламенттин тарап, жаңы эки палаталуу Жогорку Кенештин түзүлүшү Кыргызстандын Конституциясына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү талап кылган. Ушуга байланыштуу 1996-ж. 10-февралда Республикада референдум өткөрүлүп, Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. Бул боюнча Кыргыз Республикасы башкаруунун парламенттик формасынан президенттик башкарууга өткөн. Президентке кенири укуктар берилген. Ал боюнча Президент Өкмөттүн структурасын аныктаپ, Эл өкүлдер жыйынынын макулдугу менен Республиканын Премьер-министрин дайындаған, ал эми премьер-министрдин сунушу боюнча өкмөттүн мүчөлөрүн, Эл өкүлдер жыйынынын макулдугу менен Кыргызстандын Башкы прокурорун, республиканын Улуттук банкынын башкармасынын төрагасын дайындалған ж. б.

Жогорку Кенеш эки палатадан: туруктуу иштөөчү 35 депутаттан турган Мыйзам чыгаруу жана сессиялык жол менен иштөөчү 70 депутаттан турган Эл өкүлдер жыйынын турган. Эки палаталын депутаттары тен 5 жылга шайланышкан. 2005-ж. февраль айында Кыргыз Республикасынын бир палаталуу Жогорку Кенешине шайлоолор болуп өткөн. Бул шайлоолордун жүрүшү саясий кырдаалдын курчушуна алып келген.

2005-жылы 24-мартындағы саясий окуялардың натыйжалысында Кыргызстанда мамлекеттик бийлик алмашып, ошого байланыштуу ошол жылдын 10 июлунда, Кыргыз Республикасынын жаны Президентин шайлоо болуп өткөн.

Бул шайлоодо Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордuna Т. Акунов, А. Атамбаев, К. Бакиев, Турсунбай Бакир уулу жана М. Эшимканов талапкер болушту. Бул талапкерлер ар түрлүү саясий көзкараштагы, позициядагы адамдар эле. Демократия принциптеринин негизинде өткөн шайлоодо Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоого катышкан шайлоочулардын басымдуу көпчүлүгү Курманбек Бакиев үчүн добуш беришкен. Ошентип, К. С. Бакиев Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына шайланды.

Бакиев Курманбек Салиевич – көрүнүктүү мамлекеттик ишмер. 2005-жылдан Кыргыз Республикасынын Президенти. 1949-ж. Жалалабат обласынын Сузак районунун Тейит айыллында туулган. 1971-ж. Куйбышев политехникалык институтун бүтүргөн. Заводдо башкы инженер, директор болуп иштеген. 1990-жылдан Көкжангак шаардык партиялык комитетинин секретары, 1992-жылдан Тогузторо райондук администрациясынын башчысы, Маммұлком фондусунда төраганын орун басары болуп иштеген. 1995–1997-жж. Жалалабат, ал эми 1997–2000-жж. Чүй областарынын губернатору болуп эмгектенген. 2000–2002-жж. Кыргыз Республикасынын Премьер-министри болуп иштеген. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешине депутат болгон.

2007-ж. 21-октябрда өткөн жалпы элдик талкуу (референдум) КР жаны Конституциясын жактырды. Ушул эле жылы Кыргызстандын 22-октябрда 2005-ж. шайланган парламенти таркатылды.



К.С. Бакиев

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору

Олкөбүздүн Конституциясында белгилендегі Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору – Желеги, Герби жана Гимни бар.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Желеги Жогорку Кенеш тарабынан 1992-ж. 3-мартта бекитилген. Анын долбоорунун авторлору – Э. Айдаров, Б. Жайчыбеков, С. Иптаров, Ж. Матаев, М. Сыдыков.

Кыргыздар желекти биримдиктүн символу катары байыркы доордон бери эле пайдаланып келген. Кыргызда:

«Тазалыкты суудан ал,
Ынтымакты туудан ал», –

деген ылакап сөз болгон. Академик А. Ч. Какеевдин пикири боюнча желек – бул шарттуу атальш. Кыргыздар аны *желек, туу, байрак, асаба* деп түрдүү аташат. Чындыгында жогоруда аталгандардын бардыгы желектин элементтери болуп эсептелет.

Желек негизинен найзага оқшогон жыгачтав (туудан) жана ага бекитилген чүпүрөк (асабадан) турат. Манас эпосунда:

Атасынын кызыл туу
Аягын жерге сайылтып
Асабасын бу туунун
Асман жакка жайылтып –

деп айтылат. Демек туу сайылат, ал эми асаба жайылат. Туунун учун ашталган учтуу темир *желек* деп аталган. «Манаста»:

Желеги туудан бөлүнбәй,
Жердин жүзү көрүнбәй.
Жер союлуп былкылдан,
Желеги алтын туу болду. –

деген жери бар. Туу менен желек ашталган жерге *байрак* илинген. Байыркы заманда түрк элдери жортуулга аттанаар алдында курмандыкка чалынган жылкынын күйругун байрак катары пайдаланган. Кээ бир учурда байрак эшилген жиптен жасалып, башына чачы тагылган. Байыркы кыргыздарда туунун түсү кызгылт (жошо) болуп ага бекиген асаба көк, ак, жашыл, кара жана кызыл түстөрдө болгон.

«Манас» эпосундагы:

Ак асаба кызыл туу,
Айгайлаган ызы-чuu.
Көк асаба кызыл туу,
Көк жаңырган улуу чuu, –

деген ыр саптары буга далил.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желегинин асабасынын түсү кызыл. Бул, эрдиктин, кайратмандыктын символу катары эсептелет. Асабанын ортосундагы күндүн фонунда бейкутчуулукту, байлыкты, кыргыз элинин дүйнө, чексиз аалам менен байланышын көрсөткөн боз үйдүн түндүгү тартылган.

Асаба бекиген туунун түсү да кызыл, анын башына темирден жасалып, алтын жалатылган желек ашталган. Тууга желек

ашталган жерге алтын түстөгү жиптен эшилген чачылуу *байрак* илинген.

Кыргыз Республикасынын Герби Жогорку Кеңеш тарабынан 1994-ж. 14-январында бекитилген (авторлору – *A. Абдраев* менен *C. Дубанаев*). Гербде символикалуу түрдө күн, тоолор, көл, талаалар, буудай менен пахта тартылган. Башкы планда кыргыз турмушунун символу катары ак шумкардын элеси берилген.

Байыркы кыргыздарда гербдин милдетин *тамга* аткарып келген. Ар бир кыргыз уруусунун өзүнүн тамгасы болгону ки-тептин биринчи бөлүмүндө айтылган. Байыркы хүнндар, түрктөр, монголдор ж. б. өздөрүнүн герберинде бүркүттүн же алгыр күштүн сүрөтүн түшүрүшкөн. Бул салт кыргыз элинде XX к. чейин сакталган. Мисалы, кыргыздын Бугу уруусунун тамгасы жагалмай – ∞ (б. а. жагалмай аттуу күштүн учуп бараткандағы элеси) болгон.

Кыргызстандын гербидеги ак шумкар өзүн-өзү коргоого жөндөмдүү жаш демократиялык мамлекетибизди, калган сүрөттер күнөстүү, тоолуу жерибиз Ысыккөл, Сонкөл, Чатыркөл өндүү тунук көлдөрүбүз, мол түшүмдүү айдоо аянттарыбыз жөнүндө маалымат берет.

Кыргыз Республикасынын Гимни 1992-ж. 18-декабрында Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилген, анын сөзүн *Ж. Садыков* менен *Ш. Кулув*, музыкасын *Н. Давлесов* менен *К. Молдабасанов* жазган.

Байыркы кыргыздарда гимндин милдетин *ураан* аткарып келген. Тарыхчы *Б. Жамгырчинов*: «Ар бир уруктун жана уруунун – баатырдык урааны жана желеги болгон», – деп жазган. Мисалы, «Манас» эпосунда жоокерлер Манас!, Манас! – деп ураан чакырган. Бул кыргыз элин биримдикке үндөгөн. Кыр-



Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин имараты.

гыздарда XX к. башына чейин эле уруу аралык чабыштарда, элдик оюндарда, езгөчө ат чабыштарда ураан чакыруу салты болгон.

Кыргыстандын мамлекеттик символдору кыргыз элиниң кылым карыткан тарыхынан кабар берет. Аларда кыргыз элиниң муундан-муунга өтүп келген улуу руху, бекем биримдиги, күчтүү эрки чагылдырылган. Эгемендүү республикабыздын мамлекеттик символдору дүйнөдөгү мамлекеттердин символорунун катарында өзүнүн маанилүү ордун ээлеп турат.

Кыргыз Республикасынын **Өкмөтү** – мамлекеттик аткаруу бийлигинин жогорку органы. Өкмөттүн ишин Кыргыз Республикасынын Премьер-министри башкаралат. Өкмөт Республикасынын премьер-министринең, вице-премьер-министрлеринең, министрлерден жана мамлекеттик комитеттердин төрагаларынан турат. Өкмөттүн курамын Премьер-министрдин сунушу боюнча Президент аныктайт да, аны Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши бекитет.

Республиканын Өкмөтү аткаруучу бийлик катары өлкөдөгү бардык социалдык-экономикалык, финансыйлык ж. б. маселелерди аткарылышын уюштурат, текшерет жана аткарылышын камсыз кылат.

Азыркы мезгилде Кыргыстанда жергиликтүү өз алдынча башкарууну уюштурууга езгөчө көнүл бурулууда. Анткени ошолор гана областтардын райондордун, чарбалардын, айыл-кыштактардын өзгөчөлүктөрүнө жараша иш жүргүзэ алышат. Ар бир областта губернатор, райондордо жана шаарларда жергиликтүү мамлекеттик акимчилик, айыл-кыштактарда айылдык өкмөттөр түзүлгөн. Мындан тышкары областтарда, райондордо, шаарларда жана айылдарда жергиликтүү кенештер иш алыш барууда.

Айыл өкмөтү аткаруу-тескөө органы катарында өзүнүн аймагын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн программасын, жергиликтүү бюджетти түзөт жана анын аткарылышын уюштурат, айылдык экономиканы башкаралат, калкты социалдык жактан тейлөө, айланча-чейрөнү коргоо ж. б. иштерди жөнгө салат. 2001-ж. бери Кыргыз Республикасынын Айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоо тартиби киргизилген. Натыйжада айыл башчылыгына демилгелүү адамдар көбүрөөк шайлана баштады.

**Саясий партиялар
жана коомдук
уюмдар**

Шартында эркин иштей башташкан. Бир катар жаны саясий партиялар, кесипчилик союздар жана коомдук бирикмелер пайда болгон. Алардын укуктары жана мыйзамдуу талаптары мамле-

Кайра куруу жылдарында Кыргызстанда пайда болгон коомдук-саясий уюмдар республиканын эгемендүүлүгүнүн

кет тарабынан сакталары Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленген. Бирок саясий партиялар мамлекеттік иштерге төмөнкү формада гана катыша алат: Жогорку Кенешке мамлекеттік кызметтарга жана жергиликтүү өз алдынча башкарруу органдарына шайлоо үчүн талапкерлерди көрсөтөт, бийликтин оқулчулуктүү органдарында фракция түзө алат.

Конституция боюнча Кыргыз Республикасында мамлекеттік жана партиялык институттардын биригип кетишине, ошондой эле мамлекет иштерин партиялык программаларга жана чечимдерге баш ийдирүүгө, мамлекеттік мекеме, уюмдарда партиялык уюм түзүүгө жана алардын иштерине тыюу салынат. Мамлекеттік кызметтагылар партиялык ишти өзүнүн кызмат ишине байланыштыrbай жүргүзүү аркылуу, аскер, ички иштер, улуттук коопсуздук, юстиция, прокуратура жана сот органдарынын кызметкерлеринин партияга мүчө болушуна, кандайдыр бир саясий партияны колдоп чыгышына; диний негизде саясий партияларды түзүүгө жол берилбейт; диний уюмдардын жана дин кызматындагылардын мамлекеттік органдардын ишине кийлигишүүсүнө; башка мамлекеттердин саясий партияларынын Кыргызстанда иштешине тыюу салынат.

Азыркы мезгилде Кыргыз Республикасында Юстиция министрлигинен каттоодон өткөн партиялар өз алдынча саясий иштерди жүргүзүүдө. Алардын ичинен көпчүлүккө белгилүү болуп бараткан партиялардын катарына Кыргызстан Коммунисттеринин партиясы, «Эркин Кыргызстан» прогрессивдүү демократиялык партиясы, «Асаба» улуттук кайра жааралуу партиясы, «Ата Мекен» социалисттик партиясы, Кыргызстандын республикалык элдик партиясы, Кыргызстан социал-демократиялык партиясы, «Ар-намыс» партиясы, Кыргызстан биримдик партиясы, Кыргызстан аялдарынын демократиялык партиясы, Афган согушунун ардагерлеринин жана башка локалдык согуштардын катышуучуларынын саясий партиясы, «Менин өлкөм» аракет партиясы ж. б. кирет. Аталган партиялар сан жагынан арбын эмес. Көпчүлүгүнүн мучөлөрүнүн саны эки-үч минден ашпайт.

Программалык максаттары жана саясий иштери боюнча партияларды уч топко бөлүүгө болот. *Биринчи топко* – мамлекеттік күчтөргө оппозиция түзүп, алардын кемчиликтерин тайманбай айтып, бирок ошол эле мезгилде ашыра чаап, эски мезгилди көбүрөөк эстеген, консервативдик мүнөздөгү Кыргызстан коммунисттеринин партиясы кирет. *Экинчи топко* – өкмөттүн саясатын колдогон, анын иш жүзүнө ашыши үчүн күрөшкөн, көбүнчө бийликтеги адамдар башкарған центристтик мүнөздөгү

Кыргызстан социал-демократтык партиясы, Кыргыз Республикасынын Аграпдык партиясы, Кыргызстан Биримдик партиясы, «Менин өлкөм» аракет партиясы кирет. Учунчү толко радикал-республикачыл, ошондой эле улутчул позицияга чукул кирип кеткен партиялар «Эркин Кыргызстан» прогрессивдүй-демократиялык партиясы, «Асаба» улуттук кайра жааралуу партиясы ж. б. кошулат. 2007-ж. президенттик багыттагы «Ак жол» элдик партиясы түзүлүп, аракеттеге баштады. Кыргызстандагы партиялардын бардыгы өздөрүн демократиялык принциптерди жактоочулар экендигин, калктын белгилүү бир катмарынын кызыкчылыктарын бекем коргой тургандыгын билдиришет.

2007-ж. 21-октябрда кабыл алынган Конституция боюнча Жогорку Кенешке шайлоолорду партиялык тизме боюнча өткөрүү тартиби киргизилди. Бул партиялардын коомдогу ролун көтөрдү.

Кыргыз Республикасында Жергиликтүү кенештерге жана Жогорку Кенешке болуп өткөн шайлоолор шайлоочулар менен депутаттыкка талапкерлердин мурдагыга караганда дагы бир баскычка көтөрүлгөндүгүн көрсөттү.

Демократиянын принциптери саясий партияларга гана тарабастан, башка коомдук уюмдардын – профсоюздардын, өкмөттүк эмес уюмдардын иштеринде да көрүнүүдө. Демократиянын шартында Кыргызстандын профсоюздары жаарандардын социалдык укуктары менен эркиндиктерин коргоо боюнча ишмердигин өркүндөтүүдө. Кыргызстанда жаарандык коомду куруу үчүн болгон аракеттердин натыйжасында жүздөгөн жаны коомдук уюмдар түзүлүп, иш жүргүзүүдө. Кийинки жылдары айрым өкмөттүк эмес уюмдар өтө таасирдүү коомдук күчтөргө айланууда. «Кыргызстан – адам укугун коргогон өлкө» деген жаңы улуттук идеянын жарыяланышы менен өлкөбүздө адам укуктарын коргоо багыттындағы уюмдар көбөйүп, натыйжалуу иштерди аткара баштады. Айрым уюмдар республикадагы ички саясий бейпилдүүлүк жана жаарандык тынчтык үчүн үлгү болорлук милдеттерди аткарууда.

Кыргызстанда экономикалык, социалдык тармактардагы етө маанилүү маселелерди чечүүгө багытталган уюмдар иштөөдө. Ар кандай себептер менен майып болуп калган адамдардын кызыкчылыгын көздөгөн коомдор жана уюмдар бар. Алардын ишмердигин колдоо үчүн Кыргыз Өкмөтү бир катар чечимдерди кабыл алган. 1998-ж. Кыргыз Республикасынын Президентинин алдында Майыптардын иштери боюнча совет түзүлгөн. 1999-ж. Майыптарды колдоо боюнча Улуттук программа кабыл алынган. Алсак, Республикадагы Кыргыз азиздер жана дүлөйлер коому маанилүү иштерди аткарууда. Бул уюм Кыргызстандагы эң алгачкы ыктыярдуу коомдук уюмдардын бири болуп эсептө-

лет. Ал 1937-ж. уюшулган. Бүгүнкү күндө бул уюм – республиканын бардык областарында жана райондорунда иш алыш барадат. Уюмдун 10 миндей мүчесү бар. Азиз жана дүлөй адамдарды иш менен камсыз кылуу үчүн адистештирилген 11 ишканан иштейт. Кыргызстанда азиз жана дүлөй балдар үчүн 6 балдар бакчасы, адистештирилген 4 орто мектеп иштейт. Уюмдун иш-аракеттеринин натыйжаласында 100дөн ашуун азиз жана дүлөй балдар жогорку окуу жайларында билим алууда. 1991-ж. бери Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомун – белгилүү коомдук ишмер **К. Б. Мамбетакунов** жетектейт.



К. Мамбетакунов.

СУРООЛОР:

1. Кыргызстандын жаны Конституциясына мүнөздөмө бергиле?
2. Мамлекеттик бийликтин бутактарын кандай түшүнөсүнор?
3. Мамлекеттик бийлик эмне үчүн кризиске учуралган?
4. Эмне үчүн Конституцияга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген?
5. Жогорку Кенеш жонунде эмне билесицер?
6. Саясий партияларга мүнөздөмө бергиле.
7. Кыргызстандагы шайлоо тартибине кандай өзгөртүүлөр киргизилген?
8. Өзүнөр жашаган жерде шайлоонун кандай жүргүзүлгөнүн айтып бергиле.

§ 28. ЭГЕМЕНДҮҮ КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭКОНОМИКАЛЫК АБАЛЫ

Кыргыз Окмотунүүн экономикалык саясаты

Кыргызстан саясий козкарандысыздыкка жеткени менен экономикалык жактан башка мамлекеттерге козкаранды бойдан калган эле. Анткени республиканын

өнөржайы Союздуң эл чарбасынын бирдиктүү комплексинде негизинен чийки заттарды жана жарым фабрикаттарды өндүрүүгө адистештирилип келген. Даир продукциялар болсо өлкөнүн башка региондорунда чыгарылып, аны реализациялоодон түшкөн кирешелер ошол жакта калып калуучу. Союздуң бузулушу менен экономикалык байланыштар үзүлүп, республика финансылык жана материалдык жактан өтө кыйын абалда калган.

1991-ж. аягында өнөржай өндүрүшүнүн жылдык орточо өсүшү кескин темендөгөн, курулуш менен агрардык өнөржай комп-

лексине жумшалган каражаттар акталбай калган. Энергетика, көмүр, женил жана тамак-аш өнержайы, машина куруу тармагындагы пландар ишке ашкан эмес.

1992-ж. январда Россия Федерациисы бааларды радикалдуу либералдаштырып, отун-энергетика комплексинин, металл, машина куруу тармактарынын продукцияларынын баасын эркин коё берген. Натыйжада КМШга кирген бардык мамлекеттеринде, анын ичинде Кыргызстанда экономикалык кризис курчуган. Кыргызстанда, өндүрүш 1992-ж. 27 процентке төмөндөгөн. Экономикалык мамилелер бузулуп, әл чарбасы бүлгүнгө учураган.

Мына ушундай шартта 1992-ж. июляда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин тогузунчук сессиясы Өкмөттүн 1992-1995-жж. эсептелген экономикалык реформаларынын программасын талкуулаш кабыл алган. Программада 1990-ж. бери жүргүзүлүп келе жаткан экономикалык реформаны республиканын стратегиялык багытына ылайык өнүктүрүү караган. Мамлекеттик программада менчиктештируү, жер реформасы, калкты социалдык жактан коргоо, мамлекеттик инвестициялар боюнча конкреттүү милдеттер аныкталган. Негизги максат катары макроэкономикалык абалды жөнгө салуу, өндүрүштүн төмөндөшүн токтотуу, экономиканын есө башташи учун шарт түзүү керек эле. Бул учун тармактар боюнча реформа жүргүзүү, рыноктук баалардын ролун көтөрүү, монополияларды ақырындык менен жооп, конкуренцияга жол ачуу, менчиктештируү аркылуу мамлекеттин экономикалык ишкердүүлүккө кийлигишүүсүн азайтуу, товар өндүрүүчүлөрдүн ишине тике контролдүк кылууну токтотуу каралган. Мындан тышкary бул программада товарлардын баасын аныктоодо мамлекеттин кийлигишүүсүн мүмкүн болушунча азайтуу белгиленген.

1993-ж. аягына чейин өнержайдын 40-50 процентин, куралыштун - 50, айыл чарбасынын 25-30, турак жайдын - 70 процентин жана тейлөө тармактарын 100 процентке менчиктештируү милдети коюлган.

Күчтүү жана ийкемдүү рынок системасын өнүктүрүү учун өкмөт өнержай ишканаларына коммерциялык мамилелерди КМШнын өлкөлөрү же башка мамлекеттер менен эркин түзүүгө мүмкүнчүлүк берген. Бул учун өкмөт 1993-ж. 1-январынан баштап өнер жайдан мамлекеттик заказдарды алып таштаган.

Бул программа боюнча Кыргызстанда рынок мамилелери: менчиктештируү, бааларды либералдаштыруу, экономикага мамлекеттин кийлигишүүсүн токтотуу, жеке менчик киргизүү, соода эркиндиги, экспорт жана импорт боюнча чектөөлөрдү жоюу, бирдиктүү кредит, финансы, акча жана салык саясаттарын бир мезгилде жүргүзүү каралган.

Ошентип, Кыргызстан администрациялык-буйрукчул, пландуу экономикадан баш тартып, радикалдуу реформа аркылуу рынок мамилелерине тез өтүү жолун биротоло тандап алган. Ал үчүн бириңчи кезекте коомдук менчички мамлекеттен ажыраттуу ишин тездетип, көп укладдуу, өзүн-өзү жөнгө салуучу экономиканы түзүү керек эле. Өндүрүш каражаттарынын эсси болмоюнча рынок мамилелерине өтүү мүмкүн эмес болчу.

Кыргызстанда менчиктештируү иши 1991-ж. 20-декабрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши кабыл алган «Кыргыз Республикасында менчички мамлекеттен ажыратуунун, менчиктештируунун жана ээлик кылуунун жалпы башталыштары жөнүндө» мыйзамдын негизинде башталган. Бул мыйзамды турмушка ашыруу үчүн республикада Мамлекеттик мүлктү башкаруу жана ээлик кылууну колдоо боюнча комитет (Маммұлкком) түзүлгөн.

Кыргыз Республикасынын Конституциясында жер, анын байлыктары, токойлору, суулары жана башка табигый ресурстары, маданий жана тарыхый байлыктары менчиктештирилбей турғандыгы аныкталган.

Мыйзамга ылайык менчиктештируү элдин, әмгек коллективдеринин даярдыктарына жараша, ошопордун кызыкчылыгы үчүн жүргүзүлмөк. Тилекке каршы, менчиктештируунун бул принциби адегенде практика жүзүндө, кийин мыйзам тарабынан одопо бузулган. Республикада мамлекеттик чиновнистер, ишканы, чарба жетекчилери тарабынан алар каалгандай сатыла баштаган. Өткөөл мезгилдеги башаламандыктан пайдаланып, көптөгөн көмүске акционердик коомдор, фирмалар пайда болуп, карапайым элди ачыктан-ачык алдоого өтүшкөн. Бийлигине жана байлыгына таянган адамдардын тобу гана мамлекеттик мүлктүн орчундуу бөлүктөрүн эзлеп алууга же сатып жиберүүгө үлгүргөн. Менчиктештируунун бириңчи жана негизги баскычы элдин пайдасы үчүн жүргүзүлгөн эмес. Маммұлкком ишти өз деңгээлинде уюштура албагандыктан, республикага, элге орду толгус материалдык зыян алыш келген. Жарандык укуктар кемснитилген.

Менчиктештируунун жүрүшүндө жумушчу орундарын сактоо жана өндүрүштү кенейтүү жөнүндө эч кандай кам көрүлгөн эмес. Миндеген адамдар жумуш орундарынан ажырап көчөгө сүрүлгөн. Социалдык жактан жетишилген ийгиликтердин көбү жоюлган. Менчиктештируү боюнча мыйзамдын калктын айрым социалдык катмарларга женилдиктерди берүү жөнүндөгү талабы эске алынган эмес.

1994-ж. Кыргызстанда менчиктештируунун экинчи этапы башталат. Бул мезгилде менчиктештируү экономиканын

түзүлүшүн кайра курууга, жеке менчик әэлеринин катмарын калыптаңдырууга, ошол аркылуу рынок мамилелеринин реалдуу негизин түзүү максатын көздөгөн. Менчиктештириүүнүн жүрүшүндөгү башаламандык токтолтуулуп, бул иште айқындуулукка жол ачылган. Менчиктештириүүнүн масштабы жана темпи бир аз азайтылган. Программага ылайык мамлекеттик мүлктер менчиктин акционердик, жеке, аралашма ж.б. түрлөрүнө айланы баштаган. Натыйжада республиканын экономикасынын 50 проценттен ашыгын мамлекеттик эмес ишканалар түзүп калган.

Жаңы программага ылайык орто жана ишканалар менчиктештириүүнүн альтернативдүү варианты менен жүргүзүлүп, жеке адамдарга же уюмдарга сатыла баштаган. Бул учун алуучу адегенде сатып ала турган ишкананын кийинки келечегин езүнүн план-долбоорунда ачык көрсөтүүсу талап кылынган.

Жаңы программада купондук жана акча аукциондорун откөрүү иштери да такталган. Бирок карапайым элдин көпчүлүгү купон Маммүлкком тарабынан бекемделген баалуу кагаз экендигин, анын баасы ёсөрүн түшүнгөн эмес. Ошондуктан көпчүлүк эл купондорун туура пайдаланууну билишпей, болор-болбос акчага базарларда сатышкан. Муну чогултуп алышкан ар кандай инвестициялык фонддор пайда көрүшкөн.

1994-ж. ортосунан Кыргызстанда массалык менчиктештириүү башталат. Бул элдик менчиктештириүүнүн программасын Кыргызстандын өкмөтү, республиканын Мамлекеттик мүлк фондусу АКШнын өкмөтү менен биргелешип иштеп чыккан. 1994-ж. аягына чейин эле республикада 378 ишканын мамлекеттен ажыратылып менчиктештирилген. Алардын 100ү купондук аукциондордо сатылган. 40 проценти колективдүү, 20 проценти жеке менчикке сатылган, 27 проценти акциялаштырылган. Менчиктештириүү башталган 1991-ж. баштап республикадагы 10 мин мамлекеттик ишкананын тенинен көбүреөгү менчиктештирилген. Массалык менчиктештириүү 1996-ж. чейин жүргүзүлүп, бул мезгилде көптөгөн адамдар купондук аукциондор аркылуу менчик әэлери болуп калышкан. Натыйжада мамлекеттик эмес сектор өнөржайынын бүткүл продукциясынын 50 проценттен ашыгын чыгарып калган.

Аграпдык саясат

Эгемендүү Кыргызстандын жалпы жер аянты 19,6 млн га, анын ичинен айыл чарбасына жарактуу жер 10,6 млн га же 55,8 процентти түзөт. Жердин 44,2 процента айыл чарбасына жараксыз. Айыл чарбасына жарактуу жерлердин айдоосуна (огороддорду эсептегендө) 12,3 процент, дын жерлерге 0,1 процент, көп жылдык

өсүмдүктөргө 0,4 процент, чөп чабындыга 1,7 процент, табигый жайытка 85,6 процент туура келет.

Кыргызстандын эл чарбасынын негизин түзгөн айыл чарбасын өнүктүрмөйүнчө эгемендүү республикабыз эч качан алдыга жылбасы белгилүү. КМШ боюнча алганда айыл-кыштак калкы орто эсеп менен 30 проценттен ашпаса, бүгүнкү күндө Кыргызстандын айыл-кыштактарында анын калкынын 60 проценттен ашыгы жашайт. Кыргызстандын келечеги айыл чарбасынын өнүгүшүнө кандай денгээлде байланыштуу экенин ушундан эле баамдасак болот.

Мурдагы колхоз-совхоз системасы өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдаланып бүткөндүктөн, 80-жж. эле алардын көбү жанбактылык маанайда болуп калышкан. Алардын мамлекетке карызы жылдан жылга өскөн. Ошондуктан айыл чарбасын рынок экономикасына ылайыкташтыруу үчүн Кыргызстанда 1991-ж. баштап жер жана агрардык реформасы жүргүзүлө баштаган. Реформаны жүргүзүүдө айрым реформаторлор адегенде эле колхоздорду жана совхоздорду таркатып, жерди жеке менчикке сатууну сунуш кылышкан. Бирок жерди сатууда жергилитүү эл жерсиз калат деген сактануучулук бул саясатка жол берген эмес.

Жаны агрардык саясат боюнча колхоздорду, совхоздорду, фермердик чарбаларды, ижааралык, кооперациялык чарбалардын бирдей иштешиң камсыз кылуу; өткөөл мезгилде тамекиге, пахтага, этке, жүнгө, жашылча-жемишке мамлекеттик монополияны сактоо; айылда майда бизнести, ишкердүүлүктүн бардык тармактарын ар тараалтада өркүндөтүү ж. б. каралган.

Реформаны акырындык менен, жергилитүү өзгөчөлүктөрдү, элдин мүдөөсүн, даярдыгын эске алуу менен жүргүзүү агрардык саясаттын негизги милдети эле. Адегенде экономикалык жактан өтө начар колхоз, совхоздордун жерлерин алыш, мураска калтыруу укугу менен дыйкандарга берүү, дыйкан чарбаларынын кенири тармактарын түзүү каралган.

Реформанын жүрүшүндө бир катар кемчиликтөрдө орун берилип, айрым чарба жетекчилери тарабынан «Жер кодекси», «Жер реформасы», «Дыйкан чарбалары жөнүндөгү» мыйзамдар одоно бузулган. Айыл чарбасынын материалдык-техникалык базасын талап-тоноого жол берилген. Натыйжада дыйкандардын кызыкчылыктары эске алышбай, укуктары четке кагылган. Айыл чарба өндүрүшү кескин түрдө төмөндөп кеткен. Республиканын калкын азык-түлүк менен камсыз кылуу начарлай баштаган.

1991-ж. ноябрда Президент айыл чарбасындагы мамилелерди жөнгө салуу үчүн атайын Указ чыгарып, ал боюнча 1992-ж. 1-декабрына чейин айылдыктарга жана шаардыктарга бардык

региондордо жер участокторун бөлүп берүү белгиленген. 1993-ж. 1-февралына чейин рентабелдүүлүгү 15–25 процентти түзгөн колхоздорду айыл чарба кооперативдерине айландыруу караган. Реформага жетекчилик кылуу учун 1991-ж. ноябрда эле Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин жетекчилиги астында Кыргыз Республикасынын жер реформасы боюнча мамлекеттик комиссиясы түзүлгөн. 1993-ж. аягында 172 колхоз жана совхоз таркатылып, алардын ордуна 17,5 мин дыйкан чарбалары, 197 кооперативдер, 120 майда ишканалар, 119 ассоциациялар жана 9 акционердик коомдор түзүлүп, алар айыл чарба продукциясынын 52 процентин өндүрүшкөн. Ушул жылдын июлүнан баштап айыл чарба продуктуларын мамлекет рынок баасында сатып ала баштаган.

1995-ж. карата республикасындагы дыйкан (фермер) чарбаларынын саны 21,1 минге жеткен. Булардын ичинен айрым чарбалар тез арада эле рынок мамилелерин өздөштүрүшүп, өндүрүштүү жолго коуюга жетишип, пайда көрө баштаган. Тилемекке каршы, жаңы типке өткөн көпчүлүк чарбалар экономикалык өтө кыйын абалга дуушар болушкан. Мунун себептери өтө көп эле. Жер алган дыйкандардын көпчүлүгүнүн аны иштетүү учун техникасы, үрөндөрү болгон эмес. Агротехникалык зережелер колдонулбай калган. Инфляциянын күч алышы кредит алган дыйкандарды оор абалга калтырган. Жерди тенденз бөлгөнде ар бир үй-бүлөгө орто эсеп менен 1–3,5 га жер туура келип, бул жерлерде түзүлгөн дыйкан чарбаларынын көпчүлүгү алсыз, конкуренцияга туруксуз майда чарбалар болуп калган. Көпчүлүк дыйкандар натуралдык чарба жүргүзүшүп, өз үй-бүлөсүн эпте бакканга жараган.

Улүштөрүн алган соң бытырап бөлүнүп кеткен чарбаларга караганда дыйкан чарбалардын бирикмелери чарба жүргүзүүдө өздөрүнүн натыйжалуулугун көргөзгөн. Алардын айрымдары кооперациялык менчикти чындоо аркылуу эң ири өлчөмдөгү киреше алууга жетишишкен.

Кыргызстандын айыл чарбасынын негизин түзгөн мал чарбачылыгындагы абал да начарлап кеткен. 1992-ж. чейин республиканын айыл чарбасынын кирешесинин 35 процентин кой чарбасы берген. Бийик тоолуу райондордун киршелеринин 95 процента да ушул кой чарбасынан алышчу. Бул тармактын продукциясынын арзан баада сатылганына карабай республика жылына андан 0,5 млрд сом киреше алышп турган.

Реформа жылдарында республикадагы койдун башы кескин азая баштаган. 1994-ж. январда республиканын бардык чарбаларында 7,5 млн баш кой калган. Ал эми 1995-ж. январга карата алардын саны 4,5 млн башка түшкөн. Кой тирүү товарга,

ал тургай товарлардын эквивалентине айланып, күндөлүк көркөтүлүчү товарларга алмашыла баштаган.

Реформа жүргүзүлгөн алгачкы беш жылда дыйканчылык да ете начарлап кеткен. Дан өгиндери менен тоот өсүмдүктөрүнүн айдоо 21–23 процентке төмөндөгөн. 1994-ж. өгиндин дүн жыйымы 1993-ж. салыштырганда 35 процентке, дыйканчылыктын дүн жыйымы 20 процентке ылдыйлаган.

Айыл чарбасындагы начар абалды ондоо үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү экономикалык реформаларды 1994–1995-жж. терендетүү үчүн жана Программа иштеп чыккан. Бул Программаны жүзөгө ашыруу үчүн Президент 1994-ж. 22-февральда «Кыргыз Республикасында жер жана агрардык реформаны терендетүүн чаралары жөнүндө» Указ чыгарган. Анда мамлекеттик агрардык секторду реформалоонун стратегиялык бағыты аныкталган. Ал боюнча дыйкандарга чарба жүргүзүүнүн формаларын тандоого толук эркиндик берилип, реформаны жүргүзүүде айкындуулукка кенири жол ачылган. Дыйкандар өзүнө тиешелүү жерлерде айыл чарба өндүрүшү үчүн гана пайдаланууга милдеттендирилген. 1995-ж. январда мурдагы көптөгөн салыктардын ордуна бирдиктүү жер салыгы киргизилген. Ушул эле жылы өкмөт айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча 1996–1999-жж. эсептелген программаны иштеп чыгып, аны жүзөгө ашыруу аракетин баштаган.

1998-ж. Бүткүл дүйнөлүк банк республиканын сугат системасын ондоо үчүн 35 млн доллар бөлгөн. Ал боюнча 13 плотина, анын ичинде Ортолокой, Папан, Киров, Карабуура ж. б. суу сактагычтары, ошондой эле 40ка жакын сугат тармактары калыбына келтирилип, алардын коопсуз иштеши камсыз кылымак.

Сугат тармактарына көнүл буруу жер жана агрардык реформаны ийгиликтүү жүргүзүүгө эң зор өбелгө болору шексиз. Анткени сугат тармактарынын абалынын начарлашынын натыйжасында 1988-ж. эле 15,5 мин гектар сугат жерлери кайрак жерлерге айланган. 1999-ж. эле мелиорациялык абалын жакшыртуу талап кылган жерлердин жалпы аянты 90 мин гектардан ашкан.

Жер жана агрардык реформанын жүргүзүлүшүнүн натыйжасында 1991–1998-жж. Кыргызстандагы 515 колхоз, совхоз жана башка айыл чарба ишканалары реформаланып, алардын базасында 54,5 мин жеке чарба, 367 айыл чарба кооперативи, 318 колективдүү дыйкан чарбалары, 47 акционердик коомдор жана 8 агрофирма түзүлген.

1990–1998-жж. аралыгында жылкыдан бөлөк малдын башы кескин төмөндөгөн. Ири мүйүздүү мал – 73,4 процентке, чочко – 23,5, кой жана эчки – 38,1, канаттуулар – 16,7 процентке

азайган. Натыйжада чарбанын бардык түрлөрүндө мал чарба продукцияларын өндүрүү азайган.

Жер жана агрардык реформаны жүргүзүүнүн натыйжасында республиканын агроөнөр жай комплексинде рынок мамилелеринин калыптанышы үчүн укуктук жана экономикалык негиздер түзүлгөн:

- айыл чарбасында жеке, колективдүү жана мамлекеттик менчикке негизделген көп укладдуу экономика түзүлгөн;

- айыл чарба продукциясын өндүрүүдө, бөлүштүрүүдө жана керектөөдө монополия жоюлган;

- жеке менчиктин киргизилиши менен өндүрүштүн натыйжалуулугун көтерүү үчүн шарт түзүлгөн;

- чарба жүргүзүүнү алдыңкы ыкмаларын, илимий-техникалык прогресстин жетишкендиктерин пайдаланууда, продукциялардын сапатын жакшыртууда конкуренцияга кенири жол ачылган;

- дыйкандар менен фермерлердин продукция өндүрүүдөгү жоопкерчилиги өскөн, алардын чарбаны натыйжалуу жүргүзүүгө болгон кызыкчылыктары жогорулаган.

Жетишкендиктерге карабастан, реформанын жүрүшүндө бир катар кемчиликтер кетирилип, кыйынчылыктар пайда болгон:

- айыл чарбасынын материалдык-техникалык базасы кыйроого учураган. Техникалар, короо-сарайлар бүлүнүп талоонго учураган;

- өндүрүш кескин түрдө төмөндөгөн, натыйжада айыл чарбасынын кирешеси азайган;

- машиналарды, жабдууларды, үрөн, жер семирткичтерди, майлоочу жана күйүүчү майларды алуу үчүн капитал жетишсиз болгон;

- мурда пайдаланылып жүргөн көпчүлүк жерлер иштетилбей калган;

- айыл жеринде жумушсуздук жана жакырчылык күч алган;

- кол эмгек менен өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларын сатып өткөрүү кыйынчылыкка турган.

Кыргызстандын агрардык өнержай комплексин өнүгүшүн камсыз кылуу үчүн республиканын өкмөтү жаңы чааларды коруудо. 1998-ж. баштап Кыргызстандагы жер жана агрардык реформасы дагы бир баскычка көтөрүлдү. Жалпы элдик референдумдун жыйынтыгы боюнча жерге жеке менчик киргизилген. Буга байланыштуу айрым мыйзамдар кайра каралып, Кыргыз Республикасынын «Жер жөнүндөгү кодекси», Кыргыз Республикасынын «Кооперация жөнүндөгү» мыйзамы жана Кыргыз Республикасынын «Дыйкан (фермер) чарбалары жөнүндөгү» мыйзамы иштелип чыгып, Кыргыз Республикасынын Жогор-

ку Кенеши тарабынан 1999-ж. майда кабыл алынган. Бул мыйзамдар республиканын агроөнер жай чөйрөсүндө топтолгон мааселелерди чечүүдө, өндүрүштүк мамилелерди жөнгө салууда маанилүү укуктук негиз болуп калды.

2000-жылдын 13-декабрында Кыргыз Республикасынын Президенти республиканын Жогорку Кенешине жер реформасына байланышкан мыйзамдарды өзгөртүү сунушу менен кайрылган. Жогорку Кенештеги талкуудан кийин «Жер Кодексинен» жерди сатууга жана сатып алууга тыюу салган беш жылдык мараторий жөнүндөгү статья алынып ташталды. Ал эми 2001-ж. август айында Кыргызстандын Өкмөтү айыл чарбасынdagы жер участокторун сатуу, сатып алуу тартиби жөнүндө Жобону бекитти. Ошентип, республиканын айыл чарбасынын рынок мамилелерине отшүүн төздөтүү үчүн дагы бир чечкиндүү кадам жасалды.

СУРООЛОР:

1. Эмне үчүн менчиктештируү саясаты жүргүзүлген?
2. Менчиктештируүнүн жүрүшүнде кандай кемчиликтер кеткен?
3. Өнөржайын реформалоо кандай жүргөн?
4. Жаны агрардык саясатка мүнездөмө бергиле.
5. Айыл чарбасынын абалы жөнүндө айтып бергиле.
6. Дыйкан (фермер) чарбалары силердин райондо кандай өнүгүүдө?
7. Жерге жеке менчиктин киргизилишинин мааниси жөнүндө айтып бергиле.

§ 29. КАЛКТЫН СОЦИАЛДЫК ТҮРМУШУ

Коомдун социалдык турмушунда анын социалдык түзүлүшү өзгөчө маанилүү орунда турат. «Коомдун социалдык түзүлүшү» деген түшүнүк өтө кенири экендигин эске алуубуз керек. Социалдык түзүлүш өзүнө социалдык-демографиялык, социалдык-кесиптик, социалдык-таптык, социалдык-улуттук ж. б. түшүнүктөрдү камтыйт. Калктын санынын тез өсүшү өзгөчө совет бийлигинин сонку отуз жылына туура келген. Алсак, 1959-ж. Бүткүл союздук эл каттоонун жыйынтыгы боюнча Кыргыз ССРинде 2,1 млн адам жашаган. 1991-ж. болсо республиканын калкы 4,4 млн адамга жеткен, т. а. бул мезгилде калктын саны эки эсеге өскөн.

Кыргызстандын калкы демографиялык жактан КМШ өлкөлөрүнөн калкынын табигый осушунун (бир жылда төрөлгөндөр менен өлгөндөрдүн ортосундагы айырма) жогорку темпте экендиги менен өзгөчөлөнгөн. Натыйжада 90-жж. биринчи жары-

мында эмиграциянын дөңгөли етө жогору болуп, 150 минден ашык адам көчүп кетсе да, республиканын калкы сан жагынан ёскөн. 1999-ж. эл каттоо боюнча Кыргызстандын калкы 4,7 млн адамды түзгөн. Бул негизинен калктын табигый өсүшүнүн натыйжаласында камсыз болгон. Алсак, 1990-ж. 1000 кишиге – 29,1 бала төрөлгөн. 1993-ж. бул көрсөткүч – 26,1, 1998-ж. – 22 болгон. Жалпысынан алганда республика боюнча төрөлгөндөрдүн саны бир аз кыскарган. Бул 90-жж. экономикалык жана социалдык кыйынчылыктарга байланыштуу болгон. 90-жж. аягында демографиялык жагдай төрөлгөндөрдүн, энелер менен наристелердин өлүмүнүн бир аз азайышы жана республикадан калктын миграциялык агымынын төмөндөшү менен муназзелет. 1998-ж. 101,7 мин бала төрөлгөн. Ош жана Чүй областтарында балдардын төрөлүшү азайш, Талас облас-ты менен Бишкекте өсүш белгиленген. Ушул жылы 24 мин адам өлгөн, же калктын 1000 адамына 7,2 адам туура келген. Табигый өсүш 67,7 мин адамды түзгөн. 1998-ж. республикага 10,3 мин адам көчүп келип, 16 мин адам көчүп кеткен, миграциялык агым 5,7 мин адамды түзгөн.

Табигый жана миграциялык процесстердин натыйжаласында республиканын калкынын саны 2002-ж. августта 5 млн адамга жеткен.

Кыргызстандын калкынын демографиялык өнүгүүсүнүн дагы бир өзгөчөлүгү – КМШга салыштырмалуу шаар калкынан айыл-кыштак калкынын басымдуулук кылганы. КМШда орто зеп менен калктын 60 проценти шаарларда, ал эми 40 проценти кыштактарда жашашат. Кыргызстанда болсо 2002-ж. калктын 64 проценти айыл-кыштактарда жашаган. Областтар боюнча алганда айылдыктар алардагы калктын Ысыккөл обlastында – 69, Ош обlastында – 70, Талас обlastында – 76, ал эми Нарын обlastында – 82 процентин түзөт. Кыргызстандын айыл-кыштактарында жашаган калктын 70 процентке жакыны кыргыздар болгон. Ал эми бийик тоолуу райондордо айыл калкы анда жашагандардын 80 проценттен ашыгын түзүп, алардын дээрлик бардыгы кыргыз улутундагылар болгон.

Кыргызстандын калкынын жайгашышы да ар түрдүү. Буга республиканын географиялык өзгөчөлүктөрүнүн таасири тийгөн. Калк Кыргызстандын жеринин 15 гана процентин түзгөн өрөөндөргө, тоолордун арасындагы ойдуундарга жайгашышкан. Бул жерлерде калктын жыштыгы 1 km^2 30дан 80 адамга чейин жетет. Алсак, азыр 1 km^2 жерге Ош обlastында – 24 адам, Талас обlastында – 13, Ысыккөлде – 8, Нарын обlastында – 5 гана адам туура келет. Демек, калк негизинен дыйканчылыкка ынгайлуу, климаты мелүүн өрөөндөргө көбүрөөк жайгашшкан.

Кыргызстандын калкынын социалдык-демографиялык түзүлүшүндөгү дагы бир өзгөчөлүк – эмгек жашына чейинки балдардын көптүгү, алар 39,7 процентке барабар, калктын 10,1 процентин эмгек жашынан өткөндөр (пенсиядагылар) түзөт. Ал эми эмгекке жарамдуулар 50,2 процентке барабар. КМШнын орточо көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу Кыргызстанда карылар менен балдардын саны кыйла жогору. Бул республикада балдардын көп төрөлүшү, салыштырмалуу өлүмдүн аздыгы менен түшүндүрүлөт.

Эмгек ресурстарын натыйжалуу пайдалануу, эмгекке жарамдуу адамдарды иш орундары менен камсыз кылуу – мамлекеттин эң чоң милдети. Бирок республиканын региондору боюнча эмгек ресурстарынын пайдалануунун денгээли бирдей эмес. Ал көбүнчө ошол региондун чарбасынын структурасына жараша болот. Мисалы, Нарын облсты мал чарбасына адистештирилген, калктын негизги кесиби – мал багуу. Малдын санынын кескин түрдө кыскарып кетиши менен бул жакта калкты иш менен камсыз кылуу етө татаал маселе болуп калган. Азырык экономикалык кризис учурунда, көпчүлүк ишканалар жабылып, ири шаарларда да жумушчулар жумушсуз калууда. Кыргызстанда жумушсуздук жылдан жылга өсүүдө. Реалдуу түрдө азыр республикада 150 минден ашык адам жумушсуз. Алардын 70 процентин 30 жашка чейинки жаштар түзөт.

Эмгекке жарамдуулардын 48,7 проценти аялдар, т. а. азыр 1 миллиондон ашык аялдар эмгекке жарамдуу деп эсептeliнет. Бирок алардын көпчүлүгү – жумушсуз. Алардын арасында жогорку жана атайын орто билимдүүлөрү көп.

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2006-ж. Кыргызстандын калкынын 60 проценттен ашыгыраагы жакыр делип эсептелген. Алардын ар бирине айына 715,77 сомдон киреше туура келген. 1989-ж. салыштырганда жакырчылыктын денгээли эки эсеге көбөйгөн. Жакырчылыкты жоюу азыркы мезгилде Кыргызстандагы эң маанилүү маселе болуп калууда.

Бул учун Кыргыз Республикасынын 2010-ж. чейин Өнүктүрүүнүн комплекстүү негиздери иштелип чыгып, 2001-ж. мајында кабыл алынган. Жакырчылыкты жоюунун Улуттук стратегиясы да аныкталды. Бул программалар республикабызда ар бир область, шаар, район, айыл өкмөтү боюнча иштелип чыгып жаткан программалар менен толукталуу менен жүзөгө ашырылууда. Азыркы мезгилде жакырчылыкты жоюу борбордук бийликтөрдин гана негизги иши болбостон, бүткүл коомдук ишине айланууда.

Калктын социалдык түзүлүшү

Коомдун социалдык турмушунда анын социалдык-таптык түзүлүшүндөгү өзгөрүүлөр жана таптардын, социалдык топтордун, катмарлардын ортосундагы өзара мамилелер маанилүү орунда турат. Совет бийлигинин жылдарында Кыргызстандын калкы өндүрүш каражаттарына карата мамилелери боюнча негизинен жумушчу жана колхозчу дыйкандар табына жана социалдык катмар делип эсептелген кызматчыларга белүнгөн. Эл чарбасынын өнүгүшүнүн натыйжасында Совет коомунун социалдык-таптык түзүлүшү да өзгөрүп, таптар жана кызматкерлер өз ичинде ар кандай катмарларга көбүрөөк жикtele баштаган. Жумушчу табы менен интеллигенция сан жагынан ескөн. Ал эми дыйкандар табы жылдан жылга азайган.

Кыргызстандын коомдук менчиктен менчиктиң көп түрлөрүнө негизделген рынок мамилелерине өтүшүндө мурдагы жумушчу, дыйкан жана интеллигенциядан башка жаңы боло-чок таптардын негизи түзүлө баштаган. Менчиктешириүүнүн натыйжасында завод, фабрикалардын, банктардын, концерндердин, тресттердин, корпорациялардын, биргелешкен ишканалардын, дыйкан (фермер), биргелешкен чарбалардын ээлери пайда болгон. Соода, тейлөө, өнержай, айыл чарба системасында көптөгөн ишканалар түзүлүп, аларды ээлеген адамдардын катмарлары пайда болгон. Шаардык жана айылдык буржуазиянын жана жалданма эмгекчилердин, кызматкерлердин катмарлары пайда болуп калыптана баштаган.

Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын региондорунда калктын социалдык-таптык түзүлүшүндө чон айырмачылыктар бар. Өнөржайллуу, ири шаарлары бар Чүй, Ош, Жалалабат облас-тарынын көпчүлүк райондорунда калктын социалдык-таптык түзүлүшү ар түрдүү, басымдуу көпчүлүгүн жумушчулардын түрдүү катмарлары, интеллигенция, түрдүү тармакта әмгектенген кызматкерлер, соодагерлер ж. б. түзөт. Ал эми бийик тоолуу Нарын обласында, Алай, Суусамыр, Тон, Чаткал ж. б. райондордо калктын курамы бир түрдүү дыйкандардан жана айыл интеллигенциясынан турат.

Калктын улуттук курамы жана улут саясаты

Кыргызстанда 80ден ашуун улуттун өкүлдерү жашашат. Кыргыздар калктын 65 процентин түзөт. Мында жашаган өзбектер менен казактар да Кыргызстандын жерин байыртадан мекендеген жергиликтүү калк катары эсептелет. Калган улуттардын негизин Кыргызстан Россиянын курамына киргендөн кийин ал жактан көчүп келген орустар менен украиндер, кытайлык бийликтен жапа чегип, куугун-

тукталып келген дунгандар менен уйгурлар түзөт. Булардан тышкary Украинадан куугунтукталган немецтер келишип, Чүйгө жана Таласка жайгашышкан. 20–30-жж. Түндүк Кавказдан кочурлгөн даргин ж. б. улуттардын өкүлдөрү келишкен. Дүйнөлүк экинчи согуштун жүрүшүндө чечен, ингуш, карачай, балкар, крым татарлары зордук менен көчүрүлүп келинген. Булар менен катар фашисттик оккупацияда калган СССРдин европалык бөлүгүнөн орустар, өзгөчө ленинграддыктар, украиндер, белорустар, согуштун майыптары, аялдар, кары-картаңдар келип жайгашышкан. Кыргызстанга көчүрүлүп келинген 30дан ашык ири өнержай ишканалары менен кошо түрдүү улуттагы жогорку квалификациялуу адистер да үй-бүлөлөрү менен көчүп келишкен. Булардын көбү Улуу Ата Мекендик согуш аяктағандан кийин өз мекендерине кайтышкан, ал эми айрымдары кетпестен Кыргызстанда калып жашап калышкан. Совет бийлигинин сонку отуз жылында Кыргызстандын өнөржайынын өнүгүшүнэ байланыштуу улуттук жумушчу адистерин көбүреек даярдоонун ордуна аларды Россиядан чакыруу, үй-жай менен камсыз кылуу күчөгөн. Булардан тышкary Сибирден, Ыраакы Чыгыштан, Россиянын түндүгүнөн өз ыктыяры менен жашоого ынгайлуу жер издең келгендердин саны арбын болгон. 80-жж. тыштан көчүп келүүлөрдүн саны кыскара баштаган. 1991-ж. баштап, тескерисинче Кыргызстандан көчүп кетүүлөрдүн саны көбөйгөн. Кыргызстанда орустардын саны 1990-ж. 918 мингэ жеткен, т. а. калктын 21,2 процентин түзгөн. Бул республикадагы орустардын эң көбөйгөн учуро болгон. 1991–1994-жж. Кыргызстандан 170 мин орус көчүп кеткен. Элдердин көчүп кетүүсү өзгөчө 1993-ж. ете жогору болгон. Бул жылды Кыргызстанга 23 миндей киши көчүп келсе, 143,6 киши көчүп кеткен. Алардын 80,8 минин орустар, 10,5 минин немецтер, 10,6 минин украиндер, 6 минин өзбектер, 8,7 минин татарлар ж. б. түзгөн. Көчүп кетүүнүн натыйжасында саны боюнча кыргыздардан кийинки орунда турган орустар 1990–1994-жж. эле 17 процентке, т. а. 918 минден 750 минге азайган. Көчүп кетүү боюнча экинчи орунда немецтер турган. 1989-ж. алардын саны республикада 102 мингэ жеткен. Алардын үчтөн бири, т. а. 30 мини 1991–1992-жж. Германияга көчүп кетишкен.

Көчүп кетүүнүн натыйжасында Кыргызстандын калкынын улуттук курамы өзгөргөн. 1993-ж. эл каттоонун маалыматы боюнча кыргыздар калктын – 56,5, орустар – 18,8, өзбектер – 13,5, украиндер менен немецтер – 1,5 процентин түзгөн. Он миндеген калкы бар татарлар (1,6 процент), казактар, дунгандар жана уйгурлар (0,9 процент), тажиктер (0,8), түрктер (0,5), азербайжандар, корейлер (0,4 процент) жана бир нече мин ки-

шиден турган белорустар, еврейлер, калмактар, армяндар, грузиндер, молдавандар, поляктар, цыгандар ж. б. жашайт.

1999-ж. эл каттоодо калктын улуттук курамында төмөндөгүдөй өзгөрүүлөр болгон. Табигый өсүшү жогору болгон кыргыздардын саны 5,5 процентке өскөн. Ошондой эле азиялык улуттардын – өзбектердин, тажиктердин, уйгурлардын, казактардын, кореялыктардын саны көбөйгөн. Эмиграцияга байланыштуу орустардын, немецтердин, украиндердин, татарлардын, еврейлердин саны кыскарган. Европалык калктардын Кыргыстандан көчүп кетүүсүнө республикадагы оор экономикалык кризис, көпчүлүк өнөржай ишканаларынын жабылып калышы, Кыргыз Республикасынын өз алдына көз каранды эмес мамлекет болушу, рынок мамилелерине өтүүдөгү кыйынчылыктар ж. б. себеп болгон. Эң өкүнүчтүүсү көчүп кеткендердин тенинен көбү жумушка жарамдуу, жогорку квалификациялуу жумушчулар, инженерлер, интеллигенция түзгөн. Бул республиканын эл чарбасы, өзгече өнөржай үчүн олуттуу жоготуу болгон.

Калктын көчүп кетүүсүн токтотуу, улут аралык мамилелердин туруктуулугун камсыз кылуу Кыргызстандын өкмөтүнүн негизги милдеттеринен болгон. Мамлекет ар бир жараны республиканы өзүнүн мекени катары сезиши үчүн күрөшкөн.

Кыргызстанда улут аралык мамилелерди турукташтыруу максатында 1994-ж. 21-январда Кыргызстан элдеринин Бириңи Курултайы өткөн. Буга республикадагы бардык улуттардын, элдердин, социалдык катмарлардын өкүлдөрү катышкан. Курултайда Кыргызстан элдеринин ассамблеясы түзүлүп, анын Уставы кабыл алынган, жетекчи органы – Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын Совети шайланган. Азыркы мезгилде 30га жакын улуттук-маданий борборлорду баш коштурган Кыргызстан элдеринин Ассамблеясы улуттар аралык ынтымактاشтыктын негизи катары таасирдүү форумга айланууда.

Калкты социалдык жактан тейлеенүү абалы

Элдин жашоо дөнгөэлин, билимин жана маданиятын жогорулатуу, адамдын кадырбаркын урматтап, укуктары менен эркиндиктерин камсыз кылуу – ар бир мамлекетте бириңи кезекте милдеттүү түрдө турмушка ашырыла турган жалпы адамзаттык деөлөттөр экендиги белгилүү. Көзкарандышыз мамлекетке айлангандан кийин Кыргызстанда Совет доорунан калган социалдык маселелер чечилмек тургай, теске-рисинче, алар ого бетер татаалдашууда.

Экономикалык криистен улам элдин турмуш дөнгөэли жыл сайын төмөндөп жатат. Бүгүнкү күндө республикада көпчүлүк социалдык топтор жакырчылыкка дуушар болушту. Социалдык-

экономикалык кайра түзүлөрдүн натыйжасында республикада акча кирешелеринин 50 проценттейи калктын бай жашаган 20 процентинин колуна топтолгон. Ал эми кедей жашаган калктын 20 процентинин колунда акча кирешелеринин 3,9 проценти гана бар.

Кризиске байланыштуу жашы улгайган адамдардын, саламаттыгына байланыштуу убактылуу же биротоло майып болуп калгандардын тагдыры ете татаалдашты. Калктын бул катмарына пенсия жана жөлекпүл (пособие) берүү ишин жакшыртуу үчүн 1993-ж. декабрда Кыргыз Өкмөтү тарабынан республика-дагы мурдагы бир катар фондулардын ордуна Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуда түзүлгөн.

Кыргызстандын социалдык камсыздандыруу чейресүндө жүргүзүлгөн реформанын натыйжасында республикада пенсияларды жана жөлекпүлдү чектөөнүн жаны эрежелери киргизилди. Эми мамлекеттик ишканаларда жана мекемелерде иштегендердин жөлекпүлдары менен пенсияларынын өлчөмү алардын эмгек стажысына жана алар Социалдык фондуга ай сайын милдеттүү түрдө төлөп турган камсыздандыруу взносунун жалпы суммасына байланыштуу болуп калды. Мындан тышкары ар бир адам Социалдык фонддогу өзүнүн эсебине ыктыярдуу түрдө, каалаган суммада акча которо алат.

Кийинки жылдары мамлекеттик ишканалар менен мекемелердин көпчүлүгү жабылып, калктын бир бөлүгү жекече иштеп калды. Ушуга байланыштуу калктын бул катмары да келе-чектеги пенсиясы үчүн камсыздануу взносун төлөө же камсыздандыруу полистерин сатып алуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болду. Соңку мезгилде Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун иштери бир кыйла жакшырды.

90-жж. калкты турал жай менен камсыз кылуу проблемасын чечүү багытында бир топ иштер жүргүзүлгөн. Өз каражаты менен үй курууну каалагандарга шаарларда жана айылдарда жер участокторун бөлүп берүү иши массалык түрдө жүргүзүлгөн. Аларга женилдетилген кредиттер берилген.

Айыл жеринде калкты таза суу менен камсыз кылуу иши өзгөчө курч маселелерден болуп калды. Азыркы мезгилде 1000ден ашуун айыл-кыштактарды таза суу менен камсыз кылуу үчүн аракеттер башталды. Калктын жашоо шарттарын жакшыртуу үчүн жергиликтүү ресурстарды, чет элдик инвестицияларды кенири пайдаланууга көнүл бурулууда.

Калкты тейлоөнүн маанилүү тармактарынын бири – байланыш экендиги белгилүү. Бүгүнкү күнде бул тармактын мааниси өзгөчө жогорулоодо. Эгемендүүлүккө жеткенден кийин Кыргызстанда байланыш тармагын өнүктүрүүгө айрыкча көнүл бурул-

ган. Анткени республиканын телекоммуникациялык тармагы 60-жж. эле курулуп, бардык жагынан эскирген жабдуулар менен иштеп жаткан. Электрониканын жана электрондук техникиканын күчтүү өнүгүшү дүйнөлүк телекоммуникациянын инфраструктурасына – глобалдуу масштабдагы байланыш системасына чыгууну талаап кылган.

Кыргызтелекомдун аракети менен Кыргыз Республикасынын телекоммуникациясын жакшыртуунун долбоору иштелип чыгып, жүзөгө ашырыла баштады. Натыйжада республиканын калкын телефон, телеграф, факс байланышы менен тейлөө, интернет тармагынын маалыматтарын алуу иштери жолго коюлган. 1996-ж. Кыргызстанда спутник байланышынын жаны тип-тиги станциясынын курулушу менен республикабыз Россия, Япония, Кытай, Индия, Германия, Англия жана Европанын бир катар өлкөлөрү менен түздөн-түз байланышууга мүмкүндүк алган.

Калктын саламаттыгын сактоо жана жакшыртуу социалдык турмуштун эң маанилүү тармагы болуп эсептелет. Совет бийлигинин жылдарында Кыргызстанда медицина жана саламаттык сактоо салыштырмалуу зор ийгиликтерге жетишкендиги белгилүү. Маалыматтар боюнча 1992-ж. Кыргызстандын калкынын жашынын орточо узактыгы 68,3 жашка (эркектердики – 64,2, аялдардыки – 72,2) жеткен.

Экономикалык кризис саламаттыкты сактоо системасына да өзүнүн кесепетин тийгизүүде. Социалдык турмуштагы чоң жетишкендик катары эсептелген акысыз медициналык жардам берүү ақырындык менен кыскарып, медицинанын айрым түрлөрү ооруулуларды дарылоодо акы алууга еткөрүлүүде. Дарыдармектердин баасы улам жогорулап жатат. Мунун натыйжасында калктын кедей катмары медициналык жардам алууда өтө кыйынчылыктарга дуушар болууда. Кийинки мезгилде республикада санэпидемия мекемелеринин иштери өтө солгундан кеткен. Ушуга байланыштуу калк арасында кургак учук, бруцеллез өндүү социалдык оорулар күч алууда. Адамдардын өмүрүн кыйган оорулар азаймак тургай жылдан жылга көбөйшүү медицинанын алсыздыгын көрсөтүүде.

Кыргызстанда 1999-ж. «Денсоолуктун жылы» делип жарыяланган. Буга ылайык республикада саламаттыкты сактоо боюнча реформа жүргүзүлүүде. Бул иште ооруулардын, поликлиникалардын, калкты диспансерлештируүнүн тармактарын көнөйтүүгө, аларды жаны аппараттар менен камсыз кылууга чоң көнүл бурулууда. Сонку жылдарда түзүлүп иштей баштаган үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору калктын саламаттыгын сактоодо натыйжалуулугун көрсөтүүде.

СУРООЛОР:

1. Коомдун «социалдык түзүлүшү» дегенди кандай түшүнөсүнөр?
2. Калктын социалдык-таптык түзүлүшү жөнүндө айтып бергиле.
3. Жакырчылыктын жана жумушсуздуктун осүшүнүн себептери кайсылар?
4. Калктын улуттук түзүлүшүнө, улут саясатына мүноздөмө бергиле.
5. Калк социалдык жактан кандайча тейленүүдо?

§ 30. ЭГЕМЕНДҮҮ КЫРГЫЗСТАНДЫН РУХАНИЙ ТУРМУШУ

Билим берүү жана илим

Билим берүүнүн мурунку системасы озүүн натыйжалуулугун жоготуп, рынок мамилелеринин шарттында экономикасынын, техникасынын, маданиятынын талабына туура калбей калган. Кыргызстандын көзкаранды эместиги жарыялангандан кийин билим берүү тармагын реформалоо иши жүргүзүлө баштаган. 1992-ж. декабрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши «Билим берүү жөнүндө» мыйзам кабыл алган. Анда азыркы кезде билим берүүнүн борборунда адам, анын билим алууга болгон умтулусуна жардам берүү турары аныкталган. 1996-ж. «Билим жылы» делип жарыяланып, 19-марта Президенттин указы менен «Билим» улуттук программасы бекитилген. Анда билим берүүнү демократиялаштырууга, гумандаштырууга, дифференциялаштырууга, мектептердин базасын чындоого өзгөчө көнүл бурулган.

Реформанын жүрүшүндө КМШдагы башка республикаларынын көбүнөн айырмаланып, Кыргызстанда мектеп окуучуларынын жана студенттердин саны кыскарган эмес.

Билим берүү тармагындагы реформанын натыйжасында 1993-ж. баштап жаны типтеги гимназия, лицей, мектеп комплекстери пайда болгон. Мектептерде окутуунун жаны ықмалары: стандарттуу эмес сабактар, окуучулардын билимин рейтинг системасы аркылуу текшерүү, тест жүргүзүү, атайын сабактарды киргизүү, компьютерлештириүү ж. б. кенири киргизиле баштаган.

Акча каражаттарынын жетишпегендигине карабастан, билим берүүгө мамлекеттик бюджеттен акча бөлүүнүн өлчөмү бир аз болсо дагы жогорулоодо.

Кийинки жылдары билим берүүгө эларалык уюмдардын грант жана кредит формасында жардам берүүсү күчөгөн. Бул багытта «Тасис» (КМШ өлкөлөрүнө Европалык техникалык жардам), «Темпус» (жогорку билимди Европалык колдоо програм-

масы) программаларынын жардамы чоң болууда. Бул программаларга ылайык мектептердин материалдык-техникалык базасын чындоого өзгөчө көнүл бурулууда. Азия өнүгүү банкы республика үчүн аттайын «Билим жана окутуу боюнча генералдык план» иштеп чыгып аны ишке ашыра баштады. Ал үчүн бул банк Кыргызстанга 40 жылдык мөөнөткө 37,7 млн доллар кредит белгөн. Бул боюнча мектептерди, колледждерди жана жогорку окуу жайларын окуу китечтери жана куралдары менен камсыз кылууга, окуу лабораторияларын курууга, башкаруунун информацийлык системасын түзүүгө, мугалимдерди даирдоо жана квалификациясын көтөрүү үчүн алыс аралыктан туруп окутууга көнүл бурулган. 90-ж. башында Кыргызстан “Интернет” тармагына кирген. Азыр анын кызматынан 10 университет жана 50 мектеп пайдаланат. Келечекте республиканын 200 мектеби эларалык «Интернет» компьютердик тармагына кошулмакчы.

Реформанын жүрушүндө мектептерди жана окуу китечтери жана куралдары менен камсыз кылууга өзгөчө көнүл бурулууда. Бул иште Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлигине караштуу Кыргыз Билим берүү академиясы үзүрлүү иш жүргүзүп жатат.

Экономикалык кыйынчылыктарга байланыштуу мугалимдерди материалдык жактан колдоо иши талапка жооп бербей келүүдө. 1996-ж. эле мугалимдерге айлык акы төлөө боюнча карыздар 86,395 мин сомду түзгөн. Бул карыздардын 50 процента Ош жана Жалалабат областтарына туура келген.

Эгемендүү Кыргызстанда билим берүү тармагы азыркы кезде социалдык чөйрөнүн эң эле массалык тармагы болуп калды. Бул тармакта 1 млн 200 мин киши алек болууда. Булардын 1 млн 100 мици – мектептерден жогорку окуу жайларына чөйин билим алуучулар, ал эми 77,5 мици окутуучулар. Тактап айтканда, Кыргызстандын ар бир төртүнчү адамы окуучу жана окутуучу. Бирок экономикалык кыйынчылыктарга байланыштуу билим берүүнүн сапаттык дөнгөэли начарлоодо. Мунун себептери көп. Алардын бири окутуучулардын материалдык абалынын төмөндөп кетиши. Алардын айлык акылары ете төмөн болуп, ез убагында төлөнбей келүүдө. Жогорку квалификациялуу айрым окутуучулар коммерцияга ооп кетүүгө аргасыз болушкан, же белөк республикаларга көчүп кетишкен.

2000-ж. 26-декабрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши “Мугалимдердин статусу жөнүндө” мыйзамды кабыл алған. Мыйзамда мугалимдерди моралдык жана материалдык жактан колдоо каралган. Бул жаштарга билим берүү ишин жакшыртууга єбөлгө болмокчу.

Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү» мыйзамынын негизинде иштелип чыккан «XXI кылымдын кадрлары» (1995-ж.) аттуу улуттук программага ылайык республикада атайын орто, жана жогорку билим берүү өнүгүүдө. Республикада жогорку окуу жайларынын саны 40тан, атайын окуу жайларынын саны 50ден ашкан.

Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндөгү» мыйзамы боюнча жогорку окуу жайларынын укуктары бир кыйла кенеңген. Бул окуу жайларында адистер алардын жөндөмдүүлүгүнө жарапша көп баскыч менен даярдала баштаган. Жогорку окуу жайлары акча каражаттарын пайдаланууда өз алдынчалыкка ээ болгон. Мамлекеттик эмес окуу жайлар ачыла баштаган. Акы төлөп билим алууга кенири жол ачылган. Жогорку окуу жайлары чет элдик инвестицияларды пайдаланууда кенири мүмкүнчүлүктөргө ээ болушкан. Айрым жогорку окуу жайларынын статустары өзгөргөн. Алсак, 1993-ж. Кыргыз Мамлекеттик университетине улуттук университет деген статус берилген.

Кыйынчылыктарга карабастан азыркы мезгилде республикада илимди өнүктүрүү учун кенири мүмкүнчүлүктөр бар. Республиканын өкмөтү тармактык илим изилдөө институттарында жана жогорку окуу жайларында илим изилдөө иштерин жакшыртууга, билимдин, илимдин жана өндүрүштүн байланышын чындоого көнүл бурууда. Мисалы, 1996-ж. 1-апрелде Кыргыз Республикасынын Президентинин Указы менен Кыргыз айыл чарба институтунун базасында Кыргыз агрардык академиясы



Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети.



А. Борубаев

уюштурулган. Бул академия 2001-ж. К. И. Скрябин атындагы агрардык университети болуп кайра уюшулуп, ага республиканын эл чарбасынын негизин түзгөн айыл чарбасы үчүн жогорку квалификациялуу адистерди, окумуштууларды даярдоо, агрардык илимди өркүндөтүү милдеттери жүктөлгөн.

Эгемендүүлүктүн мезгилинде Кыргызстанда эларалык «Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Кыргыз-Россия (славян) университети, Борбордук Азия-Америка университети,

Кыргыз-Кувейт университети, Ош шаарында Кыргыз-Өзбек университети өндүү жаны жогорку окуу жайлары ачылып, Кыргызстандын дүйнөлүк билим берүү системасын өздөштүрүүсүнө көрүнүктүү салым кошууда.

Бирок жогорку окуу жайларынын санынын тез өсүшү аларда даярдалган кадрлардын сапатына тескери таасирин тийгизүүдө. Окуу жайларынын көптүгүнө байланыштуу аларга мектептен алган билими начар, окууга жөндөмсүзabituriенттер көбүрөөк кириүүдө. Бул жогорку окуу жайларында мыкты адистердин даярдалышына тоскоолдук кылууда. Жогорку жана атайдын орто окуу жайларын бүтүрүүчүлөрүн ишке орноштуруу ма-селеси чечилбекен бойдон калууда.

1992-ж. Кыргыз Республикасынын Президентинин Указы менен Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Кыргыз Республикасынын **Улуттук аттестациялык комиссиясы** (УАК)



К. И. Скрябин атындагы Кыргыз агрардык университети.

түзүлгөн. Бул органга окумуштуулук даражаларды (илимдин кандидаты, доктору) жана окумуштуулук наамдарды (доцент, профессор) берүү маселелери тапшырылган.

Бул мекемени 2005-ж. чейин белгилүү илимпоз, академик У. Асанов жетектеген. Азыркы учурда Кыргыз УАКтын төрагасы болуп корүнкүтүү окумуштуу, мамлекеттик ишмер, академик А. Борубаев иштейт.

Кыргызстандагы илимдин борбору Кыргыз Улутук илимдер академиясында, тармактык илим-изилдөө институттарында, жогорку окуу жайларында олуттуу илим изилдөөлөр ар түрдүү багыттар боюнча жанданууда. Кыргызстандын окумуштуулары менен КМШ өлкөлөрүнүн ортосундагы салттуу байланыштар да акырындык менен калыбына келтирилүүдө. Мындан тышкaryы республика чет элдик окумуштуулар менен да байланыштарды күчтөтүүдө. Чет өлкөлөрдөн илимди өнүктүрүүгө багытталган инвестициялар да улам көбүрөөк келүүдө.

Кыргыз Улуттук илимдер академиясы «Аракет», «Маданият», «XIX кылымдын кадрлары» өндүү Улуттук программаларды жүзөгө ашыруу багытында бир топ иштерди аткарды. Бул иште академиянын мурдагы Президенти Ж. Жээнбаевдин эмгеги зор. Азыркы мезгилде Кыргыз Улуттук илимдер академиясында академик Ш. Жоробекованын



Ш. Жоробекова



Кыргыз Улуттук илимдер академиясы.

жетекчилиги менен илим-изилдөө институттары менен жогорку окуу жайларында адистерди даярдоо, илим изилдөөдөгү ишинде интеграция иштери активдүү жүргүзүлүүдө. Академиялык жана жогорку окуу жайындагы илимий иштерди айкалыштыруу жакшы натыйжаларды берип жатат.

1999-ж. кыргыз илиминин тарыхында алгач ирет Кыргыстандын окумуштууларынын Биринчи съезді болуп отту. Съезде Кыргыз илиминин XX к. өнүп-өсүшүнүн жыйынтыгы чыгарылды жана илимди өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары көрсөтүлдү. Жаны информацыйлык технологияны иштеп чыгуу, энергетика жана суу ресурстарын, пайдалуу кен байлыктарды изилдеп табуу, биохимиялык технологияларды түзүү, органикалык жана органикалык эмес ресурстарды, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүдө илимий технологияларды кенири пайдалануу милдеттери аныкталды.

Окумуштуулар К. Тыныстановго, К. Юдахинге, М. Адышевге, И. Ахунбаевге, М. Луцихинге, М. Иманалиевге, М. Миррахимовго «XX кылымда илимдеги өзгөчө жетишкендиги учун» Кыргыз Республикасынын Президентинин «Ардак медалы» ыйгарылды. Бул Кыргыз Республикасында илимдин өнүгүшүнө өзгөчө көнүл бурулуп жаткандыгынын дагы бир далили болуп калды.

Коомдук илимдерге Кыргыстандын саясий, экономикалык жана социалдык өнүгүшүнүн проблемаларын кылдат изилдөө, коомдун өнүгүшүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрүн аныктоо, кыргыз элинин руханий деелеттөрүнүн жана маданиятынын кайра жааралып, өнүгүшүнө ебөлгө болуучу изилдөөлөрдү жүргүзүү милдеттери жүктөлдү.

Тарыхка болгон
кызыгуунун
жогорулаши

Эгемендүүлүктүн шартында коомду демократиялаштыруунун терендешинин на-
тыйжасында Кыргызстан элинде откөн та-
рыхка болгон кызыгуу артты. Коомду демократташтыруу тарыхый жана маданий мурастарга болгон терен кызыгууну ойготту десек болот.

«Манас» эпосунун 1000 жылдыгына даярдыктын алкагында 1994-жылдын 22-24-сентябринде Бишкекте «Кыргыздар, байыркы жана орто кылымдардагы Борбордук Азиядагы этногенетикалык жана этномаданий процесстер» деген темада эл аралык илимий конференция өткөзүлдү. Анда кыргыздардын этногенетисинин жана этникалык тарыхынын проблемалары караглан.

Коомчулуктун талабы жана кенири колдоосу астында С. М. Абрамзондун «Кыргыздар жана алардын этногенетикалык жана тарыхый-маданий байланыштары» деген монографиясы кайрадан жарык көрдү. Илимий-популярдык муназзәдөгү 5 том-

дон турган «Кыргыздар» (Түзүүчү К. Жусупов), белгилүү тарыхчы, этнограф Б. Солтоноевдин «Кызыл кыргыз тарыхы», А. Байтурдун «Кыргыз тарыхы боюнча лекциялары» деген китептер басмадан чыкты. Аны менен катар көрүнүктүү окумуштуулар Н. А. Аристовдун, В. В. Бартольддун, Н. Я. Бичуриндидин, А. Н. Бернштамдын жана С. М. Абрамзондун Кыргызстандын жана кыргыздардын тарыхы боюнча тандалма эмгектери жарайяланды.

Кыргыздардын этногенезисин жана этностук тарыхы тереңирээк изилдөө үчүн КР УИАнын Тарых институтунун демилгеси менен атайын программа иштелип чыкты. Коомчулуктун өз элинин тарыхына зор кызыгууларын эске алып, программанын авторлору кыргыздардын этногенездик жана этностук тарыхынын проблемаларына чон көнүл бурушкан. Кыргыздардын тарыхын үйрөнүү жана ага кайрылуу идеологиялык жактан да даярдалган, б. а. коомдун расмий мамлекеттик структуралары жагынан да колдоого алынган. Мунун өзү әлдин өз тагдырын аныктап билишинде бир кыйла маанилүү ролду аткарды.


Кыргыз элинин тарыхын иликтөөнүн маанилүү булактарынын бири болуп санжыра эсептелет. Ал оозеки формада жашоо менен элибиздин этногенезин жана этностук тарыхын үйрөнүүдө өз алдынча орунга ээ. Ал ошондой эле белгилүү тарыхый инсандардын өмүр жолун жана иштерин баяндап, жаш муундар үчүн тарбиялык милдетти да аткарат. Элдик санжырага карата кызыгуу өсүп, 1990-ж. Жетиөгүз районундагы Шалбаа айлында санжыраны так, мазмундуу айтуучулардын конкурсу болуп өткөн.

1990-ж. кыргыздардын 1916-ж. улуттук-боштондук көтөрүлүшүнүн 75 жылдыгын, ал эми 2006-жылы бул улуу көтөрүлүштүн 90 жылдыгын белгилөө бүтүндөй коомчулуктун өз тарыхына мамилесин жаңылап, кыргыздардын улуттук аң-сезиминин өсүшүнө позитивдүү салым кошту.

Әлдин материалдык жана руханий байлыгын камтыган, реалдуу тарыхый окуяларды, образдарды чагылткан «Манас» үчилтигине жана кенже эпосторго карата кызыгуулар ого бетер артты.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Указы менен 1995-ж. «Манас» эпосунун 1000 жылдыгын белгилөө жарыяланды. Бул боюнча БҮУнун Генералдын ассамблеясы атайдын резолюция кабыл алган. Натыйжада улуу эпосубуздан 1000 жылдыгы эларалык алкакта кенири белгилендиди.

«Манас» эпосунун 1000 жылдыгын өткөрүүдө эгемендуу Кыргызстандын маданияты ата-бабаларыбыздын өткөн замандагы маданий мурастарын жаңылоо багытында жаны бийиктикке көтөрүлдү. Бул мааракеге карата Талас жеринде «Манас-Ордо»,



«Манас-айылы» тарыхый-этнографиялык комплекси.

Бишкек шаарына жакын Чоңарык айылында «Манас Айылы» тарыхый-этнографиялык комплекстери ачылды. «Манас» эпосунун бир нече варианттары, эпосту илимий изилдеөгө арналған ондогон китеңтер жарыяланды. Аны белгилөөгө дүйненүн көптөгөн мамлекеттери катышкан. 1995-ж. августта Бишкекте «Манас» эпосу жана дүйнө әлдеринин эпикалық мурастары» деген темада зларалык симпозиум өткөрүлген. Ага 20дан ашык өлкөдөн 130дан ашык окумуштуулар, жазуучулар катышышкан. «Манас» эпосунун варианттары орус, англий, кытай, хинди ж. б. тилдерге которулган.

Тарых илиминде мурда эзүүчү таптын өкүлдөрү катары сыйдалып келгей көптөгөн тарыхый инсандардын – бийлердин, манаптардын, баатырлардын ролдору кайра талданууга алына баштады. Алардын он маанидеги иштерине басым коюлуу менен даназалуу тарыхый инсандардын юбилейлик даталарын белгилөө салтка айланды. Ошентип, мамлекеттик денгээлде тарыхый чындыкты калыбына келтирүү колго алынды. Кыргыз элини таланттуу, көрүнүктүү уул-кыздарына тарыхтагы жана маданияттагы татыктуу орундары кайрылып берилди. Ошондой иш-чаралардан улам кыргыздардын тарыхы көзгө көрүнгөн, реалдуу мазмунга ээ болуп, конкреттүү адамдардын жандуу тағдырлары, максат, иштери аркылуу толумдуу экендиги дааналанып чыга келди.

Кыргыздардын улуттук ан-сезиминин өсүшү мыйзамченимдүү түрдө тарыхый, коомдук жана маданий тармактагы кезегинде «унут калтырылган» көптөгөн инсандардын ысымдарын өз ордuna койду. Аныгинда алар тууралуу кыргыз эли уламыштарында, санжыраларында, ырларында дайым эскере

жүрүшкөндүктөрү анык. Демократиялык кайра куруулар, сөз эркиндиги, өз эгемендүү мамлекетин түзүүгө умтулуу ж. б. «унут калтырылган» ысымдарды кыргыз элинин маданиятына жана тарыхына табигый түрдө кайтарды. Бул иш-чаралар, албетте, жаны өсүп келе жаткан муунду өз мекенин сүйүгө, анын өткөнү менен, өткөндөгү даңазалуу инсандары менен сыймыктана журуусуне, кыскасы патриоттуулукка тарбиялоо ишинде чон роль ойнору шексиз.

30-40-жж. репрессиянын курманы болушкан мамлекеттик, партиялык, коомдук ишмерлердин ак ниет эмгектерин, ысымдарын реабилитациялоо иши жүргүзүлдү. Кыргыз Республикасынын Президентинин 1991-ж. 9-августтагы «Саясий репрессиянын курманы болушкандастырылганда реабилитациялоого байланыштуу мамлекеттик комиссиянын иш-чаралары жөнүндө» буйругунан ылайык курамында өкмөт жетекчилери, илимдин, искусство жана адабияттын ишмерлери катышкан өкмөттүк комиссия түзүлгөн. Чоңташ айылына жакын жерден табылган 1937-1938-жж. саясий репрессиянын курмандыгы болушкан мамлекеттик, партиялык жана адабият менен искусствонун ишмерлеринин соёгу атайдын жайга кайра коюулуп ал жерге «Ата Бейит» мемориалдык комплекси курулду.

Кыргыз Республикасынын Президенти 2002-ж. 1-августунда «Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жылын өткөрүү жөнүндөгү» Указынан. 2002-ж. 1-август

Кыргызстан мамлекеттик көз карандысыздыкка ээ болгондон кийин илимий жана коомдук-саясий чөйредө, республиканын граждандарынын арасында атамекендик тарыххан, кыргыз элинин даңктуу өткөн дооруна кызыгуу кыйла естү...

1.... коомчулукубздун ата-мекендик тарыхтын актуалдуу маселелерине зор кызыгуусун эске алуу менен 2003-жыл кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жылы деп жарыяланын...

4. Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тороплушунун жана өнүгүшүнүн тарыхын окуу программаларына жана окуу куралдарында кароо менен жогорку окуу жайларда, мектептерде жана башка окуу жайларында Кыргызстан тарыхын кыйла тереңдетиш окутуу боюнча зарыл чараларды көрсүн. Өсүп келе жаткан муунду өз өлкесүнүн жана анын эркиндикти сүйгөн элинин көп кылымдык даңктуу тарыхы үчүн сыймыктануу сезиминде тарбиялоо ишине өзгөчө көңүл бурулсун.

ДОКУМЕНТТҮҮ МАТЕРИАЛДАР

Кыргыз Республикасынын Президентинин «Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жылын өткөрүү жөнүндөгү» Указынан. 2002-ж. 1-август.

Кыргызстан мамлекеттик көз карандысыздыкка ээ болгондон кийин илимий жана коомдук-саясий чөйредө, республиканын граждандарынын арасында атамекендик тарыххан, кыргыз элинин даңктуу өткөн дооруна кызыгуу кыйла естү...

1.... коомчулукубздун ата-мекендик тарыхтын актуалдуу маселелерине зор кызыгуусун эске алуу менен 2003-жыл кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жылы деп жарыяланын...

4. Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлиги кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тороплушунун жана өнүгүшүнүн тарыхын окуу программаларына жана окуу куралдарында кароо менен жогорку окуу жайларда, мектептерде жана башка окуу жайларында Кыргызстан тарыхын кыйла тереңдетиш окутуу боюнча зарыл чараларды көрсүн. Өсүп келе жаткан муунду өз өлкесүнүн жана анын эркиндикти сүйгөн элинин көп кылымдык даңктуу тарыхы үчүн сыймыктануу сезиминде тарбиялоо ишине өзгөчө көңүл бурулсун.

5. Кыргыз Улуттук илимдер академиясына улуттук университеттер менен кызматташып Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн торолушун жана өнүгүшүнүн тарыхын изилдөө боюнча ишти активдештируү сунуш кылышын. Россиянын, Кытайдын, Орто-Азиянын боордош өлкөлөрүнүн жана башка мамлекеттердин илим поздорун, ошондой эле эл аралык уюмдардын өкулдерүн кенири тартуу менен кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы боюнча илимий форумдар, конференциялар, «тегерек столдор» белгилесин жана өткөрсүн.

Бириккен Улуттар Уюмунын Генералдык Ассамблеясынын 57-сессиясынын Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жылы боюнча кабыл алган резолюциясынан. 2002-ж. 20-декабрь.

«...Генералдык Ассамблея кыргыз маданиятынын байлыгын, анын улуттук, регионалдык жана эл аралык маанисин белгилөө менен:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жылын жарыялоого жана аны белгилөөгө жумшаган аракетин колдойт;

2. Бириккен Улуттар Уому мүчө-мамлекеттерине, адистешкен жана өкмөт аралык уюмдарга, ошондой эле региондук, өкмөттүк эмес уюмдарга жана фондуларга 2003-жылдагы Кыргыз Республикасы үштүргөн салтанаттарга катышууну сунуш кылат».

2002-ж. 20-декабрында Бириккен Улуттар Уому Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы жөнүндөгү Кыргызстандын демилгесин колдон, атайын чечим кабыл алды. Ошентип, 2003-ж. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жылы дүйнөлүк аренада кенири белгилендиди. Бул Кыргызстан тарыхындагы эң маанилүү окуя, кыргыз элинин чон жетишкендиги десек болот.

**Эгемендүү
Кыргызстандын
маданий турмушу**

Эгемендүүлүктүн мезгилиnde Кыргызстандын маданияты негизинен кризистик абалда болду. Ошону менен бирге республиканын маданияты өз алдынчалыкка ээ болуп, эркин өнүгүүгө мүмкүнчүлүктөрдү алды. Жалпы гуманитардык, адамзаттык байлыктарды элибиздин талабына ылайык өздөштүрүү маданият чөйрөсүнүн приоритеттүү багыты болуп калды.

Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында маданий тармактын нормативдик-укуктун базасын аныктоого өзгөчө көнүл бурулду. 1992-ж. «Маданият жөнүндө» мыйзам, анын негизинде Кыргызстандын өкмөтү «Маданият мекемелерин мамлекет тарабынан колдоону жакшыртуунун чаралары жөнүндө», «Республикада китепкана ишин жакшыртуу жөнүндө», «Тарыхый-маданий мурастарды сактоо жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы концепттик ишмердик жөнүндө» ж. б. токтомдорду кабыл алган.

Бул документтерди жүзөгө ашыруу үчүн «Кыргыз Республикасында маданиятты, искусствоону өнүктүрүү жана сактоо боюнча «Маданият» Мамлекеттик программасы иштелип чыккан.

Маданий мекемелеринин иштерин жаны денгээлге көтөрүү үчүн «Улуттук» деген статус Т. Сатылганов атындагы Кыргыз Мамлекеттик филармониясына, В. И. Ленин атындагы Мамлекеттик китепканага, Т. Абдумомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрына, А. Малдыбаев атындагы Мамлекеттик опера жана балет театрына, Г. Айтиев атындагы көркөм-сүрөт музейине ыйгарылган. Бул аталган маданият мекемелеринин кызматкерлеринин, коллективдердин рухун көтөрүп, алардын чыгармачыл эмгегине жаны шык берген.

Орус элинин улуу акыны А. С. Пушкиндик 200 жылдыгы, Кыргыз Эл жазуучусу Ч. Айтматовдун 70 жана 75 жылдык юбилейлери Кыргызстандын маданий турмушундагы өзгөчө окуялар катары белгилендиди. Опера жана балет өнөрүнүн жылдыздары Б. Минжылкыев менен Б. Бейшеналиеваларды эскерүүгө арналган эларалык фестивалдар маданияттын бул тармагынын кайрадан жанданышына түрткү болду.

1996-ж. Кыргыз Республикасынын Сүрөт академиясынын ачылышы өлкөбүздүн маданий турмушундагы маанилүү окуялардан болуп калды. СССРдин Эл сүрөтчүлөрү С. Чуйковдун 100 жылдыгына, Г. Айтиевдин 90 жылдыгына карата юбилейлик иш-чаралар өткөрүлдү. Бул иштердин алкагында Кыргызстандын сүрөт академиясынын анык мүчөлөрүнүн эларалык көргөзмөсү болуп өттү. Көргөзмө А. Церетели, А. Сидоров, Ю. Чернов, Т. Салахов өндүү чет өлкөлүк сүрөткерлер катыш-



Кыргыз Улуттук филармониясы.



Ж. Кадыралиев.

ты. Кыргыз Республикасынын Эл сүрөтчүсү Ж. Кадыралиевдин жеке көргөzmөсү өзүнүн оригиналдуулугу менен элдин купулuna толду. Д. Флекман, К. Шкупело, Ф. Игнатьев, Д. Адашканова өндүү белгилүү сүрөтчүлөрдүн жеке көргөzmөлөрү да чоң ийгиликтер менен откөрүлдү. Кыргызстандык живописчилер менен колдонмо-искусство нун чеберлери өз өнөрлөрүн Бангладешке, Пакистанга, Туркияга, Россия Федерации сына, Украина га ж. б. өлкөлөргө көрсөтүп келишти. Бишкек шаарынын борборунда сүрөтчүлөр өнерүнүн галереясынын ачылыши менен республиканын сүрөтчүлөрү өздөрүнүн әмгектерин элге көрсөтүүгө жана эркин сатууга мүмкүнчүлүк алышты.

Акыркы он жылда Кыргызстанда тарыхый-маданий эстеликтерди каттоо, аларды реставрациялоо боюнча бир катар иштер жүргүзүлгөн. Республикада 2,7 минден ашуун республикалык жана жергилиткүү маанидеги эстеликтер катталып мамлекеттин көзөмөлүнө алынган. Сулайман тоодогу «Бабурдун үйү», Асаф-ибн Бурхиянын мавзолейи, Чүйдөгү Байтик баатырдын күмбөзү, ж. б. тарыхый эстеликтер реставрацияланды. Кыргызстандын бир катар тарыхый инсандарына, мамлекеттик жана коомдук ишмерлерге эстеликтер ачылды.

Эгемендүүлүктүн откөн он жылында Кыргызстанда музей иши бир кыйла жанданды. Республиканын 7 мамлекеттик музейи Эларалык музейлер кенешине мүчө болушту. Панфилов районунда А. Осмоновдун, Алай районунда Курманжан датканын, Лейлек районунда А. Орозбековдун, Ош шаарында «Улуу



«Ата-Бейит» музейи.
Чонкыш айылы.

Жибек жолу», Нарын шаарында тарыхый-край таануу, Таласта «Манас-Ордо» Аламудүн районунда «Ата-Бейит» музейлери иштей баштады.

Кыргызстандын театр өнөрү совет доорундагы жетишкен ийгиликтерин кармап калуу менен аны аидан ары өнүктүрүү багытында бир катар иштерди аткарды. Театрлардын репертуарлары Кыргызстандын тарыхына арналган, улуттук ан-сезимдин кайра жарапалуусун чагылдырган темаларга кебүрөөк багытталды. Совет мезгилинде эзүүчү таптын өкүлдөрү делип, сындалып келген Ормон хан, Курманжан датка, Шабдан баатыр өндүү тарыхый инсандардын образдарын ачкан жаңы спектаклдер жарапалып элге тартууланды. С. Күмүшалиева, А. Өмүралиев, Д. Байтөбөтов, Ч. Дубанаев, Ж. Сейдакматова, М. Даалбаева, З. Сооронбаев өндүү артистердин таланттарынын жаңы кырлары ачылды. Кыргыз артистери театр өнөрүнүн өнүгүшүү үчүн зор жигердүүлүк менен эмгектеништүүдө.

Кыргыз музыкасынын өнүгүшүнө композиторлор: М. Бегалиев, М. Рыскубеков, С. Бактыгулов, Ж. Малдыбаева; обончулар: К. Эралиева, А. Бедөшов, А. Коробаев, М. Алыбаев, А. Бедиляров, М. Осмонов, А. Өзүбеков, Ч. Сатаев, Бек Борбиев, А. Чекилов, М. Кыдыршаев, И. Аманбаев, С. Бейшекеев; ырчылар: Ш. Талирова, К. Турапов, М. Дүйшөкеева, А. Ибраев, Г. Сатылганова, Г. Тойгонбаева, А. Иманалиева, Ж. Осмоналиева, Д. Акулова, С. Назаренко, Ш. Аскарова, Р. Осмонкулов ж. б. көп салымдарды кошушту.

Кыргызстанда жыл сайын өткөрүлүүчү «Кубулжу менин ырларым», «Ала-Тоо студенттик жазы», «Оштун азем түндөрү» аттуу эл аралык фестивалдар республикада фольклордук жана эстрадалык чыгармачылыктын өнүгүшүнө өбөлгө болду. Республикадагы жаңы манасчылардын, комузчулардын аттары аталаип, элге таанылды. Элдин купулuna толгон таланттуу аткаруучулар, эстрадалык топтор, бий ансамблери пайда болду. Элдик фольклорду жандандырууда Н. Абдрахманов, С. Садыкова, Б. Байкелова, Р. Аманова, Ж. Алыбаев, М. Аликеев ж. б. салымдары чон. «Камбаркан» фольклордук-этнографиялык ансамбли өз өнөрлөрүн бир катар өлкөлөргө тартуулап, чет элдик көрүүчүлөрдүн купулuna толду.

Акыркы жылдары маданият чөйрөсү үчүн адистерди даярдоо ишине да өзгөчө көнүл бурулууда. Кыргыз Улуттук консерваториясынын ачылышы менен Кыргызстанда жогорку билимдүү музыканктарды даярдоо иши жолго коюлду. Президенттик стипендиянын колдоосу менен таланттуу кыргыз жаштары АКШнын, Франциянын, Кытайдын, Италиянын, Россия Федерациисынын, Казакстандын алдынкы консерваторияларында билим алууда.

Кризистик кыйынчылыктарга карабастан, бир кезде дүйнө таң калтырган кыргыз кино өнерү да жаңы нукта жандана баштады. Таланттуу кинорежиссер А. Абдыкалыковдун «Бешкемпир» жана «Маймыл», Э. Абдыжапаровдун «Айыл өкметү», «Боз салкын» аттуу кинолору эларалык кинофестивалдарда чон же-ништерге жетиши. Белгилүү киночу М. Убукеевдин «Манас» эпосу тууралуу документтүү тасмасы дүйнө элинин чон кызыгуусун жаратты.

Жалпысынан алганда, 1990–2000-жж. Кыргызстандын руханий турмушунда бир катар жетишкендиктер жана кемчиликтер орун алган. Калктын руханий талаптарын канаттандыруучу маданий агартуу мекемелери – театрлар, маданият мекемелери, массалык маалымат каражаттары чон өзгөрүүлөргө дуушар болду. Республиканын борборунда, областык борборлордо жана шаарларда гана маданият мекемелери рыноктун шарттарына ылайыкташып чыгармачылыктарын улантышууда. Ал эми райондордогу, айыл-кыштактардагы маданият мекемелери экономикалык кыйынчылыктарга туруштук бере албай кыйроого учуралы. Клубдук мекемелер, китеңканалар, маданият үйлөрү, кино установкалар, музейлер ж. б. жашоолорун токтотууда.

80-жж. эле калктын руханий талаптарын канаттандырууда көркөм адабият, гезит-журналдар маанилүү орунда турган. Шаарларда гана эмес, айыл-кыштактарда китең дүкөндөрү иштеген. Китең калкыбыздын турмушуна терен кирип калган эле. Экономикалык кризистен улам республикада китең чыгаруу иши кескин түрдө кыскарды. Китең сатуучу дүкөндөр жабыла баштады. Калктын басмасозгө болгон талабы канаттандырылбай калды.

Өткөөл мезгилде калктын руханий турмушунун жардылалып кетиши эл арасында жат көрүнүштөрдүн күчөшүнө алыш келген. Кыргыз элинин кылым карыткан прогрессивдүү ата салттарынын ордуна феодалдык мезгилден калган реакциячыл салттар жандана баштаган. Мындай кесепеттүү салттар үй-бүлөлүк үлпоттөрдү, аш-тойлорду өткөрүүдө күч алган.

Албетте, адамдын каза болушу ар дайым чон жоготуу. Элибизде маркумду каастарлап көмүүдө бөлөк улуттардан айырмаланган көнүл айттуу, көз көрсөтүү учун жүздөгөн адамдардын чогулушу, маркумдун үй-бүлесүнө материалдык жардам берүү өндөнгөн көп жакшы өзгөчөлүктөр бар. Бирок муну менен катар мындай учурда маркумдун жакын туугандарынан чыккан айрым билермандардын мурдагылардан кем калышпоого, колдон келсе ашып түшүүгө далbastашынан, өлүк коюуда өзара эрешишүү күч алууда.

Албетте, үй-бүлөлүк үлпеттөрдү, аш-тойлорду өткөрүүгө тыюу салууга болбайт. Адамдардын турмушунда сөзсүз белгилей турган окуялар болору, ал эми үй-бүлөлүк үлпеттөрдүн чыгымсызы бүтпесү белгилүү. А бирок акылга сыйярлык чекте болуунун ордуда мандай тер менен жашаган, карапайым калктын мурдагы тойдөн кем калышпайлыш, сөзгө калбайлы дешип, куру намыс-ка жетелетип, натыйжада үй-бүлөнүн бир нече айлык, кээде жылдык кирешелеринен ажырап калышы кейиштүү көрүнүш.

Өкүнүчтүүсү, зыяндуу көрүнүштөргө каршы күрөшүүнүн ордуда айрым мамлекеттик түрдүү рангадагы чиновниктердин, эл депутаттарынын андай аш-тойлорго тынбай катышышип, сайрандашып, өздөрү да дүнгүрөтө той берүүнүн үлгүлөрүн көрсөтүп жатышкандастырында.

Калктын каада-салтындагы терс көрүнүштөргө, аракетчикке жана масчылыкка, кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык түзүлгөн Аксакалдар соттору маанилүү роль ойноодо. Азыркы мезгилде Кыргызстанда 1200ден ашык Аксакалдар соттору уюштурулуп, анда 6 минден ашуун адам иштеп жатышат. Бул соттор калк арасында тарбиялык иштерди жүргүзүүдө, кылмыштуулукка бөгөт коюуда чон иштерди аткарууда.

СУРООЛОР:

1. Эгемендүү Кыргызстандын билим берүү тармагына кандай езгерүүлөр киргизилген?
2. Атайын орто жана жогорку билим берүүдөгү жанылыктар жонундо айтып бергиле.
3. Рынок мамилелери маданияттын өнүгүшүнө кандай таасир берип жатат?
4. Кыргыз элинин каада-салтындагы он жана терс көрүнүштөр жонунде оз оюнарды баяндаа бергиле.
5. Силер жашаган жерлерде коомдук уюмдардын, аксакалдар сотторунун таасири барбы?

§ 31. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТЫШКЫ САЯСАТЫ ЖАНА ЭЛАРАЛЫК БАЙЛАНЫШТАРЫ

Саясий байланыштардың өсүшү

Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкендөн кийин эларалык мамилелерге өз алдынча катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Кыргыз Республикасы тышкы саясатында биринчи кезекте өзүнүн элинин кызыкчылыгын коргоо, жаны демократиялык, укук

туткан мамлекетти куруу үчүн тышкы ынгайлдуу шарттарды түзүү максатын көздөйт.

Кыргызстан тышкы саясаты: тынчтыкты, Кыргыз Республикасынын чек араларынын туруктуулугун сактоо; КМШ өлкөлөрү жана дүйнө элдери менен ар тарааптуу байланыштарды чындоо; КМШдагы улут аралык кагылышууларды токтоодуу, алардын Кыргызстанда болушуна жол бербөө; чет элдик инвестицияларды республиканын эл чарбасына көбүрөөк тартуу; эларалык соодага улуттук өндүрүштүн продукцияларын алыш чыгуу; Бириккен Улуттар Уюмунун ж. б. эларалык уюмдардын иштерине активдүү катышуу; согуштук блокторго жана союздарга катышпоо; нейтралдуу абалды сактоо ж. б. принциптерге таянат.

Тышкы саясатынын максатына жана принциптерине ылайык Кыргыз Республикасы тез арада эле эларалык аренада колдоого ээ болуп, кенири таанылды. Бишкекте 1992-ж. февралда АКШнын, көп узабай эле Кытай Эл Республикасынын, Россиянын, Түркиянын, Германиянын ж. б. мамлекеттердин элчиликтери ачылган. 1992-ж. 2-марта Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна муче болгон. 1991-1993-жж. эле Кыргыз Республикасынын кез каранды эместигин дүйнөнүн 128 мамлекети таанып, 80ден ашык мамлекеттер менен дипломатиялык мамилелер түзүлгөн. 1998-ж. Кыргызстандын көзкарандысыздыгын 135 мамлекет тааныган. Дүйнөнүн 91 мамлекети менен дипломатиялык мамилелер түзүлгөн. Бишкекте 11 элчилик жана өкүлчүлүк ачылган. Чет өлкөлөрдө республиканын кызыкчылыгын 17 дипломатиялык мекемелер коргойт. Кыргыз Республикасы өз алдынча мамлекет катары кадыр-барктуу бир катар эл аралык уюмдардын (БҮУ, ОБСЕ, Эларалык валюта фонду, ЮНЕСКО ж. б.) мүчөлүгүне кабыл алынган.

1992-ж. августта Кыргызстандын көп кылымдык тарыхында биринчи болуп Бишкек шаарында Кыргыздардын Бүткүл дүйнөлүк биринчи курултай болуп откөн. Ага дүйнөнүн 20 өлкөсүндө жашаган кыргыздардын өкүлдөрү келип катышышкан. Азыркы кезде дүйнөдө 3 млн ашык кыргыздар бар, алардын жарым миллиондан ашыгы башка өлкөлөрдө жашашат. Артурдүү себептерге байланыштуу чет мамлекеттерде жашап калган боордоштордун катышусу менен откөн бул Курултай кыргыз элинин улуттук ан-сезиминин өнүгүшүндөгү орчундуу окуялардан болгон.

Кыргыз Республикасынын эларалык аброюнун көтөрүлүшүнө президент А. Акаевдин 90-жж. Кытай Эл Республикасына, Түркияга, АКШга, Улуу Британияга, Индонезияга, Филиппинге, Францияга, Италияга, Израилге, Японияга, Түштүк Кореяга

ж. б. мамлекеттерине жасаган расмий визиттери, өз кезегинде бул мамлекеттердин ар түрдүү рангадагы жетекчилеринин келип кетиши маанилүү роль ойногон.

1990-ж. биринчи жарымында Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын негизги милдеттери такталып, өз алдынча саясат жүргүзүүдөгү артыкчылыктуу багыттары аныкталган. Республика тышкы саясатында КМШНЫН, өзгөчө Борбордук Азиянын өлкөлөрү менен байланышты күчтөүгө маани берген. Анткени буларда коомдук турмуштун бардык жактары кылымдар бою байланышта өнүгүп келген. Борбордук Азиянын жана Казакстандын мамлекет башчылары СССР кулаган учурдан тартып эле өзара байланыштарды, жардамдашууну биринчи планга коюшкан. Бул багыттагы келишимдерге Кыргызстан Казакстан менен 1991-ж. 18 февралда, Өзбекстан менен 14-марта, Түркмөнстан менен 16-июлда кол коюшкан.

Достук, кызматташтык, экономикалык, илимий-техникалык жана маданий жактан жардамдашуу боюнча маселелер Борбордук Азиянын беш республикасынын жетекчилеринин 1991-ж. Ташкенде өткөн жолугушуусунда ырааттуулук менен талкууланган. Бул жолугушуда жыйынтыктоочу документ кабыл алынган. Орто Азия республикаларынын жана Казакстандын республикалар аралык консультациялык советин түзүү макулдашылган. Натыйжада Борбордук Азияда интеграция процессине кенири жол ачылган. 1994-ж. Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын ортосунда Бирдиктүү экономикалык мейкиндикти түзүү жөнүндө келишимге кол коюлган. Борбордук Азияда бирдиктүү экономикалык мейкиндикти түзүү идеясы 1994-ж. үч республиканын президенттеринин Алматыдагы жолугушуусунан кийин ишке ашырыла баштаган. Бул жолугушуда үч өлкөнүн президенттери жана өкмөт башчылары кирген Мамлекет аралык Совет түзүү, анда иш жүргүзүү үчүн Министрлер Советин, Тышкы иштер Министрлер Советин, Коргоо Министрлер Советин түзүү чечилген. Булардын жумушчу органы катары дайым иштөөчү Аткаруу комитети түзүлүп, ал Алматыда жайгашмак.

Ушул үч мамлекеттин жетекчилеринин 1995-ж. 12-февралдагы кезектеги жолугушуусунда Мамлекет аралык Совет жана анын институттары жөнүндөгү жобо бекитилген. Ошентип, Үчтүктөр соозу юридикалык жактан түзүлүп, иштей баштаган. Бул сооз бир тууган үч республиканын өзара байланыштарын чындоодо, Борбордук Азияда интеграция процессинин өнүгүшүндө маанилүү милдет аткарууда.

Кыргызстандын тышкы саясатында **Россия Федерациясы** менен мамиле өзгөчө орунда турат. Бул тарыхый, экономикалык, социалдык жана этностук факторлор менен байланыш-

туу. СССР тараган алгачкы мезгилден тартып Кыргызстан менен Россиянын ортосунда достук маанайдагы мамилелер калыптана баштаган. Эки өлкөнүн ортосунда достук, кызматташтык жана өз ара жардамдашуу, мамлекет аралык мамилелердин негиздери жөнүндө келишимдер түзүлгөн. Экономикалык кызматташтык, соода-экономикалык байланыш ж. б. боюнча өкмөт аралык келишимдер иштей баштаган.

Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамиле республиканын согуштук-стратегиялык абалын, чек араларын сактоо үчүн да керек эле. Бул багыттагы маселелерди жөнгө салыш үчүн эки өлкөнүн ортосунда бир катар келишимдер түзүлгөн.

Россия менен достук мамиленин чындалышы Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшүндө өзгөчө роль ойнойт. Кыргызстандын эл чарбасынын көп тармактарынын натыйжалуу иштепши жана рынок мамилелерине өтүшү көп жагынан Россияга байланыштуу болгон. Мындан тышкary, Кыргызстандагы улуттук демографиялык жана улуттук саясий кырдаал да эки өлкөнүн мамилелеринин чындалышын талап кылган. Анткени 90-жж. башында республиканын калкынын 44 процентин орус тилинде сүйлөгөн ар турдуу этностук бирикмелердин өкүлдөрү түзген.

Россия менен дипломатиялык мамилелер түзүлгөн алгачкы беш жылда эле (1992-1997-жж.) эки өлкөнүн ортосундагы социалдык-экономикалык, согуштук байланыштарды жакшыртуу үчүн 120дан ашун келишим түзүлгөн. Азыркы мезгилде Кыргызстан Россия Федерациясы менен ар тараалтуу байланыштарды чындоо үчүн аракеттерди күчтөүүдө.

Достук, кызматташтык жана өзара жардамдашуу тууралуу келишимдерди Кыргыз Республикасы Украина, Белоруссия ж. б. өлкөлөр менен да түзгөн. Натыйжада бул республикалар менен совет мамлекеттинин доорунда түзүлгөн мамилелердин айрымдары калыбына келтирилип, рынок мамилелеринин шартына ылайык өнүгө баштаган.

Экономикалык
жана социалдык
чейрөдөгү
байланыштар

Бул багытта Кыргызстан эл чарбасынын бардык тармактары боюнча өзара пайдалуу кызматташтыкты чындоого жана терендөтүүгө аракеттенүүдө. 90-жж. соода-экономикалык, илимий-техникалык чейрөдө, транспорт, билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият жана туризм ж. б. боюнча кызматташтыкты өнүктүрүү багытында өзара келишимдерге кол коюлуп, турмушка ашырылууда.

Кыргыз Республикасы экономикалык жана социалдык байланыштарды түзүүдө да биринчи кезекте КМШга кирген мамлекеттер, өзгөчө Орто Азия жана Казакстан менен байланыш-

ты өнүктүрүүгө көнүл бурулган. 90-жж. биринчи жарымында Кыргызстандын экспорттук-импорттук байланышында Россия биринчи, Казакстан, Өзбекстан, Украина, Түркмөнстан, Тажикстан, Белоруссия андан кийинки орундарды ээлеп келген.

Кыргызстан аларга тери буюмдарды, жүндөн, пахтадан, жибектен токулган кездемелерди, килем, пахта буласын, сейрек кездешүүчү көндерди, гранит, мрамор жана керамика такталарын ж. б. экспорттойт. Ал жактан Кыргызстан күйүчү жана майлоочу майларды, таш көмүр, автомашиналарды, айыл чарба техникаларын, кара металл, газ ж. б. алыш турат.

Азыркы мезгилде Кыргызстан 40тан ашуун алыски, 11 жакынны чет мамлекеттер менен экономикалык, экспорттук-импорттук байланыштарды жүргүзөт. 1995-ж. кийин Кыргызстандын жакынды жана алыски чет өлкөлөр менен болгон соода-экономикалык байланыштарында өзгөрүүлөр болгон. Эгерде мурун Россия Кыргызстандын эн чоң өнөктөшү болуп келсе, азыр биринчи орунду Кытай Эл Республикасынын соодасы ээлей баштаган. Бирок Кытайдан негизинен сапаты начар товарлар көп келүүдө. Экономикалык карым-катнаштардын көлөмү бөюнча Россия, Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүнүн денгээли бирдей болуп калды.

90-жж. экономикалык байланышта Кыргызстандын экспорттуна караганда импорту басымдуулук кылган. Ушуга байланыштуу республикага импорттолгон товарларды Кыргызстандын өзүнөн чыгаруу, экспортту кенейтүү экономикалык реформанын негизги максаты болууда.

Экономикалык реформанын жүрүшүндө импорттун ордун толтурууучу чарба тармактарын өнүктүрүү, экспортко дүйнөлүк рынокто атаандаша алгыдай сапаттуу товарларды өндүрүүчү базалык ишканаларды түзүүгө өзгөчө көнүл бурулууда. Бул максатты жузегө ашырыш учун чет өлкөлүк инвестициялар көбүрөөк тартылууда. Эларалык валюта фонду, Дүйнөлүк банк, Эл аралык өнүгүү ассоциациясы сыйктуу эларалык финансы уюмдары республиканын экономикасын реабилитациялоо, жергиликтүү чийки заттардан экспортко ылайыктуу товар өндүрүүгө жөндөмдүү ишканаларды куруу багытында чоң көмөк көрсөтүшүүдө. Бул багытта кийинки учурда Азия өнүгүү банкы, Эл аралык финансы корпорациясы жана Ислам өнүгүү банкы да активдүү жардам берүүдө.

Учурда Кыргызстандын чет мамлекеттер менен биргелешип курган ишканалары, компаниилары жылдан жылга көбайуп, иштеп жатат. Алсак, Кыргызстан менен Канадалык «Камеко» корпорациясы Ысыккөл областындагы «Кумтөр», Талас районундагы «Жерүй» алтын көндерин иштетип атат. АКШ менен

бидикте Жалалабатта, Англия, Россия менен биргелешип Кант шаарында нефтини кайра иштетүүчү заводдор, Швециялык фирмалар менен бидикте балдардын тамак-ашын даярдоочу комбинат, тери иштетүүчү, минералдык сууну бөтөлкөгө куюучу ишканалар курулган.

Жер жана агрардык реформаны ишке ашырууда, айыл чарбасын натыйжалуу тармакка айланышууда да экономикалык байланыштар маанилүү роль ойноодо. Азыркы мезгилде Кыргызстан азык-түлүк продукциялары менен өзүн-өзү толук камсыз кыла албай жатат. Мүмкүнчүлүктөрдү толук пайдаланган учурда республика айыл чарба продукцияларын экспорттоого толук жөндөмдүү экендиги илимий жактан далилденген. Ошондуктан Дүйнөлүк банк Кыргызстанда дан өндүрүү үчүн 60 млн доллар болген. Канаданын жана Израилдин адистери республиканын 20 мин га аянтына өздөрүнүн үрөнүн, технологиясын пайдалануу менен дан өстүрүп жатышат.

Кыргызстандын айыл чарбасынын негизин түзүп келген кой чарбасын реабилитациялоодо да эларалык байланыштарга өзгөчө көнүл бурулууда. Дүйнөлүк банк менен бидикте республикада меринос кой чарбасын өнүктүрүү колго алынууда. Бирок кой чарбасын өнүктүрүү үчүн бөлүнгөн 16 млн американых доллардын биринчи этапка берилген бөлүгү максатсыз, чаржайыт жумшалып кеткен. Ушуга байланыштуу кыргызстандыктар чет өлкөден алынган акчалар карызга бериллип жаткандыгын, убагы келгенде аны проценти менен кайтарып берүү керектигин түшүнүшү керек. Эгерде 1995-ж. республиканын сырткы карызы 600 млн американых долларды түзсө, 2000-ж. 2 млрд доллардан ашып кетти. Адегенде берилген карыздарды төлөөнүн мөөнөтү биригин артынан бири бүтүп жатат. Ошондуктан берилген жардамды өндүрүшкө максаттуу түрдө кайтарым болгудай денгээлде жумшоону эстен чыгарбашыбыз абзел. Кыргызстан келечекте эларалык рынокко жүндү, ферментацияланган тамекинин жалбырагын, пахтаны, көп жылдык чөптүн, кант кызылчасынын, гибриддик жүгөрүнүн, жашылча-бакча өсүм-дүктөрүнүн уруктарын көбүреек экспорттоого мүмкүнчүлүктөрү бар.

Айыл чарбасынын чийки заттарын өнөржай ишканаларында иштетип даяр продукцияларды чыгаруу республиканын экономикасына чон пайда алып келмек. Ошондуктан азыркы мезгилде чакан ишканаларды курууга көнүл бурулууда. Бул багытта биргелешкен ишканаларды курууга Италия, Түркия, Германия, Кытай, Англия, Япония, АКШ ж. б. мамлекеттердин фирмалары активдүү катышууда. Мисалы, Англиянын белгилүү фирмасы менен бидикте Бишкектеги тамеки фабрика-

сы кайра куруулуп, 1999-ж. баштап чыпкалуу тамеки чыгара баштаган.

Өткөөл мезгилде импорттук товарлардын санын азайтууда эркин экономикалык зоналарды уюштуруунун мааниси зор. Ушуга байланыштуу республикада Нарын, Каракол, Бишкек, Маймак эркин экономикалык зоналары түзүлгөн. Аларга чет өлкөлүк инвестицияларды кенири пайдаланып, энергия, тамакаш, дары-дармек, женил жана оор өнөржайынын продукцияларын чыгаруу үчүн жаратылыш ресурстары менен минералдык чийки заттарды пайдалануучу технологияны кенири киргизүүгө болот.

Эгемендүү Кыргызстандын социалдык чойрөсү да эларалык байланыштарды көнөйтүүдө. Бул биринчи кезекте билим берүү системасында көрүнүүдө. Азыркы кезде чет өлкөлөрдө 3 минден ашуун Кыргызстандыктар билим алууда. 1 минден ашуун чет элдик студенттер биздин республикада окушат.

АКШнын колдоосу менен Борбордук Азия-Америка университети, Россиянын түздөн-түз колдоосу менен Бишкекте Кыргыз-Россия (Славян) университети, Түркиянын колдоосу менен жаңы типтеги Кыргыз-Түрк «Манас» университети ачылган. Кыргызстанда жаңы адистерди даярдоодо, өзгөчө айыл-кыштак жерлеринде билим берүү иштерин жакшыртууда Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасы (БҮҮӨП) тарабынан омоктуу жардам көрсөтүлүүдө. Бул программын негизинде Кыргызстандын эларалык университети жана Эларалык бизнес менежмент мектеби уюштурулган, элет жеринде бир катар мектептер курулган.

Эларалык «Сорос-Кыргызстан» фонду Кыргызстандын жогорку окуу жайларын, өзгөчө жалпы билим берүүчү мектептерди, лицейлерди, гимназияларды окуу китептери, көрсөтмө куралдары, техникалык каражаттар менен жабдууда, окутуунун деңгээлин көтөрүүдө, педагогдордун адистиктерин жогорулатууда үзүрлүү салым кошууда. 1993-ж. түзүлгөн «Сорос-Кыргызстан» фондусунун борбору азыркы кезде 45 программа боюнча иштейт. Алар негизинен басма иштерине көмөк көрсөтүүгө, студенттерге, аспиранттарга стипендия төлөөгө, окуу жайларын реформалоого багытталган. Бул фонд 1994-1998-жж. эле республиканын маданиятын көтөрүүгө 16 млн америка долларын жумшаган.

Сонку жылдарда эле Түштүк Кореянын, Япониянын, АКШнын, Түркиянын фирмаларынын жардамы менен республиканын телефон байланышы түп-тамырынан бери жаныланууда. Бишкекте Кытай Эл Республикасынын жардамы менен «Достук», Түркия менен биргелешип «Ак-Кеме – Пинара», Италия-

нын жардамы менен «Хаятт» мейманканалары курулуп, иштеп жатат.

Кыргызстандын руханий турмушундагы байланыштар адабият жана искуство тармактары аркылуу да өнүгүүде. Алсак, «Манас» эпосунун 1000 жылдыгына карата 1995-ж. Бириккен Улуттар Уюму тарабынан «Манас» жылы делип жарыяланган.

Кыргыз адабияты чет өлкөлүк окуучуларды өзүнүн реалдуулугу, турмуштун татаал жактарын терен философиялык көзкарапта чагылдырышы менен өзүнө тартып келген. Чет өлкөлүк адабиятчылар биринчи кезекте кыргыз элиниң эпикалык чыгармаларына, өзгөчө «Манас» эпосуна кызыккандыгы байкаллат. Бул кызыгуу 1995-ж. «Манас» жылы деп жарыяланышынан улам өзгөчө жогорулаган.

Орус тилинин жардамы менен кыргыз жазуучулары Ч. Айтматовдун, А. Токомбаевдин, К. Баалиновдун, Т. Сыдыковдун, Ш. Бейшеналиевдин ж. б. чыгармалары КМШнын гана эмес дүйнөнүн элдерине белгилүү болгон. 80–90-жж. белгилүү кыргыз жазуучуларынын далай эмгектери чет тилдерге которулган. Бул иште котормочу адистердин көбүрөөк даярдана баштасы да обөлгө болгон.

Кыргыз элиниң таланттуу жазуучусу Ч. Айтматов өзүнүн залкар чыгармалары аркылуу Кыргызстанды дүйнөгө кенири тааныткан. Анын чыгармалары популярдуулугу боюнча дүйнөде эң алдынкы орундарга чыгып, китептери дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнө тараган. Дүйнөлүк адабиятта атайын айтматовтаануу илимий багыты пайда болуп, жазуучунун чыгармачылыгын үйрөнүү боюнча изилдөөлөр жүргүзүлүүдө. Ч. Айтматовдун



Кыргыз Улуттук китепканасы.

чыгармалары боюнча кинофильмдер чет мамлекеттерде тартылып, пьесалар дүйнөнүн белгилүү театрларында коюлууда. ЮНЕСКОнун маалыматы боюнча Ч. Айтматовдун чыгармалары дүйнө элдеринин 50 тилинде 150 жолу 8 миллиондон ашуун нуска менен басылып чыккан. Улуу жазуучунун 1994-ж. чыккан «Кассандра тамгасы» аттуу романы Ч. Айтматовдун чыгармачылыгынын эң жогорку баскычка көтөрүлгөндүгүн айги-нелейт. 1999-ж. Ч. Айтматовдун 70 жылдык, ал эми 2004-ж. 75 жылдык мааракелери дүйнөлүк масштабда белгиленді. Буга байланыштуу жазуучунун чыгармаларынын популярдуулугу мурдагыдан да бийик денгээлге көтөрүлдү. Айтматов таануу илими жаны изилдөөлөр менен толукталды.

Эларалык байланыштардын өнүгүшүндө Кыргыз Улуттук ки-тепканасы да көп иш аткарууда. Азыркы күндө анда дүйнө элдеринин 70ке жакын тилдеринде чыккан 6 млрд ашуун түрдүү басылмалар сакталат. Китепкананын фондусун толуктоодо эл аралык китең алмашуу жолго коюлган. Бул аркылуу кыргыз окурмандары чет элдик илимдин, адабияттын жана искуство-нун жетишкендиктери менен тааныша алышат. Эз кезегинде улуттук китеңканы чет өлкөлүк окуучуларга, окумуштууларга Кыргызстандын жетишкендиктерин тартуулайт.

Кыргызстандын демилгеси менен 2002-ж. Эл аралык тоо-лор жылы белгиленип, ошол жылдын октябрь айында Бишкек шаарында *Глобалдык тоо саммити* өткөрүлдү. Анда тоолуу мамлекеттердин жана региондордун өсүп-өнүгүшүнө арналган ата-йын чон программа иштелип чыкты. Бул форумдун биздин рес-публикада өтүшү, ага 50ден ашуун мамлекеттин өкүлдөрүнүн катышышы, өлкөбүздүн кадыр-баркын бир кыйла көтөрдү. Дүйнөлүк коомчулук Кыргызстан жөнүндө дагы кенириэрек түшүнүк алды. Кыргызстандын чет өлкөлөр менен байланышы дагы бир бийиктикке көтөрүлдү. Кыргызстандын чет мамлекеттер менен саясий, экономикалык жана социалдык байланыштары мындан ары да өркүндөп өсө бермекчи. Байыртадан эле Улуу Жибек жолунда турган Кыргызстандын эл аралык байланыштарда эзлеген ордунун келечеги кен.

**Эларалык терро-
ризмдин таасири.
Мамлекеттик чек
араны чындоо
зарылчылыгы**

XX к. аягы — XIX к. башында дүйнөлүк алкакта эл аралык терроризм күч алды. Аны менен тыгыз байланышкан экстремисттик борборлор, Борбордук Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын, ислам дининин таасири

күчтүү чөлкөмдөрүн экспансиялап алуу аракетин жасашууда. Диний экстремисттердин тобу эл эң ыйык тутуп аздектеген динге жамынышып, колдоруна курал алышып, 1999-ж. август

айынын башында Эгемендүү Кыргыз Республикасынын түштүгүне киришип, Баткен районунда өздөрүнүн лагерлерин курган жана аларды чындоого аракет кылышкан. Өздөрүнүн максатына жетүү учун алар Кыргызстандык милициянын, райондук администрациянын кызматкерлерин, ал жакта иштеген япондук төрт геологду жана карапайым адамдарды барымтага алышкан. Бир катар кыштактарды басып алууга үлгүрүшкөн. Өздөрүн Өзбек Республикасынын мамлекеттик бийлигинин оппозициясыбыз деп эсептеген бандиттик топтор Кыргызстандын аймагын өздөрүнүн базасына айландыруу, тажрыйбасы жок жергилитүү жаштардын башын айлантып өздөрүнө тартуу, алардан келечектеги баскынчыларды даярдоо максатын көздөшкөн. Динге жамынган террористтердин бул аракети Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан эгемендүү мамлекетибиздин терриориялык бүтүндүгүнө шек келтириүү катары бааланып, аларды талкалоо, республиканын чегинен сүрүп чыгуу жөнүндө чечим кабыл алган.

Региондук денгээлдеги терроризмге каршы күрөштө Кыргызстанга “Шанхай бешилтигинин” келишимдерине ылайык Өзбекстан, Россия, Армения жана Казакстан аскердик-техникалык жактан көмөк көрсөтүштү. Кыргызстандык жоокерлер, ыктыярдуу аскердик топтор бандиттердин бирикмелерин талкалоодо күжүрмөндүктү көрсөтүштү. Кыргызстандын 55 офицерлери менен жоокерлери бул кармашта Атамекен үчүн курман болушту. Кыргызстандын түштүгүндөгү куралдуу кагылышуулар Кыргызстандын жалпы элинин биримдигинин, душманга каршы сокку уруу жөндөмдүүлүгүн сыноодон өткөрдү. Республиканын көптөгөн жаштары Кыргызстандын бүтүндүгүн коргоо, бандиттик топторду талкалоо үчүн өз ыктыяры менен аттанышкан. Республиканын түштүгүндөгү баскынчылардан жапа чеккен элдерге, аскерлерге жардам берүүгө Кыргызстандын бардык эли көтөрүлүп, колунан келген жардамдарын көрсөтүштү.

Кыргызстандын түштүгүндөгү бул окуя эгемендүү республикасызы коргоо жөндөмдүүлүгүн арттыруу ишинде чон сабак болду. Мында республиканын куралдуу күчтөрүндөгү кемчиликтөр, аскердик техникалардын, курал-жарактын жетишсиздиги ж. б. айкын көрүнду.

Жеткиликтүү кам көрбөгөндүктүн натыйжасында Кыргызстандын чек аралары талапка ылайык кайтарылбай калгандыгы ачыкка чыкты. Мунун натыйжасында республикабыз ар кандай бандиттик топтор, банги заттарын алыш өтүүчү ыңгайлуу олкөгө айланып баратканы ачык байкалды.

Кыргызстандын Өкмөтү бул кемчиликтерге жеткиликтүү баа берип, тийиштүү чараларды көрө баштады. Куралдуу кагылышуулар болгон чөлкөмдүн стратегиялык жана социалдык-экономикалык маанисин эске алып, Кыргыз Республикасынын Президенти 1999-ж. 13-октябрда Баткен областын түзүү жөнүндөгү Мыйзамга кол койду. Бул областка Ош областынын Баткен, Кадамжай, Лейлек райондору жана Кызылкяя шаары киргизилип, жаңы областтын борбору Баткен айылы болуп белгилениди. Мындан тышкary республиканын түштүгүндөгү мамлекеттик чек араны коргоо үчүн аскердик заставалар негизделип, аларга чек арачы аскерлер коюлду. Натыйжада 2000-ж. күзүндө Кыргызстандын чектерине кайрадан кирип келишкен бандиттик топтор кыргыз жоокерлери тарабынан сокку жеп, чегинүүгө аргасыз болушту. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек араларын коргоо ишин жакшырту бүгүнкү күндө оте маанилүү иштерден болуп калууда. 2001-ж. 13–14-декабрда Бишкекте эл аралык терроризмге каршы күрөштүү күчтөтүү боюнча эл аралык конференция болуп өтүп, анда Бишкек декларациясы кабыл алынган. Буга 60 өлкөдөн 280 делегат катышкан.

2002-ж. башында Кыргызстан эларалык терроризмге каршы күрөштүү үчүн АКШ, Россия, Кытай, Франция ж. б. мамлекеттер менен катар Эл аралык антитеррордук каолицияга кирип, анын куралдуу күчтөрү Кыргызстанга убактылуу жайгаштырды.

Эгемендүү Кыргыз Республикасы өзүнүн мамлекеттик чек араларын тактоо боюнча да бир катар иштерди жүргүздү. Натыйжада XIX к. ортосунан бери Кытай менен болгон чек арада талаш болуп келген жерлердин маселеси чечилди. Эгерде тарыхка кайрылсак XIX к. ортосунда Кытай жана Россия империялары өздөрүнүн баскынчы саясаттарынын натыйжасында Орто Азия элдеринин жерлерин өзара бөлүштүрүп алышкан. Эки империянын чек араларын тактоо иши 1860-ж. түзүлгөн Пекин келишими жана 1864-ж. түзүлгөн Чугучак токтому менен аныкталган.

Кытай менен Россиянын Кыргызстандын аймагындагы чек арасын аныктоо Петербург (1881-ж.), Кашкар (1882-ж.) жана Жаны Маргалан (1884-ж.) токтомдорунда каралган. Конул бура турган нерсе бол сүйлөшүүлөрдүн бирине да кыргыз элинин өкүлдөрү катышкан эмес. Эки империя чек араларын тактоо ишинде кыргыз элинин кызыкчылыгын эске албастан, өздөрүнүн гана империялык кызыкчылыктарын көздөшкөн. Натыйжада Кыргызстандын жери жана эли эки державага бөлүнүп, бир бөлүгү Россияга, экинчиси Кытайга караштуу болуп калган. Совет бийлигинин доорунда, өзгөчө 1960-жж. Кытай Эл

Республикасы СССРге чек ара маселелери боюнча бир катар дооматтарды коюп келген. Бирок Кытай менен СССРдин ортосунда чек ара маселелери өзгөрүсүз калган эле.

Кыргызстан әгемендүүлүкке ээ болгондон кийин гана бул маселени чечүү учун жаны мүмкүнчүлүктөр ачылды. Бул маселе боюнча 1990-жж. ортосунан баштап бир катар иштер, эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Орус-Кытай мамилелеринин Кыргызстан чек арасына тиешелүү документтери өтө кылдаттык менен изилденди. 1996-ж. 4-июнда Кытай Эл Республикасы менен Кыргыз Республикасынын делегациялары чек ара маселесин адилет, натыйжалуу чечүү жөнүндө документке кол коюшуп, чек араны тактоо боюнча иш баштады. Кылдаттык менен жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында талаш болуп келген жалпы аянты 4 мин чарчы километр жердин 70 проценти Кыргызстандын, ал эми 30 проценти Кытай Эл Республикасынын жери деп чечилип, эки мамлекеттин ортосунда жаны чек ара сыйыгы түзүлдү. Чек ара боюнча бул келишим эки өлкөнүн мыйзам чыгаруу органдары тарабынан ратификацияланды. Кыргызстандын Кытай Эл Республикасы менен чек арасын тактап алышынын тарыхый мааниси чоң. Бул иште эки мамлекеттин төң кызыкчылыктары эске алынды. Кыргыз-Кытай чек арасында тынчтык жана бейпилчилик үчүн шарт түзүлдү.

2007-ж. 16-августунда Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн саммити Бишкекте өттү. Бул жыйынга 10 мамлекеттин башчылары катышып, маанилүү чечимдерди кабыл алысты. Ошентип Кыргызстандын кадыр-баркы дагы бир ирет жогорулады.

СУРООЛОР:

1. Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын максатына жана милдеттерине муназдоме бериле.
2. Кыргызстан менен Борбордук Азиядагы республикалардын мамилелери кандайча онүгүүдө?
3. Эмне учүн Россия менен мамилелерге өзгөчө көңүл бурулат?
4. Алыску чет өлкөлөр менен байланыш кандай онүгүүдө?
5. Чет өлкөлөр менен биргелешкен ишканалардан кайсыларды билесинер?
6. Айыл чарба ендүрүшүнө чет элдик байланыштардын жардамы кандай?
7. Билим берүү тармагында эларалык байланыштар кандай онүгүүдө?
8. Эларалык байланыш руханий чөйрөгө кандай таасир тийгизип жатат?
9. Кыргызстандын чек араларын бекемдөөнүн зарылчылыгын кандай түшүнсөнөр?

§ 32. ЧЕТ ӨЛКӨДӨ ЖАШАГАН КЫРГЫЗДАРДЫН ТАРЫХЫНАН

Кыргыздар – Борбордук Азияда жашаган эң байыркы эл. Тарыхта аты б. з. ч. II к. жазылган кыргыздар 2 мин жылдан ашуун мезгилден бери Азиянын кенири аймагында көчүп жүрүшкөн. Акыркы мин жылдыкта тарыхый мекени болгон Кыргызстандын азыркы аймагында биротоло орун-очок алыш жашап калышты. Кыргыз элинин негизги бөлүгү Алатоо аймагында жашаганы менен, алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө да боордошторубуз жашап келүүде. 1992-жылы август айында Бишкекте өткөн Кыргыздардын Бүткүл дүйнөлүк курултайына Кытайда, Өзбекстанда, Россияда, Түркияда, Афганстанда, Тажикстанда, Европа өлкөлөрүндө, ал түгүл алыскы Австралияда жашаган кыргыз туугандарыбыздан өкүлдөр келишип, Кыргызстандын көз карандысыздыкка жетишкенин зор кубаныч менен тосуп алышкандыгын өзгөчө сезим менен белгилешти.

Кыргыз Республикасы эгемендүүлүккө ээ болгонго чейин чет өлкөдө жашаган кыргыздар менен байланыш чектелген. Алардын тарыхы, маданияты, коомдук турмушу жөнүндө үстүртөн гана түшүнгүбүз болгон. Эми алар менен тыгыз байланыш түзүүгө, чет элдеги боордошторубуздун тарыхын изилдеп үйрөнүүгө, өзара карым-катнаштарды чындоого бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлдү.

АЛЫСКЫ ЧЕТ ӨЛКӨДӨ ЖАШАГАН КЫРГЫЗДАР

Кытайлык
кыргыздар

Чыгыш Түркстанды кыргыздар байыркы заманда эле мекендеген. Бул чөлкөм кыргыздардын алгачкы Атажурту болгондугун бир катар изилдөөлөр да далилдөөдө. Бул жактагы *Манас шаары*, *Манас колу* өндүү кыргызча аталган жер-суу аттары – байыркы кезден калган эстеликтер.

Жазуу булактарында XVII к. биринчи жарымында кыргыздар Чыгыш Түркстандын жана Фергананын түндүк бөлүгүн көзөмөлдөп турганы айтылат. 1638-ж. Моголстандын хандык бийлиги Абдулла хандын колуна өткөн. Ал Чыгыш Түркстанга жанаша жаткан кыргыз жерлерине жортуул уюштуруп, Ош шаарына чейин келген. Ошол жортуул учурунда Кыргызстандын түштүгүндөгү, Ферганадагы, Кашкар тарабындагы кыргыз уруулар бири-бири менен тыгыз байланыш түзүп, күч топтоپ Абдулла хандын баскынчы аскерлерине сокку урган. Бул хандын бий-

лигинин сонку жылдарында (1856–1670-жж.) кыргыз бийлери Чыгыш Түркстандагы ири шаарлар Кашкарды, Жаркентти, Жаны-Гисарды, Хотанды ж. б. бийлеп турган. Алсак, кыргыз Сатым бий Жаны-Гисарды, Койсары бий Кашкарды бийлеген. Бул учурда Кашкар тараалтагы кыргыздардын саны көбөйген.

Тарыхый маалыматтарда кыргыз бийлеринин күч алышына нааразы болгон жаркенттик эмирлер, калмактын контайшысы Цеван Рабтанга жардам сурап кайрылгандыгы айтылат. Калмак аскерлери Жаркентке келген кезде кыргыздар Кашкарга чегинип кетип, алар кеткен соң кайра эле ордо шаар Жаркентти ээлеп алган. Ошол окуядан кийин Кашкар – Жаркент чөлкөмүндө кыргыз бийлеринин саясий үстөмдүгү орноп, ал Чыгыш Түркстанды Жунгар хандыгы басып алганга чейин созулган. Кыргыз санжырасынын даректери боюнча XVII–XVIII кк. калмак чабуулунан кийин чоңбагыш, черик уруулары Өзгөн, Тениртоо, Акталаа, Атбашы аркылуу Кытайга ёткөн.

Азыркы Кызылсуу Кыргыз Автоном областындагы кыргыздар негизинен чоңбагыш, черик, кыргыз-кыпчак урууларынан турат. Мисалы, Акчий районундагы кыргыздардын 80 процентаи чериктер түзөт. Бул жерде чоңбагыштар менен күшчулар да бар.

Калмактар зордоп Жунгарияга көчүргөн кыргыздардын көпчүлүгү бул хандык кулаган соң Тениртоого кайтып келишкен. Калып калгандары калмак-кыргыздар делип аталашп, бүгүнкү күндө да Эмил дарыясынын боюнда Кытайдын Эмил-Гол монгол автоном районунун Дербөлжүн уездинде (2 миндей адам) жашашат. Алар сарыбагыш, баарын, мундуз, найман, сарт урууларынын өкүлдөрүнөн турат.

XVIII к. кыргыздар Чыгыш Түркстандын саясий турмушунда таасирдүү роль ойногон. 1754-ж. Чыгыш Түркстандын эгеси Жусуп Кожо кыргыздардын колдоосуна таянып, Жунгар хандыгына көзкаранды болуудан баш тартат. Бул иште ага күшчү уруусунаң чыккан Кубат бий чоң колдоо көрсөткөн.

1757-ж. жайдан баштап Цин империясы Чыгыш Түркстанга үстөмдүгүн орното баштайт. Кытай баскынчыларына каршы күрөштө Чыгыш Түркстандын элинин ичинде кыргыздар да активдүүлүк көрсөтүшөт. Кыргыздардын колу 1759-, 1760-, 1770-жж. Цин аскерлерине таасирдүү сокку ургандыгы жөнүндө тарыхый даректер бар. Цин империясынын үстөмдүгү орнодон кийин да, Чыгыш Түркстандын эли баскынчыларга каршы тынымсыз күрөшкөн. Бул күрөшкө ал чөлкөмдө жашаган түрк элдери (кыргыз, уйгур, казак, өзбек ж. б.) биргелешип аракеттенген. Аларды алатоолук кыргыздар таасирдүү колдоп, жардам берип турган.

1814–1816-жж. Кашкар чөлкөмүндө чыккан көтөрүлүштүн негизги кыймылдаткыч күчүн кыргыздар менен уйгурлар түзгөн. Бул көтөрүлүштө кыргыздардын башында Турдумамбет бий турган. 1818-ж. Жаангер кожонун Чыгыш Түркстанга жасаган жортуулuna Суранчы бий баштаган 500 кыргыз аскери катышкан. Бул жортуул тарыхта Суранчы буруттун (kyргыздын) козголону деген ат менен белгилүү. Бул жортуулда Жаангер кожо же-нилип, чегинүүгө мажбур болгон.



Суранчы бий

Жаангер кожонун 1820-жж. көтөрүлүшүндө да кыргыздар активдүү катышкан. Жаангер кожо жетектеген 1825-ж. көтөрүлүш ийгиликке жетишип, Чыгыш Түркстан убактылуу Цин баскынчыларынан бошотулат. Жаангер кожонун ээлиги жарыяланат. Бул иште ага Атантай, Тайлак көмөк көрсөтөт. Жаангер кожону жазалоо үчүн Цинь өкмөтү 70 мин адамдан турган армия женотот. Көтөрүлүш басылып, Жаангер кожо Кыргызстанга качат. Көп узабай Жаангер кожо колго тушуп, Пекинге жөнөтүлгөн жана ал жактан өлтүрүлгөн. 1830-ж. Жаангер кожонун бир тууганы Жусуп кожонун көтөрүлүшү чыгып, ага саяк уруусунан чыккан Тайлак, Атантай баатырлар, басыз, кыпчак, чонбагыш урууларынын өкүлдөрү катышып, Кокон ханынын колдоосу менен Кашкар шаарын камалоого алышкан.

1864-ж. бир эле мезгилде Үрүмчүде, Кучада, Кашкарда, Хотанда көтөрүлүштөр болуп, аталган шаарларда бийлик жергилитүү феодалдардын колуна өткөн. Кашкардагы бийлиktи кыргыздардын башчысы Садыкбек ээлеген.

1865–1867-жж. Жакып бек (Йакуб бек) Чыгыш Түркстандагы Кашкар, Жаркент, Жаны-Гисар, Хотан ж. б. шаарлардагы бийлиktи алып, Жети шаар мамлекетин негиздейт. Жакып бектин атчандар кошуунунун күчтүү бөлүгү кыргыздардан куралган.

1871-ж. Россия Чыгыш Түркстандагы бийлигин көнөйтеп, Кулжа, Баиндай, Хоргос, Куча, Суйдук, Телги сыйктуу жерлерди басып алган.

Кытай менен Россиянын ортосундагы чек араны тактоо үчүн 1880-жж. бир нече жолу сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. 1882-ж. түзүлгөн Иле келишиминин негизинде 1884-ж. бул эки мамлекеттин ортосундагы чек ара такталып, натыйжада кыргыздардын негизги бөлүгү Россияга, бир тобу Кытайга карап калган. Ушул мезгилден тартып Кытай букаралыгына өткөн кыргыздар кытайлык кыргыздар делип аталып келүүдө.



Кытайдагы кыргыздар Кашкардан тартып чыгышты карай Какшаал, Аксуу, Кулжа, Урұмчұгө чейинки аймакта – Акчий, Улуучат, Актоо, Артыш, Текес, Лоп, Иртышка чейин чачырап орношкон. Кытайлык кыргыздар негизине кыргыздын он, солго кирген урууларынан турат. Ичкилик урууларынан нойгуттар жана қыпчактар бар. Какшаалды жердеген нойгут уруусу жана анын чыгаан кызы Жаныл Мырза тууралуу тарыхый уламыш азыр да айтылып келет.

1916-ж. улуттук-боштондук күреште женилген кыргыздар, кыргындан кутулуш үчүн Кытайга качууга аргасыз болгон. Кемин, Чүй өрөөнүндөгү кыргыздардын бир болүгү, Ысыккөлдөгү, Борбордук Тениртоодогу кыргыздар ак кар, көк муз каптаган бийик ашууларды ашып, Чыгыш Түркстандын Үчтурпан жана Аксуу райондоруна барып жайгашкан. Атбашылык кыргыздар өздөрүнө чектеш жайгашкан Какшаалга кочкен. Ысыккөлдүн башындағы кыргыздар Каркыра аркылуу Кулжага качып барышкан. Текес тарапка 500 түтүндөй кыргыз үрккен.

Кытайлык маалыматтар боюнча 1916-ж. Жетисуу обlastынан Кытайга 332 минден ашыун кыргыздар менен казактар качып барган. Алардын көбү кыргыздар болгон. Совет бийлиги орногондон кийин качкындардын 300 миндейи өз мекенине кайтып келишкен.

Кытайлык кыргыздар Чыгыш Түркстан элдеринин эркиндик үчүн күрештерүнө дайыма катышып келген. Кыргыздан чыккан Ысакбек Монуев Чыгыш Түркстандагы түрк элдеринин эркиндиги үчүн күрешке жетекчилик кылыш, 1935-ж. 2,5 мин кыргыз жигиттеринен турган кыргыз атчандар полкун түзгөн.

1944-ж. 12-ноябрда көзкарандысыз Чыгыш Түркстан Республикасы (ЧТР) жарыяланып, анын өкмөтү түзүлгөн. 1945-ж. 8-апрелде Кулжа шаарында Чыгыш Түркстан Республикасынын улуттук армиясы түзүлүп, анын башына генерал-майор Ысакбек Монуев дайындалган.

1946-ж. Чыгыш Түркстан Республикасынын өкмөтү менен Гоминдан өкмөтүнүн ортосунда келишим түзүлөт. 1949-ж. августта Чыгыш Түркстан Республикасынын өкмөтүнүн башчылары (анын ичинде генерал-лейтенант чинине өз болгон Ысакбек бол-

гон) Москвадан Пекинге учуп бара жатып авиа-катастрофадан каза табышкан. Авиакатастрофанын сыры табышмак бойдон калган. Ушул жылы төрт гана жыл жашаган ЧТР жоюлган.

1949-ж. октябрда Кытай Эл Республикасы негизделет. Жаны бийликтин чечими менен 1954-ж. 14-июлда кытайлык кыргыздар жашаган Синцзяндын түндүк батышында Кызыл суу Кыргыз Автономиялуу району түзүлөт. 1955-ж. февралда ага областтын статусу берилген. Ага Акчий, Актоо, Улуучат райондору карат. Артыш шаары кытайлык кыргыздардын администрациялык жана маданий турмушунун борборуна айланган.

Көрүнүктүү манасчы Жусуп Мамай кытайлык кыргыздардан чыккан. Ал «Манас» эпосун кагазга түшүрүп, жети томдук китең кылышы чыгарды. Белгилүү тарыхчы Анвар Байтур Кытайdagы кыргыздардын тарыхын изилдеп, бир катар китеңтерди жарыялаган. Анын «Кыргыз тарыхынын лекциялары» деген эки китеңтен турган эмгеги Бишкектен да 1992-ж. жарык көрдү.

Кытайdagы кыргыздар жөнүндө сөз болгондо Маньчжуриянын Фу-йү уездинде жашаган кыргыздарды унупашыбыз керек. Тарыхый маалыматтар боюнча алар бул жакка XIII к. аягында Енисейден жана Иртыштан монгол императору Хубилайдын буйругу менен көчүрүлгөн деген маалымат бар (айрым окумуштуулар алардын ал жакка кытайлар XVIII к. эле көчүрүп барган дешет). Көчүп келген кыргыздар жергиликтүү элдердин таасири менен дыйканчылыкты өздөштүрүшкон. Мындан тышкары кыргыз жигиттерине Хубилайдын империясынын ошол жактагы чек араларын кайтаруу милдети жүктөлгөндүгү жөнүндө пикирлер айтылат. Фу-йү кыргыздары азыр да өздөрүн «кыргызыбыз» деп атапшат. Антропологиялык түзүлүшу боюнча алар европеоиддерге окошош, өндерү ак, чачтары кызгылт сары. Алар бутпарас динине сыйынышат. Тамак ашынын негизин сүт азыктары түзөт. Алар өздөрүн Енисейден келгенбиз деп эсептешет. Фу-йүлүк кыргыздар б үрууга бөлүнөт. Анвар Байтур Фу-йүлүк кыргыздар байыркы енисейлик кыргыздардын тилинин көптөгөн элементтерин сактап калган деген пикирди айтат. Фу-йүдөгү кыргыздар көнтөгөн кыйынчылыктарга карабай өздөрүнүн өзгөчөлүктөрүн кылымдар бою сактап келиши өзгөчө кызыгууну туудурат. Алардын тарыхын изилдөө тарыхчылардын маанилүү милдеттерине кирет.



Жусуп Мамай.



Анвар Байтур.

Жыйынтыктап айтканда, ақыркы эсеп боюнча Кытайда 170 миндей кыргыздар жашайт. Алардын 120 миндейи Кызылсуу Кыргыз Автоном областында, калгандары Чыгыш Түркстандын башка аймактарында жашашат. Ал эми Фу-йүдөгү кыргыздардын саны 1 минден ашты.

Эгемендүлүктүн шартында Кытайда жашаган боордошторубуз менен байланыш жакшырды. Бир тоонун эки тарабында туруп, бирок бекем чек ара менен бөлүнүп калгандыктан, катыша албай келген туугандар эми бири-бири менен байма-бай катышууга мүмкүндүк алысты.

Афганстандык кыргыздар

XX к. биринчи жарымында чек аранын жабышы менен Памирдин Афганстанга караштуу жерлеринде жашаган кыргыздардын кыргыз элинин негизги бөлүгү менен болгон байланышы үзүлгөн. Алар Афганстандын Памирде жашаган калкына айланып, чарбачылык жүргүзүп келишкен. Афгандык кыргыздарды 1978-ж. апрелидеги төңкөрүшке чейин Кабулга баш ийген Рахманкул хан башкарған. Рахманкул хан жетектеген мезгилде Памир кыргыздарынын аброю көтөрүлгөн. Афганстандын ханы Мухаммад Закир Шахтын убагында Рахманкул хан зор ишенимге ээ болуп, 1964-ж. баштап Лоя Жиргага (Улуу чогулуш) дайыма катышып келген жана ага кариядар (аймактын башкаруучусу) деген титул берилген.



Рахманкул хан.

Рахманкул хандын ишмердигинин натыйжасында афгандык кыргыздар кенен автономиялык укукка ээ болуп, бир топ женилдиктерге жетишкен, салык төлөшкөн эмес, аскер кызматынан бошотулган. Бирок аларга Советтик жана Кытай чек арасын кайтаруу милдети жүктөлгөн. Рахманкул хан электр энергиясын, темир жолду Памирге жеткирүү үчүн көп аракеттерди жасаган. Бул боюнча башталган иштер Афганстандагы төңкөрүштөн кийин токтоп калган.

1978-ж. апрелдеги төңкөрүш, Афганстандын Демократиялык республика аталышы, узакка созулган граждандык согуш ал жактагы кыргыздардын тынчын алыш, жашоосун кескин кыйындаткан. Натыйжада 1300 кыргыз (280 үй-булө) Памирден Пакистанга качууга аргасыз болушкан. Жолдо качкын кыргыздар үй эмеректеринен, малынын көбүнөн айрылган. Пакистандын кароосуз калган айылдарынын бирине отурукташып, калган-каткан малын сатып жан сакташкан. Пакистанда төрт жылча туруп калган кыргыздарды оору баскан, өлүм көбөйген.

Жаны жерге көнө албаган жүздей үй-булө Памирге кайтууга аргасыз болушкан.

Түркиялык қырғыздар

Афгандык қыргыз качкындарынын негиздиги тобу Бириккен Улуттар Үюмунун Качкындардын иштери буюнча жогорку комиссариатына кайрылып, 1982-ж. Түркияга көчуп барууга уруксат алышкан. Ошентип, 1982-ж. августта 3 самолет менен 1138 қыргыз Түркияга келишип, Ван шаарынан 35 чакырым аралыкта, мурдатан эле қырғыздар жашаган Кара кундуз деген жерге жайгашышкан. Афгандык қыргыздардын келиши менен Каракундуз кыштагынын социалдык абалы оңоло баштаган. Буга Рахманкул хан чоң әмгек синирген. Айылта суу түтүктөрү, электр кубаты, телефон байланышы жеткирилип, жол катнашы жакшырган. Мечит курулган. Ошентип, Памирде көмөн турмушта жашаган афгандык қыргыздар Түркияга келип отурукташкан турмушка өтүшкөн. Мунун натыйжасында қыргыздардын коомдук турмушу, маданияты, уруулук байланыштары, үрпадаттары ж. б. кескин өзгөрүүлөргө дуушар болгон.

Азыркы мезгилде Түркияда 4 минге жакын қыргыздар жашайт. Мындан тышканы Түркияга билим алуу максаты менен барган студенттер, аспиранттар жана кызматкерлер да бар. Алар "Булак" аттуу чакан гезит чыгарышат. Ал Түркиядагы қыргыздардын турмушунун ар кыл жактарын чагылдырууга арналган. Памирлик қыргыздардын татаал тагдыры, тарыхы француз этнографы Реми Дордун "Ооган Памириндеги қыргыздар" деген эмгегинде чагылдырылган. Бул китең 1993-ж. Бишкектен қыргыз тилинде чыккан.

Мындан тышканы аз сандагы қыргыз үй-бүлөлөрү Европа өлкөлөрүндө, Америкада, Пакистанда, Австралияда, Иорданияда жашашат. Эгемендүүлүктүн мезгилинде чет өлкөлөргө барып жашоо жана иштөө үчүн қыргыздарга кенири жол ачылды. Алыссы чет өлкөдө жашаган қыргыздар менен байланыштар жолго коюлду.

ЖАКЫНКЫ ЧЕТ ӨЛКӨЛӨРДӨГҮ ҚЫРГЫЗДАР

Фергана қыргыздары

Кыргыздар Фергана өрөөнүндө байыртадан эле байырлап, андагы көп улуттун өкүлдөрү, өзгөчө өзбектер, кыпчактар, тажиктер менен бирге жашап келгени белгилүү. Фергана чөлкөмү XVIII к. баштап өз алдынчалыкка ээ болуп, андагы бийлик 1709-ж. Шахрух бийдин колуна өтүп, ал Кокон хандыгынын негиздөөчүсү болуп калат.

Ушундан тартып Россия басып алганга чейин бул чөлкөмдөгү бийликті Кокон хандығы жүргүзгөнүн билебиз. Адегенде Фергананын тұздығунде, кийин тоолорунда жашаган қыргыздар Кокон хандығының туруктуу калкына айланган жана бул хандықтын коомдук-саясий турмушуна таасирдүү катышкан.

Ферганалық қыргыздар XIX к. баштап Кокон хандығының жогорку хандық бийлигин да өз колунда карман турооға аракеттенишип, ал максатын жүзегө ашырышкан. Буга қыргыздардын тарбиясы менен Талааста эр жетип, Нұзұп баш болгон қыргыздар менен кыпчактардын колдоосу менен Шералынын хан көтөрүлүшү күбө. Шералы хан жана анын жолун жолдогон уулдары, өзгөчө Кудаяр хан қыргыз, кыпчактардын таасиринен чыга алган эмес. Ушуга байланыштуу ферганалық қыргыздар Кокон хандығының тарыхында көзкаранды жана көмүскөдө болушпай, ордонун ички жана тышкы саясатына ишкердүү аралашып, хандық бийликтин тизгинин өзбек, кыпчак төбөлдөру менен бирге кармашып, өздөрүн хандықтын тен укуктуу эгеси катары эсептешкен. Муну Кокон хандары менен бийлеринин қыргыздар менен жакындашуу максатында кудасоок болуп, туугандашууга кылган аракеттеринен да байкасак болот. Алсак, Эрдене бий, Нарборо бий, Ажы бий қыргыз кыздарына үйленүшкен. Ажы бийдин қыргыз аялынан Шералы хан төрөлгөн. Шералы хандын Жаркын айымынан Кудаяр хан, ал эми Соно айымынан Мала хан төрөлүп, алар бийликтегенде таякелери қыргыздардын таасиринде болушкан.

1897-ж. статистикалық маалымат боюнча Фергана чөлкөміндө 424 миндей қыргыздар жашап, андагы калктын 30 процентин тұзғөн. Алардын копчұлұғы өздөрүн Ферганада байыртадан эле жашаган туруктуу калк катары эсептешкен. Айрымдары болсо Чыгыш Түркстандан, Тениртоодон, Таластан ж. б. жерлерден көчуп келип жашап калышкан. Ферганадагы қыргыздардын жакада жашагандары дыйканчылық, ал эми тоолуу ороөндөрдө жашагандары мал чарбачылығы менен кесип калышкан.

Совет бийлигинин улут саясатының натыйжасында 1924-ж. Орто Азия чөлкөмү улуттук мамлекеттүүлүктөргө белүнөт. Бул маанилүү иште бул чөлкөмде жашаган этностордун қызықчылықтары толук эске алынбай, субъективдүлүкке, башаламандыкка жол берилет. Натыйжада байыртадан эле қыргыздар мекендер келген Самарканд, Анжиян, Наманган, Фергана ороонунүн копчұлук белугү Өзбекстандын чегине кирип калган. Қыргызстандын элинин чек араларды тактоо, қыргыздар мекендер келген жерлерди Қыргызстанга копшуу жөнүндөгү талаптарына Совет бийлиги конүл бурган эмес. Ошентип, қыргыздар жерле-

ри менен коншулаш Өзбекстандын калкына айланган. Учурда кыргыздар Өзбекстандын дээрлик бардык областтарында жашашат. Алардын басымдуу көпчүлүгү Анжиян, Наманган, Фергана, Жызак, Кокон, Ташкент, Самарканд, Сырдарыя областтарында турушат. Кыргыз айылдарынын көпчүлүгү тоолуу райондордо жайгашып, кыргыз тилинде аталат.

Сонку маалыматтар боюнча 175 миндей кыргыз бар. Анда жашаган кыргыз балдары учун 40тан ашуун кыргыз тилиндеги мектептер иштейт. Алар учун окуу китечтери, окуу куралдары Кыргызстанда даярдалат.

Эгемендүүлүктүн жылдарында кошуна эки өлкө Түбөлүк дос-
тук келишимине кол коюшуп, эриш-аррак жашап келишүүдө.
Өзбекстанда жашаган кыргыздар мээнеткечтиги менен белгилүү.
Алар өз өлкөсүнүн экономикасын, маданиятын көтөрүүгө салым-
дарын кошуп келүүдө.

Дүйнөдөгү эн бийик Памир тоолору-
Памир кыргыздары нун, асман тиреген чокуларынын арасын,
өзөндөрүн, кокту-колотторун кыргыздар
байыртадан эле мекендер келишкен. Анткени Памир тоолору
Кыргызстандын азыркы чек арасы менен эле туташ жатат.

Кыргыздардын Памирди мекендер калышы жөнүндө сан-
жырада түрдүү пикирлер айтылып келүүдө. Алардын бириnde
Кыргыздардын бир уруусу Алатоодон бул жакка Тегин-ата ат-
туу кыргыз бийинин жетекчилиги менен журт которуп келип,
тажиктер менен коншу жашап калышкан деп айтылат. Алар
жашаган жер кийин ошол бийдин атынан улам Кара-Тегин ата-
лып калган имиш.

Экинчи санжыра боюнча кыргыздар Памирге кыргыз бийи
Каранын жетекчилиги менен көчүп келген. Кыргыздар байыр
алган жер Кара бийдин жана анын байбичеси Тегинанын аты-
нан Кара-Тегин аталып калган. Мындан тышкary Памирде
кыргызча аталган жер-суу аталыштары көп кездешет. Бул Па-
мир тоолорун кыргыздар көп замандар бою мекендер келген-
дигин айгинелейт.

Тарыхый булактарда 1635-1636-жж. Кара-Корум менен
Керөлөндү мекендер жүргөн он эки мин түтүн кыргыз Кара-
Тегин аркылуу Гиссарга келгендиги эскерилет. Мындан ки-
йинки кыргыздардын Памирге көчүп келиши ойроттордун ча-
буулу менен байланыштуу. Ойроттордун чабуулунан улам Кара-
Тегинге кочуп барган 100 мин түтүндөй кыргыздар Бухара хан-
дыгына караштуу Гиссар, Куляб, Памир, Түндүк Индия жана
Кашкарга чейин барган. Калмактар кыйрагандан кийин кач-

кан кыргыздардын негизги белугу Тениртоого кайтышып, бир аз тобу ошол тарапта калып калышса керек.

XIX к. Памирди Кокон хандыгы, Кашкар эмири жана Афганстандагы Вахап акими белүп алышкан. Анда жашаган кыргыздар да формалдуу түрдө үчкө белүнүп калган. Бирок кыргыздар үч ээликтин бириине да баш ийбестен, өздөрүн Памирдин мыйзамдуу кожоундары катары сезишкен.

1832-ж. Кокон ханы Мадали Памирдеги өз бийлигин бекемдөө үчүн Бостон-Терек жана Таш-Коргон чептерин курдурган. Кийинчөрөк бул жерлер Памирдин администрациялык жана соода борбору болуп калган. Кокон хандыгы памирлик кыргыздарды өзүне тартуу үчүн ал жактагы уруу төбөлдөрүнө *кушбек, лашкер, бек, датка, аксакал* деген наамдарды ыйгарып турган. Памирди бийлөө үчүн Кокон хандыгы өзүнүн намесниктери катары таасирлүү кыргыздарды жөнөтүп турган. Бирок эркиндикти сүйгөн памирлик кыргыздар Кокон хандыгына баш ийген эмес. Кашкар эмирине жана Афганстандагы Вахап акимине караштуу кыргыздар да алардын бийлигин тааныган эмес.

Памирлик кыргыздардын эркиндик үчүн күрөшүн көп жылдар бою Сахип Назар жетектеген. Кокон хандыгы аны өзүнө тартуу максатында ага датка мансабын ыйгарган. Афган эмири болсо кәэде Сахип Назарга жардам сурал кайрылып турган. Жайкысын ал асман тиреген тоолордогу жайлоолорго көчүп, кышкысын адамдар жете алгыс Кузары дарыясынын куймасындагы кыштоосунда жашаган. Кайсы бир жылдары Алай жайлоолорун жайлаган. Көргөндөр анын алп мүчөлүү, баатыр мунездүү болгондукун, чымыр денесине аппак сакалы жарапшып тургандыгын, өз элинин эркиндиги, бакыбат жашоосу үчүн күрөшкөндүгүн жазышкан. Ал өзүнүн колу менен афган эмиринин аскерлерине, орус баскынчыларына бир нече жолу сокку урган. Андан афган эмири да, орустар да чочулап турган. Памир аймагын 1890-жж. Россия басып алган сон, Сахип Назар колго түшүрүлүп, «каракчы» катар атылган. Чындыгында, ал өз элинин эркиндиги, көзкарандысыздыгы үчүн күрөшкөн кыргыздын өз мезгилиндеги чыгаан уулдарынын бири болгон. Ошентип, XIX к. аягында памирлик кыргыздар көз карандысыздыгынан айрылып, ар кайсы мамлекеттердин курамына белүнүп, мурда эркин көчүп-конуп жүргөн жерлерине өтө албай «жабык» чек арада күн өткөрүүгө мажбур болушкан. Бул чөлөмдө эларалык абалдын мезгил-мезгили менен курчуп туршуу аларды көптөгөн кыйынчылыктарга кириллтер кылган.

Тажикстанда жана Кыргызстанда Совет бийлиги орногондон кийин Памир кыргыздары тажикстаннык, афгандык жана алайлык болуп белүнгөн. Кыргызстан менен Тажикстандын чек

арасын тактаганда мурдатан кыргыздар жашап келген Памирдин бөлүгү Тажикстанга кирип, андагылар тажикстаннык кыргыздар болуп калган. Ал кыргыздар негизинен иччилик тобуна кирип, тейит, кесек, найман, кыпчак болуп төрт урууга белүнөт.

Памирлик кыргыздар негизинен мал чарбачылыгы менен кесип кылышкан, топоз, кой өстүрүү өнүккөн. Жылкы аз санда болгон, анткени ал чөлкөм дениз денгээлиниң өтө жогору болондуктан жылкылар көпкө чыдаган эмес. Унаа катары негизинен топоз пайдаланылган. Анын эти, сүтү өтө калориялуулугу менен айырмаланып турат. Памирлик кыргыздар негизинен шамалга туруктуу болуш үчүн жалпак жасалган боз үйлөрдө жашашкан. Даң азыктарын мал чарбасынын азыктарына алмаштырып алыш турушкан. Кийим-кече негизинен териден жана кийизден жасалган. Анчалык болбосо да акча-товар мамилелери жүргүзүлгөн.

Совет бийлигинин жылдарында Тажикстанга карап калган кыргыздар ал республиканын төрт (Жергетал, Мургаб, Шаартуз, Яал) районуна белүнгөн. Тажикстаннык кыргыздар Кыргызстандын Лейлек, Чон Алай, Кадамжай, Баткен райондорунун эли менен уруулаш эл. Акыркы маалыматтарга караганда Тажикстанда 106 минден ашуун кыргыздар жашашат. Алар жашаган жерлерде кыргыз мектептери бар. Окуу китечтерин Кыргызстандан алышат. Тажикстаннык кыргыз орто мектептерин бүткөн жаштардын айрымдары Кыргызстандын жогорку жана атайын орто окуу жайларынан билим алышат. Совет доорунда ал жакка кыргыз мугалимдер көп жиберилип турган.

1990-ж. Тажикстанда башталган гражданык согуш кыргыздарга да көп кыйынчылыктарды алыш келди. Согуштан азап чегишкен айрым адамдар Кыргызстанга көчүп келип турруп калышты. Согуш басылган сон алардын айрымдары кайра кайтууда.

Россиядагы кыргыздар Азыркы Россия Федерациясында жашаган кыргыздардын бир тобунун тамыры теренге – орто кылымдардагы Енисей кыргыздарына барып такалат. XVIII к. башында Енисей дарыясынын жогорку агымдарында орустар басып алган кыргыздар орто кылымдардагы Енисей кыргыздарынын урпактары болгон. Бул жерде жашаган кыргыздар жөнүндөгү маалыматтар орустардын 1567–1583-жж. жазылган тарыхый документтеринде көздешет. Аларда Енисей дарыясы кыргыз жеринин так ортосунан ағып өтөрү, аларды княздар башкаары, аларга жакын жерлерде калмактар жашары жазылган. Тарыхый маалы-

маттар боюнча XVII к. Енисейде болжол менен 7 миндей түтүн кыргыздар жашаган. Алар негизинен кочмөн мал чарбачылыгы менен кесип кылышкан. Аңчылык менен кошумча кесип катары алек болушкан.

Бул мезгилде Енисейлик кыргыздардын борбордошкон мамлекети болгон эмес. Алар бир пече уруулардан туруп, Алтысар жана Исар улустарына, кийин Алтыр улусуна бөлүнгөн. Аларды княздар башкарган. Булардын ичинен Алтыр улусунун таасири күчтүү болгон. Кыргыздардын бул чакан ээликтери озүнө коншу бир катар этносторду баш ийдирip алардан салык катары баалуу аң терилерди (кыштым) алышп турган. Ушуга байланыштуу кыргыздарга баш ийген элдер кыштымдар делип аталган. Бийлик мураска калган. Уч улус өз кезегинде майда уруулук улустарга болунып алардын башчылары да князь деп аталган. Орустар келген учурда мындай майды княздыктардын сапы уч жүзгө жеткен. Енисей кыргыздарынын жогорку башкаруу органы Кенеш болуп, ага бардык княздар, кыштымдардын өкүлдерү да катышышкан. Бул кенеш курултай деп да аталган. Курултайда Енисейдеги кыргыз федерациясынын маселелери талкууланып, чечимдер кабыл алынган.

XVII к. аягында орустар Сибирди басып алуу саясатын күчтөтүп, азыркы Томск жана Красноярск шаарларынын ордуна чеп курушкан. Ал жерде жашаган кыргыздарды орустар түштүктүү карай сүрүп салган. Сүрүлгөнүнө карабастан кыргыздар түндүктөгү жерлерин Кыргыз жери деп аташып, орустарга такай доомат кооп, аларга кол салып, орус дыйкандарын талап-тоноп, эгиндерин, үй-жайын өрттөп кетип турушкан.

Енисей кыргыздарын орус баскынчыларына каршы күрөшүн кайраттуу жана акылдуу князь Эренек жетектеп, орустарга каршы бир нече жолу кыйраткыч сокку урат. 1678-ж. Эренек Красноярскиге кол салат. Орустардын 20дан ашуун кыштактарын орттооп, орус аскерлеринин бир тобун туткундап алат. 1680-ж. 1600 адамдан турган орус аскерлери кыргыздарга жортуулга аттанат. Бул салгылашта Эренек баштаган кыргыздар женилип, формалдуу түрдө орус бийлигине баш иет. Тыныгуу учурunda кайрадан кол жыйнаган Эренек 1686-ж. орус аскерлерине кыйраткыч сокку урат.

Эренек менен мурдатан эле касташып жүргөн монголдун ортосундагы чечүүчү салгылаш 1687-ж. Монголияда болуп, бул салгылашта Эренек курман болот. Эренектин козкарандысыздык үчүн күрөшүн анын уулу Корчун уланткан. Ал дагы орус баскынчыларына каршы бир нече чабуулдарды уюштурган. Күчтор тен эмес болчу. Кыргыз княздарынын орус баскынчыларына каршы акыркы чабуулу 1700-ж. болгон. Бул жолу кыр-

гыздар кара-калмактар менен бирдикте Кузнецк шаарына кол салат, бирок чегинүүгө мажбур болот. 1701-ж. орус аскерлери казак-орус отряддары менен күттөнүп, кыргыздар менен Красноярскиге жакын жерден беттешет. Айыгышкан салгылашта кыргыздар чон женилүүгө дуушар болуп, талкаланат.

Енисей кыргыздарынын орус баскынчыларына каршы күрөшү бир кылымга созулуп, бул жоокер элдин кайраттуулугу орус падышачылыгын бир топ сестенткен. Енисейдеги кыргыз жерлери Россияга 1708-1720-жж. аралыгында биротоло кошуулган. Кыргыздарды женген сон, алардын жаны жогорулашынан чо чулаган падыша өкмөтү Енисей кыргыздарынын бир бөлүгүн Алтайга көчүрүп жиберген.

Падыша өкмөтү Енисей кыргыздарын багынтып алган сон, аларга каршы колониялых катаал саясат жүргүзгөн. Аларды зордук жолу менен христиан динин кабыл алууга, адам аттарын орусча коюуга мажбуrlаган. Мунун натыйжасында кылымдар бою өздөрүнүн «кыргыз» деген атын, өзгөчөлүгүн сактап келген эл акырындык менен башка элдер менен ассимиляцияга кирген. Натыйжада өздөрүн кыргызмын деп атагандардын саны акырындап азая берген, эл өз тилинен жана маданиятынан ажыраган.

Совет бийлигинин сонку жылдарындагы эсеп боюнча Россия Федерациясынын аймагында 40 миндей кыргыз жашаган. Азыркы учурда Россиянын көпчүлүк шаарларынын базарларында соода кылган кыргыздар бар. Алардын айрымдары ал жакта туруктуу жашашат. Так эмес маалыматтар боюнча Россияда убактылуу жашаган кыргыздар 500 минден ашат.

СССРдин жашоосунун сонку жылдарындагы маалыматтар боюнча кыргыздар башка союздуу республикаларда да жашашкан. Алсак Казакстанда - 15 мин, 2007-ж. маалымат боюнча (Казакстандагы эмгек мигранттары 100 минден ашты). Украинаада - 3 мин (булар негизинен кулак катары зордук менен 30-жж. Кыргыстандан көчүрүлгендерден болгон); Белоруссияда - 600дөй; Түркмөнстанда - 634; Молдова, Армения, Грузия, Латвия, Литва республикаларынын ар биринде болжол менен 200дөн кыргыздар жашап турушкан.

2003-жылдын 28-30-августунда Чолпоната шаарында кыргыздардын дүйнөлүк II курултайы өткөрүлүп, ага дүйнөнүн 22 мамлекетинде жашаган кыргыздардан 200гө жакын делегаттар катышты. Бул курултай 1992-ж. августтада Бишкекте откон кыр-




Эренек

гыздардын дүйнөлүк I курултайы сыйктуу эле дүйнөнүн аркайсы мамлекеттеринде жашап жаткан кыргыздардын байланышын чындал, рухун көтөрүп, ынтымагын бекемдеди.

Эгемендүү Кыргыз Республикасы өзүнүн атуулдарынын дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнө барып билим алуусуна, эмгектенишине, башка өлкөнүн жарапандык статусун алуусуна кенири мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Кыргыз Республикасы – төгөрөктүн төрт бурчунда жашаган кыргыздардын тиреги жана үмүтү. Кыргыз Республикасы өзүнүн граждандаresынын кызыкчылыктарын дүйнөнүн кайсы жеринде болсо дагы коргой турғандыгын өзүнүн Конституциясында бекемдеген.

СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР:

1. Кытайлык кыргыздар жөнүндө айтып бергиле.
2. Кытайлык кыргыздардан кандай белгилүү инсандар чыккан?
3. Афганстандык кыргыздар жөнүндө эмнелерди билесинер?
4. Рахманкул хан деген ким болгон?
5. Түркиялык кыргыздар жөнүндө эмне билесинер?
6. Жакынкы чет өлкөлүк кыргыздар жөнүндө айтып бергиле.



Кыргыз кечү уланат.

Эгемендүү Кыргыз Республикасы өнүгүүнүн демократиялык жолун тандап алды. Бүгүнкү күндөгү кыйынчылыктарга, тоскоолдуктарга, күтүүсүз окуяларга карабастан элибиздин көпчүлүгү тандалып алынган жолубуздуң туура экендине көбүрөөк ынанууда. Эми кыргыз элинин алдында демократиялык принцистерге негизделген жарандык коом, укук туткан мамлекет, социалдык бакыбат турмушту камсыз кылуучу натыйжалуу экономиканы түзүү милдети турат. Муну менен катар эркин республикабыздын дүйнөлүк цивилизациянын баардык тармактарына кошулушу зарыл. Адамдык дөөлөттөрдү бийик туткан улуттук маданиятыбызды, коомдук ан-сезимибизди калыбына келтирип өнүктүрүү да маанилүү милдеттерден.

Республикабыздын эгемендүүлүгү анда жашаган ар бир адамдын, улуттардын эркиндигинен куралат. Кыргыз элинин кылымдаш калыптанган Ата Мекенди сүйүү, улууларды сыйлоо, меймандостук, үй-бүлөгө аяр мамиле кылуу, башка элдер менен достук, сый мамиледе болуу, алсыздарга камкордук көрүү өндүү касиеттери жана маани-маянзыда өнүгүшү керек.

Келечектеги жаны коомго карай жолубуз узак жана татаал болоорун бардыгыбыз жакшы түшүнүшпүбүз зарыл. Эгемендүүлүктүн мезгилиниң республикабыз көп кыйынчылыктарга дуушар болду. Экономикабыз кыйрады, руханий дөөлөттүбүз жардыланды. Ушуга байланыштуу айрымдар бакыт издең чөт өлкөлөргө кете баштады. Бирок көпчүлүк эл өлкөбүздүн келечегине ишенет, эч убакта республикадан, өз жеринен кетишпейт.

Азыркы цивилизациянын көч башында бара жаткан айрым элдер бул денгээлге демократиялык жол менен шайланып, элдин ишеничине ээ болгон адилет бийликти орнотуу салык жана баа саясатын ақылдуулук менен жүргүзүү; кредиттик-финансылык саясатты туура аныктоо; улутчулук жана идеологиялык керсейүүдөн чечкиндүү кутулуу; ошол эле кезде улуттук жана маданий мыкты каада-салттарды өркүндөтүү аркылуу жетишкен.

Биздин эл дагы мына ушундай жолду басып өтүшү керек. Бул үчүн Ата Мекенибизде бардык шарттар: табигый байлыктарыбыз, эмгекти сүйгөн ақылман, чыдамдуу элибиз, келечекти курууга жөндөмдүү жаш муундарыбыз бар. Демократиялуу, өнүккөн коомду курууда элибиздин басып өткөн бай тарыхы да сабак, өбөлгө болоору шексиз.

Окуучуларга.....

I болум. КЫРГЫЗСТАН РОССИЯ ИМПЕРИЯСЫНЫН
ЖАНА СССРдин КУРАМЫНДА

§ 1. Кыргызстандын Россияга каратылыши.....	5
§ 2. Түндүк Кыргызстандын Россияга каратылыши.....	 14
§ 3. 1873–1876-жж. котөрүлүш. Түштүк Кыргызстанды Россиянын басып алышы.....	21
§ 4. Падышачылыктын колониялых саясаты.....	 31
§ 5. Кыргызстандагы улуттук-боштондук күрөш.....	41
§ 6. Падышачылык бийлик мезгилиндеги Кыргызстандын маданияты.....	 51
§ 7. Маданий турмуштагы жанылыктар.....	59
§ 8. Падышачылык бийликтин кулашы. Совет бийлигинин орношу.....	 66
§ 9. Совет бийлигинин орношу жана пролетариат диктатурасынын чындалышы.....	73
§§ 10–11. Совет бийлигинин алгачкы мезгилиндеги социалдык-экономикалык куруулуш (1917–1940-жж.)	 82
§ 12. Кыргыз мамлекетинин негизделиши. Тоталитардык режимдин күч алышы	99
§ 13. Кыргыз мамлекетинин негизделиши жана өнүгүшү.....	 104
§ 14. Тоталитардык режимдин күчөшү. Массалык жазалоолор.....	114
§ 15. Кыргызстандык жоокерлердин Улуу Атамекендиң согуштагы эрдиктери.....	 121
§ 16. Тылдагы күжүрмөн змгек.....	132
§ 17. Бүлүнгөн эл чарбасын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү (1946–1964-жж.).....	 139
§ 18. Кыргызстан волюнтаристтик реформалар мезгилиндеги (1953–1964-жж.).....	146
§ 19. «Өнүккон социализм» мезгилиндеги (1964–1985-жж.)	 152
§ 20. Айыл чарба өндүрүшү жана айыл-кыштактардың социалдык турмушу.....	159
§ 21. «Кайра куруу» жылдарындагы Кыргызстан (1985–1990-жж.).....	 166
§ 22. Социалдык маселелердин курчушу. Ош коогаланы.....	177
§ 23. Совет бийлигинин алгачкы жылдарында маданияттын өнүгүшү.....	 184

§ 24. Улуу Атамекендик согуш учурундагы жана согуштан кийинки мезгилдеги маданият (1941-1964-жж.).....	193
§ 25. Маданият онүгүү жолунда (1964-1990-жж.).....	200
П б о л у м. ЭГЕМЕНДҮҮ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ	
§ 26 СССРдин тарашы. Эгемендүү Кыргыз ✓ Республикасынын жааралышы.....	213
§ 27. Коомдук-саясий турмуштагы өзгөрүүлөр.....	218
§ 28 Эгемендүү Кыргызстандын экономикалык абалы.....	229
§ 29. Калктын социалдык турмушу.....	237
§ 30 Эгемендүү Кыргызстандын руханий турмушу.....	245
§ 31. Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты жана эл аралык байланыштары.....	259
§ 32 Чет олкөде жашаган кыргыздардын тарыхынан.....	271
Корутунду.....	285

